

ПДРН.  
016:8  
А - 38

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ҮЛҮТТҮК ИЛИМДЕР  
АКАДЕМИЯСЫ  
Ч.АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ  
ИНСТИТУТУ



АКАДЕМИЯЛЫҚ  
ИЛИМ:  
ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР  
АКАДЕМИЯСЫ  
Ч.АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ




# **АКАДЕМИЯЛЫК ИЛИМ: ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ**

1928-2018

C50

Бишкек – 2018



УДК 821.51  
ББК 84 Ки 7-6

Басмага Ч.Айтматов атындағы Тил жана адабият институтунун Окумуштуулар Кеңеші тарағынан сунуш кылышынды.

Редколлегия:

Акматалиев А. А.	Конурбаева Р. Э.
Токтоналиев К. Т.	Кыдыралиева Д. Ж.
Орозова Г. Ж.	Колбаева М. К.
Жамашева Г.	Өмүров Б. Ж.
Исаева А. К.	Качкынбай кызы А.

А-66      Академиялық илім: Тил жана адабият. 1928-2018. –  
Бишкек, 2018. – 304 б.

ISBN 978-9967-9095-3-7

Китепке Тил жана адабият институтуна байланыштуу документалдуу материалдар, тарыхый жана институтта 80 жыл убакыт аралыгында жарық көргөн китептер боюнча маалыматтар берилди.

Китеп жалпы окурмандарга арналат.


663887



УДК 821.51  
ББК 84 Ки 7-6

ISBN 978-9967-9095-3-7

© Ч. Айтматов атындағы  
Тил жана адабият институту, 2018



## ПИКИРЛЕР

«Улуттук илимдер академиясынын Ч. Айтматов атындағы Тил жана адабият институту кийинки мезгилдерде чоң иштерди жасап жатканын көрүп жатабыз. Ошол зор иштердин бири – корреспондент-мүчө А.Акматалиевдин жетекчилиги менен даярдалған «Кыргыз тилинин сөздүгү» болуп саналат. Мен кечээ бул көлөмдүү жана мазмундуу эмгекти окуп чыктым. Мага аябай жакты, ыраазы болдум. Эл аралык терминдерге жасаган туура мамилеңерди көрдүм. Институттун колективин күттүктайм. Бул эмгек – академиянын илмий жүзү».

Турдакун УСУБАЛИЕВ,  
Мамлекеттик жана коомдук ишмер  
2010-жылдын 28-январында  
сөздүктүн бет ачарында сүйлөгөн созунөн.

«Кыргыз тилинин сөздүгүнүн» чыгышы тарыхый окуя, 40-жылдан бери көптөгөн сөздөр кирди, ошолорду кошуп окурмандарга тез аранын ичинде тартуу кылган Ч.Айтматов атындағы Тил жана адабият институтуна, анын жетекчиси Абылдажан мырзагы ыраазычылык билдиремин».

Бексултан ЖАКИЕВ.  
Кыргыз Эл жазуучусу,  
Токтогул атындағы мамлекеттик  
сыйлыктын лауреаты  
2010. 28-январь.

90

## «КЫРГЫЗ АДАБИЯТ ТАРЫХЫ» — УЛУТТУК БААЛУУЛУК

– Ардактуу кесиптештер, илимпоздор, кыргыз элинин кадырлуу күйөрмандары, илімди алдыга жылдырып отурган инсандар, силерсиздер! Илимий жүртчулугубуздун бүгүн минтип өзүбүздүн Улуттук илимдер академиясында чогулуп отурганыбыздын себебин президентибиз Жаныбек

## АКАДЕМИЯЛЫК ИЛИМ: ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ

Жээнбаевич жакшы айтып кетти. Биз азыр ушунчалык маанилүү, ушунчалык баркка бай, зор иштин ийгилигине кубө болуп отурабыз. Бул көрүнүктүү иш — алдыбызда турган «Кыргыз адабиятынын тарыхынын» жети томдугу. Кыргыз элинин адабий, руханий уюткусунун бардыгына ушул алдыбызда турган жети томдукта орун алышп, изилденип, өзүнүн илимий, адабий барк-баасын таап отурат.

Бул оңой-олтоң жумуш эмес. Бул бир күндүк жумуш эмес, бул бир жылдык жумуш эмес, буга канчалаган убакыт, канча билим жана ошончолук берилүү керек экенин билесиздер. Мындаидык эмгектердин чыгышы — бул улуттук маанилүү иш, улуттук баалуулук. Бул иштин бүткөрүлүшүнө адабият институту, б.а. Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору түздөн-түз катышкан экен. Ушул колективге чын ыкласым менен аксакалдык ырахматымды, ыраазычылыгымды айтамын.

Мына эмгек деген ушу, мына илим деген ушу. Эмне үчүн дегенде биз да байыртадан өзүбүзчө эл-жүрт болуп, биздин да тарыхыбыз, маданияттыбыз болгон. Улуу сөзүбүз, улуу поэзиябыз жана философиябыз болгон. Бирок алардын бардыгы ушул күнгө чейин, жаңы заманга чейин толугу менен жетпеди. Кийинкилери жазылса жазылып, жазылбаса калып, а андан мурунку замандардан кээ бир эсте калса, кээ бири эсте калбай калкыбыздын нечен-нечен көркөм сөз казынасынын көбү өзүнөн өзү жок болуп кеткен күндөр да болгон. Бирок, кудайга шүгүр, мынакей калган дүйнөнүн баары колго алынып, системага салынып, алдыбызга тартууланып олтурат. Ушул, менимче Улуттук Академиянын эң көрүнүктүү жасалган жумушу. Кээде айтышат, академия эмне кылышп жатат, академияда иш барбы, жокту деп. Мынакей иш. Кайсы чиновник, канакей, каерде мындаидык илимий негиздеги терең тамырлуу иш жазып бере алат. Ар кимдин өз милдети бар, бирок мындаидык иш атайын, өзүнүн бардык руханий дүйнөсүн ушуга арнал берип иштеген кишилердин эмгеги.

Эми айта берсе сөз көп. Биз кимбиз, кайдан келгенбиз, эмне деген элбиз, биздин улуттук руханий бийиктигибиз канчалык чектерди ала алышы мүмкүн деген суроолорго жоопторду мына ушул китептер ар бирибиздин үйүбүздө турса бул биздин рухий дүйнөбүз, өчпөй, кемибей тұра турган туруктуу байлыгыбыз. Кийинки келе жаткан жаш муундар мына ушул китепти, ушул 7 томдуктуу колго алып тарбияланышы керек го деген ишеничи бар. Мына ошондо биз

## АКАДЕМИЯЛЫК ИЛИМ: ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ

улуттук маданияттыбызы, улуттук көрөңгөбүздү өңүнөн өчүрбөй түбүнөн азыктандырып жакшы сактай алабыз.

Ушундай иштер улана берсін, ушундай иштерди колдойлу, колубуздан келсе жардам берели. Бул баарыбыз үчүн керек, жалпы эл-жүрт, улуттубуз үчүн керек!»

**Чыңғыз АЙТМАТОВ**

(академик)

«Биз билебиз, совет доорунда түрк тилдүү элдердин адабиятынын тарыхы эне тилинде жана орус тилинде бир нече жолу жазылғандыгын, басылып чыкканыгын. Ошого карабастан, бирок мен бүгүн көрүп, сыймыктанып толкунданып отурган «Кыргыз адабиятынын тарыхынын» 7 томдугу. Кыргыз илимпоздору түрк элдеринин ичинен эн бирингчилерден болуп адабият тарыхын кайрадан жаңыча карап, терең изилдеп, жаңы материалдар менен, жаңы көз караштар менен толукташы кубандырбай койбойт. Менимче, мындаидык уникалдуу адабий факт Эгемендүүлүктүү алган республикалардын ичинен алгач жолу болуп жатканыгы өзү эле зор кубаттоого татыйт. «Кыргыз адабиятынын тарыхынын» актуалдуулугун, жаңычылдыгын ар бир материалдар көз көрүнө эле далидеп турат, ал эми аны теориялык жана практикалык мааниси эбегейсиз. Эгерде ушундай фундаменталдуу илимий эмгектер казак, өзбек, түркмөн, татар, азербайжан, башкырт тилдеринде да өз төл адабияттарын изилдөөчүлөр тарабынан жарыялашса, жалпы түрк элдеринин көркөм мурастарынын бийиктигин башка элдерге да сыймыктануу менен көкөлөтө алган болор элек. Бул эмгекти мен Туркияга алып кетип, макалаларды которуп адабий журналдарга басам, ал эми «Кыргыз адабиятынын тарыхынын» 7 томдугу эң жогорку китеп текчемде турууга татыктуу. Кыргызстанда болсо илимий эң жогорку мамлекеттик сыйлыкка татыктуу деп ойлойм. Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борборунун жамааты профессор А. Акматалиевдин жетекчилигинде республикалык гана эмес, эл аралык деңгээлде да чоң иш жасап жатышкандарын биз жакшы билебиз. Алар биз менен 33 томдук түрк элдеринин адабиятын жазып жатышат».

**Турал Садык**  
(доктор, профессор, Анкара)

«Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борборунун илимий кызметкерлери тарабынан даярдалып, жарык көрүп жаткан «Эл

## АКАДЕМИЯЛЫК ИЛИМ: ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ

адабияты», «Залкар ақындар», «Улуу инсандар» деген сериялардың жана Манас трилогиясынын академиялык басылыштарынын жарыкка чыгып жатышы мени аябай кубандырат. Анткени, китеppи эч кандай телевизор, компьютер алмаштыра албайт. Китеpp деген бардык доорлордо актуалдуу болгон жана боло берет. Эми «Эл адабияты» сериясы туурасында айта турган болсом, бул китеppердин салмагы да, баркы да жогору. Өзүнчө бир тарыхый окуя болду. Анткени, бул китеppтер кыргыз тарыхы, кыргыз маданияты, кыргыздын көркөм сөз берметтери, элдик асыл-ой казынасы. Башка бир да улутта ушунчалык көлөмдөгү бай мурасы болбосо керек. 40 томдуктун мааниси, бактысы, баркы келечекте. Бир топ убакыт өткөндөн кийин бул кунсуз мүлк экенин түшүнөбүз.

Сериядан чыгып жаткан ар бир томдун өз орду, көтөргөн жүгү бар, айта берсе сөз көп. Ылайым эле кыргыз көчү токтобосун. Адабият мурасы кыргыз рухунун туу чокусу бойдон жашай берсин».

Сооронбай ЖУСУЕВ,  
Кыргыз эл ақыны.

«Эл адабияты» сериясынын 30 том болуп жарык көрүшүнө ириде Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борборунун илимий кызматкерлери сарамжалдуу, сергек, патриоттук кызмат өтөдү. Баамымда мурастын жарыяланышына Кыргызполиграфкомбинаттын басмасы көмөк көрсөттү окшойт.

Кыскасы, «Эл адабияты» сериясын даярдаган жана басмадан чыгарган атуулдар ар кандай алкоого жана улуттук сыйлыктарга татыктуу.

Менимче, келечекте кыргыз илимпоздору жарык көргөн тексттерге кенири түрдө илимий, жаңы көз караштагы түшүндүрмөлөрдү изилдөөлөрдү жазууга текстологиялык тактоолорду жүргүзүүгө, энциклопедиялык тактоолорду жүргүзүүгө, энциклопедиялык сөздүктөрдү чыгарууга кол жазмаларды дагы да элден жыйноону улантуу керек. Айрыкча келечекте мурастарды компьютерге түшүрүү түп нусканы жана көз карегиндей өтө этият, аманат сактоого муктажбыз. Ошондой эле ооз эки фольклордук айттуучулардын мектебин жандандырууга мезгил жетти.

Кеңеш ЖУСУПОВ,  
Кыргыз Республикасынын Эл жазуучусу.

## АКАДЕМИЯЛЫК ИЛИМ: ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ

«Эзелтеден бери экономикалык, маданий карым-катнашта болуп келген өзбек-кыргыз элдери биринде болгон ийгиликтерге экинчиши кубанып келишкен. Кыргыз досторубуздун 40 томдон турган элдик адабиятынын серияланып чыгарылып жатышы Орто Азия элдерин бүтүндөй кубандырган өтө чоң маданий окуя.

Өзбек элинин жазма адабияты мурда пайда болгондуктан көптөгөн элдик чыгармалар айрым адамдар тарабынан ыр түрүндө же кара сөз менен кайра жазылып бир кыйла автордук кийлигишүүлөргө учураган. Ал эми силерде эл ичинде кандай айтылса ошол формада салттык окуялар бекем сакталган чыгыштык дастандар бар. Биз коңшулаш элдерде болуп жаткан маданий, адабий өзгөрүштөргө абдан ынтаа коюп, дамамат алар менен таанышып турабыз. Кыргыздардын «40 томдугу» бизди да ойго салып, сиздердин жолго түшсөкпү деп жатабыз».

Сүйүн КАРАЕВ  
(Өзбекстан), профессор.

«Бүгүнкү күндүн таасири сөзсүз эртеңки күндө чагылат. Эгер бүгүн орто муун ата-бабалардын мурастарынан, каада-салттарынан алыс калса, алар өзүндө жок нерсени кантип бала-бакырасына, небересине өткөрүп бере алат. Өткөндө теледен жаштар доомат кооп айтып атышат: азыркынын улгайган адамдары түзүгүрөөк бата берүүнү да билишпейт деп. Мына, мисалы, «Эл адабияты» сериясынын 40 томдуктун 29 тому «Каада салттар, ак баталар» деп аталат экен. Анда каада-салтты коштоп айтылчу ырым-жырымдык айтымдар, баталардын түрлөрү: кыз балага берилчү бата, уул балага берилчү бата, сапарга бата, союшка бата, дагы толуп жаткан баталар бар экен. Кызыккандар алып окуп, турмушунда пайдаланса, экинчилер алардан үйрөнүп пайдаланат дегендей.

Экинчилен, бул сериянын басылыши филологиялык илимий изилдөөчүлөр, студенттер, мугалимдер, окуучулар учун өтө пайдалуу болду».

Лайли УКУБАЕВА,  
филология илимдеринин доктору, профессор

## ТОКТОМДОР

1928-жылдын 7-октябрында Кыргыз АССРин Элдик Комиссарлар Советинин Токтому менен кыргыз краитаануу илимий-изилдөө институту болуп негизделген.

1928-жылдагы Крайтаануу институту илимий-изилдөө мекемесинин түзүлүшү – өлкөнүн маданий турмушунда көрүнүктүү окуялардан болуп калган. Институттун курамына зоология, топурак таануу-ботаника, азық даярдоо, зоотехника, тил жана жазуу бөлүмдөрү кирген.

Китепте: Культурное строительство в Киргизии. 1930-1941 гг. Т. 2. Часть 2. Культурно-просветительная работа. Литература и искусство, наука, печать, здравоохранение. «Илим». Фрунзе. – 1972.

1936-жылдын май айында Кыргыз маданий курулуш илим-изилдөө институту Кыргыз тили жана жазмасы илим-изилдөө институту болуп кайрадан уюштуруулуп, курамына Кыргыз маданий курулуш илим-изилдөө институтунун кыргыз жана дунган тилдери сектору кирген, калган секторлору жоюлган.

*Атаплан китеп, II том. «Илим басмасы»,  
Фрунзе, 1972-ж. – 167-бет.*

№1

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА КИРГИЗСКОЙ ССР И ЦК КП КИРГИЗИИ №256/1 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КИРГИЗСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК СССР»

г. Фрунзе

15 июня 1943 г.

В соответствии с постановлением СНК СССР от 5 января 1943 г. №8 «Об организации Киргизского филиала АН СССР» СНК и ЦК КП (б) Киргизии постановляют:

Принять предложение комиссии Академии наук СССР и утвердить следующую общую структуру Киргизского филиала АН СССР:

Д. Институт истории, языка и литературы.

4. Утвердить Президиум Киргизского филиала Академии наук СССР в следующем составе:

Шукуров Джапар – 1-й зам. председателя Президиума Кирг. ФАН.

5. Токомбаев Аалы – директор Института истории, языка и литературы Кирг. ФАН.

Зам. Председателя  
Совета Министров  
Киргизской ССР И.Ребров

Секретарь ЦК КП (б)  
Киргизии А.Вагов

ЦГА ПД КР. Ф.56. Оп.4. Д.414. Л.130-132. Подлинник.

№4

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КП КИРГИЗИИ №22/12 «О СОЗДАНИИ ОРГКОМИТЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ АКАДЕМИИ НАУК КИР- ГИЗСКОЙ ССР»

г. Фрунзе

25 августа 1954 г.

Образовать оргкомитет по организации Академии наук Киргизской ССР в составе:

т. Юнусалиева Б.М. – член оргкомитета  
т. Сыдыкбеков Т. – член оргкомитета

Секретарь ЦК КП  
Киргизии И.Раззаков

ЦГА ПД КР. Ф.56. Оп. 4. Д.992. Л.91. Подлинник.

№8

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КП КИРГИЗИИ И СОВЕТА  
МИНИСТРОВ КИРГИЗСКОЙ ССР №30/3  
«ВОПРОСЫ АКАДЕМИИ НАУК КИРГИЗСКОЙ ССР»**

г. Фрунзе

15 декабря 1956 г.

Совет Министров Киргизской ССР и ЦК КП Киргизии постановляют:

Утвердить измененную структуру Института языка и литературы со штатом согласно приложению №2.

Секретарь ЦК КП  
Киргизии В.Чуркин

Зам.председателя Совета  
Министров Киргизской ССР  
К.Кондуchalova

ЦГА ПД КР. Ф.56. Оп. 4. Д.1095. л.49. Подлинник

№9

**ПИСЬМО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ КИРГИЗСКОЙ ССР  
К. КОНДУЧАЛОВОЙ  
В ЦК КП КИРГИЗИИ С ПРОСЬБОЙ ПЕРЕДАТЬ  
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКУЮ КОМИССИЮ  
В ВЕДЕНИЕ АКАДЕМИИ НАУК**

г. Фрунзе

Не позднее 19 декабря 1956 г.

Постановлением бюро ЦК КП Киргизии от 17 июня 1955 г. была создана Терминологическая комиссия при Совете Министров Киргизской ССР...

Разработку научной терминологии киргизского языка, создание полноценных терминов нужно вести только силами научных и практических работников Академии наук и научно-исследовательских учреждений республики.

Поэтому прошу передать Терминком из ведения Совета Министров Киргизской ССР в ведение Академии наук.

Новый состав Терминкома при Академии наук предлагаю оформить постановлением Совета Министров Киргизской ССР.

В силу вышеизложенного прошу внести соответствующие изменения в решение бюро ЦК КП Киргизии от 17 июня 1955 года. (Проект постановления прилагается)<sup>2</sup>.

Зам. Председателя Совета  
Министров Киргизской ССР  
К. Кондучалова

ЦГА ПД КР. Ф.56. Оп.4. Д.1073. Л.9, 97. Подлинник.

№28

**ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КП КИРГИЗИИ №34/12  
«О РАБОТЕ ИНСТИТУТА ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  
АКАДЕМИИ НАУК КИРГИЗСКОЙ ССР»**

г. Фрунзе

19 января 1967 г.

Заслушав и обсудив доклад директора Института языка и литературы Киргизской ССР т. Турсунова А., ЦК КП Киргизии отмечает, что Институт языка и литературы – одно из старейших научных учреждений Киргизии – за последние годы несколько улучшил свою работу.

В институте расширяется тематика, увеличивается объем и повышается качественный уровень научных исследований. За 1961–1966 гг. коллективом института выполнено научных работ в объеме около 800 п.л., из которых опубликовано 455 п.л. Значительная работа проделана по сбору и записи образцов устного народного творчества. Вышли в свет «Очерки истории

киргизской литературы», «Морфология киргизского языка» и ряд других монографических трудов, завершено создание однотомного толкового словаря киргизского языка. Ряд научных сотрудников института принял участие в создании многотомной истории советской литературы.

Вместе с тем, в работе института имеются серьезные недостатки. Теоретический уровень научных исследований повышается медленно. Работам научных сотрудников часто не хватает необходимой научной глубины, новизны в постановке и решении вопросов. Труды, посвященные творческому пути отдельных писателей и акынов, во многих случаях страдают эмпирической описательностью. Языковедческие труды, выпущенные институтом, нередко носят фактографический характер, глубинные языковые процессы в них не раскрываются...

В своей деятельности институт слабо связан с творческими организациями, научными учреждениями, вузами и школами республики...

Серьезные недостатки имеются в работе по подбору, воспитанию и правильному использованию кадров в институте. При приеме научных сотрудников и аспирантов не проявляется должная взыскательность, порою в институт зачисляются люди, не имеющие способности к научной работе, многие аспиранты не завершают диссертации в срок. Уровень теоретической подготовки отдельных научных сотрудников отстает от современных требований.

Дирекция и партийная организация мало заботятся о творческом росте научных сотрудников. В институте неудовлетворительно поставлено изучение методологических проблем и современных достижений методики научно-исследовательской работы. Имеет место резкое несоответствие между численностью научного и вспомогательного персонала, институт плохо укомплектован современными экспериментально-техническими средствами...

В недопустимо запущенном состоянии находится рукописный фонд отделения общественных наук. Некоторые материалы портятся, безвозвратно теряются. Президиум Академии наук Киргизской ССР, бюро отделения общественных наук смирились с этим фактами и не приняли никаких мер по упорядочению хранения и использованию фонда.

Президиум и партийный комитет Академии наук Киргизской ССР и бюро отделения общественных наук не осуществляют надлежащего контроля за деятельностью Института языка и литературы.

ЦК КП Киргизии постановляет:

1. Обратить внимание директора Института языка и литературы Академии наук Киргизской ССР т. Турсунова А. на серьезные недостатки в работе института.

Потребовать от президиума и партийного комитета Академии наук Киргизской ССР, бюро отделения общественных наук и дирекции Института языка и литературы Академии наук Киргизской ССР устранения отмеченных недостатков.

2. Важнейшей задачей института считать повышение научного уровня, эффективности исследований, коренное улучшение их организации и координации, внедрение комплексности в разработку важнейших проблем современного литературного процесса и языкового строительства в республике; при оценке результатов работы научных сотрудников исходить из реальной теоретической и практической значимости исследований.

3. Президиуму Академии наук Киргизской ССР и бюро отделения общественных наук разработать мероприятия по улучшению работы с кадрами в Институте языка и литературы, обратив особое внимание на подготовку докторов наук. В целях дальнейшего повышения квалификации работников института шире практиковать прикомандирование аспирантов и научных сотрудников в головные научные учреждения страны.

4. Поручить дирекции Института языка и литературы Академии наук Киргизской ССР совместно с Союзом писателей, Союзом журналистов Киргизии, Министерством народного образования Киргизской ССР и другими заинтересованными организациями и учреждениями определить конкретные формы укрепления творческой связи ученых и практиков в разработке актуальных вопросов литературного развития и художественной критики, современного киргизского языка, в совершенствовании учебников и учебных программ для школ и вузов республики.

5. Обязать Президиум Академии наук Киргизской ССР (т.т. Каракеева, Джамгырчинова) тщательно разобраться с состоянием рукописного фонда и принять срочные меры по его упорядочению и укреплению квалифицированными кадрами; обеспечить Институт языка и литературы необходимыми экспериментально-техническими средствами и оказать помощь в сборе и публикации эпоса «Манас» и других произведений устного народного творчества.

6. Паркому Академии наук Киргизской ССР улучшить политico-воспитательную работу среди сотрудников института, направить усилия всего коллектива на исправление указанных недостатков и дальнейшее улучшение работы.

Протокольно:

Поручить отделу науки и учебных заведений ЦК КП Киргизии и отделу социально-культурных учреждений Совета Министров Киргизской ССР изучить и доложить Бюро ЦК КП Киргизии вопрос о состоянии рукописного фонда отделения общественных наук Академии наук Киргизской ССР.

Секретарь ЦК КП

Киргизии Т. Усубалиев

ЦГА ПД КР. Ф.56. Оп.159. Д.6. Л.26-30. Подлинник.

№33

**ДОКЛАДНАЯ ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМИИ НАУК КИРГИЗСКОЙ  
ССР К. КАРАКЕЕВА В ЦК КП КИРГИЗИИ  
ОБ ИТОГАХ ОБСУЖДЕНИЯ «ИСТОРИИ КИРГИЗСКОЙ СО-  
ВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»**

г. Фрунзе

6 мая 1971 г.

5 мая 1971 г. в Академии наук Киргизской ССР состоялось обсуждение «Истории киргизской советской литературы», подготовленной Институтом языка и литературы АН Киргизской ССР при участии Отдела советской литературы Института мировой литературы им. А.М. Горького АН СССР и выпущенной в Москве в 1970 г. издательством «Наука».

В обсуждении книги приняли участие киргизские писатели, ученые, журналисты, преподаватели Киргосуниверситета и других высших учебных заведений республики, а также авторский коллектив, члены редакции и ответственный редактор этого труда – старший научный сотрудник Института мировой литературы З.Г. Османова.

В ходе обсуждения, которое прошло в деловой обстановке, были затронуты принципиальные вопросы современного киргизского литературоведения, в том числе отношение к художественному наследию, проблема взаимосвязей и взаимодействия национальных литератур, становление и развитие социалистического реализма в киргизской литературе, вопросы художественных поисков и новых форм стиха в современной киргизской поэзии с точки зрения их освещения в «Истории киргизской советской литературы».

При обсуждении «Истории киргизской советской литературы» были отмечены также недостатки и упущения этого труда.

Участники обсуждения (выступило 16 человек) пришли к единодушному мнению о том, что:

1. Выход в свет «Истории киргизской советской литературы» является важным событием в культурной жизни республики. В «Истории Киргизской советской литературы» с позиций марксистско-ленинской методологии освещается процесс зарождения и развития киргизской литературы, которая рассматривается в этом труде в общем контексте развития многонациональной советской литературы.

2. Признано необходимым учесть принципиальные критические замечания в разделах о киргизской литературе, написанных для IV и V томов «Истории многонациональной советской литературы», находящихся в настоящее время на стадии подготовки к печати в Москве.

3. Рекомендовать Институту языка и литературы АН Киргизской ССР вести подготовительную работу по созданию двухтомной «Истории киргизской литературы».

4. Считать целесообразным опубликовать на страницах республиканской печати развернутую рецензию, учитывающую как достоинства «Истории киргизской советской литературы», так и наиболее существенные замечания и пожелания, высказанные во время обсуждения этого труда.

Президент Академии наук  
Киргизской ССР К. Каракеев

ЦГА ПД КР. Ф.56. Оп.180. Д.21. Л.107-108. Подлинник.

№55

**ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА  
АКАДЕМИИ НАУК СССР «ОБ ОСНОВНЫХ  
НАПРАВЛЕНИЯХ И ПЕРСПЕКТИВАХ  
РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
АКАДЕМИИ НАУК КИРГИЗСКОЙ ССР»  
(ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМИССИИ ПРЕЗИДИУМА  
АН СССР И СОВЕТА ПО КООРДИНАЦИИ)**

г. Москва

16 октября 1980 г.

— проведены исследования проблемных вопросов киргизской филологии, опубликованы «История киргизской советской литературы», «Грамматика киргизского языка», «Толковый словарь киргизского языка», два тома героического эпоса «Манас», ряд монографических работ по актуальным вопросам функционирования киргизского языка и закономерностям развития литературы.

И.о. Президента Академии наук  
СССР академик Е.П. Велихов

И.о. главного ученого секретаря  
Президиума Академии наук СССР  
академик А.В. Фокин

ЦГА ПД КР. Ф. 56. Оп. 220. Д. 29. Л. 126-140. Заверенная копия.

— 16 —

№70

**ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМИИ НАУК  
КИРГИЗСКОЙ ССР М.И. ИМАНАЛИЕВА В ЦК КП КИРГИЗИИ  
О ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК И ИЗДАНИИ ЭПОСА  
«МАНАС»**

г. Фрунзе 15 января 1985 г.

Придавая большое значение двуязычному академическому изданию киргизского народного героического эпоса «Манас», которое является большим научно-культурным и общественно-политическим мероприятием, Президиум АН Киргизской ССР принял все от него зависящие необходимые меры по обеспечению своевременного и качественного издания второй книги эпоса. Институт языка и литературы АН Киргизской ССР постоянно контактирует с Главной редакцией серии «Эпос народов СССР». Издательство «Илим» поддерживает тесные связи с издательством восточной литературы. Сотрудники Института мировой литературы им. А.М. Горького АН СССР своевременно получают необходимую консультацию и помощь специалистов Института языка и литературы АН Киргизской ССР при подготовке переводов текстов эпоса «Манас» к изданию.


По вопросу распространения тиража первой книги эпоса «Манас» сообщаем, что предварительный заказ на 1200 экземпляров Центральной конторы «Академкнига» (Москва) был отклонен. И мы были вынуждены разместить заказ по книготоргующим организациям союзных республик.

Вместе с тем 26 декабря 1984 г. в адрес Центральной конторы «Академкнига» (Москва) направлено по заказу 90 экземпляров первого тома эпоса «Манас». Кроме того, в знак огромной благодарности за активное участие в подготовке и издании первого тома эпоса «Манас» главному редактору серии «Эпос народов СССР» тов. А.Петросяну направлено безвозмездно 30 экземпляров первого тома эпоса «Манас».

В настоящее время ведется работа по обсуждению писателями, литераторами и учеными республики вышедшего в свет первого тома эпоса «Манас» в республиканской и местной печати.

Во исполнение постановления ЦК Компартии Киргизии о переводе на русский язык и издании трилогии эпоса «Манас» в четырех книгах

66 3887



— 17 —

Институт языка и литературы АН Киргизской ССР в течение двух лет подготавливает киргизские тексты предполагаемых к изданию книг. Тексты двух первых книг из четырех и подстрочные переводы их на русский язык уже завершены и переданы в Союз писателей Киргизии. Киргизские тексты остальных двух книг будут подготовлены до конца 1985 г.

С целью улучшения качества издаваемых томов эпоса в мае-июне т.г. Институтом языка и литературы АН Киргизской ССР будет организована читательская конференция по двуязычному изданию эпоса «Манас», куда приглашаются ученые Москвы, писатели и литературоведы нашей республики, широкий круг читателей.

Президент АН Киргизской ССР,  
член-корреспондент  
АН СССР М. Иманалиев

ЦГА ПД КР Ф. 56. Оп. 255. Д.7. Л. 32-33. Подлинник.

№88

**ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОМИССИИ АКАДЕМИИ НАУК СССР  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬ-  
НОСТИ АКАДЕМИИ НАУК КИРГИЗСКОЙ ССР**

г. Фрунзе

23 - 28 мая 1988 г.

В период с 23 по 28 мая 1988 г. комиссия ознакомилась с научной и научно-организационной деятельностью научных учреждений Академии наук Киргизской ССР за 1981-1988 годы.

Ряд крупных работ подготовили экономисты, историки, языковеды. Среди них «Региональные проблемы научно-технического прогресса в народном хозяйстве Киргизской ССР», «Формирование и использование трудовых ресурсов Киргизской ССР», «История Киргизской ССР» 3 тома из 5-ти томов, «Великий Октябрь в Киргизии», «Киргизия в период трех российских революций», «Грамматика киргизского языка» т.1, «Толковый словарь киргизского языка», «История киргизской советской

литературы», «Русско-дунганский словарь» в 3-х томах, «Этимологический словарь дунганского языка».

Крупным событием стал выход в свет в серии «Эпос народов СССР» замечательного памятника - киргизского героического эпоса «Манас», а также ряда выпусков различных его вариантов.

ЦГА ПД КР. Ф.56. Оп.277. Д.22. Л.121-126. Подлинник.

№102

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
КИРГИЗСКОЙ ССР №77  
«О РАБОТЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРЕ-  
ЗИДИУМЕ АКАДЕМИИ НАУК КИРГИЗСКОЙ ССР»**

г. Фрунзе

15 марта 1990 г.

Совет Министров Киргизской ССР отмечает, что за период работы Терминологической комиссии издано 94 наименования русско-киргизских терминологических словарей: по физике, математике, химии, биологии, медицине, ветеринарии, экономике сельского хозяйства и промышленности, политической экономии общественно-политическим наукам, педагогике и психологии, черчению, геологии и географии, гидрометеорологии.

Терминологическая комиссия при разработке терминологических словарей постоянно руководствуется принципом максимального использования в качестве научных терминов собственных лексических ресурсов родного языка и терминов международной научной номенклатуры, вошедших в киргизский через русский язык без перевода.

В связи с принятием Закона Киргизской ССР «О государственном Киргизской ССР», возрастанием значения научно-технических, народно-хозяйственных и других терминов в киргизском языке, их заимопронанием и переводом, а также в целях дальнейшего упорядочения терминов и совершенствования научной деятельности по киргизской терминологии Совет Министров Киргизской ССР постановляет:

**1. Академии наук Киргизской ССР:**

– в связи с приятием киргизскому языку статуса государственного языка разработать необходимую терминологию, постоянно работать над упорядочением, унификацией и внедрением научно-технических, общественно-политических и других терминов киргизского языка;

– во избежание разнобоя в применении новых терминов составить словарь-справочник с кратким объяснением значения каждого термина для использования во всех редакциях газет, журналов, в издательствах, на радио и телевидении, в научно-исследовательских, культурно-просветительных и торговых учреждениях, министерствах и ведомствах. Осуществить контроль за их внедрением и правильным применением.

**2. Считать обязательными утвержденные Терминологической комиссией Академии наук Киргизской ССР термины и употреблять их во всех учреждениях, учебных заведениях, предприятиях, средствах массовой информации на всей территории республики.**

**3. Утвердить прилагаемый состав Терминологической комиссии при Президиуме Академии наук Киргизской ССР.**

**4. Утвердить прилагаемое Положение о Терминологической комиссии при Президиуме Академии наук Киргизской ССР.**

**5. Признать утратившими силу постановление Совета Министров Киргизской ССР от 5 августа 1959 г. №408 «Об утверждении Положения о Терминологической комиссии при Президиуме Академии наук Киргизской ССР» и постановление Совета Министров Киргизской ССР от 15 декабря 1987 г. №568 «Об утверждении состава Терминологической комиссии при Президиуме Академии наук Киргизской ССР».**

**Заместитель Председателя Совета  
Министров Киргизской ССР М. Асейинов**

**Управляющий Делами Совета  
Министров Киргизской ССР Б. Акунов**

**Ц1А КР. Ф.350. Оп.14. Д.7184. Л.228-228об. Подлинник.**

**№108**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА НАЦИОНАЛЬНОЙ  
АКАДЕМИИ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
«О РЕОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ОТДЕЛЕНИЙ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК»**

**г. Бишкек**

**27 декабря 1994 г.**

В связи с ограниченностью финансовых ресурсов и в целях улучшения механизма координации деятельности научных учреждений, сокращения численности административно-управленческого персонала, а также учитывая предложения Бюро отделений, Президиум Национальной академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ:

**3. По Отделению гуманитарных и экономических наук:**

**3.3. Переименовать Институт языкоznания в Институт языка и литературы.**

**3.8. Утвердить с 1 января 1995 г. следующую структуру Отделения: Институт истории, Институт экономики и политологии, Институт философии и права, Институт языка и литературы, Отдел дунгановедения.**

**Президент Национальной  
Академии наук Т.К. Койчуев**

**Главный научный секретарь  
Президиума Национальной  
академии наук А.В. Фролов**

**Текущий архив Национальной академии наук  
Кыргызской Республики. Заверенная копия.**

ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК  
РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 5 февраля 1992 г.

№4

*Об организации Института  
литературоведения и искусствоведения*

Президиум Академии наук Республики Кыргызстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать в составе Отделения гуманитарных и экономических наук на базе научных подразделений Института языка и литературы Академии наук Институт литературоведения и искусствоведения.
2. Утвердить основные направления научных исследований Института литературоведения и искусствоведения:
  - История и теория устного народного творчества;
  - Закономерности развития мировой литературы;
  - Теория и история искусства;
  - Кыргызы и Кыргызстан в письменных источниках и устном народном творчестве.
3. Возложить на д.ф.н. А.А.Акматалиева обязанности директора-организатора Института литературоведения и искусствоведения.
4. Передать в Институт литературоведения и искусствоведения Отдел рукописей и публикаций с самостоятельным финансированием.
5. Научно-методическое руководство Институтом литературоведения и искусствоведения возложить на Отделение гуманитарных и экономических наук.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Отделение гуманитарных и экономических наук.

Президент Академии наук  
Главный ученый секретарь

Президиума Академии наук

И.Т.Айтматов

В.П.Живоглядов

- 22 -

ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК  
РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 5 февраля 1992 г.

№8

*Об организации Института  
языкознания*

Президиум Академии наук Республики Кыргызстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать в составе Отделения гуманитарных и экономических наук на базе научных подразделений Института языка и литературы Академии наук Институт языкознания.
2. Утвердить основные направления научных исследований Института языкознания:
  - Современный кыргызский язык и его история (грамматика, историческая грамматика и диалектология);
  - Лексикология и лексикография (словари различных типов, создание машинного фонда кыргызского языка и ономастической картотеки);
  - Культура речи кыргызского языка (теория и практика культуры речи литературного языка, функционирования госязыка);
  - Проблемы сопоставительной типологии языков.
3. Возложить на д.ф.н. Д.К.Сыдыкова обязанности директора-организатора Института языкознания.
4. Научно-методическое руководство Институтом языкознания возложить на Отделение гуманитарных и экономических наук.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Отделение гуманитарных и экономических наук.

Президент Академии наук

Главный ученый секретарь  
Президиума Академии наук

И.Т.Айтматов

В.П.Живоглядов

- 23 -

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 сентября 1996 года

№377

*Об образовании Национального  
центра манасоведения и художественной культуры*

В целях организации целенаправленного и планомерного эпоса «Манас», богатейшей художественной культуры народа Кыргызстана, а также широкой пропаганды ее выдающихся достижений Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Образовать Национальный центр манасоведения и художественной культуры в составе Национальной академии наук Кыргызской Республики.

2. Министерству культуры Кыргызской Республики в месячный срок решить вопрос о размещении Национального центра манасоведения и художественной культуры в республиканской юношеской библиотеке им. К.Баялина.

3. Национальной академии наук Кыргызской Республики, Министерству финансов Кыргызской Республики, Министерству культуры Кыргызской Республики решить организационные, финансовые, материально-технические вопросы, связанные с образованием Национального центра манасоведения и художественной культуры, в пределах ассигнований выделенных Национальной академии наук Кыргызской Республики и министерству культуры Кыргызской Республики.

Премьер-министр

А.Джумагулов

ПРЕЗИДИУМ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2008 г.

№55

*Об увековечении памяти  
академика Ч.Т.Айтматова*

Рассмотрев постановление Бюро Отделения общественных наук и ходатайство Института языка и литературы НАН КР об увековечении памяти академика Айтматова Ч.Т., Президиум Национальной академии наук Кыргызской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Институту языка и литературы Национальной академии наук Кыргызской Республики присвоить имя Айтматова Чынгыза Торокуловича, с целью увековечения его памяти.

2. Привести в соответствие документацию Института языка и литературы НАН КР.

Президент НАН КР

Ш.Ж. Жоробекова

Главный научный секретарь  
Президиума НАН КР

И.А. Ашимов

90

## ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУНА 90 ЖЫЛ

Ууу Октябрь революциясы кыргыз эли үчүн тарыхта эбегейсиз чоң роль ойногону чындык. Анын алгачкы жылдарында эле караңы, сабатсыз элибиз билимге, илимге, маданиятка ээ боло баштаган.

1924-жылы Академиялык борбор түзүлүп, ага өзбек, казак, кыргыз бөлүмдөрү кирген. 1925-жылы Кыргыз бөлүмү Ташкенттен Фрунзеге көчүрүлгөн жана илимий комиссия уюштурулган. Академиялык борбор жана илимий комиссия окуу китептерин жана окуу куралдарын, программаларын түзүүдө жана кыргыз фольклорун жыйноодо көп иштерди аткарған.

«Манас» эпосунан улуу манасчы Сагымбай Орозбаковдун айттуусунда Каюм Мифтаков, Ыбрай Абыдрахмановдун катышуусу менен 183миң сап ыр кагаз бетине түшүрүлгөн.

Кол жазмалар бөлүмүндө бүгүнкү күндө «Манас» эпосунун 60тан ашын вариантыны, ошондой эле элдик оозеки чыгармачылыктын ар түрүү жанрларынын үлгүлөрү, диалектологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктары сакталып турат.

1926-жылы жазуу жана фольклорду жыйноо комиссиясы түзүлүп, бир топ алгылыктуу иштер аткарылган. 1927-жылы Араб алфавитинен латын алфавитине өткөрүү колго алынган. 1928-жылы чөлкөмтаануу илим-изилдөө институту түзүлүп, тил, адабият маселелерин ар тараптуу изилдөө жолго коюлган. И.Арабаев, К.Тыныстанов, А.Токомбаев, Т.Жолдошев, К.Рахматуллин, А.Жакишев ж.б. алгачкы илимий макалаларын жаза башташкан. 1930-жылы маданиятты куруу институту уюшуулуп, азыркы 1936-жылы тил жана адабият институту бөлүнүп чыккан. Мына ушул мезгильдерде элдик оозеки чыгармачылыктын үлгүлөрү – «Курманбек», «Жаныш-Байыш» ж.б.у.с. эпосторду жыйноо, латын алфавитинде чыгаруу жана «Манас» эпосун орус тилине которуу Тыныстанов, Поливанов тарбыйнан колго алынган.

1940-жылы латын алфавитинен кириллица алфавитине өткөрүлгөн. 1943-жылы СССРдин Илимдер академиясынын филиалы Кыргызстанда ачылганда Тил, адабият жана тарых институту болуп түзүлгөн. «Манас» эпосу орус тилине которулуп, «Великий поход» деген ат менен жарык

көргөн. «Манас» эпосунун кыргыз, орус тилдеринде кара сөз турундөгү вариантыны коомчулук жеткирилген. К.Юдахин түзгөн кыргызча-орусча сөздүк жарык көрүп, түрк тилине которулган.

Ууу Ата Мекендик согуштан кийин «Звезда» жана «Ленинград» журналдарынын кесепетинен улам «Манас» эпосун ревизиялоо башталашп, «Манас» эпосу элдик эмес, феодалдык, бай-манаптык чыгарма деген айыптоолор күч алган. Революциячыл, улутчул деген жалаа менен З.Бекетнов, Т.Байжиевдер камакка алынган. Калыгул, Арстанбек, Молдо Кылыч сыйктуу «заманист» ақындардын чыгармаларын окутууга, изилдөөгө тынуу салынган.

1952-жылы Бүткүл Союздук илимий конференция болуп, ага атактуу окумуштуулар катышкан. Болот Юнусалиев доклад жасап, «Манас» эпосунун кошмо вариантыны даярдо сунушу менен чыгып, аны казак окумуштуусу Мухтар Ауэзов колдогон. Ушул конференцияда жаш илимпаздор Самар Мусаев, Бүбү Керимжанова, Кымбатбек Укаев да чыгып сүйлөгөн. Кошмо вариантыны даярдоого Болот Юнусалиев жетекчилик кылып, ақын-жазуучулар Кубанычбек Маликов, Аалы Токомбаев, Түгөлбай Сыдыкбековдор тексттерди түзүүгө катышса, Болот Юнусалиев, Бүбү Керимжанова, Кеңешбек Асаналиевдер баш сөздөрүн жазышип, натыйжалда төрт китеп жарык көргөн.

Кыргыз илиминде алгачкы карлыгач илимий кадрлар пайда боло баштаган. Тазабек Саманчин, Жапар Шүкүров, Кеңешбек Асаналиев, Шаршенбек Үмөталиев ж.б. кандидаттык диссертацияларын жакташкан.

Профессор Константин Юдахиндин «Орусча-кыргызча» сөздүгү 1957-жылы жарык көрүшү, 1967-жылы «Кыргызча-орусча сөздүктүн» СССРдин Мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болушу кыргыз тил илимнин зор ийгилигин белгилейт.

Аалы Токомбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Игорь Батманов, Константин Юдахин сыйктуу академиктер Тил жана адабият институту менен тыгыз байланышта болушкан. Ал эми академик Чыңгыз Айтматов Тил жана адабият институтунун көйгөйлүү проблемаларын чечүү, материалдык-техникалык базасын чындоо жана айлыктарын көтөрүү боюнча Кыргызстан Компартиянын съездиндеги атайы докладында баса белгилеген. Анын баш редакторлугунун негизинде Сагымбай Орозбаковдун «Манас» эпосунун вариантынын 4 томдугу, Саякбай Карадаевдин вариантынын 5 томдугу окурмандарга жеткирилген.

Совет мезгилиnde «Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү», «Кыргыз Совет адабиятынын тарыхынын» 2 томдугу, «Акындар чыгармачылыгы» сыйктуу фундаменталдуу эмгектер жарык көргөн.

Кыргыз эли 1991-жылы Эгемендүү мамлекетке жетиши. Тил жана адабият чөйрөсүндө жаңы багыттарды изилдөө, мурда такталбаган, көлөкөдө калган, талаш-тартыш, бир таралтуу каралып калган илимий объектилер кайрадан каралып, объективдүү изилдөө иштери жанданды. Калыгул, Арыстанбек, Молдо Кылыч сыйктуу акындардын чыгармачылыгы акталды.

Эгемендүүлүк мезгилде 1992-жылы тил жана адабият институту экиге бөлүнүп, 1995-жылга чейин өз алдынча иштеди. 1996-жылы кайрадан тил тааннуу институту жана Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору деп аталып, экиге бөлүндү.

«Манас» эпосунун 1000 жылдыгына карата өткөн эл аралык конференцияны уюштурууга илимий кызматкерлер – Самар Мусаев, Эсенаалы Абылдаев, Кеңеш Кырбашев, Райкул Сарылбеков, Айнек Жайнакова, Абылдажан Акматалиев ж.б. зор салым кошушту. Чет өлкөдөн 100дөн ашуун окумуштуулар келишти. Академик Чыңгыз Айтматов докладында Тил жана адабият институтунун кызматкерлеринин ысымдарын баса белгилеген.

2008-жылы Илимдер академиясында реформа жүрүп, кайрадан эки институт биргил, академик Чыңгыз Айтматовдун ысымы институтка берилди.

«Манас» эпосунун академиялык басылыштары жана 20дан ашуун варианттары Жусуп Мамай, Тоголок Молдо, Багыш Сазанов, Молдобасан Мусулманкулов, Жаңыбай Кожеков, Акмат Рысмендеев, Маамай Азизов, Кабай Атабек уулу илимий түшүндүрмөлөр менен алгачкы жолу жарык көрдү. Идеологияга байланыштуу панисламисттик, пантүркстик жана диндик деп алып салынган саптар, бурмаланган жер-суу, уруу, эл аттары кайрадан калыбына келтирилип, коомчуулукка тартууланды.

Жакынкы күндөрү «Манас» эпосуна ар кандай чабуулдар башталганда, 1959-60-жылдардагы кошмо варианты кайрадан окурмандарга тартууланды. Ошону менен бирге «Манас», «Сагымбай», «Саякбай» энциклопедиясы, «Манас» сөздүгү даярдалип, демөөрчүлөрдүн жардамы менен чыгарылды.

«Эл адабияты» сериясынын 30 томдугунун эки жолку басылышы болду. Биринчисинде, демөөрчүлөрдүн, экинчисинде Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгына жана Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнүн Токтомуна ылайык Мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча Улуттук программанын жардамы менен жарык көрдү.

«Залкар акындар» сериясынын 15 томдугунда текстологиялык талдоолордон кийин Асан кайы, Кетбукадан, Токтогул акындан баштап Туугамбай Абдиев, Замирбек Үсөнбаевге чейин ондогон төкмө акындардын турмуш, өмүр, өлүм, табият сыйктуу темалар камтылган философиялык чыгармалар орун алган.

«Айтыш» сериясы 7 том болуп чыкты. Илимий кызматкерлер кийинки эле мезгилдердеги айтыштарды жазып алышып, көркөм-эстетикалык ләндгәэли жогору айтыштарды тартуулашты.

«Токтогул», «Алыкул», «Айтматов» энциклопедияларын даярдоо жана чыгаруу институттун жаңы бир илимий багытка көтөрүлгөнүн айги-неледи. Каражаттын жетишсиздигине, материалдык-техникалык базанын соглундугуна карабастан бюджеттик каражаттан тышкary көптөгөн демөөрчүлөрдү илимге тартишты.

«Кыргыз адабиятынын тарыхынын» 10 томдугу жазылып, жарык көрүп, актуалдуулугу, жаңычылдыгы эске алынып, Илим жана техника жаатындагы Мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болду.

Бул эмгек Жогорку окуу жайларынын окуу китебине айланды. Эгерде мурда Касым Тыныстанов, Сыдык Карачев сыйктуу акын-жазуучулардын чыгармалары идеологиялык жактан айтылбай же тескери баа алыш келсе, кайрадан жаңыча көз караш менен каралды. Ошону менен бирге көптөгөн акын-жазуучулардын чыгармачылык портреттери жазылып, индивидуалдуу өзгөчөлүктөрү белгиленді.

Кыргыз тили жана адабият илими калыптанып, өсүп-өнүгүү мезгилдиндеги эң бир табылгалуу, оригиналдуу, мазмундуу эмгектер, макалалар «Классикалык изилдөөлөр» деген серия менен жарык көрө баштады.

Эгемендүү мезгилдеги дагы бир ийгилик – Жусуп Баласагындын «Күттүү билими» менен Махмуд Кащаринин «Түрк сөздөрүнүн жыйна-гынын» илимий басылыштары алгач жолу жарык көрдү.

«Азыркы кыргыз тили» деген тилдик багыттарды толук камтыган китең кызыгууну пайда кылды.

«Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү» 1969-жылы 25000 сөздү камтыса, 2010-жылы жарык көргөн китеңде 50 000 сөз камтыды.

Ал эми «Орусча-кыргызча сөздүк» 1957-жылдан кийин жаңыртылып, толукталып 2012-жылы 4 томдук болуп чыкты.

Кыргыз тили жана адабиятын чет элдерге таратуу да иш жүзүнө ашып жатат. Институт чет элдик жана респубикалык 30дан ашуун илимий мекемелер менен тыгыз байланышта. Эл аралык Илимий конференциялар да кызматкерлер докладдар менен чыгып сүйлөшүп, макалалары көптөгөн тилдерде жарык көрүүдө. «Түрк дүйнөсүнүн адабиятына» байланыштуу 33 томго активдүү катышышты. Ал Турцияда басылып чыкты.

Институтту илимий кадрларды даярдоонун да «устаканасы» десек болот. Бүгүнкү күндөрү республикада филология багытында иштеген адис илимпоздордун 80 пайызы институттун кадрлары болуп эсептелет.

Институт түзүлгөндөн бери жетекчиликти – К.Тыныстанов, Ж.Шукров, А.Токомбаев, С.Илясов, К.Сооронбаев, А.Алтымышбаев, А.Дөөлөткелдиев, И.Батманов, Б.Орузбаева, А.Турсунов, А.Садыков, А.Эркебаев, Ж.Сыдыков, Т.Ахматов, К.Конкобаев, К.Токтоналиев, А.Акматалиев аркалап келишти.

Каражаттын жетишсиздигине карабастан, акыркы мезгилдерде академик Абылдажан Акматалиевдин жетекчилиги жана менеджерлик уюштуруучулугу менен көптөгөн эмгектердин жарык көргөндүгүн, эл аралык конференциялар уюштурууландыгын белгилеп кетүү туура болот.

Бул мезгил аралыгында Б.Юнусалиев, З.Бекенов, Т.Байжиев, Б.Керимжанова, К.Кудайбергенов, М.Мураталиев, А.Орусбаев, С.Байходжоев, Ж.Таштемиров, К.Сартбаев, С.Закиров, Г.Бакинова, С.Мусаев, Б.Тойчубекова, А.Токомбаева, К.Чоңбашев, Э.Абдулаев, Д.Исаев, Э.Абылдаев, К.Кырбашев, Р.Сарыпбеков, Б.Кебекова, С.Сыдыков, Г.Мураталиева, К.Асаналиев, С.Жигитов, М.Түлөгабылов, Х.Бапаев, К.Ботояров, К.Боболов, Т.Ахметов, К.Сейдахматов, К.Бекназаров, Н.Бейшекеев, С.Өмүрлиева, Д.Туратов, П.Ирмееев, Т.Дүйшөналиева, Т.Токоев жана башкалар чоң эмгек сициришкен.

Бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларында эмгектенип жатышкан С.Бегалиев, Ч.Жумагулов, К.Даутов, М.Жумаев, О.Ибраимов, К.Ибраимов, У.Касыбеков, И.Лайлиева, К.Кыдыршаева, Р.Сейдилканов, Г.Жумакунова, Б.Усубалиев, А.Карымшакова, Т.Садыков, Ж.Жумалиев, С.Кайыпов, А.Исабекова, М.Толубаев, А.Махмануров жана башкалар да өз салымдарын кошушкан.

Азыркы учурда улуу муундар менен жаш муундар институттун атын сыймыктуу алып жүрүшөт. Алар – Р.Кыдырбаева, А.Жайнакова, О.Соорон, М.Мукасов, Ч.Дыйканова, С.Егембердиева, Г.Орозова, И.Абдувалиев,

Г.Жамашева, И.Жумабеков, А.Кадырманбетова, Д.Кыдыралиева, Г.Сооронкулов, Р.Конурбаева, Н.Ыйсаева, М.Көлбаева, Н.Нарынбаева, А.Исаева, М.Садыров жана башкалар.

Институттун кызматкерлерине дирекция тарафтан моралдык-финанслык колдоо көрсөтүлүп турат.

Илимдеги жетишкендиктер үчүн жыйырмадан ашуун илимпоздор Илим менен техника жаатындагы Мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, орден, медалдар, ондогон кызматкерлер Маданиятка эмгек сицирген ишмер, Илимге эмгек сицирген ишмер жана башка наамдарды алууга жетишиши. Ошондой эле академиянын, министрилтердин, коомдук уюмдардын сыйлыктары менен сыйланышты.

2012-жылы Шанхайдын өткөн Бүткүл дүйнөлүк ЭКСПО көргөзмөсүндө институт тарабынан чыгарылган улуу манасчы Сагымбай Орозбаковдун вариантындагы «Манас» эпосу алтын медалга татыктуу болгон.

Институттун кызматкерлери Мамлекеттик жана коомдук иштерге активдүү катышып келет.

Манас, тил, маданият, Адеп, Ыйман, мамлекеттик тил программаларын ишке ашырууда, ЮНЕСКОго «Манас» эпосунун 1000 жылдыгын өткөзүүдө, «Манас» эпосунун үчилтигин, айтыш, боз үй ж.б. номинацияларды киргизүүдө, Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгын даярдоодо, Көчмөндер оюнун жайылтууда, чыгармачыл адамдардын маарекелерин өткөрүүдө институт зор салым кошууда.

Быйыл Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын татыктуу белгилөө үчүн өздөрүнүн чоң салымын кошууга аракеттенип жатышат. Институтта жаш кадрлар менен толукталууда. Алдыда дагы көптөгөн ийгиликтер менен бийиктиктерди багынтуу менен элге, коомго кызмат кылууга институттун кызматкерлери даяр!

Ч.Айтматов атындагы  
Тил жана адабият институту

## 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ИНСТИТУТА ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ИМ. Ч.АЙТМАТОВА

Великая Октябрьская революция в истории кыргызского народа, несомненно, сыграла выдающуюся роль. С момента установления советской власти темный, безграмотный народ начал приобщаться к науке и культуре.

В 1924 году был образован академический центр, в который вошли узбекское, казахское и кыргызское отделения. В 1925 году кыргызское отделение было переведено из Ташкента во Фрунзе, где на его базе была сформирована научная комиссия. Академический центр, а в последующем научная комиссия приложили большие усилия по созданию учебников и учебных пособий, программ для обучения, а также для сбора кыргызского фольклора.

Каюм Мифтаков и Ыбрай Абыдрахманов записывают эпос «Манас» от сказителя Сагымбая Ороздакова в объеме 183 тысяч строк. В настоящее время в Рукописном фонде хранится более 60 вариантов эпоса «Манас», произведения устного народного творчества самых разных жанров, а также исследования по диалектологии.

В 1926 году была сформирована комиссия по письменности и сбору фольклору, которая провела много успешных мероприятий. В 1927 году она руководила процессом перехода кыргызской письменности с арабского алфавита на латинский. В 1928 году был основан научно-исследовательский краеведческий институт, в котором началось систематическое исследование языка и литературы. И.Арабаев, К.Тыныстанов, А.Токомбаев, Т.Жолдошев, К.Рахматуллин, А.Жакишев были первыми, кто начал исследовательскую работу и написание научных статей. В 1930 году был основан институт культурного строительства, из которого в 1936 году был сформирован нынешний институт языка и литературы. Именно в то время были записаны такие произведения устного народного творчества, как малые эпосы «Курманбек», «Жаныш-Байыш», формирование латинского алфавита, перевод эпоса «Манас» на русский язык Тыныстановым и Поливановым.

В 1940 году кыргызская письменность перешла с латинского алфавита на кириллицу. В 1943 году в созданном филиале академии наук СССР был открыт Институт языка, литературы и истории. В это время эпос «Манас» был переведен на русский язык, фрагмент из которого под названием

«Великий поход» был опубликован. Эпос «Манас» стал доступен общественности на кыргызском, русском языке, а также в прозаическом переложении. В это же время выходит в свет кыргызско-русский словарь, составленный К.Юдахином, который затем будет переведен на турецкий язык.

После окончания Великой Отечественной войны с выходом Постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» начались нападки на эпос «Манас», который обвиняли в том, что он носит антинародный, феодальный характер и принадлежит бай-манапским кругам. Клевете были подвергнуты З.Бектенов, Т.Байжиеев, обвиненные в национализме, за что были репрессированы и арестованы. Произведения акынов Калыгула, Арстанбека, Молдо Кылыча, носивших название «заманисты», были запрещены и изъяты из обучения и научного исследования.

В 1952 году состоялась Всесоюзная научная конференция с участием известных ученых. В своем докладе Болот Юнусалиев выступил с предложением о создании сводного варианта эпоса «Манас», которое было поддержано казахским ученым Мухтаром Аузовым. В этой конференции выступили, молодые на тот момент, ученые Самар Мусаев, Бубу Керимжанова, Кымбатбек Укаев. Руководителем группы по подготовке сводного варианта выступил Болот Юнусалиев. Участниками группы стали такие поэты и писатели, как Кубанычек Маликов, Аалы Токомбаев, Туголбай Сыдыкбеков. Они приняли участие в создании сводного текста эпоса. Болот Юнусалиев, Бубу Керимжанова, Кенешбек Асаналиев подготовили предисловия к изданию. В результате коллективной работы было подготовлено четыре тома сводного варианта эпоса «Манас».

Тазабек Саманчин, Жапар Шукuros, Кенешбек Асаналиев, Шаршенбек Уметалиев – стали первыми научными кадрами, которые защитили кандидатские диссертации.

Профессор Константин Юдахин в 1957 году публикует «Русско-киргызский словарь», а в 1967 году «Кыргызско-русский словарь» получает Государственную премию СССР, что стало важной вехой в кыргызском языкоznании.

Академики Аалы Токомбаев, Туголбай Сыдыкбеков, Игорь Батманов, Константин Юдахин тесно сотрудничали с Институтом языка и литературы. В свою очередь академик Чынгыз Айтматов проблемы Институты отразил в своем докладе на съезде Компартии. В нем он говорил о необходимости упрочения материально-технической базы, а также о повышении

заработной платы сотрудников института. Будучи главным редактором, Чынгыз Айтматов возглавил работу по изданию четырех томов эпоса «Манас» в варианте Сагымбая Орозбакова, а также пяти томов варианта Саякбая Карадаева.

В советское время вышли в свет такие фундаментальные издания, как «Толковый словарь кыргызского языка», «История кыргызской советской литературы» в двух томах, «Акынская поэзия».

В 1991 году кыргызский народ обрел независимость. Языковеды и литераторы начали разрабатывать направления, которые в свое время были малоизучены или рассматривались односторонне, чтобы пересмотреть их и дать им объективную оценку. В это время творчество таких акынов, как Калыгул, Арыстанбек, Молдо Кылыш было возвращено людям.

В период обретения независимости, в 1992 году, Институт языка и литературы был поделен, так он просуществовал до 1995 года. В 1996 году он разделился на Институт языкоznания и Центр манасоведения и художественной культуры.

Большой вклад в организацию Международной конференции, приуроченной к 1000-летию эпоса «Манас», внесли научные сотрудники института – Самар Мусаев, Эсенаалы Абылдаев, Кенеш Кырбашев, Райкул Сарыпбеков, Айнек Жайнакова, Абылдажан Акматалиев. В конференции приняли участие более ста зарубежных исследователей. В своем докладе Чынгыз Айтматов особенно отметил заслуги Института языка и литературы.

В 2008 году в результате проведенной реформы в академии наук, два института были вновь объединены. Вновь созданному институту было присвоено имя академика Чынгыза Айтматова.

Впервые были изданы более двадцати вариантов эпоса «Манас» – Жусупа Мамая, Тоголока Молдо, Багыша Сазанова, Молдобасана Мусулманкулова, Жаныбая Кожекова, Акмата Рысмендеева, Шаабая Азизова, Каба Атабекова. Данные издания сопровождены научными комментариями. В них восстановлены строки из эпоса, которые в свое время по идеологическим причинам были вычеркнуты. Это так называемые «панисламистские», «пантюркистские» и религиозные мотивы. Восстановлены искаженные названия земель и вод, родов и племен.

В связи с недавними нападками на эпос «Манас» было принято решение о переиздании сводного издания эпоса 1959-1960 гг. Кроме того, были

изданы энциклопедии «Манас», «Сагымбай», «Саякбай», словарь эпоса «Манас». Эти книги были изданы при активной поддержке спонсоров.

Серия «Эл адабияты» в 30 томах, была издана дважды. Первое издание было осуществлено благодаря спонсорской поддержке, а второе благодаря Национальной программе по развитию государственного языка и совершенствованию языковой политики.

Серия «Залкар акындар» в 15 томах, после тщательной текстологической работы включила в себя произведения авторов, начиная с Асан кайги, Кетбука, Токтогула и завершая Туугамбаем Абдиевым, Замирбеком Усонбаевым. В своих импровизациях акыны поднимали темы жизни и смерти, природы, а также другие философские аспекты.

Вышла в свет серия из семи томов – «Айтыш». В нем также нашли свое место айтыши, записанные в современное время. Они продемонстрировали высокий художественно-эстетический уровень мастерства певцов.

Новый уровень научной подготовки сотрудников института продемонстрировала серия изданий энциклопедий – «Токтогул», «Алыпук», «Айтматов».

Несмотря на слабую материально-техническую базу и нехватку средств, институт проводит исследовательскую и популяризаторскую работу, привлекая дополнительные средства за счет спонсорской помощи.

Было подготовлено 10-томное издание «История кыргызской литературы», которое было удостоено Государственной премии в области науки и техники. Это издание стало востребовано в высших учебных заведениях, став для них учебником. В нем пересмотрены творчество таких писателей, как Касым Тыныстанов, Сыдык Карабеков, а также подготовлены творческие портреты поэтов и писателей, отмечены их индивидуальные особенности творчества.

Лучшие образцы кыргызского литературоведения и языкоznания вышли в свет в серии «Классические исследования», где собраны новаторские, оригинальные, содержательные исследования отечественных ученых.

Большим достижением стало издание произведения Жусупа Баласагына «Күттүү билими», Махмуда Кашгари «Словарь тюрксих слов», которые были изданы впервые.

Важным этапом в языкоznании стало издание книги «Современный кыргызский язык».

Если в 1969 году «Толковый словарь кыргызского языка» составлял 25000 слов, то в 2010 году его объем составил 50000 слов.

«Русско-киргызский словарь» был также дополнен и обновлен после его издания в 1957 году, выйдя в 2012 г. в четырех томах.

Направления по кыргызскому языку и литературоведению активно сотрудничают с зарубежными учеными и учреждениями. Тесное сотрудничество налажено более чем с тридцатью учреждениями как внутри страны, так и за ее пределами. Регулярно проводятся международные научные конференции, сборники докладов которых публикуются на разных языках. Сотрудники Института приняли активное участие в публикации 33 тома «Литература тюркского мира», которая издается в Турции.

В настоящее время Институт является «кузницей кадров» в области филологии в масштабах всей страны. Подтверждением этого является тот факт, что 80 процентов всех кадров филологического направления получили подготовку в Институте языка и литературы им. Ч.Айтматова.

Во главе Института, с момента его создания, работали следующие директора – К.Тыныстанов, Ж.Шукuroв, А.Токомбаев, С.Илясов, К.Сооронбаев, А.Алтымышбаев, А.Доолоткелдиев, И.Батманов, Б.Орузбаева, А.Турсунов, А.Садыков, А.Эркебаев, Ж.Сыдыков, Т.Ахматов, К.Конкоев, К.Токтоналиев, А.Акматалиев.

Несмотря на недостаточное финансирование, Институт под руководством академик Абдылдажана Акматалиева, благодаря его выдающимся менеджерским качествам, осуществляет научную деятельность, а также организует и проводит международные конференции, а также ведет активную издательскую работу.

В истории института отмечен вклад таких ученых, как Б.Юнусалиев, З.Бектенов, Т.Байжиев, Б.Керимжанова, К.Кудайбергенов, М.Мураталиев, А.Орусбаев, С.Байходжоев, Ж.Таштемиров, К.Сартбаев, С.Закиров, Г.Бакинова, С.Мусаев, Б.Тойчубекова, А.Токомбаева, К.Чонбашев, Э.Абдулаев, Д.Исаев, Э.Абдылдаев, К.Кырбашев, Р.Сарыпбеков, Б.Кебекова, С.Сыдыков, Г.Мураталиева, К.Асаналиев, С.Жигитов, М.Тулогабылов, Х.Банаев, К.Ботояров, К.Бобулов, Т.Ахметов, К.Сейдахматов, К.Бекназаров, Н.Бейшекеев, С.Омуралиева, Д.Туратов, П.Ирмееев, Т.Дуйшоналиева, Т.Токоев.

В высших учебных заведениях республики работают исследователи, в свое время проработавшие в Институте – С.Бегалиев, Ч.Жумаагулов, К.Даутов, М.Жумаев, О.Ибраимов, К.Ибраимов, У.Касыбеков, И.Лайлиева, К.Кыдыршаева, Р.Сейдилканов, Г.Жумакунова, Б.Усубалиев,

А.Карымшакова, Т.Садыков, Ж.Жумалиев, С.Кайыпов, А.Исабекова, М.Толубаев, А.Махмануров и др.

В настоящее время в Институте работают сотрудники разных поколений, вносящих свой вклад в его развитие – Р.Кыдырбаева, А.Жайнакова, О.Соoronов, М.Мукасов, Ч.Дыйканова, С.Егембердиева, Г.Орозова, И.Абдувалиев, Г.Жамашева, И.Жумабеков, А.Кадырманбетова, Д.Кыдыралиева, Г.Сооронкулов, Р.Конурбаева, Н.Ыйсаева, М.Колбаева, Н.Нарынбаева, А.Исаева, М.Садыров и др.

Сотрудникам Института от имени дирекции к предстоящей юбилейной дате готовятся поощрения – финансовые и моральные.

Более двадцати сотрудников Института являются лауреатами Государственной премии в области науки и техники. Многие награждены орденами, медалями, более десяти сотрудников являются заслуженными деятелями культуры и заслуженными деятелями науки. Сотрудники Института награждены также почетными наградами НАН КР, министерств, общественных организаций.

На прошедшей в 2012 году международной выставке ЭКСПО, состоявшейся в Шанхае, издание эпоса «Манас» в варианте Сагымбая Орозбакова было удостоено золотой медали.

Сотрудники Института принимают активное участие в государственных и общественных мероприятиях.

Сотрудники Института активно участвовали в реализации программ приуроченных к году Манаса, языка и литературы, нравственности, Национальной программы по развитию государственного языка, в проведении 1000-летия эпоса «Манас» под эгидой ЮНЕСКО. Также сотрудники принимали участие в подготовке номинационных файлов для внесения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО: трилогия эпоса «Манас», юрта, айтыш, национальная игра Кок Бору. Участвовали в проведении мероприятий, приуроченных к 1000-летию Жусупа Баласагына, к Играм кочевников. В настоящее время сотрудники активно вовлечены в мероприятия, приуроченные 90-летию Чынгыза Айтматова.

Институт постоянно пополняется новыми молодыми кадрами. И мы выражаем уверенность на то, что впереди у Института будут новые достижения и успехи, которые принесут пользу всему обществу и государству.

**Институт языка и литературы им. Ч.Айтматова**

## ИНСТИТУТТУН ДИРЕКТОРЛОРУ

**ТЫНЫСТАНОВ КАСЫМ** (1901–1938) – кыргыз тиля илиминин наставчесүү, анырын кыргыз адабиятына негиз салгандардын бири, акын, драматург, ақартуучу, көрмөдүк шашмер, журналист, биринчи кыргыз профессору. 1927–30-жж. Кыргыз АССР заңгартуу комиссары. 1928-жылда «Жазы маданият жолууда» журналды уюштурууга катышып 1931-ж. чайын анын жоопшуу редактору болгон. 1931–37-жж. Кыргыз маданият курушу институтунда илимий кызматкер, сектор башчысы, директордун македанасы айкаруучу; ошол эле узурда Кыргыз педагогикалык институтунда окутуучу болуп эмгектенген.

**ШУКРОВ ЖАПАР ШУКРОВИЧ** (1906–1963) – тиличи, котормочу, көрмөдүк шашмер. 1930-жылды Орто Азия мамлекеттик университетин бүтүрүп, ошол эле университеттеге асистент, 1931–1934-жылдары Орто Азия мамлекеттик пәннэдө кабинеттеге еримий кызматкер, 1934–1937-жылдары Кыргызмамбастын башкы редактору, директору болуп турган. 1938–1940-жылдары Кыргыз тили жана жазуу илимий-изидөө институтунда илимий кызматкер болгон. 1943–1950-жылдары СССР ИАнын Кыргыз филиалынын президиумуна төрагасынын биринчи орун басары болуп шайланып, 1950-жыдан 1963-жылга чейин Кыргыз ССР ИАнын Тил жана адабият институтунда терминология секторувун башчысы болуп эмгектенген.

**ТОКОМБАЕВ ААЛЫ** (Балык) (1904–1988) – акын, жазуучу, драматург, котормочу, публицист, журналист, академик Кыргыз Эл акыны, Социалистик Эңгелисий Баатыры 1934–1949-жж. Кыргызстан Жазуучулар союзунун башкармалыгына төраг, ошол эле жылдары «Советтик Кыргызстан» журналынын башкы редактору, СССР Илимдер академиясынын Кыргызстандагы филиалынын тил, адабият жана тарых институтунун директору.

**ИЛЬЯСОВ САТАР ИЛЬЯЗОВИЧ** (1908–1987) – 1944-жылы СССР Илимдер академиясынын Кыргызстандагы филиалынын тил,

адабият жана тарых институтунуна кенже илимий кызматкер болуп келген. Ушул эле жылдын 10-мартында аталган институтка директор болуп дайындалган.

### СООРОНБАЕВ К. 1947–1949-жж.

**АЛТЫМЫШБАЕВ АСЫЛБЕК** (1912–1987) – философ, Кыргызстан ИАнын академиги, философия илимдеринин доктору, профессор. 1949–50-жж. СССР ИАнын Кыргызстандагы филиалынын Тил жана тарых институтунун директору болгон.

### ДООЛОТКЕЛДИЕВ А. 1950–1951-жж.

**БАТМАНОВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ** (1906–1969) – филология илимдеринин доктору, профессор. 1951-жылы СССР ИАсынын Кыргызстандагы филиалынын Тил, адабият жана тарых институтунун директоруна илимий иштер боюнча орун басар, 1954-жылы Кыргыз Республикасынын ИУАсынын Тил жана адабият институтунун директору, 1954-жылы Кыргыз Республикасынын ИУАсынын академиги, 1959-жылы аталган институттун Түркология, 1963-жылы Чыгыш таануу, түркология жана дунган таануу бөлүмдөрүнүн башчысы болгон.

**ОРУЗБАЕВА БУБУЙНА** (1924–2013) – тиличи, филология илимдеринин доктору, профессор. 1951–54-жылдары Кыргыз ССР ИУАнын Тил, адабият институтунун кенже, улук илимий кызматкери, 1954–56-жылдары директордун илимий иштер боюнча орун басары, 1956–59-жылдары арасында грамматика секторунун башчысы, 1959–62-жылдары Тил жана адабият институтунун директору, 1962-жыдан 1976-жылга чейин түркология жана терминология секторорунун башчысы болуп эмгектенген.

**ТУРСУНОВ АСКАР ТУРСУНОВИЧ** (1928) – тиличи, филология илимдеринин доктору. КР УИАнын корреспондент-мүчөсү. 1957–62-жылдары Кыргыз ССР Илимдер Академиясынын Тил, адабият институтунун грамматика бөлүмүндө илимий кызматкер, 1962–77-жылдары Тил, адабият институтунун директору болуп эмгектенген. 1986–2008-жылдары КР УИА Тил илми институтунда Азыркы кыргыз тили секторунда ага,

жетектөөчү илимий кызматкер, грамматика жана кеп маданияты бөлүмүнүн башчысы болгон.

**САДЫКОВ АБДЫКАДЫР (1933)** – окумуштуу, адабиятчы жана сынчы. 1960-жылдан Кыргыз илимдер академиясында кенже илимий кызматкер, 1962–1966-жж. Тил жана адабият институтунун улук илимий кызматкари, 1966–1974-жж. сектор башчы, 1974–1980-жж. илимий иштер боюнча директордун орун басары, директордун милдетин аткаруучу, 1980–1988-жж. институттун директору болгон.

**ЭРКЕБАЕВ АБДЫГАНЫ (1953)** – кыргыздын мамлекеттик жана коомдук ишмери, сынчы, адабиятчы. Филология илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын УИАсынын академиги. 1989–1992-жж. Кыргыз ССРинин ИАсынын Тил жана адабият институтунун директору, КР УИАнын президенти (2012–2017).

**СЫДЫКОВ ЖЕҢИШБЕК (1945–2010)** – тиличи, филология илимдеринин доктору, профессор. 1969–72-жылдары СССР ИАнын Тил илими институтунун аспиранты, 1972–92-жылдары КР УИАнын илимий кызматкари, ага илимий кызматкари, директордун орун басары, 1992–98-жылдары КР УИАнын Тил илими институтунун директору, 1998-жылдан Четтилдер кафедрасынын башчысы болгон.

**АХМАТОВ ТОКТОСУН КЕРИМБАЕВИЧ (1929)** – тиличи, филология илимдеринин доктору (1969), профессор, КРнын эмгек сицирген ишмери. Кыргыз тилинин фонетикасы, лексикологиясы, стилистикасы боюнча көрүнүктүү адис. 1990-жылдан КР УИАнын Тил илими институтунда сектор башчы, 1998–2005-жж. директор болуп эмгектенген.

**КОНКОБАЕВ КАДЫРАЛЫ (1948)** – түрколог, тиличи-окумуштуу. 1980–90-жылдары Кыргыз Республикасынын Илимдер улуттук академиясынын Тил жана адабият институтундагы «Лексикология жана лексикография» секторунда кенже, улуу илимий кызматкер болуп эмгектенген. 1988–90-жылдар аралыгында СССР Илимдер академиясынын Тил таануу институтунда түрк жана монгол тилдери бөлүмүндө билим алган. 1991-жылы Кыргыз Республикасынын Илимдер улуттук академиясынын Тил

жана адабият институтунун «Ономастика жана колдонмо лингвистика» бөлүмүнөн башчысы. 2005-жылы КРнын ИУАсынын Тил институтунда директорлук кызматты аткарған.

**ТОКТОНАЛИЕВ КУРМАНБЕК ТОКТОГУЛОВИЧ (1953)** – филология илимдеринин доктору, профессор. 1975-жылы Кыргыз Республикасынын ИАсынын Тил жана адабият институтунда кызматкер. 2013-жылдан 2016-жылга чейин КР УИАнын Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун директору, 2016-жылдан бүгүнкү күнгө чейин аталган институттун Азыркы кыргыз тили бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенип келет.

**АКМАТАЛИЕВ АБДЫЛДАЖАН АМАНТУРОВИЧ (1956)** – адабиятчы, филология илимдеринин доктору, академик. Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы Мамлекеттик сыйлыктын эки жолку лауреаты, Кыр. ССРинин Тил жана адабият институтунун кенже илимий кызматкари (1979); Кыр. ССРинин Тил жана адабият институтунун ага илимий кызматкари (1983); Кыр. ССРинин Тил жана адабият институтунун жетектөөчү илимий кызматкари (1990); КР УИАнын Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борборунун директору (1996–2008), КР УИАнын Ч. Айтматов ат. Тил жана адабият институтунун директору (2008–2013), КР УИАнын вице-президенти (2013–2016). 2016-жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун директору.

## БӨЛҮМДӨРДҮН ТАРЫХЫНАН ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫК-ФОНЕТИКА ЛАБОРАТОРИЯСЫ

1971-жылы Орто Азиядагы союздук республикалардын ичинен бириңчилерден болуп Кыргыз ССР илимдер академиясынын Тил жана адабият институтунда эксперименталдык фонетика лабораториясын уюштурат. Аталган лабораториянын ар бир тетигине, шайманына, аппаратына чейин өзү кол кабыш кылыш, Москва, Ленинград шаарларындагы эксперименталдык фонетика лабораториясын деңгээлине жеткирген эле.

Абықадыр Орусбаев түптөгөн, түзгөн лабораторияга жалаң эле Кыргызстандык окумуштуулар өздөрүнүн илимий изилдөөлөрүн жургүзбөстөн, коңшу Казакстан, Өзбекстан сыйктуу союздук республикалардын изденүүчүлөрү да келип, фонетика боюнча өз изилдөөлөрүн кинорентгенография, глотография, спектрография, интонография, осциллография аппараттарынын жардамы менен эксперимент жүргүзүшкөн. Мунун натыйжасында коңшу республикалардагы бир топ аспиранттар, изденүүчүлөр илимдин кандидаты, илимдин доктору болушту.

Ошол Абықадыр Орусбаев түзгөн эксперименталдык фонетика лабораториясынан илимий иштерин жүргүзгөн окумуштуулардын ичинен илимдин төрт доктору: Ж.К. Сыдыков, А. Орусбаев, Т. Садыков жана К.Токтоналиев, ошондой эле илимдин беш кандидаты: А.Чымбаев, Ш.Кадырова, Н. Салахидинова, Г. Байтерекова жана Б. Касымова диссертацияларын жакташты. Эксперименталдык фонетика лабораториясы болгону 15–20 жылдай убакытта иштеди. Ушундай аз убакыттын ичинде төрт илимдин доктору, беш илимдин кандидаты чыгышы, ачыгын айтканда, фонеменалдык көрүнүш болуп эсептелет.

### ТҮРКОЛОГИЯ СЕКТОРУ

Институтта 1959-жылы Түркология сектору ачылды. Бул сектордун багыты байыркы түрк жазма эстеликтеринин тилин иликтеп, аларды жарыялоо иштерин жүргүзүү болгон.

Бөлүмдүн жетекчилери: И.А.Батманов 1959-жылдын октябрь айынан баштап институттун Түркология, 1963-жылы Чыгыш таануу, түркология жана дунган таануу бөлүмүн жетектеген. 1963-жылы түркология жана

дунган таануу бөлүмдөрү институттан бөлүнүп өз алдынча чыгыш таануу бөлүмү болуп бөлүнүп кеткен. 1993-жылы Жалпы түркология жана дунган таануу бөлүмү болуп иштеген. 2008-жылы Түркология, диалектология жана тил тарыхы бөлүмүн Ж. Мусаев жетектеген.

Б.Орузбаева 1971–1976-жылдары Терминология жана түркология секторунун башчысы, 1972–1986-жылдары «Советская туркология» журналынын редакциясынын, 1973–1992-жылдары СССР Илимдер Академиясынын алдындағы Тил жана адабият бөлүмүнүн Советтик түркологиялық комитетинин президиумунун мүчөсү болгон.

С.Кудайбергенов 1976–1982-жылдары (өмүрү өткөнгө чейин) түркология секторун башкарал.

Т.Садыков 1991–1997-жылдары түркология жана грамматика бөлүмдөрүнүн башчысы болуп иштеген.

Бөлүмдө иштеген илимий кызметкерлер:

1960-ж. К. Сартбаев улуу илимий кызметкер, ф.и.д., У.Асаналиев кенже ил. кызм., К.Аширалиев лаборант, Ч.Жумагулов, Б.Орузбаева жетектеген мезгилде С.Сыдыков, М.Толубаев, Б.Осмоналиев, А.Исабекова, А.Махмандуровдор иштешкен, о.э. А.Жусупакматов, С. Мусаев, Ч.Дыйканова, Г.Жумакунова, 1978-жылдары бул бөлүм Чыгыш таануу бөлүмүнүн составында болуп турганда Сушанло, Имазовдор иштеген. 2008-жылы Ж.Мусаевдин жетекчилиги астында А.Ботобекова, Г.Абдразакова, Т. Сыдыкова, А.Керимбекова, К.Кадырова, Ж.Семенова, А.Кадырова, Л.Сатылгановалар әмгектенишкен.

### ТЕРМИНОЛОГИЯ ЖАНА СӨЗДҮКТӨР БӨЛҮМУ

Ар кандай кубулуштун же фактынын өткөн тарыхын, өнүккөн жолун билбей туруп, анын азыркы абалын жеткиликтүү терең үйрөнүп жана тишиштүү жыйынтыкка келүү өтө кыйынчылык жаратары баарбызыга маалым. Ошондуктан ар дайым кыргыз тил илминин тарыхы, мамлекеттик тил статусу, лексикологиясы, терминологиясы жана тил маданияты ж.б. актуалдуу маселелерден экендиги талашсыз.

Тил – коомдук турмуштун бардык жактарын көңири тейлеген сабаттуулукка да, маданиятка да жеткирген жалпы калайык-калкка ар тарааптуу байланыштыргыч кызмат өтөгөн эң маанилүү карым-катыш куралы болуп саналат. Анын терминологиясы да экономиканын, маданияттын, техниканын

өнүгүш процессине жарапша жана жаңы ачылууларга байланыштуу пайда болуп, колдонуулучу эң маанилүү тилдик каражаттарынын бири. Ошондуктан терминологиянын түзүлүшү, анын тактыгы, тартипке салынышы, жасалуу ыкмалары жана илимий жактан негизделиши, ар түраа тармактарда иштеген атайын адис окумуштуулар тарабынан аныкталат.

Термин – илим, техника, искусство, айыл чарбасынын жана ар кандай кесипчиликтин атайын тармагындагы бир системага салынып, белгилүү бир түшүнүктүн атын так, туура атоо үчүн пайда болгон, атайын чек коюлуп, айрыкча, бир мааниде колдонулган сөз же сөз тизмектеринен турат.

Атайын иликтеөлөрдө терминдин бир гана мааниге ээлиги, анын атоо максатында гана колдонулушу, так, кыска, системалуу ж.б. белгилери айрыкча көрсөтүлүп, такталып келе жатат. Термин – тил маданиятынын да өтө баалуу көнчى жана ар түраа илим тармактары боюнча улуттарды жакындаштырууга да кызмат өтөөчү каражат.

1924-жылы апрелде Түркестан АССРинде Элдик билим берүү бөлүмүнүн Академиялык борборунда Кыргыз илимий комиссиясы уюшулуп, ал кыргыз жазуусун түзүү (кыргыз алфавитин түзүү боюнча), элдик оозеки чыгармаларды жана этнографиялык материалдарды топтоо, жарыялоо боюнча иш жүргүзүүгө багытталган. 1925-жылы жай айларында Академиялык борборунда Кыргыз бөлүмү Ташкенттен Фрунзеге көчүрүлүп, ошол жылдын декабрь айына чейин Областык эл агартуунун курамында болот. Кийин областык эл агартуу бөлүмүнүн Илимий комиссиясы катарында кайра түзүлүп, ал Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан бардык илимий-изилдөөлөрдө координациялоону ишке ашырган. Илимий комиссияга караштуу Терминология комиссиясы 1926-жылы 8-майда түзүлүп, ошол токтому ылайык ар бир илим тармагы боюнча термин түзүү зарылчылыгы белгиленип, анын негизги принциптери да иштелип чыккан. Ал принциптер:

- а) төл сөздөрдө термин катары көнчиги колдонуу жана пайдалануу;
- б) айрым бир чет тилдерден кирген б.а. иран-араб сөздөрүн термин катары колдонууга чек коюу;
- в) орус жана эл аралык сөздөрдө көнчиги колдонуу.

Улуттук терминологиянын ар кандай проблемаларын илимий жактан терең изилдөө жүргүзүү үчүн илимдин ар түраа тармактарына байланыштуу кандидаттык, докторлук диссертациялар корголду. Булар эки аспекттинин: 1) элдик терминология; 2) илимий терминологиянын негизинде иштелген. Буга элдик терминология боюнча: Т.Назаралиев, А.Биялиев,

М.Юсупова, Т.Дүйшөналиева ж.б.; илимий терминология боюнча: А.Исабекова, В.Закирова, Б.Ашымов, Т.Базаркулова ж.б. эмгектери мисал болот. Кыргыз терминология системаларынын түзүлүш жана өнүгүш багыттары боюнча изилдөө жүргүзгөн алгачкы окумуштуулар: Х.К.Юдахин, лексикограф Ж.Шүкүров, Б.Ө.Орзузаева ж.б. өзгөчө белгилөөгө татыктуу.

Бул маселе буга чейин эле алгачкылардан болуп 1927–28-жылдары эле илимдин айрым бир тармактары боюнча «Эркинтоо» андан кийин «Кызыл Кыргызстан» газеталарына Терминкомдун сунушу менен терминдердин бир нече кыскача тизмелери да жарыяланып келген. Мисалы, Ы.Тойчунов, К.Тыныстанов тарабынан «Социалдык экономикалык терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү» (1930); «Адамдын анатомиясы жана физиономиясынын орусча-кыргызча сөздүгү» (Д.Чолпонкулов); «Физикалык терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү» (авт.: Н.М.Абрамов); 1938-ж. «Географиялык терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү» (авт.: Б.А.Лунин, А.Үметалиев), 1933-жылы Б.Солтоноев тарабынан «Химиялык терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү» жана «Иш жүргүзүү боюнча терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү» (тизме); А.Стамбеков «Математикалык терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү» (1936) тизме иретинде жарык көргөн.

Бул бөлүм тарабынан биринчи жолу 1938-жылы «Краткий русско-киргизский словарь» (Фрунзе; Казань: Киргосиздат, 1938) латын алфавитинде К.Карасаев жана И.А.Батманов тарабынан басмадан чыккан.

1957-жылы Кыргыз Илимдер улуттук академиясынын Президиумуна караштуу Терминология комиссиясы тарабынан жарык көргөн орусча-кыргызча тармактык терминологиялык сөздүктөр (тизме иретинде) долбоор катары жарыяланып, ал атайын адис илимпоздор тарабынан иштелип жана туруктуу талкуудан өткөндөн кийин гана колдонууга сунуш кылышынан келген. Ошентип, 1940-жылга чейин 5–6 тармак боюнча бир канча сөздүктөр жарык көрсө, бүгүнкү күнгө чейин бардыгы 200ден ашыун тармактык терминологиялык сөздүктөр жарык көрдү.

Алар: адамдын анатомиясы жана физиологиясы, химия, гидротехника жана мелиорация, астрономия, саясий экономика, онор жай экономикасы, коомдук-саясий, укук, айыл чарба экономикасы, сыйзу жана чийүү, сүрөт, грамматика, биология, машинатаануу, философия, дыйканчылык, педагогика, спорт, музика жана театр, электротехника, тоо көн жана геология, тамак-аши онор жайы, тигүү жана текстиль, медицина, ветеринария, архитектура, курулуш,

*техника, биохимия, тарых, токой чарбасы, архив иштери, космонавтика, инженердик графика, психология, аскер иши, автомобиль жана автомобиль жалдору, экология, геоморфология, теология, электр жана магнетизм ж.б.у.с.*

Жарык көргөн сөздүктөрдөгү техникалык (химия, физика, геология, медицина, астрономия) илимдердин терминологиясынын 60–75% жана коомдук-саясий, социалдык-саясий терминдердин 40–50% эл аралык даяр терминдерден алынганы далилденди. Мисалга: конденсация, коноскоп, контур, коэффициент, константа, проекция, прожектор, конус, пульт, авторкия, автоматизация, оптимата, бойком, банки, девальвация, декрет, демократия, деспотизм, интервенция, интеркосмос, интернационал, кибернетика, комитет, маротория, референдум, реформа, тоталитаризм ж.б.

Өз учурунда Кыргыз улуттук терминологиясына тиешелүү илимий-теориялык пикирин айткан окумуштуу Б.М.Юнусалиевди айрыкча белгилөөгө болот. Ал өзүнүн «Кыргыз лесикологиясына» революциядан кийинки орус тилинин кыргыз терминологиясына тийгизген таасириң жана терминдерди өздөштүрүп алуунун, анын ыкмаларынын принциптеринин түрлөрүн баяндап, карым-катыштын тарыхый шартка ылайык лексиканын толукталып турушун шарттаган өзгөчөлүктөрүнө өзгөчө көңүл бөлгөн.

Ал эми Терминологиянын изилдөө иштерине Х.Карасаев тарабынан 1930-жылы «Кызыл Кыргызстан» газетасына жарыяланган макаласы да күбө болот. Ал айрыкча Илимий комиссия иштеп чыккан жоболордуң кандайча ишке ашырууну баяндаган. Ал эми Терминология комиссиясын (Терминкомду) ар түрдүү илим тармактарынын көрүнүктүү, адис жана тажрыйбалуу академиктер жетектешкен. Алар: Ж. Алышбаев, И.А.Батманов, А.Алтышбаев, М.Адышев, Б.Жамгырчиев, С.Табышалиев, А.Молдокулов, Т.Койчуев ж.б.

Институттун Сөздүктөр жана терминдер секторун Х.К.Карасаев, Х.К.Юдахин 1943-жылдан 1951-жылга чейин, Ж.Шүкүров 1956-жылдан 1959-жылга чейин, Б.Ф.Орзубаева 1968-жылдан 1974-жылга чейин, андан кийин Т.Дүйшөбаевалар ийгиликтүү жетектеп келишти.

1966-жылы Комиссиянын жумушчу аппараты катары иш жүргүзүп келген Терминология сектору түзүлүп, ал бөлүмгө айланып, азыр Тил илими институтунун Лексикология, лексикография жана терминология бөлүмү болуп аталууда. Бөлүмдө илимий изилдөөлөр, айрыкча улуттук терминологиялык системанын калыптанышы, аны тартипке салуу, терминологияны түзүү принциптери жана сырттан кабыл алынган терминдердин

ролу менен бирге терминологиянын лексикалык курамынын маанилик өзгөчөлүктөрү боюнча жүргүзүлүүдө. Илимий-техниканын ар түрдүү тармактарына байланыштуу терминологиялык сөздүктөрдү тараптап, аны тартипке келтирүү ишин дагы тынымсыз жүргүзө берүү жана улуттук терминологияны илимий лингвистикалык планда, изилдөөнүн масштабын көнөтип жана изилдөне элек жаңы системаларды түзүү менен катар, интернационалдык терминдерди да талдоо закондуу жагына жүргүзүүнү улантуу менен бирге улуттук тилдердин коомдук, социалдык-саясий милдеттерине ылайык терминологиялык лексиканын тажрыйбада анын колдонулуу, таралып-жайылуу өзгөчөлүктөрүнө тынымсыз, такай байкоо жүргүзүү, пропагандалоо да өтө зарыл.

Терминологиянын ар түрдүү маселелери боюнча (1968–1995) бөлүмдүн кызматкерлери тарабынан 11 жыйнак жарык көргөн. Айрыкча терминологиянын практикада кезиккен маселелери боюнча теория жагынан термин менен сөздүн чегин ажыраттуу, термин жана түшүнүктүн өз ара байланышын ж.б. толгон маселелер жөнүндө өз пикирлерин так билдиришкен.

Б.Ф.Орзубаева тарабынан 1971-жылы тармактык терминологиялык сөздүктөрдү түзүү үчүн көрсөтмө курал катары «Колдонмо» жана «Кыргыз терминологиясы» (1983) аттуу китеби жарык көргөн.

Аталган бөлүм улуттук терминологиянын ар кандай проблемаларына коомдук-саясий, социалдык-саясий жана ар түрдүү илимий-техникалык терминологиянын түзүлүш, калыптаныш жана өнүгүү багытына кенен талдоо жүргүзүүдө. Тармактык терминологиянын белгилүү бир нормадан чыкпай калыптанышын, терминологиялык лексика, тил аралык карым-катнаш (орус жана кыргыз тилдеринин), байланыштын жана илимий-изилдөө тажрыйбасы өнүгүү менен кыргыз тил илиминин терминологиясына да негиз салыныш, анын айрым өзгөчөлүктөрү аныкталды.

Кийинки мезгилдерде Бөлүм тарабынан терминология маселесине арналган мейли теориялык, мейли практикалык жактан болбосун иште өздөрүнүн тажрыйбалуулуктарын көрсөтө альшты. Бөлүмдүн кызматкерлери менен тармактык адис авторлор тарабынан сунуш кылышын жаткан сөздүктөр сан жагынан да, сапат жагынан да ийгиликтери орчундуу деп айтууга негиз бар. Бирок маселе ошол илимий жетишкендиктерди, жаңылыктарды жалпы эл масасына жайылтууда жана пропагандалоодо турат. Бул милдетти ийгиликтүү аткаруу үчүн күнделүк басма сөздөрдө, телеберүүлөрдө, радиодо ж.б. иштеген адистердин бул маселеге активдүү катышуулары зарыл.

Ал эми Терминология комиссиясы менен бөлүм тарабынан жарық көргөн айрым тармактык сөздүктөрдүн адис авторлорун мактоого татыктуу экенин да белгилеп кетүүгө болот. Мисалы, М.М.Адышев, К.Курманалиев (геология); А.Мамытов, А.Султанбаев (топурак таануу); Р.Усубакунов, Ч.Жаныбеков, А.Исхаков (матем.); И.Ахунбаев (анатом. жана физиол.); К.Судайманкулов (хим.); О.Медеров (техн.); К.Алымкулов (автомат.); С.Шамбетов, Р.Айдарова, А.Убукеева (ботан.); С.Данияров, А.Кангалдиев (коом.-саясий 1977-ж.); К.Нурбеков, Р.Тургунбеков (укук); С.Орозалиев (географ.); Д.Койчуманов (педагогика); А.Түкембаев (саясий-экон.); А.Биялиев (мергенчилик); Б.Аманалиев (философ.); М.Караев (сызуу, сүрөт); Х.Нигматулин (а.чарба жана техн.); А.Алдашев (мал чарба жана ветерин.); А.Алыбаков (машиновед); С.Ибраимов (сүү чарба); С.И.Герпүн, Ж.Жоокеев, Г.Т.Токтарев (1976-ж. психология); Ч.Жаныбеков, Р.Усубакунов (1977-ж. математика) ж.б.у.с.

Кыргыз улуттук илимий терминологиясынын бир топ тармактары түзүлүп, анын илимий терминологиялык системалары тартипке салынып, алардын сөздүктөрү жаралды.

Айрыкча терминологиянын илимий жактан жыйынтыкталып, анын чечи-ле турган ар кандай проблемалары да пайда болду. Өзгөчө белгилеп кетчү ма-селе, улуттук терминология тиil илиминин бир тармагы катары негизделген-дигинде. Ошондуктан ал боюнча атايын илимий изилдөөлөр жүргүзүлүп, тер-минологиянын теориялык жана тажрыйбалык маселелерин изилдөөчү адис-тер да күн санап өсүүдө. Ошентип, жалпы эле адабий тиildин стилдик жана грамматикалык жактан анын ылайыктуу нормасына түшүшүн камсыз кылыш, андагы бизге байкалган чаржайыттыктардан кутулууну шарттайт.

Демек, ал бир жаңы терминди пайда кылуу (жаратуу) үчүн эне тили-биздин тиildик коруна илимий жактан өтө кылдат мамиле жасап жана тиil боюнча эрежелерди өз орду менен колдоно билүү адис авторлордун да, ко-тормочулардын да ыйык милдети.

## ЛЕКСИКОЛОГИЯ ЖАНА ЛЕКСИКОГРАФИЯ СЕКТОРУ

1963-жылы Лексикология жана лексикография сектору түзүлүп, аны ф.и.к. Э. Абдулаев жетектеген. Алгач бул сектордо 1 ага илимий кыз-маткер, 6 көнжек илимий кызматкер, 2 ага лаборант, 1 лабарант эмгек-тенген. Лексикология жана лексикография секторунда белгилүү тиличи

окумуштууларбыз Э. Абдулаев, Д. Исаев, Ж. Осмонова, Ж. Мураталие-ва, А. Биялиев, К. Сейдакматов, Р. Шамурзина, Т. Назаралиев, М. Тагаев, К. Конкобаев, В. Закирова, Р. Бекжанов, Д. Абдылдаев, С. Өмүралиевалар илимий иштерин жүргүзүп келиши.

Бул сектордо сектор башчы болуп Д. Исаев, Ж. Осмоновалар да эм-гектенишкен.

Кийин Терминология сектору кошулуп Лексикология, лексикогра-фия жана терминология бөлүмү уюшулган. Бул учурда бөлүм башчы болуп Т. Дүйшөналиева дайындалып, бөлүмдө А. Исабекова, Н. Тажибаева, А. Сагыналиев, Б. Усманбетов, Т. Сыдыкова, А. Шаршенбаев, Г. Базаралие-валар иштеген.

2014-жылы Терминология жана лексикология бөлүмү кайрадан түзү-лүп, бөлүм башчы болуп ф.и.д. проф. И. Абдувалиев 2016-жылга чейин же-тектеп турду. Бөлүмдө жетектөөчү илимий кызматкер А. Исабекова, или-мий кызматкерлер Н. Тажибаева, Т. Курманалиева, Г. Тургунбаева, көнжек илимий кызматкер Э. Сардарбековалар эмгектениши.

## ТИЛ ТАРЫХЫ ЖАНА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ БӨЛҮМУ

Тил тарыхы жана диалектология бөлүмү 1959-жылы И.А.Батманов-дун демиалеси менен кыргыз тилин салыштырма-тарыхый багытта изил-дөө максатында уюштуруулуп, аны өзү жетектеген. Алгач Түркология бөлү-мү деп аталып, иликтөө ишин Энисей эстеликтерин изилдөөдөн баштайды.

1959-жылы И.А.Батмановдун «Язык енисейских памятников древ-нетюркской письменности» деген эмгеги жарык көргөн.

1961-жылы Таластан байыркы түрк эстелиги табылып, «Новых эпиг-рафических находках в Киргизии в 1961 г» деген ат менен 1962-жылы жа-рыяланды. К.К.Сартбаевдин «Түрк тилдеринин салыштырма граммати-касы» 1962-жылы басылып чыккан.

И.А.Батманов, З.А.Арагачи, Г.Ф.Бабушкиндер тарабынан «Совре-менная и древняя енисеика» аттуу монография 1962-жылы, К.Ашыра-лиевдин «Орхон-енисей жазма эстеликтериндеги уңгу сөздөр» деген монографиясы 1963-жылы, У.Асаналиевдин «Лобнор тилинин кыскача грамматикалык очерки» 1964-жылы С.Сыдыковдун «Тюрко-монгольс-кие лексические параллели» деген монографиясы 1964-жылы чыкты.

«Кутадгу билиг» эстелигинин тилдик өзгөчөлүктөрү» Ү.Асаналиев жана К.Ашыралиевдер тарабынан изилденип, 1965-жылы китеп болуп чыкты. «Источники формирования тюркских языков Средней Азии и Южной Сибири» (1966), «Таласские памятники древнетюркской письменности» (1970, И.А.Батманов), «Тюркские диалекты и их отражения в современных языках» аттуу эмгек коллектив тарабынан жазылып, 1971-жылы жарык көрдү.

Байыркы жазма эстеликтердин текстин тактоо максатында «Памятники древнетюркской письменности Тувы» деген аталган эмгектин үч чыгарылыши жарык көрдү.

1971-жылы И. Батмановдун «Таласские памятники древнетюркской письменности» деген эмгек жарык көрдү. Ошол эле жылы филология илимдеринин кандидаты Ч.Жумаголовдун «Язык сиро-туркских (историанских) памятников Киргизии» деген монографиясы, андан кийин «Эпиграфики Киргизии» деген сериянын үч чыгарылыши жарык көрдү.

«Орхон-Енисей тексттери» деген эмгек бөлүмдүн кызматкерлери тарабынан С.Сыдыковдун редакциясы менен даярдалып, 1982-жылы чыгарылган. 1984-жылы «Орто Азия – Түштүк Сибирь түрк тилдеринин лексикасындагы ареалдык оқшоштуктар жана айырмачылыктар» С.Сыдыков, «Кыргыз тилинин тарыхый лексикасынын очерки» 1991-жылы коллектив, С.Сыдыков, К.Конкобаевдердин «Байыркы түрк жазуусу (VII-X кылымдар)» деген көлөмдүү эмгеги 2001-жылы, Ж. К.Сыдыковдун «Байыркы кыргыз эли – кыргыз тили» аттуу монографиясы жарык көрдү.

Академик И.А.Батманов «Северные диалекты киргизского языка» (1938) аттуу эмгегинде кыргыз тилинин диалектилерин илимий негизде классификациялаган.

Алай говорунун (1946), Лейлек говорунун (1948) материалдары Ж.Ш.Шукuros, К.К.Юдахиндер тарабынан иликтенип, эмгектери жарык көргөн.

«1954-жылы М.Төрөжанова «Кыргыз тилинин Төлөйкөн говору», «Диалектологиялык материалдарды жыйнио боюнча справочник» түзүп, ал 1955-жылы жарык көрөт. Э.Абдулаев «Кыргыз тилинин Чаткал говору» (1956), Г.Бакинова «Кыргыз тилинин Ош говорлору» (1956), «Принципы сопирания материала по киргизскому языку», Г.Бакинова, С.Кондуchalova, С.Сыдыков «Кыргыз тилинин Жалалабат областынын говорлору» (1958), «Кыргыз тилинин Чуй говору» (1959), Т.К.Ахматов

«Кыргыз тилинин Талас говору» (1959) деген эмгектеринде кыргыз говорлорунун лексикалык, фонетикалык, грамматикалык бөтөнчөлүктөрү нө өзгөчө көнүл бурушту.

Э.Абдулаев менен Ж.Мукамбаевдердин «Кыргыз диалектологиясынын очерки» 1959-жылы жарык көргөн.

Э.Абдулаев, Г.Бакинова, С.Кондуchalova, С.Сыдыков «Тяньшандык кыргыздардын тилиндеги өзгөчөлүктөр» (1960), Э.Абдулаев, Г.Бакинова, Н.Бейшекеев «Өзбекстандагы кыргыздардын тилиндеги жергиликгүү өзгөчөлүктөр» (1962), Э. Абдулаев «Кыргыз говорлору» (1966), К.Иманалиев, Ж.Мукамбаев «Памирдик-каратегиндик кыргыздарда» деген эмгектер жарык көрүп, бул эмгектер аталган аймактарда жашаган кыргыздардын тилдик өзгөчөлүктөрүнүн теориялык жана практикалык маселелерин чагылдырган. Н.Бейшекеевдин «Мургабдык кыргыздардын тилиндеги фонетикалык-грамматикалык өзгөчөлүктөр», «Казакстандагы кыргыздардын тилдик өзгөчөлүктөрү» (1964) деген изилдөөлөрү жарык көрдү.

50-жылдардан берки диалектологиялык изилдөөлөрүнүн негизинде Ж.Мукамбаевдин «Кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгүнүн» I тому (1972) «Илим» басмасында жарык көргөн.

Б.М.Юнусалиевдин «Кыргыз диалектологиясы» (1971) «Тандалган эмгектери» (1985) жарык көрдү.

Ж.Жумалиевдин «Анжиян кыргыздарынын тили» (1983), «Фергана кыргыз говорлорунун лексикасы» (1991) аттуу монографиялары жарык көрдү.

А.Ормонбекованын «Кыргыз тилинин Тогузторо говору» (1998), Д.Саттаркуловдун М.Кашкарини «Дивани лугат-ит түрк» эмгеги жана кыргыз тили (түштүк-батыш говорундагы фонетикалык, лексикалык жалпылыктар жана айырмачылыктар)» (2001), С.Жумалиевдин «Манас» эпосундагы диалектизмдер» (С. Орозбаковдун варианты боюнча) (2003), аттуу кандидаттык диссертациялары, С.Сыдыковдун «Енисей жана Таластагы байыркы рун жазууларынын тарыхынан» (2004) деген докторлук диссертациясы корголду.

Бөлүмдү Б.Ө.Орзубаева, С.Кудайбергенов, Ж.К.Сыдыков, С.Сыдыковдор жетектешкен.

Кыргыз тилинин тарыхы жана диалектилери боюнча жүргүзүлгөн изилдөөлөрдү улантыш, бөлүмдүн кызматкерлери «Түркологиялык изилдөөлөр» деген жылдык жыйнакты чыгарышкан.

## ГРАММАТИКА БӨЛҮМУ

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында илмий мекеме катары алгач 1924-жылы Түркстан АССРинин Агартуу элдик комитетинде улуттук жазуу, кыргыздардын фольклордук жана этнографиялык материалдарын жазуу, түзүү боюнча комиссия түзүлгөн. Аны 1927-жылдан 1930-жылга чейин профессор К. Тыныстанов жетектеген. 1936-жылдан 1940-жылга чейин Ж. Шүкүровдун жетекчилиги астында **Кыргыз тилин жана жазуусун изилдөө институту** ачылган.

1940-жылы **Тил, адабият жана тарых институту** деп аталып, институттун директору Ю. Яншансин болгон. Ал учурда «**Кыргыз тили**» деген бөлүм ачылган.

1939-жылдан 1940-жылга чейин К. Тыныстанов тарабынан түзүлгөн окуу китечтери, тактап айтканда грамматикалык негиздери К. Бакеев, У. Бактыбаев, Т. Актанов, Н. Макешевдердин авторлугу менен чыгып турган.

1948-жылы **Тил, адабият жана тарых институтунун** директору К. Сооронбаев болгон. «**Тил жана сөздүктөр**» деген сектор болуп анда азыркы кыргыз тилинин грамматикасы проблема катары коюлган. Бул секторду ошол жылдары Х. Карасаев жетектеген.

1953-жылы **Тил жана адабият институту** деп аталып, институттун И. А. Батманов жетектеген. Бул институтта «**Грамматика**» сектору болгон. 1955-жылы «**Грамматика жана диалектология**», 1956-жылы «**Грамматика**» секторлору болуп аталган жана бул секторду 1953–1956-жылдар аралыгында К. Сартбаев жетектеген.

1960–1987-жылдары бул сектор «**Азыркы кыргыз тили**» сектору деп езгертулуп, аны С. Кудайбергенов жетектеген.

1987–2006-жылдар арасында грамматика бөлүмүн «**Кеп маданияты жана грамматика**» деген атальшта А. Турсунов жетектеген.

2006–2016-жылдар аралыгында «**Грамматика**» бөлүмүн К.Т. Жаманкулова жетектеген. Бул бөлүм 2009-жылга чейин «**Кыргыз тилинин грамматикасы жана түркология**» бөлүмү, 2010-жылдан бүгүнкү күнгө чейин «**Азыркы кыргыз тили**» бөлүмү деп аталып, ф.и.д. К.Токтоналиев жетектеп келет.

## МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ ЖАНА СОЦИОЛИНГВИСТИКА БӨЛҮМУ

СССР ИАнын Президиумунун 1976-жылдын 9-сентябриндагы «**ССРдин улуттук республикаларында жана автономиялуу областарында орус тилин үйрөнүү жана колдонуу проблемаларын илмий иштеп чыгуу жөнүндө**» №558-токтомун, Координация боюнча кеңештин 1977-жылдын 4-мартындагы 34-сессиянын «**СССР Илимдер академиясынын филологиялык мекемелеринин, республикалык академиялардын жана филиалдарынын иштөөсү, орус тилин улуттук мектептерде, жогорку окуу жайларында окутуу жана жайылтуу, илмий методикалык көмөк көрсөтүү жөнүндө**» токтомун жузөгө ашыруу максатында 1977-жылы Кыргыз ССР ИАнын Тил жана адабият институтунун карамагында «**Орус тил сектору**» ачылган.

Кыргыз ССРинин окутуу мекемелеринде орус тилин үйрөтүү учун орус-кыргыз тилдерин салыштырма-типологиялык негизде изилдөө жана анын практикалык мааниси каралган.

1977-жылдагы №47-токтомдун негизинде Кыргыз ССР ИАнын Тил жана адабият институтунда Орус тили сектору 1978-жылы толугу менен ишке киришкен.

Бөлүмдү ф.и.к., доцент Кеңеш Садыкович Чоңбашев жетектеген. Сектордо 6 кызматкер эмгектенген, алардын ичинде 1 филология илмдериинин кандидаты, 4 кеңже илмий кызматкер, 1 лаборант.

Орус тили секторунун ишмердиги төмөнкү багытта жүргүзүлгөн:

Орус тилинин Республиканын бардык коомдук-экономикалык чөйрөлөрүндө колдонулушу;

Кыргыз-орус кош тилдүүлүгүнүн абалы;

Кыргыз жана орус тилдеринин салыштырма изилдөөлөрү.

Изилдөөлөр эң алгач орус жана кыргыз тилдеринин фонологиялык системаларын изилдөөдөн, элементтердин жалпы жана спецификалык өзгөчөлүктөрүн, алардын артикулятордук жана акустикалык касиеттерин аныктоодон башталган.

1978-жылдын октябрь айында Фрунзе шаарында өткөн: «**Азыркы орус тилин жана анын тарыхын пединституттардын улуттук бөлүмдөрүн дө окутуу**» темадагы Бүткүл союздук илмий конференцияда К.С.Чоңбашев «**Кош тилдүүлүк шарттарындагы орус тилинин колдонулушу**» деген

темада билдириүү жасаган. Анын негизинде ушул эле жылы К.С.Чоңбашев менен биргеликте мектептерге жардам катарында төмөнкү окуу китептери басылып чыккан:

«Кыргыз тилдүү мектептердин 10-класстары үчүн Орус тили»;

«Кыргыз тилдүү мектептердин 7-классы үчүн орусча адабий окуулар китеби».

Ал эми 1979-жылы Ташкентте өткөн «Орус тили – СССР элдеринин достуғунун жана кызматташтыгынын тили» деген Бүткүлсоюздук конференцияда К.С.Чоңбашев «Улуттук мектептер жана жогорку окуу жайлар үчүн орус тили боюнча окуу китептерин жазуу маселелери» деген темадагы доклад жасаган.

Коюлган максаттарды иш жүзүнө ашыруу үчүн «Орус тили секторун» кызматкерлери тарабынан активдүү иштер жүргүзүлүп келген:

1979–80-жылдары «Орус тилинин кыргыз тилинин өнүгүшүнө жана өсүшүнө тийгизген таасири» аттуу колективдүү эмгек жазылып, басмадан чыккан.

1980-жылы К.С.Чоңбашев менен биргеликте «Орус жана кыргыз тилдеринин салыштырма грамматикасы. Синтаксис» менен «Айылдык жана жумушчу жаштардын кечки, сырттан окуу мектебинин 8–10-класстары үчүн орус тили» окуу китеби жазылган.

1980-жылы А.Орусбаев менен биргеликте «Кыргыз мектебинин 1–10-класстары үчүн орус тили боюнча программа» иштелип чыккан.

1983-жылдан тартып бөлүмдү ф.и.к. А.Орусбаев жетектеген.

1984-жылы «Улуттук жогорку окуу жайларында орус тилин окутуу» аттуу методикалык колдонмо жана «Кыргызстандын тилдик жашоосундагы орус сезү» деген темадагы илимий макалалардын жыйнагы негизине деги колективдик монография жарык көргөн.

Изилдөөнүн кийинки этапы орусча-кыргызча кош тилдүүлүгүн, республиканын коомдук, саясий, экономикалык жана маданий турмушунун түрауу чөйрөлөрүндө, орто жана жогорку билим берүүдө, өндүрүш жана маданият тармагында орус тилинин колдонулушун изилдөөгө арналган.

1985–87-жылдары бөлүм: «Өнүккөн социалисттик коомдогу СССР элдеринин улуттук тилдери. Азыркы орус тили» багытында иштөөсүн уланткан. Кыргызча-орусча кош тилдүүлүгүн өнүктүрүүдөгү кино искусствоонун, массалык коммуникация чөйрөсүнүн (радио, телеберүүлөр,

басма сез) ролу, орус тилин колдонуу маселелери социолингвистикалык аспектиде иштелип чыккан, коомдук жана табигий илимдеринде кыргыз жана орус тилдеринин колдонулусу баяндалып жазылган. Ошол мезгилдин идеологиялык талаптарына ылайык, башка коомдук илимдердегидей эле социолингвистика илиминде советтик жашоону даңазалоо жана «буржуазиялык фальсификацияларды сындоо» негизги багыт эле. Изилдөөлөрдүн тематикасы «СССРдеги кош тилдүүлүктүн жана көп тилдүүлүктүн типологиясы, алардын өнүгүү багыттары» деген жалпы союздук темага байланышкан. Бул изилдөөлөрдүн жыйынтыктары «Тилдик процесстер» аттуу колективдүү монографияда баяндалган («Илим» 1980, 6 б.т.). Китепте республиканын коомдук турмушунун түрдүү чөйрөлөрүндө орус жана кыргыз тилдеринин колдонулушун жана өз ара тийгизген таасирлерин изилдөөнүн жыйынтыктары көрсөтүлгөн, анын көп бөлүгүндө жережерлердеги иликтөөлөрдүн материалдары орун алган. Ошондой эле 1987-жылы А.Орусбаевдин «КПССтин тил саясаты жана кыргызча-орусча кош тилдүүлүгүнүн өнүгүшү» деген монографиясы жарык көргөн.

Бөлүм «Орус тили СССР элдеринин улуттар аралык катнашынын куралы. Азыркы орус тили» деген проблеманын бөлүгү болгон «Кыргызча-орусча кош тилдүүлүгү шартындагы орус кеби» деген теманы иштеп чыгууну уланткан. 1990-жылы А.Орусбаевдин «Кыргызстандагы тилдик жашоо (социолингвистикалык аспектиде)» деген кыргыз тилинин адабий жана күндөлүк оозеки формаларынын коомдук-саясий турмушта, массалык коммуникацияда, илимде колдонуу маселелерине арналган монографиясы чыккан. Ошондой эле эмгекте тилдик пландоо жана тилдик жөндөө сыйктуу тилдик саясат проблемалары жана анын компоненттери козголгон.

1990–1992-жылдары «Тилдердин салыштырма типологиясы жана социолингвистика» бөлүмүнүн башчысы болуп п.и.к. Жайнакова Назгул Төлөмбаева иштеген. 1994-жылынан баштап тилдерди изилдөөнүн жаңы, семантикага таянган методдорун кыргыз тил илимине киргизүү максаты менен «Кыргыз жана орус тилдериндеги семантикалык-функционалдык талаалар» деген темада салыштырма изилдөөлөрдү жүргүзө баштаган. Иликтөөгө тилдеги негизги семантикалык талаалар алынган.

1992-жылдан тартып бөлүмдү ф.и.к. Жамашева Гүлнара Зулумбековна жетектеп келет.

90-жылдары тилдердин салыштырма-типологиялык изилдөөлөр улантылып, «Кыргыз, орус жана кээ бир европалык тилдердин (немис, английс)

«функционалдык грамматикасы» салыштырма аспектиде иштегилп чыга баштаган. Тұрадуу структуралық тиілдерди салыштырма-типологиялық изилдөөнүн атайдын иштегилп чыккан буд метод грамматикалық-семантикалық системаларының чектери дал көлбекен тиілдерди сыйпаттоонун натыйжалуу ыкмасы катары өзүн кәрсөттү. «Кыргыз, англий, орус тиілдериндең сыйпаттың функционалдык-семантикалық талаасы» (Семантическое поле качественности) – ф.и.к. Жамашева Г.), «Кыргыз, орус, немис тиілдериндең мейкиндик бағыттарының функционалдык-семантикалық талаасы» («Пространственной ориентации») – ф.и.д. Бекбалаев А.), «Убакыттың семантикалық талаасы» («Семантическое поле темпоральности» к.и.к. Сагыналиев А.), «Кыргыз жана орус тиілдериндең сандың функционалдык-семантикалық талаасы» («Функционально-семантическое поле количественности») – к.и.к. Токсоналиева Р.). деген темалар илкtenген.

Белүмдүн кызметкерлері заларлық илмий тажрыйба алмашуу программаларына катышишат. Ф.и.к. Жамашева Г.З. «Фулбрайт», «Айрекс» илмий изилдөө программалары боюнча бир нече жолу Америка Кошмо Штаттарына стажировкаларга барган. Изилдөө жүргүзүүдөн сырткары англіс тиілдүү студенттерге кыргыз тили боюнча курстарда сабак берип, кыргыз тилин үйренүү боюнча колдонмону түзүүдө катышкан. Америкалык «Free Europe» («Азаттык») радиокорпорациясының кыргыз бүроусунда да иштеп келген.

1989-жылы Мамлекеттик тил мыйзамы кабыл алынганда КРда тил саясатына жана мамлекеттик тиілді өнүктүрүүгө олуттуу мамиле жасала баштады. Буга байланыштуу 2000-жыдан бері белүм «Мамлекеттик тиілдин жана тиілдік пландоонун теориялық проблемалары» деген жалпы теманын «Кыргыз Республикасының аймагында мамлекеттик тиілді колдонууну камсыздоо боюнча мамлекеттин ишмердиги», «Кыргыз Республикасында рекламаның тиілдік өзгөчелүктөрү», «Кыргыз-орус кош тиілдүүлүгү» сыйктуу маселелерин илктееде.

Ошондой болсо да, Советтер Союзу тарагандан кийинки көз карандысыздыктын жылдары буркан-шаркан түшкөн саясий окуялар жана социалдык өзгөрүүлөргө мол келип, илмігे да өз таасирин тийгизбей койғон жок. Жалпы Илимдер Академиясы дуушар болгон көптөгөн кыскартуулардан улам 2000-жылы «Салыштырма типология жана социолингвистика» белүмдө 3 гана кызметкер калганда белүм «Грамматика жана кеп маданияты» белүмүнө сектор катары кошулган жана «Тил саясатынын

жана тил пландаштыруунун теориялық маселелери» темасын уланткан, анын ичинде «Мамлекеттик тиілди иштетүү бағытында кыргыз мамлекеттінин иш-аракеттери» (ф.и.к. Жамашева Г.), «Кош тиілдүүлүк – лингвистика маселеси катары» (к.и.к. Алымкулова Н.), «Жарнаманың кыргыз тилинде өнүгүшүү» (и.к. Р. Маманова) деген маселелер караплан.

2003-жылдан баштап «Кыргыз Республикасында мамлекеттик жана расмий тиілдердин функцияларының өз ара катышы» (Жамашева Г.), «Кыргызча-орусча кош тиілдүүлүк шарттындағы интерференция кубулушу» (и.к. Маманова Р.) деген темаларда изилдөө иштери жүргүзүлгөн. Изилдөөдө Совет доорунда өкүм сүргөн мамлекеттик улуттар аралық саясаты, анын таасири эне тилибиздин бир гана функциялық жагына эмес, тил системасының бардық катмарларына қандай таасир бергени талдоого алынган. Бул көрүнүш Советтер Союзунда катуу жүргүзүлгөн жана коммунистик идеологияга таянган ички саясаттын белгүү катары каралышы керек. Ал саясат «советтик улуттарының өркүндөшү жана жакындашы», «формасы улуттук, мазмуну социалистик» болгон советтик маданиятын өркүндөтүү ж.б.-у.с. идеялар аркылуу ишке ашкан. Ошону менен катар 70 жылга жакын мөөнөттүн арасында кыргыз тили өзүнүн тарыхында эң интенсивдүү мезгилди башынан өткөрүп, олуттуу өзгөрүүлөргө учуралган. Бир жагынан, жаңы тарыхый шарттарда кыргыз тилинин функциялары, стилдери кескин көбөйүп, лексикасы байып, жаңы синтаксистик структуралар пайдаланылса болсо, экинчи жагынан тиілдеги бүтүндөй лексикалық катмарлар колдонуудан чыгып, унтулуп, тиілдин ресурстары кемиғен; турмуштун жаңы шарттарына, жаңыдан пайдаланылса болгон түшүнүктөргө жана реалияларга байланыштуу, ошондой эле башка тиілдердин таасири астында кыргыз тилине таандык структуралар, сөздөрдүн семантикасы өзгөрүүлөргө учуралган. Ушул маселелер, ошондой эле кыргыз жана орус тиілдеринин функцияларынын Совет мезгилинде жана азыркы мезгилде өз ара белүнүшүү, кыргызча-орусча кош тиілдүүлүк шарттындағы интерференция маселелери караплан.

2006–2008-ж.к. тема улантылып, «Тил саясаты боюнча заларлық документтер жана алардын КРдагы жагдайга берген таасири» (а.и.к. Жамашева Г.) маселесине көңүл бурулган. Өткөн кылымда дүйнөдө орчундуу глобал ауу өзгөрүүлөр орун алып, колониялык режимдер урап, ондогон, жүзделген мамлекеттер земендердүүлүккө жетишкен. Элдердин жана улуттардын земен-аүүлүк укуктарына дүйнөнүн коомчулугу көңүл бура баштап, расмий түрдө бир топ эл аралық келишимдер жана декларациялар кабыл алынган. Кыргыз

Республикасы заларында көмчүлүктүн, БУУнун толук укуктуу мүчөсү болгонуна байланыштуу өлкөбүздө кабыл алынган жана иштеп жаткан мыйзамдардын заларын нормаларга шайкеш келиши каралган.

2013-жылы «Мамлекеттик тил жана социолингвистика» бөлүмүн кайрадан уюшулуп, «Кыргыз тили жаңы экономикалык шарттарда» деген жалпы тема боюнча иштей баштаган. Эгемендүү Кыргызстандын экономикалык өнүгүшү жана кыргыз тилинин тагдырынын өз ара байланышы, б.а., мамлекеттин экономикалык абалы жана тилдик жагдай, жарандар сүйлөгөн тили алардын ишмердүүлүгү менен байланышы, жарнамадагы кыргыз тилинин өнүгүшү, эмгек рыногундагы тил маселеси жана мамлекеттик тил мыйзамынын аткарылышынын экономикалык маселелери илимий тескеөгө алынат. Тилдердин экономика системасындагы колдонулушун, өзгөчө жумуш рыногунда тилдерге болгон талаптарды изилдөө мамлекеттеги бүгүнкү тилдик жагдайдын жана тилдик саясатынын негизги көйгөйлөрүн аныктоого мүмкүндүк берет. Илимий изилдөөнүн максаты – экономикалык көрсөткүчтөрү менен тилдик жагдайдын параметрлери ортосундагы байланыштарды, жарандардын экономикалык деңгээли алардын тилдерди билүү компетенциясы менен байланыштыгын аныктоо. Төмөнкү маселелер каралган: «Тилдик компетенция жана адамдардын жашоо деңгээли» (ф.и.к. Жамашева Г.), «КРдагы жарнама тилинин өнүгүшү» (а.и.к. Маманова Р.), «Мамлекеттик тил бизнес жана бизнес иш-кагаздарын жүргүзүүдө» (ж.и.к.Дыйканова Ч.), «Кыргыз тилиндеги ишкердик терминдеринин өнүгүшү» (а.и.к. Давлетов М.).

2018-жылдан баштап бөлүмдө иштелип жаткан тема «Мамлекеттик тилдин коомдун маанилүү чөйрөлөрүндө колдонулушу». Изилдөө темалар: «КР тилдеринде көркөм адабияттардын чыгарылышы» (ф.и.к.Жамашева Г.З.), «Мамлекеттик тил мыйзам чыгаруу тармагында» (а.и.к. Давлетов М.), «Мамлекеттик тил басма сөз тармагында» (ж.и.к. Дыйканова Ч.К.), «Мамлекеттик тил дидактика тармагында» (а.и.к. Сагынбеков И.), «МАмлекеттик тил расмий иш-кагаздарында» (к.и.к. Абасова А.), «Мамлекеттик тил сот тармагында» (к.и.к.Баястанова А.), «Мамлекеттик тил теле-радио тармагында» (к.и.к.Аскалиева Г.), «Мамлекеттик тил саламаттык сактоо тармагында» (к.и.к. Мусулман кызы А.).

Республикадагы этно-тилдик жагдайды түшүнүүгө, тил саясатынын келечек стратегиясын иштеп чыгуу үчүн мамлекеттик тилдин колдонулушун жана мамлекеттеринин тажрыйбасын изилдөө бөтөнчө маанигээз.

## МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА ЧЕТ ТИЛДЕР КАФЕДРАСЫ

Чет тилдер кафедрасы англис, немец жана француз тилдери боюнча кандидаттык экзамендерге даярдо жана аларды кабыл алуу максатында түзүлгөн. Жыл сайын аспиранттарды жана изденүүчүлөрдү даярдо жана аттестациялоо менен бул кафедра өлкөбүздүн ар түрдүү кесиптеги жүздөгөн илимдин кандидаттарын даярдоого активдүү катышып келет. Алгачкы жылдары чет тилдер кафедрасы Кыргыз илимдер академиясынын президиумунун алдында, 70-жылдардын башынан тартып Тил жана адабият институтунун, кийинчөрөк Тил илими институтуна көтөрүлгөн.

Аталган кафедраны К.Ашыров, Ш.Баймурзаева, К.Куротченколор жетектеп келишкен. Ал эми 1975-жылдан тартып 2009-жылга чейин КР УИАнын корреспондент-мүчөсү, филология илимдеринин доктору, профессор Ж.К.Сыдыков жетектеп келген.

Кафедранын окутуу жана илимий-методикалык иштеринде ага окутуучулар Ш.Б. Баймурзаева, Л.К. Куротченко, И.В. Секисова, С.Н. Ванинова, Г.А. Лабоженская, С.И. Исаева, Н.И. Гриненко, илимдин кандидаттары Д.Ж. Кадыралиева, М.Т. Какаевалар ийгиликтүү эмгектенип келишкен.

2009-жылы Кыргыз Республикасынын УИАнын Президиумунун алдында Илимий билим берүү программалар борбору уюшулуп, Чет тилдер кафедрасы аспирант жана магистранттар учун билим берүү максатында өзүнчө борбордун курамына кирип, доцент Д.Ж. Кадыралиева кафедранын жетекчиси болуп дайындалган. Аталган кафедрада ага окутуучулар: Ш.Б. Баймурзаева, окутуучулар: З.П. Аюжолова, Р.К. Каданбаева, В.А. Назирова жана А.Д. Дайыргазиевалар ийгиликтүү иштеп келишти.

2013-жылдын ноябрь айында Илимий билим берүү программалар борбору жоюлуп, кафедра кайрадан Ч.Айтматов ат. Тил жана адабият институтунун курамына кирген.

2017-жылы институттун Окумуштуулар кеңешинин чечимине ыла-йык, кафедранын аталышы Мамлекеттик жана чет тилдер кафедрасы болуп өзгөртүлдү.

2009-жылдан бери аталган кафедраны доцент Д.Ж. Кадыралиева ийгиликтүү жетектеп келе жатат.

Азыркы учурда кафедрада ф.и.к., доцент Д.Ж. Кадыралиева, ага окутуучулар: С.С. Касмалиева, В.А. Назирова, Г.К. Базаралиева, А.Д. Дайыргазиевалар эмгектенип келе жатышат.

## КОЛ ЖАЗМАЛАР ФОНДСУ

Фольклордук чыгармалар адамзат коомунун тарыхы менен эришаркак жашап, эл турмушундагы бардык көрүнүштөрдү өз тулкусуна кармап турат. Эл тарыхы канчалык узак болсо, ошончолук мезгил фольклор тарыхына да тиешелүү. Ата-бабаларбыз башынан кечирген тарыхында. Турмуш тиричилигинде болгон бардык окуялардын, тажрыйбалардын, коомдук мамилелерин көркөм сөздүн ар кыл жанрлары аркылуу таасын чагылдырып берген. Бул элдик мурас – кыргыз элинин байыртадан берки дүйнөгө болгон көз караштарын, жашоо образдарын, каада-салттарын, тарыхын көркөм чындык аркылуу таамай чагылдырып бере турган асыл дүйнө, кунсуз мүлк. Ал чыгармалар элдик редакциянын элегинен өтүп, муундан-муунга мурасталып келе берген. Элдин көркөм дүйнөсү, руханий потенциалы жараткан не бир укмуш көркөм дөөлөттөрүбүз азыркы учурда китеп түрүнө келтирилип, компьютерлештирип кийинки муундарга тубелүк маданий мурас болуп калууда. Ошол баа жеткис МУРАС УИАнын Кол жазмалар бөлүмүндө сакталып турат.

Ууттук илимдер академиясындагы Тил жана адабият институтуна караштуу Кол жазмалар фондусу (КЖФ) атайды бөлүм катары иштейт. Фондуун карамагында эски басылмалар жана кол жазма китептерин, республиканын аймагында жашап жаткан элдердин фольклору, этнографиясы, тарых жана тили боюнча жазмаларды топтоо, сактоо, иреттөө, изилдөө жана жарайлоо боюнча иш алыш барат. Анын уюштурулушу 1922-жылы Түркстан мамлекетинин окумуштуулар кеңешинин астындагы казак-kyргыз Билим комиссиясынын иши менен байланыштуу. Ошол учурдан тартып «Манас» жазылып, КЖФнын кору түптөлө баштаган. Орто Азия республикалары өз алдынчалыгын алгандан кийин, 1924-жылдын апрелинде Кыргыз автономия обласынын Эл агартуу комитетинин астында Билим комиссиясы кайра түзүлгөн. Ал Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан илим изилдөө иштегин багыттай, тескеп туруу үчүн уюштурулган. Билим комиссиясынын эң алгачкы баштаган иштеринин бири – калк арасынан элдик оозеки чыгармаларды жазып алуу, топтоо жана изилдөө болгон. 1926-жылы комиссиянын мүчөлөрү К. Мифтаков, А. Шабданов жыйналган материалдардын негизинде кыргыз фольклорун түрлөргө бөлүштүрүү, кол жазмаларды паспорттоштуруу, системага келтируү боюнча алгачкы иштерди жасашкан. 1926-жылдын декабрында, Кыргызстандын борбордук музейи түзүлүп, бардык

жыйналган материалдар анын карамагына өткөрүлгөн. Ал эми 1928-жылы, Фрунзе Крайтаануу институту ачылып. Анын негизги милдеттеринин бири элдик оозеки чыгармаларды, баарыдан мурда «Манасти» жыйноо, сактоо, изилдөө деп аныкталган. Ошол кездерге чейин топтолгон кол жазмалардын бардыгы ушул институтка толук бойдон өткөрүлүп берилген. Ал 1930-жылы Кыргыз АССРинин Эл агартуу комиссариатынын астында Маданий курулуш институту болуп кайра курулган. 1936-жылдын май айында ал Тил жана жазуу илим изилдөө институтуна айланган. 1940-ж Кыргыз ССР ЭКСинин алдында Тил, адабият жана тарых илим изилдөө институту түзүлүп, кол жазмалар толугу менен ошол институттун карамагына өткөн. 1954-жылы Кол жазмалар фондусу ал институттан бөлүнүп чыгып, ССР ИАнын Кол жазмалар фондусунун карамагына өткөн. Ошондон тартып 1968-ж. Кыргыз ССР ИАнын Тил жана адабият институтуна Кол жазмалар жана жарыялоо сектору болуп өткөнгө чейин Академиянын Президиуму алдында Коомдук илимдер бөлүмүнүн бир бөлүкчөсү болуп келген. 1968–87-жылдары Тил жана адабият институтунун, 1987-жылдын сентябрь айынан баштап, Академиянын Коомдук илимдер бөлүмүнүн астында өзүнчө бөлүм болуп иштеп келип, кийинчөрөк Тил жана адабият институтунун карамагына кайрадан өткөн. Кол жазмалар фондусунун кылымга чамалаш тарыхында, элдик чыгармаларды жыйнал, КЖФга тапшырууда: Ы. Абдырахманов, К. Мифтаков, Х. Карасаев, Т. Байжиеев, Р. З. Кыдырбаева, К. Жумабаев, К. Кыдырбаева, С. Мусаев, Э. Абдылдаев, К. Кырбашев, З. Мамытбеков, А. Токомбаева, Т. Абдыракунов, С. Закиров, А. Жайнакова, Ф. Ирисов, Б. Кебекова, Б. Керимжанова, С. Бегалиев, Р. Сарыпбеков, А. Тайгүрөнов, С. Байсалов, О. Сооронов, Буудайбек Сабыр уулу, Ж. Казакбаев, К. Ибраимов, М. Мукасов, Г. Орозова, Р. Мээрканова сыйктуу окумуштуу-жыйноочулар өтө көп эмгек жумашкан. Ар кыл жылдарда Кол жазмалар фондусун жетектеп келишкен төмөндөгүдөй Бөлүм башчылары болгон: Турусбекова Г., Камалетдинова Н., Альбина З. Н., Ворошилова С. М., Жантөшова Д. К., Жакшылыкова У., Токомбаева А., Закиров. С., Байджоева С., Караев Ө., Орозова Г., Садыков К., Сооронов О., Кырбашев К., Мукасов М. Азыркы учурда, КЖФны филология илимдеринин кандидаты Асель Исаева жетектеп жатат. 8 илимий кызматкер иштейт. Алардын экөө филология илимдеринин кандидаттары, 3 илимий, 3 кенже илимий кызматкер эмгектенишет. Алардын күчү менен «илимий сыйпаттамалар» жана кол жазмалардын электрондук варианттарын түзүү иштери жүргүзүлүүдө.

Ошондай 20-жылдарынан бери тарта көптөгөн окумуштың жеке энтузасттардын күчү менен чогултула баштаган материалдардың бүрүнгө чейин улам бир сыйкытуу чыгармалар менен толукталыш көрсөткөн. Азыркы күндө, кол жазмалар фондуусунда атайы инвентарь номиналдана фольклордук, тарыхый, этнографиялык, лингвистикалык сөйрөк көздешүүчү кол жазмалардын түп нуска үлгүлөрү сакталып тұрады.

1. «Манас» – 891 папка
2. Фольклор – 954 папка
3. Атайдын фонд – 202 папка
4. Адабият таануу – 335 папка
5. Тарых – 890 папка
6. Лингвистика – 419 папка
7. Эски басылмалар – 860 папка
8. Акын поэзиясы – 250 папка
9. Жазуучулар – 144
10. Магнит ленталар – 232

Бардыгы: 5177

Тексттер араб, латын, кирил ариптеринде жазылган. «Манас» эпосунун варианты 1922-жылдан бери тарта кагазга түшүрүлә баштаган (Ч. Валиханов, Б. В. Радловду эске албаганда). Бүгүнкү күндө ЮЖФ да 41 манасчынын варианты сакталып турат. С. Орозбаков, Тоголок Молдо, С. Карадаев сыйктуу алп манасчылардан тартып Шапаков Момушка чейинки манасчы, семетейчилердин түп нуска тексттери ез-езүнчө инвентарь номер менен белгиленип, «Манас» эпосуна ариалган атайды жасалған темир шкафта аяр сакталууда. «Манас» эпосун жыйиноо иши 1922-жылдан бери тарта үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келе жатат (Ч. Валиханов, Б. Радловдорду эсепке албаганда). Бүгүнкү күндө, ТАИИНИН директору, академик А. Акматалиев «Манас», «Семетей», «Сейтек» эпосторунун тексттерин басмадан чыгаруу демилесин көтөрүп, ал демилеге иш жүзүнө ашырылып жатат. Алсак, ЮЖФ дагы толук текстти жарыяланбаган С. Орозбаков, С. Карадаев, Тоголок Молдо, М. Мусулманкулов, М. Чокморов, Ж. Кожеков, Б. Сазанов сыйктуу залкар манасчылардын тесттери жарык көрдү. ЮЖФ да сакталып турған бардык манасчылардын тексттерин китең кылыш басмадан чыгаруу максаты – жакын арада ишке ашат деген үмүттөбүз.

Ошондой эле, ЮЖФ дагы материалдардын дәэрлик баардыгынын электрондук вариант түзүлүп, интернетке киргизилди. Булардан сыртқары ар бир папкадагы материалдарга «паспорттоштуруу» жүргүзүлүп, кыскача мазмун аннотациялар жазылып, «илимий сыйпаттамалар» берилүүдө. Бул иш азыр кызуу жүрүп жаткан учурда.

Фольклордук материалдар 954 папкада сакталып, ЮЖФ дагы материалдардын негизги бөлүгүн түзөт. Кыргыздар жашаган бардык жерлерден жыйналып алынган эбегейсиз мол материал кылым карыта ЮЖФ да сакталып, институттун илимий кызметкерлери тарабынан иликтөө алкагына алынып, четинен китең болуп чыгып жатат. Акыркы жылдарда элдик маданий казынабызды китең формасына келтирип, кайра элге тартуулоо иши кызуу колго алынды. Алсак, ЮЖФ дагы материалдардын негизинде «Эл адабияты» сериясынын 30 томдугу; «Залкар ақындар» сериясынын 8 томдугу; «Залкар ақындар» сериясынын 8 томдугу; «Айтыштар» сериясынын 4 томдугу жарык көрдү. Фольклор бөлүмүндөгү ар бир папкага, илимий сыйпаттама жүргүзүлүп, ал иш аяктоо стадиясына жетип калды.

Атайдын фонд (202). Кийинчөрөк, материалдардын идеялык мазмунуна карата өзүнчө бөлүнүп калган. Советтер Союзундагы идеология үндөшпөйт деп, К. Тыныстанов, Молдо Кыльч, Е. Поливанов сыйктуу ақын, окумуштуулардын эмгектерин «ачык фонддон» алынып, өзүнчө шкафка салып коюшкан. Аларды жалпы окурмандардын пайдалануусуна тыюу салынган. Окумуштуулар гана директордун улуксааты менен пайдаланган. Азыр андай тоскоолдуктар жок.

«Адабият» деп аталаң бөлүмчөдөн (335) жеке авторлордун өздүк чыгармалары сакталып турат. Мында, көзү өтүп кеткен А. Осмонов, Ж. Бекенбаев, Мукай Элебаев сыйктуу көрүнүктүү ақын-жазуучуларбызыздын өздүк архивдерди, чыгармаларынын түп нуска (оригиналдары) үлгүлөрү сакталып турат. Алардын ар бир папкасы боюнча «илимий сыйпаттама» жазылып жатат.

«Тарых» бөлүгүндө (890) элибиздин тарыхына, этнографиясына байланыштуу материалдар топтолгон. Алардын саны 890 папка. Илимдер академиябыздын «Тарых» институтунун илимий кызметкерлеринин күчү менен чогултулган өтө баалуу тарыхый материалдар чогултулган. Ал материалдарды чогултуу учун ошол институттун кызметкерleri мезгил-мезгили менен этнографияларга чыгып турушкан.

Алматинский областной (419) папка салынган жаңармадар бар. Тибеки көзүүчүнүү тарыхтар дастаны диалектологиялык экспедициянын туулуп түрк жана жеринин аттуул Жергө Тал, Мургаб, Орбистан жардирган бөвчүүп, так жакта эшшаган кыргыздардын сүйлеме аныктанды, сөзлүк сөзлөмийлигүү үчүн баалуу материалдарды иштеген.

Эл айылбасмачтар баалуунде (860) папка материал бар. Алар иштегендатай, иштеринде жазылган. Бир азы гана адабиятка тиешшүү болбосо айтарын баскындуу жетчүүтү динге байланыштуу жаңармадар. Тибек Администрациин тарапчысы менен дик екүлдерү курандарды, азиз аялтарынан айткан жайылтышкан. Айыл жергесиндеи молдокелерден алган кураннан кыргыздардин ар кыл көлемдөгү үлгүлөрү сакталып турат.

Жогорууда шарттуу түрдө пайдалануу үчүн ынгайтуу бардын деп бөлүштүрүлген материалдардын ар бирине инвентарь номер коюлган. Эл байлыгын элге китеп түрүндө жана компьютерлештерүү ыкмасы менен жеткируудан сырткary, ЮЖФ дагы материалдар окумуштуулардын изилдөө объектисине айланып, докторлук, кандидаттык диссертацияларды жазууда фактылык материал катары да пайдаланылып жатат.

Түп нускаларды сапаттуу сактоо үчүн колдон келген бардык аракеттер жасалып жатат. Директорубуз А. Акматалиевдин түздөн-түз кийилитишүсү менен Эл әралык ТИКА, Сорос фондулары бир аз болсо даремонттоо иштерине жана техкаржат жагынан жардамдарын аяшкан жок. Натыйжада, Кол жазмаларды сактоого коюлган бардык талаптарга жооп берет.

## ФОЛЬКЛОР ЖАНА АКЫНДАР ПОЭЗИЯСЫ БӨЛҮМУ

Фольклор жана ақындар поэзиясы болумунун башатын, түптөлүшүн шарттаган тарыхый мааниси бар башталыштар В.В.Радлов, Ч.О.Валиханов, Д.Алмашилердин ысымдары менен тыгыз байланыштуу. Андан кийин Советтик түзүлүштүн 1921-1923-жылдарында «Улуттук маданиятты илимий жактан изилдөө» комитети түзүлүп, элдик оозеки чыгармаларды, элдик мурастарды жайнио иши колго алынат. Кийин ушул комитеттин ордуна Кыргыз Автономиялык областын элге билим берүү Комиссиясы уюштурулуп, башка иштер менен биргө фольклор жайнио, аларды систематизациялоо иштерин жүргүзөт. Мына ушул комиссиянын базасында 1928-жылы Край таануу илимий институту ачылат. 1930-жылдарда институттун базасында Маданий курулуш институту түзүлөт. 1935-жылы

Маданий курулуш институту Кыргыз тили жана жазуу институту болуп кайра түзүлөт. Бул институтта «Фольклор жана этнография» деген сектор ачылат. Ушул аталган мекемелерде алгач, XX кылымдын 30-40-жылдарында З.Б.Бектенов, Г.А.Самарин, Ы.А.Абдрахманов, К.Рахматулин, М.Богданова, Ө.Жакишев, Т.Саманчиндер иштеген.

1941-жылдан 1954-жылга чейин Тил, адабият жана тарых болуп турган мезгилде адабияттаануу сектору деген бир гана сектор болгон. 1954-жылы Кыргыз ССР Илимдер академиясынын ачылыши менен Тил жана адабият институту болуп түзүлөт. Мына ошондо мурдагы адабияттаануу сектору – «Манас» сектору, «Октябрь революциясына чейинки адабият» сектору, «Советтик доордогу адабият» сектору деп үчкө бөлүнөт. Ушул жылдарда фольклордук чыгармалардын бардык жанр, түрлөрүн, ақындар чыгармаларын жайниоо, жазып алуу иштери кызуу жүрөт.

Натыйжада 1938-жылдан баштап «Эр Төштүк», «Кожожаш», «Курманбек», «Кедейкан», «Жаныш, Байыш», «Олжобай менен Кишимжан», «Саринжи, Бекей» ж.б. көптөгөн кенже эпостор, элдин оозеки чыгармачылыктын жөө жомок, поэма, макал-лакап, тамсил, табышмак, лирикалык ырлар, каада салт ырлары сыйактуу өтө бай жанрларынын текстери жарык көрө баштайт.

Т.Сатылганов, Тоголок Молдо, Б.Алыкулов, К.Акиев, О.Бөлөбалаев, А.Усөнбаев ж.б. ақындардын чыгармаларынын жайнактары түзүлүп, изилдөө жүрөт.

1960-жылы 26-майдагы Институттун дирекциясынын жана Окумуштуулар Кеңешинин чечими менен «Октябрь революциясына чейинки адабият» деген сектор «Фольклор жана ақындар поэзиясы» деп аталац. Бөлүмдүн пландары ақындар чыгармачылыгын, фольклордун («Манастан» башка) бардык жанрларынын тарыхын жана теориясын изилдөөгө багытталат. Сектордун башчысы ф.и.к. Жаки Таштемиров болгон. Сектордо С.Байхожоев, С.Закиров, Б.Кебекова, А.Токомбаева иштеген. 1980-86-жылдары С.Байхожоев, 1986-2013-жылдары Б.Кебекова бөлүмгө жетекчилик кылган. (Справка и сведения о деятельности института Языка и литературы Кирг. ССР за 1955-1960 гг. Архив. Ф.№9.Оп.1.ед. хр.69, за 1961-1965 гг. Архив. Ф.№9.Оп.1.ед. хр.77)

Фольклор жана ақындар поэзиясы бөлүмүндө тарыхый мааниси бар илимий-практикалык иштер аткарылып, кыргыз фольклористика илимийн өсүшүнө чоң эмгек сицирилген. 1973-жылы «Кыргыз элдик оозеки

чыгармачылыгынын тарыхынын очерки», 1988-жылы «Акындар чыгармачылыгынын тарыхынын очерктери» деген колективдүү фундаменталдуу эмгектер жазылып, жарык көргөн. Мындан сырткары ар бир илимпоздун жеке-жеке изилдөөлөрү жазылып, кыргыз фольклорунун бардык жанрлары боюнча изилдөөлөр жүрүп, текстери жарык көрдү. Акындар чыгармачылыгына Кыргызстан Эгемендүү Мамлекет болгондон кийин өзгөчө көнүл бөлүнүп, бүгүнкү күндө Калыгул, Арстанбек, Женижок, Эсенаман, Уметаалы, Нурмолдо, Молдо Багыш, Молдо Кылыч, Молдо Нияз ж.б. сыйкаттуу дээрлик бардык акындардын чыгармаларынын текстери жарык көрүп, изилдөөлөр жүрдү.

Фольклор жана акындар поэзиясы багытында өмүр бою эмгектенген Ж.Таштемиров, С.Байхожоев, Ж.Субанбеков, С.Закиров, Ш.Уметалиев, Б.Кебекова, М.Сырдыбаев, П.Ирисов, Ж.Төлөева, Т.Абыракунов, К.Ботояров, К.Ибраимов, С.Кайыпов, К.Байжигитов, М.Мукасов, Г.Орозова, А.Обозканов сыйкаттуу таланттуу илимпоздорубуз менен сыймыктанабыз. Алардын талыкпаган эмгегинен «Кыргыз адабиятынын тарыхы» (10 томдук) (Б.2002), «Эл адабияты» сериясы, «Залкар акындар» сериясы, «Айтыштар» сериясы, «Кыргызстан Улуттук энциклопедиясы», «Кыргыз адабияты» энциклопедиясы, Токтогулдин энциклопедиясы сыйкаттуу фундаменталдуу эмгектер жарык көрдү.

Бүгүнкү күндө улуу көч уланып, кыргыз фольклористикасын жана акындар поэзиясын изилдөө жаңы багытта, улуттун кызыкчылыгын көздөө менен изилденип, оозеки сез өнөрүнүн бардык өзгөчөлүгүн ачып берүү багытында иштер жүрүп жатат.

## «МАНАС» БӨЛҮМУ

Кыргыз элинин укмуштуу эпосу «Манас» баатырлыкты, ар-намысты, патриоттуулукту даңазалаган чыгарма. «Манас» эпосу – кыргыздар башынан өткөргөн тарыхты гана эмес, турмуш-тиричилигинин түраау жактарын: этникалык курамын, чарбачылыгын, күндөлүк тиричилигин, каада-салтын, адеп-ахлагын, жүрүм-турум эрежелерин, жаратылышقا болгон мамилесин, дүйнөтаанымын, диндик түшүнүгүн, астрономиялык, географиялык билимдерин, элдин поэтикасын жана тилин көцири арымда чагылдырган нукура элдик көркөм дөөлөт. Ал элдик оозеки чыгармачылыктын дүйнөлүк казынасында өзүнчө, өзгөчө орунда турат.

«Манас» эпосу жалпы кыргыз фольклорунун ичиндеги өтө маанилүү, ардактуу орунда туруп, ата-бабаларыбыздын бизге тартуулаган улуу мурасы. Ч.Айтматовдун сөзү менен айтканда: «Манас» кыргыз элинин рухий байлыгынын туу чокусу».

Кыргуз Улуттук илимдер академиясындагы Тил жана адабият институтунда «Манас» бөлүмү иштейт. Ал, эпостун тексттерин жыйиноо, жарыялоо жана комплекстүү изилдөө иштерин жүргүзөт. 1924-жылы Ташкентте уюштурулган академиялык борбордун кыргыз бөлүмү 1925-жылы Фрунзеге көчүрүлүп, Кыргызстандагы илимий иштерди координацияланган. Илимий комиссия катары кыргыз тилинде окуу китеpterин түзу жана элдик оозеки чыгармаларды жыйиноо, системага салуу иштерин жүргүзгөн. Илимий мекеме 1928-жылы Крайтаануу институтуна, 1930-жылы Маданий курулуш институтуна, 1936-жылы Кыргыз тили жана жазмасы илим изилдөө институтуна, 1941-жылы Кыргыз ССР ИАнын тарых, тил жана адабият институтуна айландырылган. Анда кыргыз тили, тарых жана «Манас» эпосу деген уч сектор болгон. «Манас» секторунун уюштушу менен «Манас» эпосуна абдан жакши көнүл бурула баштаган. 1942-жылы институтта фольклор жана этнография бөлүмү ачылып, «Манас» сектору ошол бөлүмгө кошулат. 1943-жылы «Манас», фольклор өзүнчө бөлүм болуп, элдик оозеки чыгармачылык, «Манас» эпосу боюнча илим изилдөө иштерин жүргүзгөн. 1948-56-жылдардын аралыгында фольклор жана «Манас» эпосу бөлүмү Кыргыз адабияты бөлүмүнө кошуулуп, «Манас» эпосун жыйиноо, изилдөө жана басмага даярдоо иштери Адабият бөлүмүнүн алкагында жүргүзүлгөн. Кыргыз фольклорун тарыхый аспектиде карап чыгуунун, өзгөчө, «Манас» эпосунун проблемалык маселeleri боюнча изилдөөчүлөрдүн негиздемесинде, «Манас» секторун кайрадан уюштуруу маселеси күн тартибине коюлду. 1956-жылы институттун тутумунда «Манас» сектору уюштурулуп, илимий кызматкерлердин милдети «Манас» эпосунун көптөгөн варианттарын изилдеп үйрөнүү болгон. Институттун Кол жазмаларды сактоо жана жарыялоо фондусунда (КЖФ) 40тан ашуун эпостун варианттары сакталып турат (С.Орозбаков, С.Каралаев, Тоголок Молдо, М.Мусулманкулов, М.Чокморов, Б.Сазанов, Д.Кочукеев, А.Тыныбеков, Ы.Абыдрахманов, А.Рысмендеев, С.Молдокеева, К.Атабеков, Ш.Азизов ж.б.). «Манас» бөлүмүнүн кызматкерлери варианттарды үйрөнүү менен гана чектелбестен, эпосту дагы эл арасынан жыйиноо, жыйналган материалдарды жарыялоо жана изилдөө

Ошо иштерди уюнтурууда Б.М.Юнусалиев етө менен ашык жумашаудан Анын түрлөн түз жетекчилиги менен «Манас» үчилгиччана курама вариантын жарык көрдөн. «Манастын» 1-2 томдуктарды С.К.Макасов түзүп, баш сөзүн Б.М.Юнусалиев жазған (1958). «Семетей» белгүүн А.Токомбаев түзүп, баш сөзүн Б.Керимжанова жазған (1959), «Сейтек» белгүүн Т.Сыдыкбеков түзүп, баш сөзүн К.Асаналиев жазған (1960). Сектордун кызматкерлери 1970-1990-жылдардан аралыгында С.Орозбаков менен С.Каралаевдин варианктарын басмага мөрдешкен. Натыйжада, «Манастын» Ч.Айтматовдуң баптис редакторлугу аспирада 1978-1982-жылдарда С.Орозбаковдун варианты 4 том, С.Каралаевдин варианты 5 том болуп жарык көрдү («Манас» – эки китеп, «Семетей» – эки китеп, «Сейтек» – бир китеп). Ошого удаа эле «СССР эмдеринин эңсү» сериясынан С.Орозбаковдун вариантынын негизинде «Манастын» төрт китеби орус, кыргыз тилдеринде Москвада жарык көрдү.

«Манас» секторунун илимий кызматкерлері (С.Мусаев, Р.З.Кызылбаева, Б.Керимжанова, Э.Абылдаев, З.Мамытбеков, Е.К.Корбелиев, А.Жайнакова, М.Мамыров, Р.Сарылбеков, О.Сооронбеков ж.б.) эпосу турийнин жаза жарыялоо менен катар эпостун ар кыл аспекттери проблемалуу жана онын изилдөөгө кайрылыш, ар кыл темадагы илим шарттарине жүргүзүп, монографиялык эмблемдерди жаратышты. Алсак: Кызылбасын «Манас» эпосунун генезиси» (1980), Мусаев С. «Эпос «Манас»» (1979), Абылдаев Э. «Манас» эпосунун тарыхый онүүгүшүнүн негизигүү есептөрү» (1981), Кырбашев К. «Манас» эпосунустили (1983), Жакишев А. «Семетей» эпосунун тарыхый-теориялык негизи (1982), Сарылбеков Е. «Манас» эпосунун баатырдык иштегеринин эволюциясы (1988) сияктуу эмблеме иштери менен манастынуу ичинин жаңы баскычка көтөрүлүшкө. Ал эпостун жаралуу дискуси, тарих менен байланышын, тигил же бул барынштын идеялык жеркемдүү саясий-историялык, композициясын жана сюжет күрүшүнүн вариантын жана сюжеттерин жана езгечеклүктөрүн, айтуучук чөберчүлүккөн, сийин, ичүүчүүн инициаторын, мавастынуу ижимине зор салын комишуучу. Ошындай эле энэ тоо арналган ар кандай төрөлдөрдөн симпозиум, конференциялар жана семинарларда жүргүзүлүү көтөрүлүштөр.

1950-жылдан баштап «Манас» сектору «Манас» эпосу көмкөйүү түрдөн баштап энгизилген жана филологиялык, тарихий, этнографиялык, сийин, ичүүчүүнүүн инициаторлардын инициаторлардын жөнөтүүлүк иштер менен түзүлүктөрдөн.

«Манас» бөлүмүнүн кызматкерлери С.Орозбаков, С.Каралаевдин вариантынын академиялык басылышын басмага даярдан, жарыкка чыгарышты.

Мындан тышкary «Манас» эпосунун эки томдон турган энциклопедиясын, «Манас» сөздүгүн даярдоого активдүү катышышты. Сагымбай, Саякбай энциклопедиясынын жаралышында да бөлүмдүн кызматкерлери зор күч жумашты. Жакынкы жылдарды эле залкар манасчылар Т.Молдо, Ш.Рысмендеев, М.Мусулманкулов, Б.Сазанов, М.Чокморов, А.Рысмендеев, Ж.Кожековдордун вариантынын «Манас» болүмүнүн кызматкерлери башында туруп, басмага даярдашып, алар жарык көрдү. Ушундай албан иштерди уюштуруп, каражат таап, бөлүмдүн ишин алга сүйрөп жаткан А.А.Акматалиевдин эмгеги абдан зор болгон.

Фольклор жана «Манас» эпосу бөлүмү уюушулгандаи «Манас» бөлүмү болгонго чейин бул илимий мекемени ар кыл жылдарда: М.И.Богданова, З.Бектенов, Б.Керимжанова, Ө.Жакишев, Р.З.Кызылбаева, С.Мусаев, А.Жайнакова, А.Акматалиевдер жетектеп келди. Азыркы күндө, фольклор жана «Манас» бөлүмдөрүнө М.Көлбаева жалпы жетекчилик кылат.

## КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ БӨЛҮМУ

Кыргыз адабияты бөлүмү бүгүнкү күндө КР УИАнын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтундагы негизги бөлүмдөрдүн бири. Бул бөлүмдүн алкагында ушул күнгө чейин кыргыздын улуттук жазма адабиятынын жарапып, калыптанышынан тартып, бүгүнкү күндөгү өнүгүш абалына чейинки тарыхый, теориялык маселелери адабиятчы окумуштуулар тарабынан ар кыл өңүттө көңири илимий изилдөөгө алынып, көптөгөн илимий макалалар, монографиялар, диссертациялык изилдөөлөр жазылды. Кыргызстандын Илимдер академиясынын Тил жана адабият институтунун курамында «Совет доорундагы кыргыз адабияты» деген аталаشتагы өзүнчө атайын бөлүм 1956-жылы түзүлгөн.

Совет өкмөтү бийлиkti колуна алган күндөн тартып идеологиялык максатта көркөм адабиятка өзгөчө маани берип, ар кандай партиялык көрсөтмө, чечим, токтомдорду байма-бай кабыл алып, камкордук кылганына карабастан, ошондой эле Кыргызстанда түзүлгөн алгачкы улуттук илимий уюм – Кара кыргыз илим комиссиясынын (1924) башкы максаттарынын бири улуттук жазма тилди калыпташтыруу, фольклордук материалдарды,

анын ичинде элдик оозеки корком соз мурастарын жыйноо, системага салуу, кыргыз тишинде окуу китептерин түзүү болгондугуна карабастаң, кыргыздын улуттук адабияттаануусуну оз алдынча илимий багыт катары пайда болуу мезгили XX кылымдын 40-жылдарынын соңуна туура келет.

Ырас, 1928-жылы түзүлгөн Крайтанауу институту, кийин анны базасында кайра түзүлгөн Маданий курулуш институту (1930), кийин Кыргыз тили жана жазмасы илим изилдоо институту (1936), Тил, адабият жана тарых институту (1941), Тил жана адабият институту (1954) болуп өзгөрөн илим изилдоо институтуну курамышыда улуттук корком соз онорую байланыштуу маселелер боюнча азыноолак илимий-практикалык иштер алгач «Фольклор жана этнография» деген аталыштагы сектордо, кийин «Фольклор жана «Манас» эпосу» сектору деп аталган болумдордо аткарылган. 1948–1956-жылдары бул болум «Адабият сектору» деп аталып, ушуа бир болумдун ичинде элдик оозеки чыгармачылыкты, ырчылар поэзиясны, жазгыч акындардын чыгармачылыгын жана совет доорундагы кыргыз адабиятын изилдоо боюнча иштер жүргүзүлүп келген.

Кыргыздын XX кылымдын жыйырманчы жылдарында жаракты түпкөтүү адабияттын, ошондой эле аны илимий иликтоого алып, баа берүүчүү улуттук адабият таануу илиминин жарадалып, онугүү жолуна түшүшү тарыхы нечен миңдеген кылымдык доорлорду камтыган элдик оозеки чыгармачылыктын тажрыйбасына жана аңда иштелип чыккан элдик эстетикалык ойлордан башат алат. Ошентсе да професионализм деңгээлиндеги адабий чыгармачылык жана адабият таануу илиминин жарактышы учүн бул жетишсиз. Ал учүн ага шарт түзүүчү өзгөчө коомдуктарыхый, социалдык-маданий кырдаал керектелет. Биринчи иретте жазуу маданияты онугүш керек жана жазма сөздүк таралуу механизмдерине иштеп чыгыш керек. Экинчиен, жалпы, жеке, өзгөчө белгилерди аныктап, токторго болуп, салыштырып, онугүп-озгоруү динамикасына баа берип изилдешүүчүн белгилаүү бир деңгээлде топтолгон фактологияк материалдар, тажрыйба талаш кылышат. Ал эми илимий ой жүгүртүү учүн зарыл болгон биринчи шарт XX кылымдын жыйырманчы жылдарынан тартыш жоого коюла баштаганы менен тарыхый-теориялык илимий жыйынтыктарды чыгарууга, тастыктап далилдоого негиз болуп берүүчү адабий тажрыйбанын жетишсиздиги 40–50-жылдарга чейин созулду.

Кыргыз адабият таануусу озүүнүн алгачкы этапында окурмаңдык пикир, адабий син, публицистикалык маанайдагы обзордук макала

таризинде жарадалып, орус адабият таануусунун жана жазма адабиятты мурдааак онүүккон союздук республикалардын адабий илиминин тажрыйбалаарына таянып онүгүү жолуна түшкөн.

Улуттук адабий кыртышта синчыл жана илимий ойломдун кореңгөлөнүшүндө, жаңы типтеги адабий-эстетикалык түшүнүктөрдүн орун ала баштоосунда алгачкы коомдук активисттер, журналист, адабий синчылар Т. Жолдошев, Б. Данияров, М. Дөгдүров, К. Рахматуллин, ئ. ئاكىشев, ى. تۆيچىنөвдордۇن демилгечил аракеттери, ك. ئىنسىستانو, ل. توكومباев, م. ئىلباев, ك. مالىكىف сыйктуу жазуучу, акындардын жигердүү чыгармачыл ишкердиктеринин ролу зор. Ошентсе да, Т. Жолдошевдин жыйырманчы жылдар жазгын «Көркүү адабиятбызы жана акындарбызы», «Октябрь жана кыргыз адабияты», «Кайгылуу Какей», «Кызыл гүл» жыйнагында баш соз» аттуу макалалары, ل. توكومباевдин «Формализм жана натурализм тууралуу» (1936), ى. تۆيچىنөв «Кыргызстандын он жыл ичиндеги корком адабияты», Ж. Дөгдүров «Социалчыл реализм тууралуу» (1934) ж.б.у.с. макалалар профессионал синидин жана адабият таануусун талабынан алыс турган, үйрөнчүк деңгээлдеги аракеттер.

Илимдер академиясынын кызматкерлери М. Богданова, ئ. ئاكىشев, ت. سامانчин жана ك. راخماتوللىنдер тарабынан жарадалган «Кыргыз адабияттын очерктери» 1943-жылы Кыргызстандан, م. بودانوفىن «Кыргыз адабияты» деген тарыхый очерки 1947-жылы Москвадан жарык коргон.

1947-жылы көнжө илимий кызматкерлер ب. كەرимЖановага «Акын Ж. بۆکىبايەدىن чыгармачылыгы», Ж. ساماجانогло «Кыргыз эл акыны»، A. Токомбаевдин чыгармачылыгы» деген темада календарлык план бекитилет. 1948-жылы филология илимдеринин кандидаты ت. سامانчин календарлык план катары озүү «Кыргыз адабияттында корком прозанын жарактышы жана онүгүшүү» деген теманы бекиттирип алат. Бул аталган уч теманы Илимдер академиясынын тарыхындагы адабияттаануу багыттында бекитилген алгачкы илимий темалар деп атасак болот. Бирок, тилемкө карши, ت. سامانчин 1946-жылы жарык коргон «Молдо Кылыш – жазгыч акын» деген китеби (бул анын диссертациялык изилдоосунун жыйынтыгы) учүн 1949-жылдан тартып күнөөлөнүп, 1950-жылы камалып, Ж. ساماجانов иштен бошонуп кеткендигине байланыштуу белгиленген темалар өз учурunda аткарылбай калган. Ал эми بۇبۇ كەرимЖانова бекитилген теманын негизинде 1950-жылы диссертация жактап, 1953-жылы «Жoomارت

«Бекенбаз» деген чакан күтепчесин жарыялаган. Б. Керимжанова совет доорундагы кыргыз адабияты адистиги боюнча диссертация жактап, илмий кандидаты даражасына ээ болгон биринчи окумуштуу.

50-жылдардан баштап совет доорундагы кыргыз адабияты боюнча илмий монографиялар биринин артынан бири жарык көрө баштады. Маселен, калуучунун жеңе чыгармачылык эволюциясын иликтөөгө арналган эмгектер: К. Асаналиев «Романы Тугелбая Сыдыкбекова» (1957), Р. Кыдырбаза «Лирика Алыкула Осмонова» (1958), Б. Маленов «М. Элебаевдин чыгармачылыгы» (1959), М. Түлөгабылов «Касымалы Баялинов» (1962). Бул монографиялардын бардыгы кандидаттык диссертациялардын негизинде жарык көргөн.

1954–1956-жылдары «Адабият сектору» кыргыз совет адабиятынын пайда болуу жана өнүгүү тарыхын камтый турган «Очерк по истории киргизской советской литературы» деген колективдүү эмгектин үстүнөн иштеп чын Аткаруучулар Б. Керимжанова (топтун жетекчиси), Ж. Таштемиров, К. Асаналиев жана С. Байкоюевдер болушкан. Китең 1961-жылы Илимдер академиясынын басмасынан орус тилинде «Очерки истории киргизской советской литературы» деген ат менен жарык көргөн. Бул тарыхый секторин жазып, жарык көрушүү, дегеле ошол учурга карата улуттук адабияттың естү жеткен деңгээли илмий изилдөөчүлүктүн кийинки, жаңы бер этабын белгиледи. Улуттук көркөм сезүбүздө жаңы типтеги жазма адабияттың жаралышы менен пайда болгон адабий жанрлардын өнүгүү тарыхын, эволюциясын, жанрдык табиятын изилдөөгө байланыштуу темада 50-жылдардын экинчи жарымынан баштап колго алынып, 60-жылдарда ушул адабиятта көптөгөн монографиялык эмгектер жарык көргөн. Аны: К. Асаналиев «Кыргыз прозасынын очерки», 1-бөлүк (1957), 2-бөлүк (1960), Б. Маленов «Эл оозеки чыгармачылыктын кыргыз совет професиональных поэзиясына тийгизген таасири» (1960), Ж. Төлөев «Кыргыз поэмаларындағы образдар жана сюжеттер» (1961), Ж. Төлөев «Кыргыз драматургиясындағы социалисттик реализм методунун айрым маселелери» (1963), М. Түлөгабылов «Кыргыз балдар адабияты» (1963), К. Рысальев «Кыргыз ырларынын түзүлүшү» (1965), Б. Кебекова «Кыргыз совет античнотын есүш жолдору» (1964), А. Садыков «Алыкул Осмоновдан поэзиясындағы традиция жана новаторлук» (1962) ж.б.

70–80-жылдарда адабият таануу илминин чектери дагы кеңип, проблематикасы терендеп, талдоо жалпылоонун көп түрлүү жол-жобо,

каражаттары ишке киргизилди. Бул бир чети улуттук адабияттыбыздын өнүгүү эволюциясынын өзүнөн келип чыкса, экинчи чети Илимдер академиясынын адабият багытына келип кошуулган жаш күчтөрдүн, тактап айтканда, К. Даутов, С. Байгазиев, К. Байжигитов, А. Эркебаев, И. Лайлиева, А. Акматалиев, К. Ибраимов, О. Ибраимовдордун илмий изилдөөчүлүк аракеттерине да байланыштуу болду.

Фольклор, ақындар поэзиясын жана совет адабиятын изилдөө багыттарын өз тутумунда мурда чогуу камтып келген «Адабияттаануу» сектору 1956-жылы «Манас» сектору, «Октябрь революциясына чейинки адабият» сектору, «Совет адабияты» сектору деп учкө бөлүнгөн. «Совет адабияты» секторунун башчылыгына 1951-жылдан бери сектор башчы болгон Б. Керимжанова дайындалган. Бул секторго 1956–1976-жылдары Б. Керимжанова, 1976–1981-жылдары К. Даутов, 1981–1991-жылдары К. Асаналиевдер жетекчилик кылган. 1966-жылы адабият секторунун базасында «Улуттук адабияттардын өз ара байланышы» деген жаңы сектор ачылып, секторду 1966–1974-жылдары А. Садыков, 1974–1991-жылдары С. Жигитов жетектеген.

Кыргыз Республикасы эгемен мамлекеттүүлүк алгандан кийин эки бөлүм кайрадан бириктирилип, аны И. Лайлиева (1991–2004), кийин А. Кадырманбетова (2004–2014-жж.) жетектеп келди. Учурда кыргыз адабияты бөлүмүнүн башчысы Н. Ыйсаева.

Институттун, бөлүмдүн тарыхында адабиятчы окумуштуулардын адистик курамында табигый муундук алмашуулар болуп келди. Бүгүнкү күндүн адабиятчы адистери улуу муундун өрнөктүү салтын улап, коомчулуктун жана замандын талабына ылайык илмий-практикалык иштерди аткарып, улуттук адабият таануу илминин өнүгүп-өсүшүнө өз салымдарын кошууда.

## ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФОНЕТИКИ

Открытая в 1971 году в стенах Института языка и литературы Академии наук лаборатория экспериментальной фонетики была первым подобным образованием в Средней Азии. При поддержке Москвы и Ленинграда лаборатория была оборудована самым современным оборудованием и аппаратами.

Лаборатория, созданная по инициативе Абдыкадыра Орусаева, предоставляла возможность для проведения научных исследований не только ученым из Киргизстана, но также и из соседних стран – Казахстана, Узбекистана. Исследователи проводили эксперименты по фонетике в различных направлениях – кинорентгенография, глотография, спектрография, интонография, осциллография. Благодаря полученным результатам многие аспиранты и соискатели соседних стран получили возможность защитить ученые степени кандидатов и докторов наук.

В составе лаборатории работали ученые, которые впоследствии стали докторами наук. Это Ж.К. Сыдыков, А. Орусаев, Т. Садыков и К.Токтоналиев. А также кандидаты наук: Чымбаев, Ш.Кадырова, Н. Салахидинова, Г. Байтерекова и Б. Касымова. Лаборатория экспериментальной фонетики проработала на протяжении 20 лет, но за такой короткий срок на ее базе были подготовлены четыре доктора наук, пять кандидатов наук, что стало поистине феноменальным результатом.

## СЕКТОР ТЮРКОЛОГИИ

Сектор тюркологии был создан в 1959 году.

Научным направлением сектора было исследование древних рунических памятников письменности, из публикаций и издания.

В 1959 году работу института тюркологии возглавил И.А.Батманов, с 1963 года он стал заведующим сектора востоковедения, тюркологии и дунгановедения.

В 1963 году тюркология и дунгановедение выделились из состава института и стали самостоятельной структурой – отделом востоковедения.

С 1993 года отдел носил название общей тюркологии и дунгановедения. В 2008 году сектор получает название Тюркологии, диалектологии и истории языка, в этом время его возглавляет Ж. Мусаев.

В 1971–1976 годах во главе сектора Терминологии и тюркологии становится Б. Орузаева. В 1972–1986 годах Б.Орузаева возглавляет редколлегию журнала «Советская тюркология», в 1973–1992 годах она становится членом президиума Комитета советской тюркологии при Институте языка и литературе Академии наук.

В 1976–1982 годах сектор возглавлял С. Кудайбергенов, в 1991–1997 годах заведующим становится Т. Садыков.

В разные годы в составе сектора работали ряд сотрудников. Среди них в 1960 г. были старший научный сотрудник, доктор филологических наук К. Сартбаев, младший научный сотрудник У. Асаналиев, лаборант К. Аширалиев, Ч. Жумагулов.

В период заведования Б.Орузаевой в составе сектора были: С.Сыдыков, М.Толубаев, Б.Осмоналиев, А.Исабекова, А.Махмануров, а также А.Жусупакматов, С. Мусаев, Ч Дыйканова, Г. Жумакунова.

В 1978 году в составе отдела Востоковедения работали Сушанло, Имазов.

Под руководством заведующего Ж. Мусаева в секторе работали А.Ботобекова, Г.Абразакова, Т. Сыдыкова, А. Керимбекова, К.Кадырова, Ж.Семенова, А.Кадырова, Л.Сатылганова.

## СЕКТОР ТЕРМИНОЛОГИИ И СЛОВАРЕЙ

Всем известной является истина о том, что факты и события ушедшей эпохи, без понимания хода ее развития, сложно понять и оценить исходя из сегодняшнего дня, еще сложнее дать им должную оценку. Поэтому, такие проблемы и вопросы, как история науки о киргизском языке, статус государственного языка, лексикология, терминология, а также культура языка продолжают оставаться актуальными до настоящего времени.

Язык является наиболее важным инструментом общения, имеющим прямое отношение к общественной жизни, определяющим грамотность и культуру человека. Терминологическая база языка является определяющим средством и помощником в таких сферах, как экономика, культура, развитие техники, инновации и развитие. Поэтому формирование терминологии, ее точность, упорядоченность, выработанные методики и научные основырабатываются специалистами по отношению к каждой отдельной отрасли жизни.

Термин – будь то наука, техника, искусство, сельское хозяйство – вырабатывает свою систему для создания единого определения, которое будет одинаково понято каждому. Каждый термин ограничен точным понятийным содержанием, выраженным единственным определением, которое не может иметь разночтений и разных толкований.

Назначение термина заключается в том, чтобы обозначить явление или предмет однозначным обозначением, точным и емким. Термин имеет определяющее значение в культуре речи, а также выполняют роль по сближению разнозычных направлений исследований, так как имеют общую для них всех форму.

В 1924 году в Туркестанской АССР при отделе Народного образования и просвещения была образована Кыргызская научная комиссия, которая занималась созданием алфавита кыргызского языка, сбором фольклорного и этнографического материала, издательской деятельностью. В 1925 году кыргызское отделение Академического центра было переведено из Ташкента во Фрунзе, где оно стало подчиняться областному народному просвещению. Позже это отделение было преобразовано в Научную комиссию, которая стала координировать всю проводимую в Кыргызстане научно-исследовательскую работу. Постановлением Научной комиссией была образована Терминологическая комиссия в 1926 году. Согласно этому постановлению была поставлена задача выяснить необходимость в разработке терминологии, ее основных принципов. Эти принципы заключаются в следующем:

- а) использование прямой речи в качестве терминов;
- б) запрещение к использованию заимствованных слов из иранского и арабского языков;
- в) использование заимствованных слов из русского языка и других мировых языков.

Для развития национальной терминологии, а также изучения различных проблем, стоящих перед наукой, были подготовлены специалисты, защитившие кандидатские и докторские диссертации. Они развивали два направления: 1) народную терминологию; 2) научную терминологию. В разработке народной терминологии работали Т.Назаралиев, А.Биялиев, М.Юсупова, Т.Дүйшениалиева; а в научной – А.Исабекова, В.Закирова, Б.Ашымов, Т.Базаркулова. Первыми учеными, создавшими систему кыргызской терминологии, а также работавшими для развития ее направлений были Х.К.Юдахин, лексикограф Ж.Шукуров, Б.О.Орзбаева.

Проблема создания терминологической системы получило свое развитие еще в 1927–1928 годах, когда каждое из научных направлений на страницах газет «Эркин Тоо» и «Кызыл Кыргызстан» публиковались различные термины с толкованиями, подготовленные Термиником. Так, например, Ы.Тойчунов, К.Тыныстанов подготовили словарь «Социалдык экономикалык терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү» (1930); затем были изданы: «Адамдын анатомиясы жана физиономиясынын орусча-кыргызча сөздүгү» (Д.Чолпонкулов); «Физикалык терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү» (авт.: Н.М.Абрамов); 1938-ж. «Географиялык терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү» (авт.: Б.А.Лунин, А.Умоталиев), 1933-жылы Б.Солтоноев тарабынан «Химиялык терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү» жана «Иш жүргүзүү боюнча терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү» (тизме); А.Стамбеков «Математикалык терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү» (1936).

Терминологический отдел подготовил впервые в 1938 году «Краткий русско-киргизский словарь» (Фрунзе; Казань: Киргосиздат, 1938) под авторством К.Карасаева и И.А.Батманова на латинском алфавите.

В 1957 году Терминологическая комиссия при Президиуме академии наук КР издала русско-киргизский отраслевой терминологический словарь. Данное издание было подготовлено после долгой и кропотливой работы ученых, чтобы быть рекомендованным к употреблению. Таким образом, до 1940 года были подготовлены и изданы ряд словарей по различным отраслям, которые к сегодняшнему дню насчитывают более 200 наименований.

Это: анатомия и физиология человека, гидротехника и мелиорация, астрономия, политическая экономика, сельскохозяйственная экономика, общественно-политическая, правовая, черчение и рисование, изобразительное, грамматика, биология, машиноведение, философия, сельское хозяйство, педагогика, спорт, музыка и театр, электротехника, горное дело и геология, пищевая промышленность, легкая промышленность и текстиль, медицина, ветеринария, архитектура, строительство, техника, биохимия, история, лесное хозяйство, архивирование, космонавтика, инженерная графика, психология, военное дело, автомобили и автомобильные дороги, экология, геоморфология, теология, электричество и магнетизм и др.

В изданных словарях термины, имеющие отношение к техническим направлениям (химия, физика, геология, медицина, астрономия) на 60–75%, а общественно-политические и социально-политические термины

на 40-50% были заимствованы из общемировой терминологии. Например: конденсация, кинескоп, контур, коэффициент, константа, проекция, прожектор, конус, пульт, автомаркия, автоматизация, оптимист, бойкот, банки, девальвация, декрет, демократия, деспотизм, интервенция, интеркосмос, интернационал, кибернетика, комитет, мораторий, референдум, реформа, тоталитаризм и др.

В свое время ученый Б.М. Юнусалиев, выработал свое научное суждение о национальной терминологии. В своем труде «Кыргызская лексикология» он обратил внимание на влияние русского языка на развитие кыргызского после октябрьской революции. Так, в частности, он выделил такие аспекты, как использование терминов русского языка в кыргызском, принципы их образования, исторические взаимоотношения между двумя языками, приведими к пополнению лексики в кыргызском языке.

Свой вклад в развитие теории терминологии также внес Х. Карасаев, который в 1930 году опубликовал в газете «Кызыл Кыргызстан» статью по этому вопросу. В ней он остановился на тех правилах и положениях, которые выработала Научная комиссия и на том, как их применять на практике. Вместе с тем, Терминологическую комиссию (Терминком) в разные годы видные и известные исследователи, некоторые из которых впоследствии стали академиками – Ж. Алышибаев, И.А. Батманов, А. Алтымышбаев, М. Адышев, Б. Жамгырчиев, С. Табышалиев, А. Молдокулов, Т. Койчуев.

Сектор словарей и терминов в разные годы возглавляли:

- с 1943 по 1951 годы – Х.К. Карасаев, Х.К. Юдахин,
- с 1956 по 1959 годы – Ж. Шукров,
- с 1968 по 1974 годы – Б.О. Орзубаева,
- с 1974 года – Т. Дүйшебаева.

В 1966 году на базе Комиссии, до этого ведущей работу по развитию терминологии, был создан сектор Терминологии, который затем был преобразован в отдел, а затем, в составе Института языка – в отдел Лексикологии, лексикографии и терминологии. Работа отдела была направлена на научные исследования, связанные с развитием национальной системы терминологии, приведение ее в соответствие мировым стандартам, разработкой принципов терминообразования, определении роли заимствованных терминов и их роли в кыргызском языке, а также о формировании

лексикологии с учетом включенных в нее терминов. Важными направлениями в терминологии были и остаются такие, как идентификация и уточнение научно-технических терминов в различных отраслях, расширение и углубление работы по планированию научной лингвистической терминологической базы, расширение масштабов неисследованных систем терминообразования, продолжение работы над интернациональными терминами и разработка законов включения их в кыргызский язык на системной основе, что позволит свести воедино усилия по применению и расширению терминов общественной жизни, в социально-политической сфере. Кроме того необходимо проводить постоянный контроль за использованием терминологии, а также за ее распространением, важным аспектом которого является пропаганда правильного и точного употребления терминологии в современной жизни.

В период с 1968 по 1995 года в целях обсуждения насущных проблем терминологии было проведено 11 совещаний и конференций. Среди поднимаемых тем были такие как, теоретическое осмысление терминообразование, которое проявляется в употреблении на практике, определение границ между термином и словом, соотношением между термином и его значением.

Под руководством Б.О. Орзубаевой в 1971 году в целях создания словаря по терминологии было издано учебное пособие «Программа» и «Кыргызская терминология (1983).

Отдел терминологии последовательно проводил разработки в области разработки терминов в общественно-политической, социально-политической, а также в различных направлениях научно-технической области, исследуя становление и развитие терминологии. Исследовались такие проблемы, как нормативность терминов, терминологическая лексика, межязыковые связи (русского и кыргызского языков), взаимоотношения языковедческой науки с терминологической наукой.

В последующие годы отдел терминологии разрабатывал параллельно как теоретические вопросы, так и практические способы применения терминологии. Сотрудники отдела, а также авторы, специализирующиеся в области науки о терминах, совместно разрабатывали терминологические словари, качество которых было на очень высоком уровне. Перед отделом стоял главный вопрос – каким образом донести новые термины до широкой общественности, как сделать их широкоупотребительными.

Для достижения этой цели необходимы совместные усилия издательств, телевидения, радио.

Авторы, внесшие вклад в разработку словарей с терминами по различным отраслям науки, техники и народного хозяйства:

М.М. Адышев, К. Курманалиев (геология); А. Мамытов, А. Султанбаев (почвоведение); Р. Усубакунов, Ч. Жаныбеков, А. Исхаков (математика); И. Ахунбаев (анатомия и физиология); К. Сулайманкулов (химия); О. Медеров (техника); К. Алымкулов (автоматика); С. Шамбетов, Р. Айдарова, А. Убукеева (ботаника); С. Данияров, А. Кангелдиев (общество и политика 1977 г.); К. Нурбеков, Р. Тургунбеков (право); С. Орозалиев (география); Д. Койчуманов (педагогика); А. Тукембаев (политическая экономика); А. Биялиев (охота); Б. Аманалиев (философия); М. Караев (черчение, рисование); Х. Нигматулин (сельское хозяйство); А. Алдашев (скотоводство и ветеринария); А. Алыбаков (машиноведение); С. Ибраимов (водопользование); С.И. Гершун, Ж. Жоокаев, Г.Т. Токтарев (1976 г. психология); Ч. Жаныбеков, Р. Усубакунов (1977 г. математика).

Кыргызская национальная терминология выработала ряд направлений, которые составили терминологические системы, на основе которых были разработаны словари.

Терминология получила научное обобщение и завершенность, но при этом проблемы, стоящие перед ней, также имели место. Как известно, терминология является одним из направлений языкоznания. Это заставляет ученых вести исследования в этой области, а статус и уровень их профессионализма непрерывно растет.

Не менее важна роль авторов и переводчиков в рождении нового термина, его встраивания в язык и получения широкого хождения среди народа.

## СЕКТОР ЛЕКСИКОЛОГИИ И ЛЕКСИКОГРАФИИ

Сектор Лексикологии и лексикографии был образован в 1963 году и был возглавлен кандидатом филологических наук Э. Абдулаевым. В первое время в секторе работали один старший научный сотрудник, шесть научных сотрудников, два старших лаборанта, один лаборант. В секторе работали такие известные языковеды, как Э. Абдулаев, Д. Исаев, Ж. Осмонова, Ж. Мураталиева, А. Биялиев, К. Сейдакматов, Р. Шамурзина,

Т. Назаралиев, М. Тагаев, К. Конкобаев, В. Закирова, Р. Бекжанов, Д. Абдылдаев, С. Омуралиева.

Заведующими сектором в разные годы были Д. Исаев, Ж. Осмонова.

В результате слияния с сектором «Терминологии» был образован сектор «Лексикологии, лексикографии и терминологии». В это время сектор возглавила Т. Дуйшеналиева, в его составе работали А. Исабекова, Н. Тажибаева, А. Сагыналиев, Б. Усманбетов, Т. Сыдыкова, А. Шаршенбаев, Г. Базаралиева.

С 2014 по 2016 годы сектор «Терминологии и лексикологии» был вновь организован, его возглавил доктор филологических наук, профессор И. Абдувалиев. В это время его сотрудниками были ведущий научный сотрудник А. Исабекова, научные сотрудники Н. Тажибаева, Т. Курманалиева, Г. Тургунбаева, младший научный сотрудник Э. Сардарбекова.

Сотрудниками данного сектора были изданы следующие труды: «Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү» (Ред. Абдылдаев Э., Исаев Д. 1969), «Кыргыз тилинин орфографиясынын эрежелери» (Абдылдаев Э., Исаев Д. 1972), «Кыргыз тилиндең идиомалар» (Осмонова Ж. 1972), «Орусча-кыргызча фразеологиялык сөздүк» (Хмельницкая А., Биялиев А., 1977), «Жер-суу аттарынын сырлары» (Исаев Д. 1977), «Топонимия Южной Киргизии» (Конкобаев К. 1980), «Кыргыз тилинин синонимдер сөздүгү» (Сейдакматов К. 1984), «Кыргыз тилинин омонимдер сөздүгү» (Жапаров Ш., Исаев Д., Осмонова Ж., Конкобаев К. 1986), «Кыргыз тилинин антонимдер сөздүгү» (Жапаров Ш., Исаев Д., Осмонова Ж., Конкобаев К. 1988), «Кыргыз тилинин фразеологиялык сөздүгү» (Осмонова Ж., Абдылдаев Д., Биялиев А., Назаралиев Т., Сейдакматов К. 1980), «Кыргыз тилинин кыскача этимологиялык сөздүгү» (Сейдакматов К. 1988), «Лексикология современного кыргызского языка» (Абдувалиев 2016).

Разнообразные проблемы и вопросы были разработаны сотрудниками отдела и изданы в коллективном труде «Кыргыз терминологиясынын маселелери» (1995).

## ОТДЕЛ ИСТОРИИ ЯЗЫКА И ДИАЛЕКТОЛОГИИ

Отдел истории языка и диалектологии был организован в 1959 году по инициативе И.А. Батманова с целью изучения кыргызского языка в

сравнительно-историческом плане. Его возглавил сам И.А. Батманов. Первоначально отдел назывался Отделом тюркологии и начал работу с исследованиями енисейских памятников.

В 1959 году выходит труд И.А. Батманова «Язык енисейских памятников древнетюркской письменности».

В 1961 году в Таласе был найден древнетюркский памятник, который был опубликован в 1962 году под названием «О новых эпиграфических находках в Киргизии в 1961 г.». В 1962 году была издана «Сопоставительная грамматика тюркских языков» К.К. Сартбаева. Она и сегодня пользуется спросом среди тюркологов.

На основе материалом экспедиции, организованной совместно с сотрудниками Тувинского научно-исследовательского института и Кизильского государственного педагогического института, а также ранее известных и найденных позднее памятников рунической письменности были изданы монографии И.А. Батманова, З.А. Арагачи, Г.Ф. Бабушкина «Современная и древняя енисеика» (1962), К. Аширалиева «Корневые слова в орхоно-енисейских письменных памятниках» (1963), У. Асаналиева «Краткий грамматический очерк лобнорского языка» (1964) и С. Сыдыкова «Тюрко-монгольские лексические параллели» (1964).

У. Асаналиев и К. Аширалиев исследовали языковые особенности памятника «Кутадгу билиг» (Благодатное знание) и выпустили результаты в виде книги в 1965 году. Также были изданы «Источники формирования тюркских языков Средней Азии и Южной Сибири» (1966), «Таласские памятники древнетюркской письменности» (1970, И.А. Батманов) и коллективный труд «Тюркские диалекты и их отражения в современных языках» (1971).

С целью уточнения текстов древних письменных памятников вышли три издания труда «Памятники древнетюркской письменности Тувы».

В 1971 году вышел в свет труд И.А. Батманова «Таласские памятники древнетюркской письменности». В том же году кандидатом филологических наук Ч. Жумагуловым были выпущены монография «Язык сиро-туркских (исторических) памятников Киргизии» и три издания из серии «Эпиграфика Киргизии». Кроме этого, Ч. Жумагуловым было подготовлено альбом «Древнетюркские памятники Семиречья» для альбома «Корпус древнетюркских памятников СССР» Института Востоковедения АН СССР.

Сотрудниками отдела был подготовлен труд «Орхоно-енисейские тексты» под редакцией С. Сыдыкова, вышедший в 1982 году. В 1984 году была издана книга С. Сыдыкова «Ареальные сходства и различия в лексике тюркских языков Средней Азии и Южной Сибири», в 1991 году – коллективная работа «Очерк исторической лексики кыргызского языка», в 2001 году – объемный труд С. Сыдыкова, К. Конкобаева «Древнетюркская письменность (VII-X века)», монография Ж.К. Сыдыкова «Древний кыргызский народ – кыргызский язык».

Академик К.К. Юдахин в 20-30-х годах наряду со сбором лексического материала среди народа, также проводил наблюдения над диалектными различиями кыргызского языка, подытожив вкратце свое мнение во введение к первому изданию «Кыргызско-русского словаря» (1940).

Академик И.А. Батманов в своей работе «Северные диалекты киргизского языка» (1938) сделал научную классификацию диалектов кыргызского языка.

В 30-40-е годы были изданы программные труды направляющего характера по кыргызской диалектологии. В результате, Ж.Ш. Шукуровым и К.К. Юдахиным были исследованы и изданы материалы алайского говора (1946) и лейлекского говора (1948).

В 50-е годы были исследованы отдельные говоры кыргызского языка, защищены диссертации, написаны монографии и коллективные труды.

К.О. Бакеев в 1952 году защищает диссертацию на тему «Ноокатский говор Ошской области», Г. Бакинова – «Кыргызский говор Октябрьского района» (1953). В 1954 году М. Торожанова подготовила работу «Толойканский говор кыргызского языка», а также «Справочник по сбору диалектологического материала, который был издан в 1955 году. В том же году были опубликованы «Материалы Иссык-Кульского говора». Ж. Мукамбаев успешно защитил диссертацию на тему «Джергетальский говор кыргызского языка» (1955). Э. Абдулдаев в своем работе «Чаткальский говор кыргызского языка» (1956), Г. Бакинова – «Ошские говоры кыргызского языка» (1956), «Принципы собирания материала по киргизскому языку», Г. Бакинова, С. Кондучалова, С. Сыдыков – «Говоры кыргызского языка Джала-Абадской области» (1958), «Чуйский говор кыргызского языка» (1959), Т.К. Ахматов – «Таласский говор кыргызского языка» (1959) уделил особое внимание лексическим, фонетическим, грамматическим особенностям говоров кыргызского языка.

## ИСТОРИЯ ОТДЕЛА ГРАММАТИКИ

Национальная академия наук Кыргызской Республики в качестве научного учреждения своими истоками уходит в 1924 год, когда в Туркестанской АССР при народном Комитете просвещения была создана комиссия

«Очерк кыргызской диалектологии» Э. Абдулдаева и Ж. Мукамбаева вышел в 1959 году.

Были изданы труды Э. Абдулдаева, Г. Бакиновой, С. Кондучаловой, С. Сыдыкова «Особенности языка Тянь-Шаньских кыргызов» (1960), Э. Абдулдаева, Г. Бакиновой, Н. Бейшекеева «Местные особенности кыргызского языка в Узбекистане» (1962), Э. Абдулдаева «Кыргызские говоры» (1966), К. Иманалиева, Ж. Мукамбаева «У памирских-каратегинских кыргызов», в которых были отражены теоретические и практические вопросы особенностей кыргызского языка в названных регионах. Вышли исследования Н. Бейшекеева «Фонетико-грамматические особенности языка мургабских кыргызов», «Языковые особенности кыргызов в Казахстане» (1964).

В 1972 году в издательстве «Илим» был издан I том «Диалектологический словарь кыргызского языка» Ж. Мукамбаева, подготовленный на основе диалектологических исследований, начиная с 50-х годов.

Были опубликованы работы Б.М. Юнусалиева «Кыргызская диалектология» (1971), «Избранные труды» (1985).

Вышли в свет монографии Ж. Жумалиева «Язык Андижанских кыргызов» (1983) и «Лексика кыргызских говоров Ферганы» (1991).

Были защищены кандидатские диссертации А. Ормонбековой «Тогузтороский говор кыргызского языка» (1998), Д. Саттаркулова «Труд «Дивани лугат-ит тюрк» М. Кашкари и кыргызский язык (фонетические, лексические сходства и различия в юго-западных говорах)» (2001), С. Жумалиева «Диалектизмы в эпосе «Манас» (по варианту С. Орозбакова)» (2003), а также докторская диссертация С. Сыдыкова «Из истории древних енисейских и таласских рунических надписей» (2004).

Отделом в разные годы руководили Б.О. Орзубаева, С. Кудайбергенов, Ж.К. Сыдыков, С. Сыдыков.

Продолжая исследования по истории и диалектам кыргызского языка, сотрудники отдела издавали ежегодный сборник «Тюркологические исследования».

по сбору и изучению кыргызского фольклора и этнографии. Ее в 1927–1930 гг. возглавил профессор К. Тыныстанов. С 1936 по 1940 годы во главе созданного Института языка и письменности встал Ж. Шукuroв.

В 1940 году Институт был преобразован в Институт языка, литературы и истории, во главе которого стал Ю. Яншансин. В это время в составе института был образован отдел «Кыргызского языка».

Под руководством К. Тыныстанова в 1939–1940 гг. были разработаны и подготовлены учебники и учебные пособия, грамматики, авторами которых были К. Бакеев, У. Бактыбаев, Т. Актанов, Н. Макешев.

С 1948 года Институт языка, литературы и истории возглавлял К. Сооронбаев, который инициировал открытие сектора «Язык и словари», проблемы которого в настоящее время рассматриваются отделом грамматики. Заведующим сектором в те годы был Х. Карасаев.

С 1953 года Институт получил название «Института языка и литературы», с этого года его руководителем стал И.А. Батманов. В составе института открылся сектор «Грамматики», который в 1955 году был преобразован в сектор «Грамматики и диалектологии» и в 1953–1956 годах его руководителем был К. Сартбаев.

В 1956–1960 годах сектор Грамматики возглавила Б.О. Орзубаева.

В 1960–1987 годах сектор «Грамматики» был преобразован в сектор «Современного кыргызского языка», который в эти годы возглавил С. Кудайбергенов.

В 1987–2006 годах сектор «Грамматики» некоторое время именовался «Культура слова и грамматика». В этот период его возглавлял А. Турсунов.

В период с 2006 до 2016 года отдел «Грамматики» возглавлял К.Т. Жаманкулова. До 2009 года данный отдел носил название «Грамматика кыргызского языка и тюркология», с 2010 года и до настоящего времени он носит название «Современный кыргызский язык».

## ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА И СОЦИОЛИНГВИСТИКИ

Отдел сопоставительной типологии и русистики был создан в 1977 г. в составе Института языка и литературы АН Киргизской ССР в целях реализации постановления №558 Президиума АН СССР «О научной

разработке проблем функционирования и изучения русского языка в национальных республиках и автономных областях СССР» от 9 сентября 1976 г., Постановления 34 сессии Совета по координации от 4 марта 1977 г. Основной задачей сектора было изучение реального состояния знаний русского языка в условиях Киргизской ССР, выработка научно-обоснованных практических рекомендаций по улучшению функционирования русского языка в республике, совершенствованию учебников, учебных пособий по русскому языку, разработка теоретических принципов повышения культуры национальной и русской речи в условиях двуязычия, а также исследование сравнительно-типологическое исследование русского и киргизского для совершенствования преподавания русского языка в учебных заведениях Киргизской ССР.

Отдел возглавил кандидат филологических наук, доцент Кенеш Садыкович Чонбашев. В секторе работали 6 научных сотрудников, среди них 1 кандидат филологических наук, 4 младших научных сотрудника, 1 лаборант.

Научно-исследовательская деятельность Сектора русского языка проводилась в следующих направлениях:

Функционирование русского языка во всех общественно-экономических сферах;

Состояние киргизско-русского двуязычия;

Сопоставительное исследование киргизского и русского языков.

Было начато исследование фонологических систем русского и киргизского языков, выявлены общие и специфические особенности элементов, их артикуляторные и акустические свойства.

На всесоюзной научной конференции «Преподавание русского языка и его истории на национальных отделениях педагогических институтов», проходившей во Фрунзе в 1978 г., К.С.Чонбашев выступил с докладом «Использование русского языка в условиях двуязычия». В том же году на основе этого доклада К.С.Чонбашевым в соавторстве были изданы следующие учебники:

«Русский язык для 10-классов киргизоязычных школ»;

«Книга для литературного чтения на русском языке для 7-х классов киргизоязычных школ».

В 1979 году на Всесоюзной конференции «Русский язык – язык дружбы и сотрудничества народов СССР», проходившей в Ташкенте,

К.С.Чонбашев выступил с докладом «Вопросы составления учебников русского языка для национальных школ и вузов».

Для достижения поставленных целей сотрудники Сектора русского языка проводили активную работу:

В 1979–80 гг. вышла в свет коллективная монография «Влияние русского языка на развитие и рост киргизского языка».

В 1980 г. К.С.Чонбашевым и соавторами была написана «Сопоставительная грамматика русского и киргизского языков. Синтаксис» и «Русский язык для 8–11 классов заочной, вечерней школы сельской и рабочей молодежи». В 1980 г. Орусбаев А. и др. составили «Программу по русскому языку для 10–11- классов киргизской школы».

С 1983 г. Отдел возглавлял кандидат филологических наук А.Орусбаев. В 1984 г. вышли в свет методическое пособие «Преподавание русского языка в национальном вузе» и коллективная монография «Русское слово в языковой жизни Киргизии», представляющая собой сборник научных статей.

Следующий этап исследований был посвящен киргизско-русскому двуязычию (Языковые контакты и билингвизм. Интерференция и ее типы), исследованию функционирования русского языка в различных сферах общественно-политической, экономической и культурной жизни республики, в области среднего и высшего образования, в сфере производства, науки и культуры.

В 1985–87 гг. Сектор продолжал работать в направлении «Национальные языки народов СССР в развитом социалистическом обществе. Русский язык в современном мире». Разрабатывались в социолингвистическом аспекте вопросы о роли киноискусства в развитии киргизско-русского двуязычия, вопросы использования русского языка в сфере массовой коммуникации (радио-телепередачи, прессы), описано функционирование киргизского и русского языков в общественных и естественно-технических науках. Согласно идеологическим установкам того периода в социолингвистике, как и в других общественных науках, генеральной линией было восхваление советской действительности и «критика буржуазных фальсификаций». Тематика исследований была связана с общесоюзной темой «Типология двуязычия и многоязычия в СССР и тенденции их развития». Результаты этих исследований были изложены в коллективной монографии «Языковые процессы» «Илим», 1987 (6 п.л.)

В книге представлены результаты исследований проблем функционирования и взаимодействия русского и кыргызского языков в различных сферах общественной жизни республики, значительное место в ней заняли материалы полевых исследований. Также, была издана книга Орусбаева А. «Языковая политика КПСС и развитие кыргызско-русского двуязычия», Илим, 1987 г. (4 п.л.).

В 1990 г. в Институте произошли структурные изменения. В связи с принятием «Закона о государственном языке Киргизской ССР» был расширен и укреплен кадрами Отдел социолингвистики, утвержден объем затрат для его нормального функционирования и штатное расписание. Отдел продолжал разрабатывать тему «Русская речь в условиях кыргызско-русского двуязычия» как часть проблемы «Русский язык как средство межнационального общения народов СССР. Русский язык в современном мире». В этом же году вышла монография кандидата филологических наук А.Орусбаева «Языковая жизнь в Киргизии (социолингвистический аспект)», посвященная проблемам функционирования литературной и обиходно-разговорной формы кыргызского языка в сферах общественно-политической жизни, массовой коммуникации, науки. В работе затрагиваются также вопросы языковой политики и ее компонентов, таких как языковое планирование и языковое регулирование.

В 1990–1992 гг. руководителем Отдела «Сопоставительная типология языков и социолингвистика» работала кандидат педагогических наук Жайнакова Назгуль Толомбаевна. В тот период началось внедрение новых, основанных на языковой семантике методов исследования в кыргызскую языковедческую науку и Отдел начал разработку темы «Функционально-семантические поля в кыргызском и русском языках». Для исследования были выбраны основные межязыковые семантические поля.

С 1992 г. Отдел возглавляет кандидат филологических наук Джамашева Гульнара Зулумбековна.

В 90-х годах были продолжены сопоставительно-типологические исследования под общей темой «Функциональная сопоставительная грамматика кыргызского, русского и некоторых европейских языков (немецкого, английского)». Разработанные специально для сравнительно-типологических исследований разноструктурных языков, в которых не совпадают границы грамматико-семантических систем, функционально-семантические поля являются новым эффективным методом сравнительно-типологических

исследований языков. Разрабатывались следующие темы: «Функционально-семантическое поле качественности в кыргызском, русском и английском языках» (к.ф.н. Жамашева Г.), «Функционально-семантическое поле пространственной ориентации в кыргызском, русском и немецком языках» (ф.ф.н. Бекбалаев А.), «Функционально-семантическое поле темпоральности» (м.н.с. Сагыналиев А.), «Функционально-семантическое поле количественности» (м.н.с. Токсоналиева Р.)

Сотрудники Отдела участвуют в международных программах по обмену знаниями. К.ф.н. Джамашева Г.З. ездила в научные командировки в США по программам «Фулбрайт» и «Айрекс». Помимо выполнения научно-исследовательской работы, также преподавала кыргызский язык студентам университета. Имеет опыт работы в кыргызском бюро «Азаттык» радиокорпорации «Free Europe»).

После принятия Закона о государственном языке КР в 1989 г. особое внимание стало уделяться языковой политике и развитию государственного языка. В связи с этим с 2000 г. Отдел начал разрабатывать тему Теоретические проблемы государственного языка и языкового планирования», в частности «Деятельность государства по обеспечению функционирования государственного языка на территории КР», «Особенности языка рекламы в КР», «Развитие кыргызского-русского двуязычия» и др.

Следует отметить, что постперестроечные годы после распада Советского Союза были заполнены бурными политическими, социальными событиями и переменами, оказавшими влияние в том числе и на сферу науки. В результате многочисленных кадровых сокращений в системе НАН КР к 2000 г. в Отделе «Сравнительной типологии языков и социолингвистики» осталось всего 3 сотрудника и они были переведены как сектор в Отдел «Грамматики и культуры речи» и продолжили работать над исследовательской темой по проблемам социолингвистики.

В 2003 г. было начато исследование тем «Распределение функций государственного и официального языков в КР» (Жамашева Г.), «Явление интерференции в условиях кыргызско-русского двуязычия» (н.с. Мананова Р.). В исследовании рассматриваются вопросы советской национальной политики, ее влияние не только на функциональное развитие, но и на систему языков в целом. Это явление должно рассматриваться как часть внутренней политики СССР, являвшейся отражением жестко проводимой коммунистической идеологии и направленной на достижение

«расцвета и сближение советских наций» и создание «национальной по форме, социалистической по содержанию» культуры. Вместе с тем в течение 70 лет кыргызский язык достиг невиданного развития. В новых исторических условиях получили зародились многие до этого не имеющиеся функции, стили, расширилась лексика, сложились новые синтаксические структуры языка. С другой стороны, из употребления вышли целые лексические пласти, оскудили ресурсы языка. Эти вопросы, а также распределение функций между кыргызским и русским языками в советское и пост-советское время, процессы языковой интерференции стали предметом исследования сектора.

2006–2008 гг. исследовательская тема сектора была посвящена международным документам по языковой политике и их отражению на языковую ситуацию в КР (в.н.с. Джамашева Г.). Как известно, прошлое столетие ознаменовалось глобальными изменениями в жизни многих стран с крушением колониальной системы. Стало уделяться особое внимание правам и свободам получившим независимость народам, был принят целый ряд международных законов и деклараций. Поскольку КР является полноправным членом международного сообщества, ООН, то законы, в нашей стране должны соответствовать международным нормам.

В 2013 г. сектор был вновь организован как Отдел «Государственного языка и социолингвистика» и начал исследовательскую тему «Кыргызский язык в новых экономических условиях», которая охватывает такие вопросы, как взаимосвязь между экономическим развитием Кыргызстана и судьбой кыргызского языка, связь между языковой компетенцией граждан и уровнем их жизни, экономические вопросы исполнения Закона о государственном языке. Исследование функционирования языков в системе экономики, особенно востребованности языков на рынке труда дает возможность определить основные проблемы современной языковой ситуации и языковой политики. Цель исследования – определение связей между экономическими показателями и параметрами языковой ситуации, между уровнем жизни и языковой компетенцией граждан. Сотрудниками Отдела рассматриваются следующие подтемы: «Языковая компетенция и уровень жизни граждан» (к.ф.н. Джамашева Г.), «Развитие языка рекламы в КР» (с.н.с. Маманова Р.), «Государственный язык в бизнесе и делопроизводстве» (в.н.с. Дыйканова Ч.), «Развитие терминов предпринимательства в кыргызском языке» (с.н.с. Давлетов М.).

С 2018 г. сотрудники Отдела работают над новой темой «Функционирование государственного языка в общественно-значимых сферах». В частности, рассматриваются следующие научные проблемы: «Издание художественной литературы на государственном языках в КР в период независимости» (к.ф.н. Джамашева Г.З.), «Государственный язык в сфере законотворчества» (с.н.с. Давлетов М.), «Функционирование государственного языка в печатных СМИ» (в.н.с. Дыйканова Ч.К.), «Функционирование государственного языка в дидактической сфере» (с.н.с. Сагынбеков И.), «Государственный язык в официальном делопроизводстве» (м.н.с. Абасова А.), «Функционирование государственного языка в сфере судопроизводства» (м.н.с. Баястанова А.), «Функционирование государственного языка в теле-радиовещательной сфере» (м.н.с. Аскалиева Г.), «Функционирование государственного языка в сфере здравоохранения» (м.н.с. Мусулман кызы А.).

Для достоверного знания этно-лингвистической ситуации в республике, разработки стратегии языковой политики особое значение имеет исследование функционирования языков, а также опыта других государств.

## ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Кафедра иностранных языков организует и проводит занятия по английскому, немецкому, французскому языкам для сдачи кандидатских минимумов, а также занимается проведением экзаменов на знание иностранного языка.

Ежегодно кафедра готовит более ста аспирантов и соискателей для сдачи кандидатских минимумов, тем самым внося свой вклад в подготовку кандидатов наук. Первоначально кафедра была сформирована при Президиуме Академии наук, в 70-х годах XX столетия она вошла в состав Института языка и литературы, а затем – в Институт языка.

В разные годы кафедру возглавляли К.Ашыров, Ш.Баймурзаева, К.Куротченко. С 1975 года до 2009 год во главе кафедры стал член-корреспондент Национальной академии наук КР, доктор филологических наук, профессор Ж.К. Сыдыков.

Весомый вклад в учебный процесс, в разработку научно-методических разработок внесли старшие преподаватели Ш.Б. Баймурзаева,

Л.К. Куротченко, И.В. Секисова, С.Н. Ванинова, Г.А. Лабоженская, С.И. Исаева, Н.И. Гриненко, а также кандидаты наук Д.Ж. Кадыралиева, М.Т. Канаева.

В 2009 году при Презикуме НАН КР был сформирован Научный центр образования, которыйставил перед собой задачу подготовку высококвалифицированных специалистов – аспирантов и магистрантов. В связи с этим, на должность заведующего кафедрой была назначена Д.Ж. Кадыралиева. В составе данной кафедры успешно работали старший преподаватель Ш.Б. Баймырзаева, преподаватели: З.П. Акжолова, Р.К. Каданбаева, В.А. Назирова и А.Д. Дайыргазиева.

В 2013 году Научный центр образования был расформирован, на его основе вновь была воссоздана кафедра в составе Института языка и литературы им. Ч.Айтматова.

В 2017 году по решению Ученого совета Института языка и литературы им. Ч.Айтматова кафедра была преобразована в Кафедру государственного и иностранных языков.

С 2009 года Д.Ж. Кадыралиева успешно возглавляет работу кафедры. В настоящее время на кафедре работают заведующая, кандидат филологических наук, доцент Д.Ж. Кадыралиева, старшие преподаватели – С.С. Касмалиева, В.А. Назирова, Г.К. Базаралиева, А.Д. Дайыргазиева.

## РУКОПИСНЫЙ ФОНД

Рукописный фонд – одно из старейших научных подразделений АН Киргизской ССР. Он сложился в результате многолетней собирательской деятельности не одного поколения энтузиастов, ученых, экспедиций институтов общественных наук, приобретения путем купли и дарственных приношений от коллекционеров, частных лиц, личных архивов известных ученых, представителей творческой интеллигенции. Рукописный фонд является единым центром по сбору, хранению, систематизации, исследованию и публикации фольклорных, историко-этнографических, лингвистических и других материалов, а также памятников письменности Востока.

Первые записи по фольклору, принадлежавшие собирателям-энтузиастам дореволюционного времени, датируются 1916 г. В 1920 и в 1921 гг. в Таласе и Тонском районе были организованы первые кружки народной словесности, задачей которых являлись целенаправленный сбор и

подготовка к изданию образцов киргизского устного народного творчества. В 1922 г. по инициативе казахско-киргизской Научной комиссии (Э. Арабаев, К. Тыныстанов) при Туркестанском государственном ученом совете была организована фольклорная экспедиция (К. Ми�택ов, С. Сооронбаев, Ы. Абырахманов), которая приступила к записи эпоса малых форм, сказок, притчей, легенд, пословиц и поговорок в Нарынском уезде. С этого момента началась запись эпоса «Манас» из уст выдающегося манасчи С. Орозбакова. Данная запись эпоса явилась значимой как для национальной культуры кыргызского народа, но и для мировой фольклористики. Символично, что истоки становления рукописного фонда начинаются с эпоса «Манас».

После национального размежевания народов Средней Азии и образования Киргизской автономной области фольклорный фонд киргизского народа, находившийся до этого в разных учреждениях и научных центрах Туркестанской Республики, городов Алма-Ата и Ташкент сосредотачивается в ведении Научной комиссии, организованной в 1925 г. при Наркомпросе КАО во Фрунзе. Эта комиссия координировала все научные исследования, проводившиеся в Киргизии, в том числе и по сбору и систематизации образцов киргизского фольклора. С 1926 г. сотрудниками Научной комиссии К. Ми�택овым и А. Шабдановым делаются первые попытки систематизации и научной обработки фольклорного материала – разрабатываются инструкции по паспортизации и библиографическому описанию рукописей фольклорного фонда.

В 1929 г. рукописный фонд, уже располагавший ценнейшими уникальными записями почти по всем жанрам киргизского фольклора, переходит в ведение НИИ краеведения, позже – Научно-исследовательский институт культурного строительства при Наркомпросе Киргизской АССР, в котором как научные подразделения функционировали сектор фольклора и этнографии, а также фонд рукописей и научной документации. В 30-е годы активно ведется запись трилогии «Манас», «Семетей» и «Сейтек» из уст знаменитого манасчи С. Каралаева, производится запись малых киргизских эпосов.

В 1956 г. огромный рукописный материал, накопившийся в результате многолетней собирательской деятельности, заложил основу Рукописного фонда, отпочковавшегося от ИЯЛИ как самостоятельное научное подразделение при Отделении общественных наук АН Киргизской ССР. В 1968 г.

его передают Институту языка и литературы в качестве сектора рукописей и публикаций.

Перед сектором стояли большие задачи по комплектованию архива рукописного фонда. Ежегодные фольклорные экспедиции которые побывали во всех уголках нашей республики, а также у джергетальских и мургабских кыргызов Таджикской ССР, собрали огромный материал по кыргызскому фольклору. Учет и обеспечение сохранности материалов, создание научно-справочного аппарата, организация использования фондовых материалов и их публикация, разработка тем по плану научно-исследовательских работ на основе документов архива – вот тот круг основных проблем, над которыми работал отдел. С 1968 г. ведется активная работа по переводу записей с арабского алфавита на современный киргизский, создаются страховые экземпляры для читателей.

Многолетняя собирательская деятельность, публикация образцов народной словесности позволили подготовить и издать ряд научных трудов. Так исследованию малых эпосов киргизского народа посвящены работы С. Закирова «Некоторые вопросы эпоса «Кожожаш» и «Варианты и идеино-художественные особенности эпоса «Эр Тёштюк» (1960). В его монографии «Пословицы и поговорки киргизского народа» (1962) проанализированы источники киргизских пословиц и поговорок, их художественные особенности и эстетическая ценность, дана их классификация. Жанровые особенности киргизских лирических песен характеризуются в совместной работе С. Закирова и А. Токомбаевой «Жанровые особенности лирических песен киргизского народа» (1964).

«Айтыши» (2 т., составитель А. Токомбаева, 1972), «Детский фольклор» (составитель П. Ирисов, 1972), «Киргизские народные национальные песни» (составитель Т. Абдыракунов, 1973), «Народные поэмы» (составитель С. Закиров, 1973), «Киргизские народные любовные песни» (составитель А. Токомбаева, 1974), «Киргизские народные песни периода Великой Отечественной войны» (составитель Т. Абдыракунов, 1974), «Киргизские народные сказки» (составители А. Токомбаева, Б. Кебекова, 1975; переизданы в 1978 и 1984 гг.), «Киргизские советские песни» (составитель А. Токомбаева, 1978), «Народные певцы» (составитель С. Кайыпов, 1981), «Киргизские народные басни» (составитель Дж. Мусаева, 1985) – вот далеко не полный перечень сборников по киргизскому фольклору, составленных сотрудниками сектора.

На базе сектора рукописей и публикаций Института языка и литературы АН Киргизской ССР в 1987 году был организован Отдел рукописей и публикаций АН Киргизской ССР. Решение о создании Отдела рукописей и публикаций при Отделении общественных наук явилось важным практическим шагом в улучшении работы рукописного фонда.

В разные годы возглавляли работу фонда следующие руководители:

Г. Турусбекова – Передала руководство фондом в 1950 г. Н. Камалетдиновой. Данные о годах руководством фондом Н. Камалетдиновой не сохранились.

В сохранившихся документах сохранилась фамилия З.Н. Альбиной, сроки ее работы также не сохранились.

С 1955 по 1961 годы фондом руководила С.М. Ворошилова.

В 1961 – 1962 годах фонд возглавляла Д.К. Джантоташева, которая, в свою очередь передала руководство У.Джакшылыковой, проработавшей в этой должности с 1962 по 1968 годы.

С.Закиров возглавлял работу фонда в 1978 году, в 1979 году его сменил на этом посту С.Байходжаев, который работал на общественных началах.

В период с 1981 по 1988 годы фонд возглавляет А.Токомбаева.

О. Караев работал в качестве заведующего фондом в 1988–1992 годах. Его сменила на этом посту Г.Орозова, проработавшая с 1992 по 1993 годы. В 1993–1995 годах фонд возглавляет К.Садыков. В 1995 году приступил к работе заведующего О. Сооронов, проработавший на этом месте до 1997 года. С 1997 по 2004 годы заведующим работает К.Кырбашев. После ухода из жизни К.Кырбашева в 2004 году его смениет М.Мукасов, который возглавлял фонд до 2014 года.

В настоящее время в отделе работает 8 человек: два кандидата филологических наук, три научных сотрудника и три младших научных сотрудников; заведует отделом кандидат филологических наук А.К. Исаева.

Основные цели и задачи, которые стоят перед отделом, заключаются в научной организации комплектования, учета, обработки, описания, хранения, исследования и публикации фондовых материалов, а также обслуживания читателей. В отделе функционирует два сектора по основным научным направлениям: первое, ведущее направление – текстологическое исследование устно-поэтического наследия киргизского народа, произведений киргизской советской литературы и записей, имеющих

историко-филологическое значение, и подготовка текстов к публикации; второе – выявление, систематизация, научное описание и исследование письменных памятников Востока.

В настоящее время перед отделом стоит задача увеличение числа научных публикаций фольклорных и литературных текстов с необходимыми комментариями, аппаратом и приложениями. Так, в серии «Эл адабият» изданы разнообразные жанры кыргызского фольклора – от малых эпосов до пословиц и поговорок. Издан в академической серии эпос «Манас» в варианте Сагымбая Орозбакова в 9 томах, изданных, начиная с 1995 до 2014 годов.

В последние годы были изданы в серии массовой литературы варианты эпоса «Манас», записанные от Тоголока Молдо, Жаныбая Кожекова, Шапак Рысмендеева, Акматы Рысмендеев, Молдобасана Мусульманкулова, Багыша Сазанова.

Старопечатные и рукописные книги, сыграв значительную роль в общественной жизни средневековых киргизов, являются национальным историко-культурным достоянием республики. Однако сбор, учет, систематизация, научное описание и исследование их до сих пор оставались вне поля зрения историков и филологов. Сейчас сектор памятников Востока, как самостоятельное научное подразделение отдела, ведет научно-исследовательскую работу на стыке исторических и филологических дисциплин.

В настоящее время в хранилищах сосредоточено 4300 единиц рукописного материала, 840 старопечатных книг и рукописей, около 100 тысяч метров магнитофонных записей. Эти документы имеют непреходящее научное, политическое, культурное и практическое значение, являются уникальным кладезем не только нашей национальной духовной культуры, но и многих народов Востока.

Начало формирования исторических материалов фонда связано с деятельностью Туркестанской научной комиссии и записями эпоса «Манас». В письменных источниках упоминается о «Манасе» с XVI и вплоть до XX в. Уже одно это говорит о величайшей ценности для исторической и филологической науки многочисленных вариантов эпоса, которые находятся в фонде. Несомненный интерес в этом плане представляет и сочинение средневекового автора Сейф ад-Дина Ахсикенди «Маджму ат-таварих» («Собрание историй», XVI в.), переписанное жителем Джаны-Джольского района Ошской области Назарматом. Рукопись была

выявлена известным киргизским прозаиком Т. Касымбековым и передана в отдел. Этот список «Маджму ат-таварих» датируется первой половиной XIX в. Ученому миру помимо данного списка сочинения Ахсикенди известно еще два, которые хранятся в Ленинграде – в Рукописном фонде Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР. Наш рукописный фонд располагает копиями ленинградских списков, введенных в научный оборот известными востоковедами А. Т. Тагирджановым и В. А. Ромодиным.

«Маджму ат-таварих» – уникальный источник по истории, этнографии киргизского народа – содержит самые первые сведения об эпосе «Манас». Этот список, как и извлечения из трудов другого средневекового восточного автора Махмуда ибн Вали «Бахр-ал-асрап» («Море тайн»), подготовлены к печати под редакцией О. Караева.

В фонде имеется одна из наиболее ранних записей «Манаса», сделанная в середине XIX в. В хранилищах фонда есть запись первой части трилогии «Манас», записана она со слов С. Орозбакова общим объемом 200 тысяч стихов. Наиболее полная запись «Манаса», «Семетея», «Сейтека» – около полумиллиона стихов – была осуществлена из уст выдающегося сказителя С. Карадаева. Записаны также варианты Тоголока Молдо, Ш. Рысмендеева, Дж. Кожекова, М. Мусулманкулова, Б. Сазанова и др. Огромную работу по собиранию эпоса проделал Ы. Абырахманов, который начинал свою деятельность в этом направлении еще в 1922 г., будучи научным сотрудником Научной комиссии.

Ценными историческими источниками фонда являются старинные предания в которых в устной форме запечатлены важные события и личности: айтыши – записи музыкально-словесных состязаний ақынов-импровизаторов одилического характера, родословные предания киргизов – «санжира» (летопись), а также записи по средневековой истории и этнографии киргизского народа Тоголока Молдо, Алдаша Молдо, Умета Молдо, Белека Солтоноева. Особый интерес вызывает личность Белека Солтоноева и его не публиковавшийся ранее труд «Кызыл кыргыз тарихи», над которым автор работал с 1895 по 1934 г. Б. Солтоноев для своего времени был не только знатоком истории и этнографии своего народа, но и глубоко образованным человеком.

Существенную часть рукописного фонда по этнографии, археологии и истории киргизского народа представляют материалы экспедиций в

виде планов и программ работ, инструкций, дневников, маршрутных карт, фотоснимков и отчетов. Наиболее интересны материалы археологических экспедиций по реке Чу (1929 г.), на озере Иссык-Куль (1930 г.), в Беловодском районе (1930 г.), Тянь-Шань-Алайской (1947 г.), в районе Краснореченского городища (1947 г.), Кара-Булакского могильника (1954 г.), Ак-Бешимского городища (1955 г.). Существенно пополнился рукописный фонд отдела старопечатными и историографическими изданиями, рукописями в результате изыскательских работ по районам Киргизии археографической экспедиции 1978–1982 гг., которая собрала богатый материал, содержащий также сведения о политических, экономических и торговых отношениях киргизского народа.

Материалы по этнографии киргизского народа представлены рукописными документами об общественном строе киргизов, о восстании южных киргизов против Кокандского ханства, о восстании 1916 г., русско-киргизских исторических связях и влиянии их на хозяйство и культуру киргизов. Большую часть исторических материалов составляют документы об Октябрьской революции и установлении Советской власти в Киргизии, о культурной революции и коллективизации сельского хозяйства, борьбе с басмачеством.

В рукописном фонде широко представлены материалы по истории дунганского народа, по этнографии русского и украинского населения Прииссыкулья, собранные фольклорно-этнографической экспедицией Г. Самарина в 1948–1949 гг.

Несомненную ценность представляют произведения и архивные документы киргизских ақынов-импровизаторов – своего рода уникального феномена поэтического творчества, представителями которого являются выдающиеся ақыны Токтогул Сатылганов, Барпы Алыкулов, Алыкул Усенбаев, Калык Акиев, Осмонкул Болебалаев и др. Особо ценины рукописи ақынов-письменников Тоголока Молдо, Молдо Кылыча, Калыгула, Арстанбека, Молдо Нияза и др. Огромную работу по сбору фольклорного материала, творчества ақынов проделали Ы. Абыдрахманов, А. Чоробаев, Дж. Таштемиров, Д. Сулайманов и др. Уникальные рукописи, личные документы профессиональных киргизских писателей и поэтов – Дж. Боконбаева, М. Элебаева, А. Осмонова, А. Убукеева, У. Абдукаимова и др.

Более 170 инвентарных номеров рукописного материала сосредоточено в разделе литературоведения. Это первые работы по исследованию

акынской поэзии, начатые в 30-е годы К. Рахматуллиным, М. Богдановой, Т. Саманчиным и другими, рукописи, монографии, статьи и диссертации киргизских ученых-литературоведов Б. Керимжановой, К. Асаналиева, Р. Кыдырбаевой, фольклористов Дж. Таштемирова, С. Байходжаева, Б. Кебековой, С. Закирова и др. В этом разделе есть рукописи по исследованию русского, дунганского, уйгурского фольклора и этнографии в Киргизии (Г. Самарин, Ю. Яншансин, М. Сушанло и др.).

Раздел пополнен извлечениями из трудов известных ученых-литературоведов Т. Ковальского, В. М. Жирмунского, В. С. Виноградова и других, касающихся вопросов киргизского фольклора, тюркоязычных эпических поэм.

Следующую группу представляют документы по лингвистике. Богатейший материал по изучению киргизского языка и письменности, касающийся его становления и дальнейшего развития, содержится в трудах известных ученых-лингвистов К. Тыныстанова, Е. Д. Поливанова, И. А. Батманова, К. К. Юдахина, Б. Юнусалнева, Х. Карасаева, Дж. Шукурова, Б. Керимжановой, Б. Орузбаевой и др. Это рукописи монографий, статей, диссертаций, докладов, черновиков словарей и другого справочного материала.

Помимо рукописных документов в фонде хранятся ценнейшие фонозаписи (на магнитофонной ленте): уникальнейшие записи из эпоса «Манас» (С. Каралаев, Д. Козукеев, Ш. Азизов и др.), образцы народной музыки и поэзии, сказки, легенды и предания. Эти записи и сделанные в 1988–1989 гг. фотокопии служат незаменимым материалом для исследователей не только музыкально-поэтического наследия и народной словесности, но и истории, теории и эстетики музыкального и словесного фольклора, народной духовной культуры.

В 2005 году существенную техническую помощь Рукописному фонду оказало Турецкое управление по сотрудничеству и развитию при Аппарате Премьер-министра Республики Турция (ТИКА).

Рукописный фонд за последние годы предпринял усилия по оцифровке рукописных материалов. В рамках Национальной Программы развития государственного языка и совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 2014–2020 годы» Рукописному фонду было выделено финансирование на проведение мероприятий по переводу рукописных материалов в цифровой форме, что было успешно выполнено в

2015 году. В 2016 году был создан онлайн-каталог рукописного фонда Национальной академии наук Кыргызской Республики ([manuscript.lib.kg](http://manuscript.lib.kg)). Данный проект был осуществлен в рамках программы развития открытых образовательных ресурсов в КР по инициативе рукописного фонда НАН КР и при финансовой поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан» общественным фондом «Биздин Мурас». В результате исследователи в различных областях (филология, история, искусствоведение) получили доступ к самостоятельному изучению материалов фондов посредством интернета.

В настоящее время при финансовой поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан» общественная организация «Кыргыз фольклор коому» приступает к оцифровке магнитных аудиозаписей, а также старопечатных книг и рукописей. Целью проекта является повышение осведомленности и доступности материалов Рукописного фонда Национальной академии наук КР для исследователей и широкой аудитории.

Перед фондом в настоящее время стоят важные задачи. Из-за отсутствия финансирования и специалистов не развиваются такие научные направления, как реставрация и консервация рукописных материалов. Если не приступить к этой работе в ближайшее время, то записи, сделанные до 50-х годов, в скором времени практически потеряют ценность.

## ОТДЕЛ ФОЛЬКЛОРА И АКЫНСКОЙ ПОЭЗИИ

В 1921–1923 гг. был создан «Национальный комитет по изучению культуры», который обратился к сбору народного устного творчества. Впоследствии комитет был преобразован в Комиссию просвещения Кыргызской автономной области, которая наряду с другой деятельностью занималась сбором фольклора и его систематизацией. На базе данной комиссии в 1928 г. был создан краеведческий исследовательский институт. В 1940 г. этот институт был преобразован в Институт кыргызского языка и литературы, в котором открывается сектор «Фольклор и этнография». Данный отдел в 30-40 годы XX столетия возглавляли З.Б. Бектенов, Г.А. Самарин, Ы.А. Абдрахманов, К. Рахматулин, М. Богданова, О. Жакишев, Т. Саманчин.

С 1943 по 1954 годы в составе Института языка, литературы и истории был только один сектор, который занимался исследованием как литературы, так и фольклора. В 1954 г., одновременно с созданием Академии

наук Кыргызской Республики был образован институт языка и литературы. В институте на базе существовавшего до этого сектора литературы формируется следующие отделы – «Манаса», «Литература дооктябрьского периода», «Советская литература». В этот период работа по исследованию фольклора, его жанровой структуры, видовой организации, сбору акынской поэзии получает свое развитие. В результате многочисленные малые эпосы «Эр Тёштюк», «Кожожаш», «Курманбек», «Кедейкан», «Жаныш, Байыш», «Олжобай и Кишимжан», «Саринжи, Бёйёй», а также другие жанры фольклора – сказки, поэмы, пословицы, басни, загадки, лирические песни, обрядовые песни, собранные, начиная с 1938 года, стали издаваться. Параллельно ведется работа по формированию сборников акынской поэзии с произведениями певцов Т.Сатылганова, Тоголока Молдо, Б.Алыкулова, К.Акиева, О.Болобалаева, А.Усонбаева, а также углубленное изучение их творчества.

В 1960 г. решением Ученого совета Института на базе сектора «Дореволюционная литература» был создан сектор «Фольклор и акынская поэзия», в планы исследований которого входили фольклорные произведения всех имеющихся жанров в кыргызском устном творчестве. Сектор возглавил Жаки Таштемиров, в разные годы в нем работали С.Байхожоев, С.Закиров, Б.Кебекова, А.Токомбаева. С 1980 до 1986 сектор возглавлял С. Байхожоев, в период с 1986 по 2013 гг. – Б. Кебекова (Справка и сведения о деятельности института Языка и литературы Кирг.ССР за 1955–1960 гг. Архив. Ф.№9.Оп.1.ед.хр.69, за 1961–1965 гг. Архив. Ф.№9. Оп.1.ед.хр.77).

Сотрудниками сектора были подготовлены значимые и весомые исследовательские работы, которые оказали важное значение для кыргызской фольклористики.

В 1973 году были изданы коллективные труды «Очерки кыргызской народной устной поэзии», в 1988 году – «Очерки акынской поэзии», которые явились фундаментальными трудами. Кроме того, было издано ряд индивидуальных трудов сотрудниками отдела, которые были посвящены практически всем жанрам кыргызского фольклора.

С обретением независимости в сферу научных интересов вошли такие авторы, как Калыгул, Арстанбек, Женижок, Эсенаман, Умётаалы, Нурмолдо, Молдо Багыш, Молдо Кылыч, Молдо Нияз. Были изданы тексты с их произведениями, а также проведены исследовательские проекты.

Работе сектора отдали многие годы такие ученые, как Ж.Таштемиров, С. Байхожоев, Ж. Субанбеков, С. Закиров, Ш. Умоталиев, Б. Кебекова, М. Сырдыбаев, П. Ирисов, Ж. Толоев, Т. Абылракунов, К. Ботояров, К. Ибраимов, С. Кайыпов, К. Байжигитов, М. Мукасов, Г. Орозова, А. Обозканов. В той или иной степени они участвовали в подготовке таких изданий, как «Кыргыз адабиятынын тарыхы» (10 томов) (Б.,2002), серия «Эл адабияты», серия «Залкар ақындар», серия «Айтыштар», «Кыргызстан Улуттук энциклопедиясы», энциклопедия «Кыргыз адабияты», энциклопедия «Токтогул».

В настоящее время сектор фольклора и ақынской поэзии продолжает сложившиеся традиции, раскрывая и изучая особенности устного поэтического искусства.

### ИСТОРИЯ ОТДЕЛА «МАНАС»

Величайший и грандиозный эпос «Манас» кыргызского народа является проявлением его духа, героизма, гордости и чувства патриотизма. В нем нашли свое воплощение не только история народа, но и все основные аспекты его жизни, такие как формирование этнического состава, повседневная жизнедеятельность, обряды и верования, моральная и этическая сторона жизни, мировосприятие и мировоззрение, а также все богатство языка. Все это закономерно делает эпос «Манас» воистину народным эпическим произведением. Благодаря своему богатому содержанию и значимости эпос вошел как неразрывная составная часть в мировую сокровищницу устного творчества и сказительства.

Эпос «Манас» имеет первостепенное значение в богатейшем народном фольклорном наследии кыргызского народа, которое перешло к нам от наших предков, создавшем эту непреходящую ценность.

Значимость эпоса «Манас» определила создание соответствующего отдела в Институте языка и литературы Национальной академии наук Кыргызской Республики. Ведущим направлением отдела является собирание вариантов эпоса, их публикация, а также комплексное их исследование начиная с 1924 года, когда организованный в Ташкенте научный академический отдел был переведен в г. Фрунзе в 1925 году для координации научной работы. Созданная научная комиссия начала работу по созданию обучающих учебных книг и пособий по кыргызскому языку, а также по

сбору фольклорных материалов кыргызского народа, их систематизации. В 1930 году научный центр был преобразован в Институт культурного строительства, в 1936 году – в Исследовательский институт кыргызского языка и письменности, а в 1940 году – Институт языка и литературы Кыргызской академии ССР. В то время институт насчитывал три сектора – кыргызского языка, литературы и «Манаса».

Создание сектора «Манасоведения» привело к тому, что проблема эпоса и эпосоведения, в целом, привлекла к себе пристальное внимание академической общественности. В 1942 году в институте открывается отдел фольклора и этнографии, куда был присоединен сектор «Манаса». В 1943 году сектор «Манас» выделился в отдельную самостоятельную структуру, направив все свои усилия на научное исследование эпоса. В 1948–1956 гг. сектор был присоединен к отделу кыргызской литературы, продолжая вести исследовательскую работу по эпосу «Манас». Вновь на повестку дня встал вопрос об отдельном статусе данного сектора, с тем чтобы можно было вести исследования эпоса на полноценной основе в рамках проблем и направлений фольклористики. Поэтому в 1956 году сектор вновь начал функционировать самостоятельно, что позволило приступить к более углубленному изучению имеющихся вариантов эпоса «Манас». Хранящиеся в Рукописном фонде института рукописи вариантов эпоса насчитывают более 40 наименований. Среди них представлены варианты таких сказителей, как С.Орозбаков, С.Каралаев, Тоголок Молдо, М.Мусулманкулов, М.Чокмиров, Б.Сазанов, Д.Кочукеев, А.Тыныбеков, Ы.Абылрахманов, А.Рысмендерев, С.Молдокеева, К.Атабеков, Ш.Азизов и др.

Сотрудники сектора «Манас» помимо исследования текста эпоса, занимаются вопросами его публикации, а также его записи от сказителей. Большой вклад в манасоведение внес Б.М. Юнусалиев. Под его непосредственным руководством увидела свет публикация сводного варианта эпоса «Манас». В подготовке данного издания участвовали ряд известных ученых и литераторов. Первые два тома – «Манас» (1958 г.) были подготовлены К.Маликовым, предисловие к которым написал Б.М. Юнусалиев. Вторую часть трилогии – «Семетей» (1959 г.) – подготовил А.Токомбаев, предисловие написала Б.Керимжанова. Третья часть – «Сейтек» (1960 г.) – готовилась Т. Сыдыкбековым с предисловием К. Асаналиева.

В 70-90-х годах XX столетия сотрудники сектора готовили к изданию публикации эпоса в вариантах С. Орозбакова и С. Каралаева. Так, под

руководством Ч. Айтматова как главного редактора в 1978–1982 гг., были подготовлены 4 тома версии С. Орозбакова. Затем пять томов варианта С. Карадаева («Манас» – два тома, «Семетей» – 2 тома, «Сейтек» – 1 том). Следом за этим в серии «Эпосы народов СССР» был опубликован эпос «Манас» (вариант Сагымбая Орозбакова) в четырех томах на двух языках – русском и кыргызском.

В секторе «Манаса» в разные годы работали такие исследователи, как С.Мусаев, Р.З.Кыдырбаева, Б.Керимжанова, Э.Абылдаев, З.Мамытбеков, К.Кырбашев, А.Жайнакова, М.Мамыров, Р.Сарыпбеков, О.Сооронов. Они посвятили свою деятельность собиранию и исследованию эпоса в различных его аспектах и проблематике. Исследовательская работа позволила отобразить свои научные результаты в монографиях, которые подняли манасоведение на новый качественный уровень: Р.З. Кыдырбаева «Генезис эпоса «Манас» – «Манас» эпосунун генезиси» (1980), С.Мусаев «Эпос «Манас»» (1979), Э. Абылдаев ««Манас» эпосунун тарыхый өнүгүшүнүн негизги этаптары» (1981), К. Кырбашев ««Манас»» эпосунун стили» (1983), А. Жайнакова ««Семетей» эпосунун тарыхый-генеалогиялык негизи» (1982), Сарыпбеков Р. ««Манас» эпосунун баатырдык мотивдеринин эволюциясы» (1988). В указанных работах были исследованы такие актуальные вопросы, как эпоха возникновения эпоса, его связь с историей народа, своеобразие идеально-художественного мира эпоса, построение его композиции и сюжета, мастерство сказительства, особенности стиля и поэтики. Результаты своих исследований ученые регулярно представляли на симпозиумах, конференциях, как на национальном, так и на международном уровне.

Начиная с 1989 года сектор «Манас» расширил сферу своих исследований, приступив к комплексному исследованию эпоса, включая в свою орбиту философские, исторические, этнографические, музикологические, лингвистические аспекты.

Сотрудники сектора подготовили к изданию академические издания эпоса «Манас», записанные от сказителей С. Орозбакова и С. Карадаева.

В том числе усилиями сотрудников сектора были изданы два тома энциклопедии «Манас», словарь по эпосу «Манас». Они внесли весомый вклад в подготовку энциклопедий, посвященным Сагымбаю Орозбакову и Саякбаю Карадаеву. Сотрудники сектора подготовили к изданию варианты эпоса «Манас», записанных от Тоголока Молдо, Ш. Рысмендеева,

М.Мусулманкулова, Б.Сазанова, М.Чокморова, А.Рысмендеева, Ж.Кожекова. Организатором и вдохновителем этой масштабной и значимой работы является академик А.А. Акматалиев.

В разные годы сектор «Манас» возглавляли М.И. Богданова, З.Бектенов, Б.Керимжанова, О.Жакишев, Р.З.Кыдырбаева, С.Мусаев, А.Жайнакова, А.Акматалиев. В настоящее время отдел возглавляет М.Колбаева.

## ОТДЕЛ КЫРГЫЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Отдел кыргызской литературы Института языка и литературы им. Ч.Айтматова на сегодняшний день является одним из ведущих структурных подразделений. При его непосредственном участии, с момента зарождения кыргызской национальной литературы, ее развития до настоящего момента, разрабатывалась теория и история кыргызской литературы, были написаны научные работы – статьи, монографии, диссертационные исследования.

В составе Института языка и литературы Национальной академии наук КР данный отдел был создан в 1956 году под названием «Кыргызская литература советской эпохи».

С момента создания КараКыргызской научной комиссии в 1924 году главной целью исследователей стало, помимо создания национальной письменности, сбора фольклорного материала, приведения его в систему, издания учебников и учебных пособий, создание и развитие национального литературоведения. Этот период протянулся во времени до 40-х годов. Работа научной комиссии выполнялась несмотря на идеологическое влияние и давление, оказываемое со стороны советской власти, несмотря на вынужденное исполнение партийных указов и постановлений.

С созданием краеведческого института в 1928 году, затем, в 1930 году преобразованного в Институт культурного строительства, затем (1936 г.) – в научно-исследовательский институт кыргызского языка и письменности, в 1941 году – в Институт языка, литературы и истории, в 1954 году – в Институт языка и литературы, непрерывно осуществлялась работа по исследованию проблем искусства художественного слова. Эта работа осуществлялась в рамках таких секторов, как «Фольклор и этнография», затем – «Фольклор и эпос «Манас». В период с 1948 по 1956 годы он был преобразован в сектор «Сектор литературы», в котором исследовались

проблемы устной народной поэзии, акынской поэзии, письменной литературы, а также литературы, созданной в период советской эпохи.

Кыргызская литература нового типа, зародившаяся в 20-х годах XX столетия, способствовала зарождению литературоведения, задачей которого стала оценка и анализ литературного творчества, истоками которого стал многотысячелетнее устное народное творчество и эстетические нормы, им сформированные. Тем значимее феномен появления на исторической арене кыргызской профессиональной литературы, а также кыргызского литературоведения. Условиями, побудившими их создание, стали особые социально-исторические условия, а также социально-культурная ситуация.

Первой предпосылкой создания литературы становится разработка механизма развития письменной литературы, а также литературного языка.

Второй предпосылкой становится создание фактологического материала, отвечающего требованиям времени, на основе которых можно выявлять его общие, частные и особенные качества, проводить его классификацию, выявлять динамику его развития. Процесс зарождения научной мысли в области литературоведения, его развития на основе историко-теоретических выводов, занял период, начиная с 20-х годов до 50-60-х годов XX столетия.

Первый этап кыргызского литературоведения был отмечен такими жанрами, как литературная критика, публицистическая статья. Литературоведение в это время ориентировалось на русскую теоретическую школу, а также на те республики Советского союза, где эта наука зародилась раньше.

Первыми общественными активистами, журналистами, литературными критиками, благодаря трудам которых формировались новые литературно-эстетические и научно-критические взгляды, были Т. Жолдошев, Б. Данияров, М. Догдуров, К. Рахматуллин, О. Жакишев, Ы. Тойчинов. Благодаря таким личностям, как К. Тыныстанов, А. Токомбаев, М. Элебаев, К. Маликов зарождалась кыргызская литература.

Первые литературно-критические статьи Т. Жолдошева «Көркүү адабиятыбыз жана акындарыбыз», «Октябрь жана кыргыз адабияты», «Кайғылуу Какей», «Кызыл гүл» жыйнагында баш сез» аттуу макалалары, А. Токомбаева «Формализм жана натурализм тууралу» (1936), Ж.Догдурова «Социалчыл реализм тууралуу» (1934) еще далеки от

профессиональной литературной критики, представляют собой наивные ученические работы.

Сотрудники академии наук М.Богданова, О.Жакишев, Т.Саманчин, К.Рахматуллин в 1943 году разрабатывают и издают в Кыргызстане «Очерки кыргызской литературы», а в 1947 году М.Богданова издает в Москве книгу «Кыргызская литература».

В 1947 году за младшим научным сотрудником Б.Керимжановой закрепляется плановая работа «Произведения Ж.Боконбаева», а за Ж.Самагановым – «Произведения кыргызского поэта А.Токомбаева». В 1948 году кандидат филологических наук Ж.Саманчин разрабатывает плановую работу «Зарождение и развитие художественной прозы в кыргызской литературе». Эти темы заложили основы литературоведческой науки в Кыргызстане.

К сожалению, впоследствии, изданная в 1946 году книга Т.Саманчина «Молдо Кылыч – акын-письменник» (основанная на диссертации автора) была в 1949 году запрещена, а сам Т.Саманчин в 1950 году арестован, в связи с чем он был уволен с работы и, соответственно, в свое время запланированные научные работы не были выполнены.

Б.Керимжанова на основе своей плановой работы в 1950 году защитила диссертацию, а в 1953 году издала книгу «Жоомарт Боконбаев», став первым исследователем в области советской кыргызской литературы, получившим степень кандидата наук.

В 50-х годах одна за другой начинают издаваться труды по кыргызской советской литературе: «Романы Тугелбая Сыдыкбекова» К.Асаналиева (1957), «Лирика Алыкула Осмонова» Р.Кыдырбаевой (1958), «М. Элебаевдин чыгармачылыгы» Б.Маленова (1959), «Касымалы Баялинов» М.Тулёбагылова (1962). Эти монографии были результатами кандидатских диссертаций их авторов.

Коллектив авторов сектора «Литературы» в 1954–1956 годах работали над созданием «Очерка по истории киргизской советской литературы». В рабочую группу входили Б.Керимжанова (руководитель группы), Ж.Таштемиров, К.Асаналиев и С.Байкоюев. Этот труд был издан в 1961 году и ознаменовал собой новый и важный этап в развитии отечественного литературоведения.

Начиная со второй половины 50-х годов до середины 60-х литературоведы исследуют закономерности появления новой письменной

профессиональной литературы, ее эволюции, природу жанра. Этим тематикам посвящены работы К.Асаналиева «Кыргыз прозасынын очерки», 1 часть (1957), 2 часть (1960), Б.Маленова «Эл оозеки чыгармачылыктын кыргыз совет профессионалдык поэзиясына тийгизген таасири» (1960), Ж. Төлөева «Кыргыз поэмаларындагы образдар жана сюжеттер» (1961), Ж. Төлөева «Кыргыз драматургиясындагы социалисттик реализм методунун айрым маселелери» (1963), М. Тулогабылова «Кыргыз балдар адабияты» (1963), К. Рысалиева «Кыргыз ырларынын түзүлүшү» (1965), Б. Кебековой «Кыргыз совет аңгеме жанрынын өсүш жолдору» (1964), А. Садыкова «Алыкул Осмоновдун поэзиясындагы традиция жана новаторлук» (1962) и др.

В 70-80-х годах литературоведение раздвигает свои границы, углубляет исследуемые проблемы, расширяет методологические подходы и способы в исследованиях. Это было продиктовано, с одной стороны, самим эволюционным процессом развития науки, с другой – приходом в литературоведение новых имен – К. Даутова, С. Байгазиева, К. Байжигитова, А. Эркебаева, И. Лайлиевой, А. Акматалиева, К. Ибраимова, О. Ибраимова.

Сектор «Литературоведение», который вел исследования по таким направлениям, как фольклор и акынская поэзия, советская литература, в 1956 году был поделен на три отдела – «Манаса», «Литература до Октябрьского периода», «Советская литература». Сектор «Советская литература» возглавляет Б.Керимжанова (1956–1976), затем его заведующими в разные годы были К.Даутов (1976–1981), К.Асаналиев (1981–1991). На базе сектора в 1966 году открывается сектор «Взаимосвязи национальных литератур», который до 1974 году возглавляет А.Садыков, а в 1974–1991 годы – С.Жигитов.

После обретения республикой независимости, оба сектора были вновь объединены. Новый объединенный сектор в 1991–2004 годах возглавляет И.Лайлиева, затем в 2004–2014 годах – А.Кадырманбектова. В настоящее время заведующим сектором является Н.Байсаева.

В настоящее время состав сектора и института пополняется новыми, молодыми кадрами, которые перенимают опыт старшего поколения, стараясь соответствовать новым вызовам времени и общества, проводят научно-практические мероприятия, внося свой вклад в развитие отечественного литературоведения.

## ЖАРЫК КӨРГӨН ЭМГЕКТЕР:

### А) ТИЛ БАГЫТЫНДАГЫ ЖАРЫК КӨРГӨН ЭМГЕКТЕР:

1923

1. Юдахин К. К. Манкент диалектисинин фонетикалык өзгөчөлүгү. – Ташкент, 1923.

1924

2. Арабай уулу Е. Кыргыз алипбеси. – Ташкент, 1924.

3. Тыныстанов К. Окуу китеbi: (Биринчи баскыч мектеби учүн). 1-китеп. – Ташкент: Орто Азия мамлекеттik бас.–1924.–297 б., (араб тамгасында).

4. Бактыбаев У. О некоторых вопросах киргизского литературного языка. [Развитие киргизского литературного языка в период с 1924–1940 гг. Основные недостатки арабского и латинского алфавитов и значение перехода киргизской письменности на русский алфавит].

1924–1940-ж.ж. аралыгында кыргыз адабий тилинин өнүгүшү, араб, латын алфавитинин негизги кемчиликтери жана кыргыз жазуусунун орус алфавитине өтүү мааниси жөнүндө.

1925

5. Тыныстанов К. Касым ырларынын жыйнагы. – М., 1925.–113 б., (араб тамгасында).

6. Тыныстанов К. Крылов И. А. Ийнелик менен кумурска: / Которгон – К. Тыныстанов. Бул катормо К.Тыныстановдун «Окуу китеbi» деген эмгегинде алгач ирет берилген (араб тамгасында).

7. Тыныстанов К. Агартуу кызматчыларынын жалпы оруссиялык уюмунун уставы: /Которгон – К.Тыныстанов. –Пишпек, 1925.

8. Тыныстанов К. Касым ырларынын жыйнагы. – М., 1925.–113 б., (араб тамгасында).

9. Тыныстанов К. Чондор учүн алиппе. –1926 (араб тамгасында).

1926

**10. Юдахин К. К. Лингвистика в Киргизии – В кн.: Наука в Киргизии за 20 лет, 1926–1946. (Сборник статей). Фрунзе, 1946, стр. 187–19**

1927

**11. Тыныстанов К. Окуу-жазуу бил: 1-класка арналган окуу китеби.**  
– М., 1927.–49 б., (араб тамгасында).

**12. Тыныстанов К. Биздин тил. Ташкент басмасы, –1927., (араб тамгасында).**

**13. Юнусалиев К.К. Краткий узбекско-русский словарь. – Ташкент: Сред.аз.книга, 1927. – 27 б.**

1928

**14. Тыныстанов К. Эне тилибиз. 1-ките, Москва, 1928 (латын тамгасында).**

1929

**15. Тыныстанов К. Жаңы айыл: 11-баскыч мектептердин 1-бөлүмдөрү үчүн арналган окуу китеби. –1-басылыши. -Фрунзе. 1929.–111 б., (латын тамгасында) (эмгекте «Тыныстан уулу Касым» деп берилген).**

**16. Тыныстанов К. Эне тилибиз: Кыргыз тилиндеги тыбыштардын жана сөз бүтүштөрдү тааныткыч ките. – Жаңы тамга менен 2-бас. – Ф.: Кыргызмамбас, 1929. – 55 бет, (латын тамгасында).**

**17. Юдахин К.К. Чагатай тилинин тыбыштык курамы жөнүндөгү мәселеге карата, – Ташкент, 1929.**

**18. Юдахин К. К. Культура и письменности Востока // Книга 4. – Баку, 1929. – с.62–68.**

1931

**19. Тыныстанов К. Эне тилибиз: 2-ките. -Бириңчи баскыч мектептер жана өзүнчө чоңдор үчүн. – Маскөө: СССР элдеринин борбор басмасы жана Кыргызмамбас, 1931.–122 б., (латын тамгасында) («К.Тыныстан уулу» деп берилген).**

1932

**20. Тыныстанов К. Тил сабагы: 2-жылдыктар (класстар) үчүн кыргыз тилинин иш китеби. – Ф. – Ташкент: Кыргызмамбас -Орто Азия мамбас, 1932. –52 бет, (латын тамгасында) (китептин автору – Касым деп берилген).**

1933

**21. Батманов И.А. Кыргыз тилинин элементардык грамматикасы.**  
Фрунзе Ташкент : Кыргызмамбас, 1933.–201 б.(кыргыз жана орус тилинде, кыргыз тексти латын тамгасында, авторлошу – Шабданов А.).

**22. Тыныстанов К. Тил илими боюнча терминологиялык сөздүк. – 1933., (латын тамгасында)**

**23. Тыныстанов К., Тойчинов Ы. Терминдер: (Коом-экономикалык терминдер: Кыргызстандагы маданият курулушунун илим изилдөө институту. – Ф.: Кыргызмамбас, 1933.–1116., (латын тамгасында).**

**24. Юдахин К.К О сохранении некоторых букв в тюркско-татарских алфавитах: Материалы научн. Сов. Всесоюзного центр. Комитета нового алфавита // Резолюция и письменности. (Сб. Ст.). – М., 1933. (А.М. Сухотин менен бирге).**

1934

**25. Тыныстанов К. Проект новой орфографии киргизского литературного языка // Труды Киргизского научно-исследовательского института культурного строительства. – Ф.: Киргосиздат, 1934.–44 б., орус, кыргыз тилдеринде. Кыргыз адабий тилинин орфографиясынын долбоору.**

**26. Тыныстанов К. Кыргыздын адабий тилинин имласынын долбоору: /Которгон: Б. Турусбеков. – Ф.: Кыргызмамбас, 1934.–44 б., латын тамгасында, автордун аты-жөнү – «К. Тыныстан уулу» деп берилген. (Эмгектин экинчи аталышы «Кыргыз ымласынын курулушундагы негизги принциптер»).**

**27. Тыныстанов К. Кыргыз тилинин морфологиясы: (5 жана 6 жыл үчүн тил сабактары). – Ф.; Кыргызмамбас, 1934.–88 б., (латын тамгасында).**

1935

28. Тыныстанов К. Родной язык – могучий рычаг культурно-политического подъема. 1935. КР УИА, Кол жазмалар фонду, 66-папка.

29. Тыныстанов К. Орфография и пунктуация киргизского языка (На кирг. языке). 1935.

1936

30. Батманов И. А. Грамматика киргизского языка. Вып. I-III. Фрунзе-Казань, Киргизгосиздат, 1939–1940; Части речи в киргизском языке. (Материалы к стандартной схеме морфологии киргизского языка). Фрунзе, Киргизгосиздат, 1936.

31. Тыныстанов К. Кыргыз ымласынын эрежелери. –1936., (латын тамгасында).

32. Тыныстанов К., Кыргыз тилинин синтаксиси: 6–7–8-класстар үчүн. – Ф.: Кыргызмамбас, 1936.–138 б., (латын тамгасында), редактору – Юдахин К.К.

33. Тыныстанов К., Карасаев К. Правило об едином оформлении имен и фамилий на киргизском и русском языке// Вопросы орфографии киргизского языка. – Ф.: 1936. 1–14.

34. Юнусалиев К. К. О поправках к проекту киргизской орфографии....// Вопросы орфографии киргизского языка: (Материалы к предстоящему съезду по вопр. Кирг.яз. строительства, в порядке обсуждения). – Ф., 1936. –с. 3–41.

1937

35. Акташ Т., Бакеев К. О. Кыргыз тилинин синтаксисинин конспектиси. Фрунзе, Кыргызмамбас, 1937, 36 бет [Латын тамгасында]

36. Бактыбаев У. Кыргыз адабият тилинин очогун кеңителі. – Маданий майдан, 1937, № 2–3, 28–30-бет. [Латын тамгасында.] Октябрь революциясынан кийин кыргыз тилинин сөздүк составынын байышына орус тилинин прогрессивдүү таасири тийген.

1938

37. Бакеев К. О., Бактыбаев У. Кыргыз тилинин морфологиясы. Фрунзе, Кыргызмамбас, 1938, 116 бет. [Латын тамгасында].

38. Батманов И. А. Северные диалекты киргизского языка. Вып. 1. Опыт классификации северных диалектов киргизского языка. Фрунзе, Киргизгосиздат, 1938, 26 стр.; (Научно-исслед, ин-т киргиз, языка и письменности – НИИКЯП).

39. Батманов И. А. Части речи в киргизском языке. Фрунзе – Казань : Кыргызмамбас, 1936 – 150 б. (латын тамгасында) – түзөтүлүп экинчи бас. – Фрунзе : Кыргызмамбас, 1938. – 193 б.

40. Батманов И. А. Кыргыз тилинин жаңы орфографиясы. – Фрунзе: Кыргызмамбас, 1938. – 116 б. – (авторлошу – Бакеев К. О., Бактыбаев У.).

41. Батманов И. А. Кыргызча-орусча-кыргызча сөздүк. – Фрунзе – Казань: Кыргызмамбас, 1938. – 116 б. – (авторлошу – Карасаев Х. К.).

42. Батманов И. А. Употребление падежей в киргизском языке. Фрунзе, Киргизгосиздат, Фрунзе – Казань, 1938, 46 стр. (Научно-исслед. ин-т киргизского языка и письменности. – НИИКЯП).

43. Бакеев К. О., Батманов И. А., Бактыбаев У. Кыргыз тилинин жаңы орфографиясы. Фрунзе Кыргызмамбас, 1938, 16 бет (Кыргыз тилинин жана жазуусунун илим изилдөө ин-ту) [Латын тамгасында].

44. Батманов И. А. Северные диалекты киргизского языка. Вып. 1. Опыт классификации северных диалектов киргизского языка. Фрунзе, Киргизгосиздат, 1938, 26 стр.; 1 л. табл. (Научно-исслед, ин-т киргиз. языка и письменности – НИИКЯП).

1939

45. Акташ Т. Кыргыз тилинин окуу китеbi. 1 бөлүк. Фрунзе, Кыргызмамбас, 1939, 104 бет. [Латын тамгасында].

46. Акташ Т., Бакеев К. О. Кыргыз тилинин синтаксиси (Орто мектептер үчүн). Фрунзе, Кыргызмамбас, 1939, 140 бет. [Латын тамгасында].

47. Бактыбаев У. Кыргыз тилинин грамматикасынын этиш бөлүгү (морфология). Фрунзе, Кыргызмамбас, 1939, 40-бет (Кыргыз тилинин жана жазуусунун илим-изилдөө ин-ту). [Латын тамгасында].

1940

48. Акташ Т. Грамматика. II бөлүк. Синтаксис. (Педагогия окуу жайлары үчүн). Фрунзе, Кыргызмамбас, 1940, 104 бет [Латын тамгасында].

49. Актанов Т., Макешев Н., Бакеев К. О. Кыргыз тилинин синтаксиси. II бөлүк. Толук эмес орто жана орто мектептер үчүн. 2-басылыши. Фрунзе, Кыргызмамбас, 1940, 135 бет. [Латын тамгасында].

50. Асылбеков У. Грамматика. I бөлүк. Морфология. Фрунзе, Кыргызмамбас, 1940, 170 бет. [Латын тамгасында].

51. Батманов И. А. Грамматика киргизского языка: – (Вып. 1–3.) – Фрунзе : Казань: Киргизгосиздат, 1939–1940 (Вып. 1- 1939, 76 с.; Вып.2. – 1940, 76 с.; Вып.3. 1940, 71 с.

52. Батманов И. А. Способы выражения синтаксических отношений в киргизском языке. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1940. – 16 с.

53. Абрамов Н.М., Казыбаев Ш., Шукров Ж. Русско-киргизский словарь. Для киргизской нач. школы. Фрунзе, Киргизгосиздат, 1940

54. Кыргыздын жаңы орфографиясынын эрежелеринин жыйнагы. Фрунзе, Кыргызмамбас, 1942, 27 бет. Свод правил новой киргизской орфографии.

55. Юдахин К. К. Кыргызча- орусча сөздүк. – М., 1940. – 576. Б. (25000 ге жакын сез).

1942

56. Бакеев К. О. Кыргыз тилинин грамматикасы. 1 бөлүк. Фонетика жана морфология. 1-басылыши. Фрунзе, Кыргызмамбас, 1942. 136 бет.

1943

57. Бакеев К. О. Кыргыз тилинин грамматикасы. 1 бөлүк. Фонетика жана морфология. 2-басылыши. Фрунзе, Кыргызмамбас, 1943. 136 бет

1944

58. Карасаев Х., Д. Ш. Шукров, К. К. Юдахин. Русско-киргизский словарь. – М., Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1944.

59. Карасаев Х. Шукров. Ж. Юдахин. К. К. Русско-киргизский словарь. Орусча-кыргызча сөздүк. – М., Изд-во иностранных и национальных словарей, 1944. – Известия АН СССР. Отд-ние литературы и языка, вып. V, 1946, стр. 441–144.

60. Юдахин К. К. Русско-киргизский словарь: Около 40000 слов. – М.: Гос. Изд. Иностранных и национальных словарей, 1944. – 984 с. – Соавторы – составители Х. К. Карасаев, Ж. Ш. Шукров, Юдахин К. К.

1946

61. Батманов И. А. Фонетическая система современного киргизского языка. Фрунзе: Киргизгосиздат, 1946. – 1975 с.

1947

62. Актанов Т., Макешев И., Бакеев К. О. Кыргыз тилинин грамматикасы. II бөлүк. Синтаксис. Фрунзе, Кыргызмамбас, 1947, 148 бет.

63. Батманов И. А. Краткое введение в изучение киргизского языка. – Фрунзе: Киргизгосиздат, 1947. – 116 с.

64. Бектенов З., Бакеев К. О. Толук эмес орто жана орто мектептер үчүн кыргыз тилинин программы. Фрунзе, Кыргызмамбас, 1947, 35 бет.

1948

65. Бакеев К. Кыргыз тилинин грамматикасы. I бөлүк. Фонетика жана морфология. Ондолуп 7-басылыши. Фрунзе, Кыргызмамбас, 1948

66. Карасаев Х. Яншансин Ю. Кыргыз тилинин орфографиясы. Фрунзе, 1948, 16-бет. (СССР Илимдер Академиясынын Кыргыз филиалы. Тил, Адабият жана Тарых Ин-ту). Долбоор.

67. Юдахин К. К Уйгурская хрестоматия. – М., Изд. МИВ, 1948. – 171 с.

1950

68. Бакеев. К. Кыргыз тилинин грамматикасы. I бөлүк. Фонетика жана морфология. Жети жылдык жана орто мектептердин 5–6-класстары үчүн окуу китеби. Фрунзе, Кыргызмамбас, 1950.

69. Юдахин К. К. Уйгур-өзбек тилдеринин алакалары. – Ташкент, 1950.

1951

70. Давлетов С. Наше мнение об учебнике. [Рец. на кн.] А. Джапаров. Грамматика киргизского языка. Ч. II Синтаксис. Для педагогических училищ. Фрунзе, Киргизгосиздат, 1951.

71. Д. Исаев. Грамматика киргизского языка. Ч. I. Фонетика и морфология. Для 5–6 классов семилетних и средних школ. Фрунзе, Киргизгосиздат, 1951.

72. Дыйканов. К. Имя существительное в киргизском языке. Фрунзе, 1951.

73. Джапаров А. Грамматика киргизского языка. Ч. II. Синтаксис. Для педагогических училищ. Фрунзе, Киргизгосиздат, 1951.

74. Джапаров. А. Грамматика киргизского языка. Ч. II Синтаксис. Для 6–7 классов семилетних и средних школ. Фрунзе, Киргизгосиздат, 1951.

75. Исаев Д., Шнейдман В. Н., Вагапова М. Кыргыз тилинин окуу китеби. Фрунзе, Кыргызмамбас, 1951, 372 бет.

76. Мукамбаев Д. Ценная книга в тюркологической науке [Рец. на кн.] С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков. М. – Л., 1951.

77. Кондуchalова С. Бакеев К., Башталгыч класстар үчүн диктанттар жыйнагы. 2-бас. Фрунзе, 1951.

78. Сартиев К. К. Кыргыз тилинин методикасы. Жети жылдык жана орто мектептердин 5–7-класстарында кыргыз тилин окутуучулар үчүн. Фрунзе. Кыргызмамбас, 1951.

1952

79. Батманов И. А. История изучения киргизского языка: Авторефер. дис. канд. Фил. Наук. – Л., 1952. – 18 с.

80. Джапаров. А. Грамматика киргизского, языка. Ч. II. Синтаксис. Для 6–7 классов семилетней и средней школы. Фрунзе, Киргизгосиздат, 1952;

81. Орузбаева Б. Ө. Формы прошедшего времени в киргизском языке: (Автореф.дис. канд.филол.наук.) (Кирг. фил. АН СССР, Ин-т языка ,лит.и истории). – Фрунзе: Б.и.1952.–13стр.

1953

82. Батманов И. А. Современный киргизский язык: ( ч. 1. Фонетика). – Фрунзе: Издат-ва АН Кирг. ССР, 1953. – 189 с.

83. Жапаров А. Кыргыз тилинин грамматикасы II бөлүк. Синтаксис. 4-басылыши. Фрунзе, Кыргызмамбас, 1953, 200 бет.

84. Мураталиев М. Придаточные предложения в кыргызском языке: (Канд.дисс.автореф.). Алматы, 1953.

85. Яншансин Ю. Социалисттик улуу Октябрь революциясынан кийинки кыргыз тилинин лексикасының өсүшү. Фрунзе, 1953.

1954

86. Жапаров А. Кыргыз тилинин грамматикасы II бөлүк. Синтаксис. Оңдолуп 5-басылыши. Фрунзе, Кыргызокуупедмамбас, 1954, 187-бет.

87. Кыргыз тилинин орфографиясы. Фрунзе, Кыргызмамбас, 1954, 24 бет. Орфография киргизского языка.

1955

88. Бакинова Г. Диалектологиялык материалдарды жыйноо боюнча: Справочник Фрунзе, 1955

89. Бакинова Г. Ысык-Көл говорунун материалдарынан Фрунзе, 1955, 50 б.

90. Батманов И. А. Программа по сопоставительной грамматике русского и киргизского языков. Фрунзе, Киргизгосучпедгиз, 1955, 20 стр. (Министерство просвещения Киргиз. ССР).

91. Исаев. Д. Кыргыз тилинин грамматикасы. I бөлүк. Фонетика жана морфология. 5-басылыши. Фрунзе, Кыргызокуупедмамбас, 1955.

92. Юдахин К. К. Классификация киргизских диалектов // Первая научная сессия АН Кирг. ССР. – Фрунзе, 1955. –с. 451–456.

93. Орузбаева Б. Ө. Формы прошедшего времени в киргизском языке. Фрунзе: Изд-во АН Кирг. ССР, 1955.–62стр.

94. Юнусалиев Б. М. Кыргыз диалектологиясы боюнча программа. Кыргызстан жогорку окуу жайларынын филологиялык факультеттери үчүн. Фрунзе, 1955, 26 бет. (Кыргыз Мамлекеттик Ун-ти).

1956

95. Абдуллаев Э. Кыргыз тилинин Чаткал говору. Фрунзе, 1956, 137 бет. (Кыргыз ССР Илимдер Академиясы. Тил жана Адабият Ин-ту). Библиогр.: 133-бет.

96. Бакинова Г. Батманов И. Азыркы кыргыз тили: Жогорку окуу жайлары үчүн кыргыз тилинин окуу китеби. Бөлүм 1. Фрунзе, 1956

97. Бакинова Г. Кыргыз тилинин Ош областынын говорлору. Ф. 1956.

98. Батманов. И. А. Азыркы кыргыз тили: ( 1-бөлүм: Фонетика, лексика, диалектология). – Фрунзе, Кыргыз окуу педмамбас, 1956. – 112 б.(авторлошу – Бакинова Г., Яншансин Ю.).

99. Давлетов С.А. Наречие в современном киргизском языке (Автограф. дисс.канд.филол. наук.) Фрунзе,1956. –15стр.

100. Дыйканов К., Жакыпов Ы., Мураталиев М. Кыргыз тилинин программы. Сырттан окуу педагогия институттарынын кыргыз тил жана адабият факультеттери үчүн. Фрунзе, 1956, 23 бет.

101. Дыйканов. К. Словарь грамматических терминов Фрунзе, 1956. (в соавторстве с М. Джаманкуловой).

102. Жапаров А. Кыргыз тилинин грамматикасы II бөлүк. Синтаксис Ондолуп 6-басылыши. Фрунзе, Кыргызокуупедмамбас, 1956, 150-бет.

103. Карасаев. Х. Яншансин. Ю. Орфографиялык сөздүк. Фрунзе, Кыргызокуупедмамбас, 1956.

104. Кудайбергенов С. Фонетика, морфология. Фрунзе, 1958, 28 бет.

105. Малов С. Е. Лобнорский язык. Тексты, переводы, словарь. Фрунзе, 1956, 197 стр (Ин-т языкоznания АН СССР и Ин-т языка и литературы АН Киргиз. ССР). [См. «Предисловие», стр. 5. Автор считает лобнорский язык разговорным языком древних киргизов].

106. Мураталиев М. Кыргыз тилиндеги мезгил жандама сүйлөмдер. Ф., 1956.

107. Мураталиев М., Жакыпов Ы. Азыркы кыргыз тилинин синтаксист боюнча кыскача конспект: (Сырттан окуу педагогика институтунун тил жана адабият факультет, студ. үчүн окуу куралы). Фрунзе, 1956.

108. Орзубаева Б. Ө Азыркы кыргыз тилинин программы/Жогорку окуу жайларынын филология факультеттери үчүн/ Авторлоштуру Батманов И.А., Жакыпов Ы.Ж., Сартбаев К.К., Умөталиева Б.Ж., Майрыков Д., Юнусалиев Б.М./. – Фрунзе: Кыргыз мамлекеттик университети, 1956. 196.

109. Юдахин К. К. Вадил говору жөнүндө бир нече сөз. – Ташкент, 1956.

1957

110. Баскаков Н. А. Структура тюркских языков сравнительно со структурой русского языка. – В кн.: Русский язык в киргизской школе, вып. 1. Фрунзе, 1957, стр. 62–99.

111. Дыйканов. К. Морфология киргизского языка. Фрунзе, 1957.

112. Жапаров А. Кыргыз тилинин грамматик-асы II белук Синтаксис. Ондолуп 7-басылыши. Фрунзе, Кыргызокуупедмамбас, 1957, 150 бет.

113. Исаев. Д. Кыргыз тилинин грамматикасы. I бөлүк. Фонетика жана морфология. Жети жылдык жана орто мектептердин 5–6-класстары үчүн. 6-басылыши. Фрунзе. Кыргызокуупедмамбас, 1957.

114. Исаев. Д. Грамматика киргизского языка. Ч. I. Фонетика и морфология. Для 5–6 классов семилетних и средних школ. Изд. 6-ое. Фрунзе, Киргизгосучпедгиз, 1957.

115. Кудайбергенов С. Кыргыз тилиндеги сөз өзгөртүү системасы. Фрунзе, 1957. 120 б.

116. Кудайбергенов С., Ы. Жакыпов, Мураталиев М. Кыргыз тили. Орто мектептин 8–10-класстары үчүн. (Лексика, фонетика, морфология, синтаксис). Фрунзе, Киргизокуупедмамбас, 1957.

117. 116. Орзубаева Б. Ө. Русско-Киргизский словарь: 5100 слов/ Ред. К.К. Юдахин. – М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1957.–992с./ Соавторы-составители: Дж. Шукурев, Х. Карасаев, Р. Шамурзина, Э. Эшмамбетов, С. Кангельдиев, А. Кангельдиев, Ю. Яншансин, Б. Байсеркеев, С. Чолоков.

Б. Ө. Орзубаева тарабынан «В», «У» тамгаларына макалалар жана «П», «С» тамгаларынын айрым бөлүктөрү жазылган.

118. Турсунов А. Кыргыз тилиндеги чакчылдар жана алардын берген маанилери. Фрунзе 1957-ж.

119. Юдахин К. К. Русско-киргизский словарь: 5100 сөз.– М., Изд. Иностранных и национальных словарей, 1957. 992 с.

1958

120. Азыркы кыргыз тили. II бөлүм (Сөз түркүмдөрү) Фрунзе Кыргызокуупедмамбас, 1958, 151 бет (Кыргыз ССР Илимдер Академиясы. Тил жана Адабият Ин-ту).

121. Бакеев К. О. Зат атооч жана аны окутуунун методикасы. Фрунзе. 1958, 73 бет.

122. Жапаров А. Кыргыз тилинин грамматикасы II бөлүк. Синтаксис. Ондолуп 8-басылыши. Фрунзе, Кыргызокуупедмамбас, 1958, 136-бет.

123. Кудайбергенов С., Джакубов И., Мураталиев М. Киргизский язык. (Лексика, фонетика, морфология, синтаксис). Ондолуп 2-басылыши. Фрунзе, Кыргызокуупедмамбас, 1958, 170 бет.

124. Майрыков Д. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү жана аларды орто мектепте окутуунун методикасы. Кыргыз тили жана адабият сабагын берүүнүн айрым маселери. Фрунзе, 1958, 83-бет.

125. Мураталиева Ж. Послелоги в киргизском языке. Фрунзе, 1958.

126. Дыйканов. К. История киргизской письменности Фрунзе, 1958 (в соавторстве с С.Кудайбергеновым, Ю.Яншансин описывает вопросы древнетюркского, уйгурского, арабского алфавитов).

127. Жакыпов Ы. Азыркы кыргыз тилинин жөнөкөй сүйлөмүнүн синтаксиси. Фрунзе, Кыргыз окуупедмамбас, 1958, 282 бет.

128. Кондуchalова С. Бакинова Г. Кыргыз тилинин Жалал-Абад обласынын говорлору. Ф. 1958.

129. Орзубаева Б. Ө. Кыргыз тилиндеги сөз жасоочу аффикстер: (Кыскача маалымат). Фрунзе, Кыргыз ССР ИА, 1958. 68 б.

130. Юнусалиев Б. М. Таңдалган эмгектер. – Ф.: Илим, 1958. -510.6.

131. Юнусалиев Б. М. Манас: ( Кыргыз элинин баатырдык эпосу). Ф.: Илим, 1958. 1-ките. – 544 б.( Кыргыз жана орус тилдеринде.). – С.М. Мусаев, К. Кырбашевдер менен бирге даярдаган.

1959

132. Абдулаев М., Исаев Д., Шнейдман В. И. Кыргыз тили. Орус мектептеринин 5-7-клас үчүн окуу китеbi. Фрунзе, Кыргызокуупедмамбас, 1959, 347 бет.

133. Ахматов Т. К. Кыргыз тилинин Талас говору. – Фрунзе: КМУ -150 б. Таласский говор киргизского языка: канд. дис. автореф. Фрунзе, 1959.

134. Батманов И. А. Язык енисейских памятников древнетюркской письменности. – Фрунзе: Издат-ва АН Кирг. ССР, 1959. –218 с.

135. Дыйканов. К. Гласные киргизского языка Фрунзе, 1959.

136. Жапаров А. Кыргыз тилинин грамматикасы. II бөлүк. Синтаксис. 8-басылыши. Фрунзе, Кыргызокуупедмамбас, 1959, 183 бет.

137. Кондуchalова С. Бакинова Г. Кыргыз тилинин Чүй обласынын говорлору. Ф. 1959.

138. Кудайбергенов С. Кыргыз тилиндеги мамиле категориисы. Фрунзе 1959. 92 б.

139. Мукамбаев Ж., Абдулаев Э. Кыргыз диалектологиясынын очерки. Жогорку окуу жайларынын студенттери менен кыргыз тили мугалимдери үчүн окуу куралы. Ф.: 1959.

140. Мураталиев М. Азыркы кыргыз тилиндеги байламталар. Фрунзе, 1959.

141. Турсунов А. Кыргыз тилиндеги этиштин келер чагы жана учур чагы. Фрунзе 1959-ж.

1960

142. Бакинова Г. Кондуchalова С.. Эне тил: Башталгыч мектептин 2-классы үчүн окуу китеbi 10-бас. Ф.: 1960

143. Давлетов С.А. Кыргыз тилиндеги тактоочтор. Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1960, 78 б.

144. Кондуchalова С. Бакеев Казбек, Башталгыч класстар үчүн диктанттар жыйнагы. 2-бас. Фрунзе, 1960.

145. Кудайбергенов С. Кыргыз тилиндеги ат атоочтор. Фрунзе, 1960.

146. Кудайбергенов С. Сын атооч, сан атооч жана буларды мектепте окутуу. Фрунзе, 1960.

1961

147. Бакинова Г. Кондуchalова С. Эне тил: Башталгыч мектептин 2-классы үчүн окуу китеbi 11-бас. Ф.: 1961.

148. Кудайбергенов С. Кыргыз тилиндеги таандык категориисы. Фрунзе, 1961.

149. Мураталиев М., Турсунов А. Кыргыз тилиндеги сүйлөм мүчөлөрү. Фрунзе, 1961.

150. Кондучалова С. В.В.Радловдун жыйнаган материалдарындагы кыргыз тилинин фонетикалык өзгөчөлүктөрү. Ф.: 1961.

1962

151. Ахматов Т. К. Программа по киргизскому языку для русских групп (түзүшкөндөр – Давлетов С.А., Захарова) 1962.

152. Бакинова Г. Абдулаев Э. Өзбекстандагы кыргыздардын тилиндеги жергиликтүү өзгөчөлүктөр Ф.: 1962.

153. Батманов И. А. Современная и древняя енисейка. – Фрунзе: Издво АН Кирг. ССР, 1962. – 249 с. (авторлошу – Арачи З. Б., Бабушкин Г.Ф.).

154. Давлетов С.А., Ахматов Т.К., Захарова О.В., Омуралиева Р.О. Программа по киргизскому языку для русских групп вузов Киргизской Республики. – Ф.: КМУ/КГУ, 1962, 115–6.

155. Мураталиев М. Придаточные предложения времени в кыргызском языке: (Канд. дисс. автореф.) Фрунзе, 1962.

1963

156. Батманов И. А. Памятники древнетюркской письменности Тувы: (Вып. 1–3). – Кызыл: Тувинское книжное изд-во, 1963–1965. – В1. 1963. – 67 с.; Вып.2.–1963, 42 с. Вып.3.–1965, 32 с. (авторлошу – Кунаа А. Ч.).

157. Батманов И. А. Современный киргизский язык. Вып. 1. – 4-е изд., перераб. – Фрунзе: Изд-ва АН Кирг. ССР, 1963. – 166 с.

158. Мураталиев М. Кыргыздын поэтикалык чыгармаларындагы кәэ бир синтаксис-тик бөтөнчөлүктөр. Фрунзе, 1963.

159. Орзбаева Б. Ө. Лингвистикалык терминдердин орусча-киргызча сөздүгү(долбоор). – Фрунзе:Изд-во АН Кирг. ССР, 1963.–218бет.

1964

160. Мураталиев М. Кыргыз тилиндеги тике жана кыйыр сөздөр. Фрунзе, 1964.

161. Кыргыз тилинин грамматикасы. Савтор. – Давлетов С., Кудайбергенов С., Мураталиев М., Мураталиева Ж., Орзбаева Б., Сартбаев К., Турсунов А., Уметалиева Б., Шуккуров Ж.). Фрунзе, 1964.

162. Кондучалова С. Абдулаев Э. Осмонкулов А. Эне тил. 2-класс үчүн. 3-бас Ф.: 1964

163. Кондучалова С. В.В.Радловдун жыйыаган материалдарындагы кыргыз тилинин грамматикалык өзгөчөлүктөрү. – Ф.: 1964.–96 б.

164. Орзбаева Б. Ө. Словообразование в киргизском языке. Фрунзе: Илим, 1964. 311 стр.

165. Орзбаева Б. Ө. Словообразование в киргизском языке: Автoref.дис. ..д-ра филол.наук/Ин-т языка и лит.АН КССР. – Фрунзе, 1964. 103 с.

166. Орзбаева Б. Ө. Кыргыз тилинин грамматикасы: Морфология. Фрунзе, 1964. 380 бет. (Авторлоштору К.К.Сартбаев.Ж.Шуккуров, С.Кудайбергенов, А.Турсунов, Б.У.Уметалиева, Ж.Мураталиев,М.Мураталиев).

1965

167. Кудайбергенов С. Кыргыз тилинин грамматикасы. Фрунзе, 1965.

168. Турсунов А. Кыргыз тилиндеги грамматикалык жөндөмөлөр. Кыргыз тилинин грамматикасы жана лексикасынын очерктери. Фрунзе 1965-ж.

169. Кондучалова С. Абдулаев Э. Осмонкулов А Эне тил. 2-класс үчүн.4-бас. Ф.: 1965

1966

170. Кудайбергенов С. Кыргыз тилиндеги этишти жасоочу кәэ бир мүчөлөр. Фрунзе, 1966.

171. Мукамбаев Ж. Башталгыч класстарда элдик оозеки чыгармачылыкты үйрөтүүнүн жолдору. – Ф.: Мектеп, 1966. 72 б.

1967

172. Ахматов Т. К. Гласные звуки киргизского литературного языка: Papers of section meeting || Academia publishing House of the Czechoslovak Academy of Sciences (В сборнике Материалы VI Всемирного конгресса фонетических наук, 1967 г. в Праге).

173. Мукамбаев Ж., Шуккуралиев Ш. Биринчи класс үчүн окуу китебине методикалык көрсөтмөлөр «Эне тил». – Ф.; Мектеп, 1967. – 58 б.

174. Мукамбаев, Ж., Шүкүралиев Ш. Кыргыз тили. Сегиз жылдык жана орто мектептин 1-классты үчүн грамматика, орфография, сөз өстүрүү. 5-бас. Ф.: Мектеп, 1967. – 96 б.

1968

175. Ахматов Т. К. Звуковой строй современного киргизского литературного языка: (экспериментально-фонетическое исследование). Фрунзе: Мектеп, Часть 1.–1968.

176. Давлетов С.А., Мукамбаев Ж., Турусбеков С. Кыргыз тилинин грамматикасы. Биринчи бөлүм. Ф.: Мектеп, 1968, 266 б.

177. Кондучалова С. Башталыгы класстар үчүн диктанттар жыйнагы / Мугалимдер үчүн окуу куралы Ф. 1968

178. Мураталиев М. Кыргыз адабий тилинин орфоэпиясынын маселелери. 1968.

179. Орзубаева Б. Ө. Кыргыз адабий тилинин жалпы элдик негизи жөнүндө. – Фрунзе: Илим, 1968.–926.

180. Орзубаева Б. Ө. Кыргыз тили. Фрунзе, 1968. 144 бет.

1969

181. Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү. Түзгөндөр: Абылдаев Д., Бекжанова Р., Биялиев А., Давлетбаев А., Исаев Д., Кырбашев К., Мураталиев Ж., Осмонова Ж., Шамурзина Р. Фрунзе, 1969.

182. Мукамбаев, Ж., Шүкүралиев Ш. Кыргыз тили Ф., 1969.

183. Кондучалова С. Осмонкулов А., Абдулаев Э. Эне тил. 2-классты үчүн. 8-бас. Ф.: 1969.

184. Мукамбаев, Ж., Шүкүралиев Ш. Биринчи класс үчүн окуу китебине методикалык көрсөтмөлөр «Эне тил». – Ф.; Мектеп, 1969. – 96 б.

185. Мукамбаев Жәэнбай., Шүкүралиев Ш. Биринчи класста «Кыргыз тилин окутуу боюнча методикалык көрсөтмө. – Ф.: Мектеп, 1969. – 83 б.

1970

186. Ахматов Т. К. Звуковой строй современного киргизского литературного языка: (экспериментально-фонетическое исследование). Часть 2. (Пособие для студентов вузов). – Фрунзе: Мектеп, 1970.

187. Мукамбаев, Ж., Шүкүралиев Ш. Кыргыз тили Ф., 1970.

188. Кондучалова С., Осмонкулов А. 2-класста эне тилин окуу китебине методикалык көрсөтмөлөр. Фрунзе, Мектеп, 1970, 80 б

189. Кондучалова С. Абдулаев Э. Эне тил. 2-классты үчүн. Ф.: 1970.

190. Кудайбергенов С. Ат атоочту окутуу методикасынын кээ бир маселелери. Фрунзе. «Мектеп», 1970. 726.

1971

195. Батманов И. А. Таласские памятники древнетюркской письменности. – Фрунзе: Илим, 1971. – 65 с.

196. Кондучалова С. Абдулаев Э. Эне тил. 2-классты үчүн. Ф.: 1971

197. Мукамбаев Ж., Шүкүралиев Ш. Кыргыз тили: 1-классты үчүн. 3-бас. Ф.: 1971

198. Мукамбаев Ж., Таштемиров Ж. Кыргыз эл табышмактары, жаңылтмачтары, калптары. Ф.: Мектеп, 1971. – 195 б.

199. Жапаров Ш. Азыркы кыргыз тилиндеги синонимдер. – Ф.: Мектеп 1971.

200. Орзубаева Б. Ө. Илимий техникалык жана коомдук-саясий терминдердин орусча-киргызча сөздүктөрүн түзүү жана тартипке келтириүү боюнча колдонмо. – Фрунзе: Илим, 1971.–766.

1972

201. Мукамбаев Ж., Шүкүралиев Ш. Кыргыз тили: 1-классты үчүн. 4-бас. Ф.: 1972

202. Мукамбаев Ж., Кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү / Т.1. Ф.: 1972,

203. Мукамбаев, Ж., Осмонкулов А. Кыргыз тилинин морфологиялык сөздүгү / Т.1. Ф.: 1972.

204. Орзубаева Б. Ө. Лингвистикалык терминдердин орусча-киргызча сөздүгү. – Фрунзе: Илим, 1972.–425бет.

1973

205. Ахматов Т. К. Грамматика русского языка: Часть 2. Синтаксис (авторлоштору – Супрун А.Е., Скирдов В.Д.). Кондучалова С. Абдулаев Э. Эне тил. 2-классты үчүн. 4-бас. Ф.: 1973

1974

**206.** Ахматов Т. К. Азыркы кыргыз тилинин программысы: (Университеттин филология факультета үчүн). – Фрунзе, (авторлошу – Мукамбаев Ж., Иманов А.). 1974.

**207.** Кондучалова С., Осмонкулов А. 2-класста эне тилин окутуу. / Мугалимдер үчүн методикалык колдонмо/. Фрунзе, Мектеп, 1974. 162 б.

**208.** Кондучалова С. Абдулаев Э. Эне тил. 2-класс үчүн. 5-бас. Ф.: 1974.

**209.** Мукамбаев Ж., Шүкүралиев Ш. Кыргыз тили: 1-класс үчүн. 6-бас. Ф.: 1974.

**210.** Орусбаев А. Киргизская акцентуация. (Экспериментально-фонетическое исследование ударения в слове и во фразе). 1974.

**211.** Сыдыков Ж. К. Безударный вокализм в кыргызском, английском языках. Фрунзе, 1974.

1975

**212.** Мукамбаев Ж., Шүкүралиев Ш. Кыргыз тили: 1-класс үчүн. 7-бас. Ф.: 1975

**213.** Абдувалиев И. А. О киргизских терминах конного спорта. – Тезисы докл. XVII научной студенческой конференции. – Фр., 1975. – С 1-3

**214.** Ахматов Т. К. Киргизский язык: (Учебник для русских групп вузов Республики). – Фрунзе: 1975, Мектеп, (авторлоштору – Давлетов С.А., Жапаров Ш.Ж., Захарова О.В.). 1975

**215.** Давлетов С. А., Ахматов Т. К., Жапаров Ш. Ж., Захарова О. В. Киргизский язык (учебник для русских групп вузов Киргизской Республики). – Ф.: Мектеп, 1975, 302 б.

**216.** Кондучалова С. Абдулаев Э. Эне тил. 2-класс үчүн. 6-бас. Ф.: 1975

**217.** Орусбаев А. Киргизская акцентуация: (Экспериментально-фонетическое исследование словесного ударения в слове и по фразе). – Ф.: Илим, 1974. – 112 с.

1976

**218.** Кондучалова С. ж.б., Башталгыч класстар үчүн диктанктар жыйнагы. Мугалимдер үчүн окуу куралы: 2-бас. Фрунзе, 1976.

**219.** Мукамбаев Ж. Кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү / Т.1. Ф.: 1976,

**220.** Мукамбаев Ж. Азыркы кыргыз тили: Методикалык көрсөтмөлөр жана көнүгүүлөр жыйнагы: ЖОЖ филол.факттан окуган студенттери үчүн/Ж.А. Осмонкулов. – Ф.: Мектеп, 1976. – 164 б.; 20 см.

**221.** Мукамбаев Ж., Шүкүралиев Ш. Кыргыз тили: 1-класс үчүн. 8-бас. Ф.: 1976

**222.** Орусбаев А. Динамика форматных частот гласных киргизского языка. – Ф.: Илим, 1976- 117 с.

**223.** Садыков Т. К исследованию некоторых контактных связей (на примере диспетчеров Фрунзенского аэропорта) // Звуковая и семантическая структура языка. – Фрунзе, Илим, 1976.

**224.** Сыдыков Ж. К. Звуковой строй английского и киргизского языков. Фрунзе, 1976.

**225.** Турсунов А. Кыргыз тилиндеги сөз айкалштары. Фрунзе 1976-ж. 94 б.

1977

**226.** Ахматов Т. К. Азыркы кыргыз тилинин программысы. Фрунзе: 1977. (авторлоштору – Мукамбаев Ж., Иманов А.).

1978

**227.** Ахматов Т. К. Азыркы кыргыз тили: (Фонетика, лексика). – Фрунзе: 1978. Мектеп, (авторлошу – Мукамбаев Ж.).

**228.** Мукамбаев Ж., Ахматов, Т. К. Азыркы кыргыз тили. Фонетика, лексика / Т.К. Ахматов, «Ж. Мукамбаев. – Ф.: Мектеп, 1978. – 175 б.

**229.** Орузбаева Б. Ө. Советтик аялдар – коммунизмдин активдүү куруучулары: (Аялдардын эл аралык куну – 8-мартка карата). – Фрунзе: Кыргыз ССР «Билим» коому. 1978.-126.

**230.** Чечейбаева Н. Ө. Кыргыз тилиндеги сан атоочтор. Фрунзе, 1978. – 112 б.

**231.** Садыков Т., Бабанаров А., Махмудов М. Морфологический анализ в обучающем лингвистическом автомате // Школа-семинар по оптимизации преподавания иностранных языков с помощью технических средств: (Тезисы докладов и сообщений). Кишинев, 1978. – с. 21

232. Турсунов А. Кыргыз тилиндеги этиштик сөз айкаштары 2-бөлүк Фрунзе, 1978-ж.

1979

233. Жапаров Ш. Кыргыз адам аттарынын сөздүгү: -Ф.: Мектеп, 1979. –463 б.

234. Мукамбаев Ж., Шүкүралиев Ш. Кыргыз тили: 1-класс үчүн. 9-бас. Ф.: 1979

235. Садыков Т. Кыргыз Совет Энциклопедиясы. 4-том. Фрунзе, 1979. (Лингвистикалык статистика, математикалык лингвистика, машина котормосу, металингвистика, метатил, ортомчу тил).

1980

236. Ахматов Т. К. Тил илмине киришүү. Фрунзе: Мектеп, 1980 (авторлоштору: Давлетов С., Сартбаев К., Иманалиев С.).

237. Давлетов С.А., Кудайбергенов С. Азыркы кыргыз тили. Морфология. Ф.: Мектеп, 1980, 236 б.

238. Кудайбергенов С. Кыргыз адабий тилинин грамматикасы. Фрунзе, 1980.

239. Конкобаев К. Топонимия Южной Киргизии. Фрунзе, «Илим», 1980.

240. Мукамбаев Ж. Таштемиров Ж. Менин жомокторум: Жомоктор, легендалар, уламыштар. Мектеп жашындағы кенже балдар үчүн Ф.: Мектеп, 1980. – 168 б.

241. Мукамбаев, Жәэнбай, Шүкүралиев Ш. Кыргыз тили: 1-класс үчүн. – 12-бас. Ф.: 1980

242. Назаралиев Т. «Кыргыз тилинин фразеологиялык сөздүгү» Фрунзе, 1980.

243. Орзбаева Б. О. Кыргыз адабий тилинин грамматикасы: 1-бөлүм: (Фонетика жана морфология). Фрунзе: Илим, 1980. 540 бет. (Авторлоштору-К. К. Сартбаев, Т. К. Ахматов, С. Кудайбергенов, А. Турсунов, М. Мураталиев, Ж. Мураталиев, С. Давлетов, Б. Тойчубекова, Э. Абдулаев, Д. Исаев, Ж. Сыдыкова).

244. Садыков Т. Соссюр Ф. де // Кыргыз Совет Энциклопедиясы. 5-том. Фрунзе, 1980. (семантика, семиотика, социолингвистика, структурализм, Щерба Л. В.).

245. Садыков Т. Кыргыз Совет Энциклопедиясы. 6-том. Фрунзе: 1980, 486-б.

246. Дыйканов. К. Из истории киргизского языка. Фрунзе, 1980.

247. Назаралиев Т. «Кыргыз тилинин фразеологиялык сөздүгү» Фрунзе, 1980.

1981

248. Кудайбергенов С. Кыргыз тилиндеги элестүү этиштер. Фрунзе, 1981. 816.

249. Мураталиев М. Кыргыз тилиндеги татаал сүйлөмдөр: (Татаал сүйлөмдөрдүн айрым маселелери). Фрунзе, 1981.

250. Орзбаева Б. О. Грамматикалык терминдердин орусча – кыргызча сөздүгү. (Авторлошту В. Закирова). Фрунзе: Мектеп, 1981. 104 б.

251. Турсунов А. Кыргыз тилинин тыныш белгилери. Фрунзе 1981-ж. 836.

1982

252. Давлетов С.А., Мукамбаев Ж., Турусбеков С. Кыргыз тилинин грамматикасы. Биринчи бөлүм. Педагогика окуу жайлары үчүн (оңдолуп экинчи басылышы). – Ф.: 1982, 238 б.

253. Кудайбергенов С. Орхон-Енисей тексттери. Фрунзе, 1982.

254. Мукамбаев Ж., Шүкүралиев Ш. Кыргыз тили: 1-класс үчүн. – 13-бас. Ф.: 1982

255. Мукамбаев Ж. Эл ичи-өнөр кенчи/памир мени эңсетет: очеркт ер, илимий – популярдуу публицикалар. – Ф.: Кыргызстан 1982– 240 б.

256. Мукамбаев Ж., Давлетов С. ж.б. Кыргыз тилинин грамматикасы: педагогикалык окуу жайлары үчүн – 12-бас. Ф.: 1982, 836.

257. Турсунов А. Кыргыз тилинин тыныш белгилери. Фрунзе 1981-ж.

1983

258. Жумалиев Ж. Аңжыян кыргыздарынын тили. – Фрунзе: Илим, 1983.

259. Жусупакматов Л. Отношение киргизского языка к сибирским тюркским языкам (на материале форм прошедшего времени глагола). Издательство «Илим». 1983.

В работе освещена история развития форм глагола киргизского и сибирских тюркских языков. Материал исследования структурных особенностей сравниваемых языков позволяют предполагать, что киргизский язык занимает промежуточное положение между среднеазиатскими и южносибирскими тюркскими языками.

260. Кондучалова С. Абдуллаев Э. Эне тил. 2-класс үчүн. Ф.: 1983

261. Кудайбергенов С. Кыргыз адабий тилинин стилдик түрлөрү. Фрунзе, 1983.

262. Мукамбаев Ж., Шукурлиев Ш. Кыргыз тили: 1-класс үчүн. – 14-бас. Ф.: 1983

263. Мукамбаев Ж. Эне-Нур \ жомоктор Ф.: Мектеп, 1983

264. Мукамбаев Ж., Шукурлиев Ш. Кыргыз тили: 1-класс үчүн. – 15-бас. Ф.: 1984.

265. Орзубаева Б. О. Кыргыз терминологиясы. Фрунзе: Мектеп, 1983. 168 б.

266. Кыргыз тилинин программы. Фрунзе: Мектеп, 1983. 51 б. (Автороштору: Т. К. Ахматов, С. А. Давлетов, А. Ж. Жапаров, А. И. Иманов, Ж. М. Мураталиев).

267. Сагалы Сыдыков «Монгольско-туркские языковые параллели». – Фрунзе, 1983.

В монографии исследуются лексические параллели в тюркско-монгольских языках. На основании определенных признаков устанавливается происхождение отдельных слов.

1984

268. Абдувалиев И. А. Конноспортивная лексика в киргизском языке. Автореферат дисс. на соискание учёной степени кандидата филологических наук. – Фрунзе, 1984. – 18 б. (Кол жазма).

269. Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү: 2-том Түзгөндөр – Абдылдаев А., Бекжанова Р., Биялиев А., Исаев А., Кырбашев К., Мураталиева Ж., Осмонова Ж., Шамурзина Р.К. Фрунзе, 1984.

270. Жапаров Ш. Сейдакматов К. Кыргыз тилинин синонимдер сөздүгү. : Илим, 1984. 468 б.

271. Кудайбергенов С. Кыргыз терминологиясынын маселелери. Фрунзе, 1984 (1981)

272. Сыдыков С. Орто Азия, Түштүк Сибирь түрк тилдеринин лексикасындагы ареалдык окшоштуктар жана айырмачылыктар». – Фрунзе, 1984.

Китепте Орто Азия жана Түштүк Сибирь түрк тилдеринин лексикасындагы айрым тематикалык топтор боюнча материал алынып, салыштырма-ареалдык планда алардын фонетикалық, грамматикалық жактан түзүлүштөрү, семантикалық туура келүүлөрү жана айырмачылыктары каратат.

273. Юдахин К. К. Из Ляйлякских материалов // Труды ИЯЛИИ (Кирг.филиал АН СССР). – Вып.2. – 1984. - 29–38.

274. Юнусалиев Б. М. Манас: (Кыргыз элинин баатырдык эпосу.). –2-китеп. –Манас: (Киргизский героический эпос ). Книга2. – М.: Наука, 1984. – 688б. –С.М. Мусаев, К.Кырбашев, Ж. Мусаева, Р: Сарыпбеков, О.Соороновдор менен бирге даирдаган.

1985

275. Мукамбаев Ж., Шукурлиев Ш. Биринчи класста «Кыргыз тилин окутуу боюнча методикалык көрсөтмө. – мугалимдер үчүн колдонмо. 3- басылыши. Ф.: Мектеп, 1985. – 72 б.

276. Жусупакматов У. Отношение киргизского языка к сибирским тюркским языкам (на материале форм прошедшего времени глагола). Фрунзе, 1985.

277. Юдахин К. Кыргызча-орусча сөздүк. – 2 китеп, 40000 жакын сөз. Кайра басылыши. – Фрунзе: Кыргыз Совет энциклопедиясы. – 1985, 1-китеп,- А-К: 504 б.; 2-китеп – Л- Я-475 67.

1986

278. Ахматов Т. К. Жалпы тил илими: (Окуу курал. 5-6- курсун студенттери үчүн). – Фрунзе: 1986. КМУ

279. Давлетов С. А. Кыргыз тили. Пединституттардын педагогикалык факультеттери үчүн окуу китеbi. – Ф.: Мектеп, 1986, 349 б.

280. Дыйканов. К. Сопоставительная фонетика киргизского и узбекского языков Фрунзе, 1986.

281. Конкобаев К. Кыргыз тилинин омонимдер сөздүгү. Фрунзе, 1986.

282. Мукамбаев Ж., Шүкүралиев Ш. Кыргыз тили: 1-класс үчүн. – 16-бас. Ф.:1986

283. Мураталиева. Ж. Русско-киргизский и киргизско-русский словарь антонимов: (Пособие для учителей и учащихся). (автор. – Колесников Н.П.1, Щербаков С.В.). Фрунзе, 1986.

1987

284. Ахматов Т. К. Грамматика русского языка: Синтаксис: (Учебник для 7- 8 классов киргизской школы). (автороштору – Супрун А.Е., Скирдов В.Д.) (Бул эмгектин бириңчи бас. 1973-ж. 311 б. көлөмүндө жарық көргөн).

285. Мукамбаев Ж., Шүкүралиев Ш. Кыргыз тили: 1-класс үчүн. – 17-бас. Ф.:1987

286. Мукамбаев Ж., Ш. Шүкүралиев. 2-класста эне тилин окутуу : Мугалим. үчүн колдонмо Ж. Мукамбаев, – Ф.: Мектеп, 1987.

287. Орусбаева Б. Ө. Грамматика киргизского литературного языка. – Ч.1: (Фонетика и морфология). – Фрунзе: Илим, 1987.–402с. (Соавторы: А.Орусбаев, О.В. Захарова, Д.Исаев, А.Турсунов, Б.Уметалиева, С.Давлетов, Ж.Мураталива, Н.Чечейбаева, М.Мураталиев, Б.Тойчубекова).

288. Орусбаев А. Языковая политика КПСС и развитие киргизского-русского двуязычия – КПССтин тил саясаты жана кыргызча- орусча эки тилдүүлүктүн өнүгүшү. – Ф.: Илим, 1987. – 65 с.

289. Садыков Т. Проблемы моделирования тюркской морфологии. – Фрунзе: Илим, 1987. – 128 с.

290. Мураталиев М., Тойчубекова Б. Кыргыз адабий тилинин синтаксистик структурасынын совет доорунда өзгөрүшү. Фрунзе, 1987.

291. Грамматика киргизского литературного языка: Часть I (Фонетика и морфология). (автор,- Мураталиев М., Абдулаев Э., Давлетов С., Захарова О.В., Исаев Д., Кудайбергенов С., Мураталиева Ж., Тойчубекова Б., Турсунов А., Уметалиева Б., Чечейбаева Н.). Фрунзе, 1987.

292. Тойчубекова Бурулкан, Мураталиева, Маанайкүл. Кыргыз адабият тилинин синтаксистик структурасынын совет доорунда өзгөрүшү / Жөнөкөй жана татаал сүйлөмдөр. Илим, 1987. 178 б.

1988

293. Дыйканов. К. Словарь антропонимов Фрунзе, 1988.

294. Дыйканов. К. Частотно-алфавитный словарь эпоса Манас, первый том Фрунзе, 1988.

295. Жусупакматов У. Тайна лабиринта на Тахт и Сулайман города Ош. Фрунзе, 1988.

В книге ,опираясь – на астрономические и исторические данные , автором дается интерпретация наскальному изображению лабиринта , найденному на Сулайман – горе города Ош. Книга предназначена для широкого круга читателя.

296. Кондучалова С., Осмонкулов А. Учүнчү класста эне тилин окутуу колдонмо. – Ф.:Мектеп, 1988.

297. Кондучалова С., Осмонкулов А. Экинчи класста эне тилин окутуу колдонмо. – Ф.:Мектеп, 1988.

298. Конкобаев К. Кыргыз тилинин антонимдер сөздүгү. Фрунзе, 1988.

299. Мукамбаев, Жээнбай, Шүкүралиев Ш. Кыргыз тили: 1-класс үчүн. – 18-бас. Ф.:1988

300. Мукамбаев Ж., Эне тил : 1-класс үчүн окуу китеbi Мектеп, 18-бас. 1988. – 159 б.

301. Мукамбаев Ж., Ш. Шүкүралиев. 3-класста эне тилин окутуу : Мугалим. үчүн колдонмо Ж. Мукамбаев, – Ф.: Мектеп, 1988

302. Мукамбаев Ж., Маразыкова З. Кыргыз тили: 3-класс\ 6 жашынан окугандар үчүн окуу китеbi Ф.:Мектеп, 1988. – 165 б.

303. Орусбаева Б. Ө. Разговорник русско-киргизский-Кыргызча-орусча сүйлөшмө(Соавторы-Р.Б. Бекканова, Р.П.Хван). – Фрунзе: КСЭ башкы редакциясы,1988.–384.

304. Орусбаева Б. Ө. Русско-киргизский словарь-Орусча-кыргызча сөздүк: Более 13500 слов(Составители-соавторы: Р.П. Хван,Дж.Ш. Шуккуров, Ю.Я. Яншансин). 4-е изд.исп.и дол. – Фрунзе: КСЭ башкы редакциясы, 1988.–380с.(Предедущие издания данного словаря были опубликованы в 1955,1964, 1977гг.).

305. Садыков Т. Синтез словоформ в машинном фонде кыргызского языка // МФЯН СССР, Таллин, 1988, с 14.

**306.** Ахматов Т. К. Азыркы кыргыз тилинин программысы: (Университеттин журналистика адистиги учун). (авторлоштору – Мукамбаев Ж., Асаналиев У., Сапарбаев А.).

**307.** Дыйканов. К. Обратный словарь киргизского языка Фрунзе, 1989.

**308.** Жапаров Ш. Кыргыз адам аттары Кырг. ССР ИА, Тил жана адабият ин.ту. –Ф: Илим, 1989. 113 б.

**309.** Жусупакматов У. Кыргыз тилинин программысы: (Тилди катын-катыш деңгээлинде билүү учун). (авторлоштор – Жалилов А., Ибрагимов К., Назаров А., Нуруев Т.). Фрунзе, 1989.

**310.** Васильев А. И., Мусаев С. Кыргызча-орусча сүйлөшмө-Русско-киргиз-ский разговорник. – Ф.: Мектеп, 1989.–192 б.

Бул сүйлөшмөдө орус жана кыргыз тилдеринде өтө жыш колдонулган сөздөр жана айтылыштар камтылды. Сүйлөшмө орус же кыргыз тилин үйрөнгүсү келгендердин баарына арналат.

**311.** Орусбаев А. Орус тилинде иштеген балдар бакчасынын улуу жана даярдоо группаларында кыргыз тилин үйрөтүү мектеп, программысы. – Ф.: Мектеп, 1989- 36 б. (автор. – Орусбаева Т. А., Акматов К., Байгалиева А: Т. ).

**312.** Шатманов С. Алиппе: Учеб. кыргыз язык для 1-кл. русских школы. Пробный Ф.: Мектеп, 1989. 94 с.

**313.** Шатманов С. Кыргыз тили: Учеб. кыргыз язык для 2-кл. русских школы. Ф.: Мектеп, 1989. 224 с.

**314.** Жусупакматов У. Кыргыз тилинин программысы: (ЖОЖдор-дун филолог эмес бөл-үмдөрү учун). (автор – Ибрагимов К., Жалилов А., Нуруев Т., Назаров А.). Фрунзе, 1989.

**315.** Кондучалова С. Абдулаев Э. Эне тил. 2-класс үчүн. 14-бас. Ф.: 1989.

**316.** Ахматов Т.К., Супрун А.Е., Скирдов В.Д. Грамматика русского языка: (Синтаксис. Учебник для 8–9 классов киргизской школы). –Ф.: Мектеп, 1990. – 237 стр. (учунчү толукталган, такталган басылыши 1993-ж. жарык көргөн).

Кыргыз мектептеринин 8–9-класстары үчүн орус тилинин синтаксис бөлүмүнө арналган.

**317.** Ахматов Т.К., Өмүралиева С. Кыргыз тили: (Фонетика, лексика. Жогорку окуу жайларынын филология факультеттеринин студенттери үчүн окуу китеbi). – Ф.: Мектеп, 1990. – 235 б.

Кыргыз тилинин фонетика жана лексика бөлүмдөрү боюнча жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн жазылган эмгек.

**318.** Давлетов С. А. Официалдуу-иштиктүү стиль жана аны мектептерде окутуу. Мугалимдер үчүн методикалык колдонмо. – Ф.: Мектеп, 1990, 72 б.

Бул окуу куралы иш кагаздарын жазууда атайын эреже катары колдонуулуучу официалдуу-иштиктүү стилди көрсөтөт.

**319.** Кондучалова Сагыйпа, Абдулаев Эсенкул ж.б. Эне тил: 3-класс / б жашынан окугандар үчүн окуу китеbi 2-бас. Б. ,1990.

Мектеп программына ылайык жазылган кенже жаштагы балдарды (3-класс) окутууда колдонуулуучу атайын окуу китеbi.

**320.** Мукамбаев Ж., Шүкүралиев Ш. Кыргыз тили: 1-класс үчүн. – 19-бас. Ф.:1990.

Кенже жаштагы балдарды (1-класс) окутууда колдонуулуучу кыргыз тили боюнча курал.

**321.** Мукамбаев Ж., Эл ичи-өнөр кенчи : Публ. – Ф. : Адабият, 1990. – 222 б. Очерктер.

Кыргыз элинин оозеки речинде жана жазма тилинде колдонуулуучу өтө баалуу материалдык булак катары жыйналган очерктер.

**322.** Джаманкулова К. Т. Байланыштуу речти V классста окутуу. Фрунзе: Мектеп, 1990, 4,2 б.т., 76 бет.

Бул китепчеде жаңы окуу программынын талаптарына ылайык байланыштуу речь жана ошондой эле сөз жасоо теориялык жана практический жактан каралып, мугалимдер үчүн методикалык колдонмолов сунуш кылышат.

**323.** Жусупакматов У. Чеченлик өнөрдүн программы-колдонмосу. (автор. – Шерiev Ж., Жалилов А.). 1990.

Бул чеченлик өнөрдүн атайын түзүлгөн колдонмосу кыргыз элинин көөнөрбөс булактарын пайдаланууга көрсөтмө катары берилет.

**324.** Орусбаев А. Языковая жизнь Киргизии: (Функциональная аистрибуция языков). – Ф.: Илим, 1990. – 294 с.

Книга является последовательным изложением языковой жизни народов. Исследуется функциональная дистрибуция языков.

325. Шатманов Садыбакас Алиппе: Учеб. кыргыз язык для 1-кл. русских школы. Пробный Ф.: Мектеп, 1990. 95 с.

Орус мектептеринде 1-класстар үчүн кыргыз тилин окутууга түзүлгөн атайын окуу куралы.

326. Юпусалиев Б. М. Манас (Кыргыз элинин баатырдык эпосу). -3-китеп. -М.: Наука, 1990. 512 б. басмага С. Мусаев менен бирге даярдаган.

Китепте кыргыз элинин баатырдык эпосу «Манас» фольклордук чыгармасынын 3-томундагы турмуш-жагдай, окуялар, салгылашуулар, тарыхый эпизоддор ж.б. чагылдырылган.

1991

327. Дыйканова Ч. К. Очерки исторической лексики киргизского языка. В соавторстве. Бишкек, Илим. 1991.

Рассматриваются социальные термины по номинации лиц в тюркских языках алтайской группы, ведется сравнение кыргызской лексики с хакасскими, тувинскими и алтайскими языками.

328. Жусупакматов У. Библиографиялык сөздүк. (авторлошу Шерипов Ж.). Б., 1991.

Кыргыз тилин жана адабиятын окутуу боюнча түзүлгөн библиографиялык сөздүк, адистерге изилдөө иштеринде керектүү материал катары каралат.

329. Жумалиев Ж. Фергана кыргыз говорорунун лексикасы. -Бишкек: Илим, 1991, 136 б., Нускасы 300.

Эмгекте Өзбек ССРинин Наманган, Анжыян областтарындагы кыргыз говорорунун багбанчылык, бакчачылык жана жүзүмчүлүк лексикасы изилдөөгө алынат.

330. Орусбаева Б. О. Разговорник русско-киргизский – Орусча-кыргызча сүйлөшмө. Фрунзе Бишкек: КСЭ башкы редакциясы, 1991. – 240бет.

Сөздүк орус тилин үйрөнүп жаткан кыргыз атуулдарына пайдалануу үчүн иштелип чыкты. 1988-жылы чыккан сүйлөшмөнүн ондолуп, толукташып 2-басылыши.

331. Өмүралиева С., Сапарбаев А. Кыргыз тили: X-XI кл. үчүн окуу китеbi. – Б., 1991.

Жалпы билим берүүчү орто мектептер, гимназия, лицейлер жана жеке менчик мектептер үчүн иштелип чыккан атайын окуу китеbi.

334. Орусбаев А. Функциональная дистрибуция языков. (На материале языковой практики в Киргизии): док. Дис.автореф. 10.02.19- М.: 1991. – 49 с.

Работа является последовательным изложением языковой жизни народов. Исследуется функциональная дистрибуция языков.

335. Орусбаев А. Кыргыз тили : (Учебник для учащихся 3-класса, русской школы). 1- бас. – Ф.: Мектеп, 1991. – 217 б. (автор. – Абылаева Н., Рысбаев С.).

Орус мектептеринин 3- классстары үчүн ылайыкталып түзүлгөн кыргыз тили сабагы боюнча окуу ките.

336. Орусбаев А. Кыргыз тили боюнча изилдөөлөр: 1- бөлүк – Сегменттик бирдиктер : 2- бөлүк – Суперсегменттик бирдиктер. – Б.: Илим, 1991. – 227 б. (автор. – Токтоналиев К.).

Кыргыз тилинде фонетика боюнча изилдөөлөр сегменттик жана суперсегменттик бирдиктер эксперименттик жол менен берилет. Тилдин тыбыштык түзүлүшүндөгү методдор жөнүндө сөз болот.

337. Садыков Т. Математикалык кыскача энциклопедия. Бишкек, 1991. Энциклопедияга Т. Садыков тарабынан: автомат катормосу, автоматтар теориясы, айтымдарды эсептөө, башкаруу системасы, кибернетика, бинардык форма, конструктивдик анализ, конструктивдик семантика, конфигурация, лингвостатистика, математикалык жабдуу, математикалык лингвистика, окшоштук теориясы, расписаниелер теориясы, рефлексиялуулук, талаа, тамамдама ыкма, чексиз кичинелер эсептөөсү, чондук, ЭЭМ де кыргыз тилин изилдөөлөр боюнча аныктамалар берилген.

338. Токтоналиев К. Т., Орусбаев А.О. Кыргыз тилинин фонетикасы боюнча изилдөөлөр. Бишкек: «Илим» 1991 – 227 б.

Колунуздардагы китепте кыргыз тилинде үндүү жана үнсүз тыбыштарды эксперименталдык-фонетикалык жактан изилдөөнүн жыйынтыктары, алардын сөз жана кеп агымындагы мунөздөмөлөрү берилген. Тилдин тыбыштык түзүлүшүн эксперименттик жол менен изилдөөнүн методдору жана кеп жасоо теориясы жөнүндө сөз болот.

339. Токтоналиев К. Т.. Кыргыз тилин үйрөнөбүз. Фрунзе, «Мектеп» 1991.

Китепте кыргыз тилинин фонетикалык, лексикалык түзүлүшү көнүгүүлөр менен берилген. Грамматикалык таблицалар кошо тиркелет.

340. Токтоналиев К. Т. Аскерге чакыруучулар үчүн сүйлөшмө. Фрунзе, «Мектеп» 1991.

Орус тилиндеги командаларга, айтымдарга, терминдерге түшүндүрмө берилip, аларды эне тиңдеги түшүнүктөрү берилген.

341. Шатманов Садыбакас. Кыргыз тили: Учеб. кыргыз язык для 2-кл. русских школы. Ф.: Мектеп, 1991. 225 с. 2-выпуск.

Кыргыз тилин орус мектептеринин 2-класстарында окутуу үчүн атайдышилелип чыккан окуу китеbi.

## 1992

342. Жусупакматов У. Ноодагы кат. 1992. 88 б.

Китепте байыркылардын сүрөт – жазмасы, жер жерлериндеги ноолордо, жылга-жылбаттарда, аска беттингеди таштарда коло доорунда чигилген жаз-маларын, пиктограммаларын, лабиринт чектерин изилдөө менен ай, күн календарын эсептөөгө жана жылдыз картасын түзүүгө жергебизде кени-ри маалымат альшкандыгы жөнүндө баяндалат.

343. Кондуchalова С., Эне тил. авторлош. Абдулдаев Э. ж.б.: 3-бас. Б., 1992.

Мектеп программасына ылайык жазылган кеңже жаштагы балдарды эне тилге окутууда колдонулуучу атайдын окуу китеbi.

344. Орусбаев А. Кыргызча-орусча тил ачар. Ф.: ППО- Периодика, 1992, 30 б. (авторлош Камбаров Э.).

Сүйлөшмө гражданык авиация кызметкерлери үчүн кыргызча-орусча даярдалган атайдын көрсөтмө катары пайдаланылат.

345. Сагынбеков И. Ч. Айтматовдун чыгармаларынын кыргызча-орусча минимум сөздүгү. Эмгектин соавтору Бакыт Иманак уулу. Б., 1992, 47 б.

Сөздүк 1988-жылы алынган Ч.Айтматовдун 199947 сөз колдонушунун негизинде түзүлгөн.

346. Садыков Т. Основы киргизской фонологии и морфонологии. Б: Илим, 1992. – 157 с.

Книга является исследованием по фонетике киргизского языка. Излагается основы киргизской фонологии и морфонологии.

## 1993

347. Мусаев С. Ж. Кеп маданиятынын маселелери. -Б., 1993. – 165 б. Эмгек кыргыз тил илиминде ушу бүгүнкү күнгө чейин иштелбей көз жаздымда калып келген маселелер кеп маданиятына арналган. Мында кеп маданиятынын баскычтары, келтин коммуникативдик сапаттары, коммуникативдик максаттуулугу, тиңдик системанын жана структуралын нормасы жөнүндө сез болот да, келте реалдуу колдонулууп жургөн конкреттүү факт-материалдар анализе алынат, Ушунун натыйжасында кыргыз тилинин кеп маданиятын арттыруунун сунуштары берилет.

## 1994

348. Джаманкулова К. Т. Кыргыз тилинин программы (ортос мектептердин V-XI кл. үчүн). Түзүүчүлөрдүн бири. – Бишкек: Кыргызстан, 1994, 4 б.т.; Аталган программа. – Бишкек: Кыргызстан, 1998 (толукталып басылыши), 4.б.т., 79 бет.

Программаны түзүүчүлөр: КУУнун доценти А.Сапарбаев, Кыргыз билим берүү институтунун ага илиний кызметкерлери Г.Жаманкулова, В.Мусаева; Бишкек шаарындагы № 66 мектептин кыргыз тили мугалими Н.А.Абдесов.

349. Сагынбеков И. Ч. Айтматовдун чыгармаларынын алфавиттик жыштык сөздүгү. Эмгектин соавтору Бакыт Иманак уулу. Б., 1994., 284 б.

Алфавиттүү жыштык сөздүк 1988-жылы алынган 199947 сөз колдонушунун негизинде түзүлгөн.

350. Усубалиев Б. Көркөм чыгармага лингвостилистикалык илик. Кыргыз Республика УИАсынын Тил илими институтунун Окумуштуулар кеңеши сунуш кылган; Б.; 1994.200-б.

Китепте 1-бап Көркөм чыгарма жана тил, 2-бап Көркөм көптин өзгөчөлүгү, 3-бап Тил эстетикасы жөнүндө лингвистикалык иликтөө жургүзүлдү.

## 1995

351. Мукамбаев Ж., Маразыкова З. Кыргыз тили: 6 жашынан үчүн. окуу китеbi – 3-бас., – Б. :1995. – 160 б.

Кеңже курактагы б.а. б жаштагы балдарды окутууда колдонулуучу кыргыз тили боюнча кураал.

**352. Орзбаева Б. Ө. Сөз:(Сөздүн түзүлүшү) – Слово (Структура слова). – Бишкек: Илим, 1994.–260 бет.**

Бул монография эне тилибиздеги унгутөлөсөндөн түбүштүк жана мун түзүлүш өзгөчөлүктөрүн илимий талдоого арналган. Унгутөлөсөндөн бир, эки же бир нече муундан турғандыктан алардын ички түзүлүш жолдору, алардагы законченемдүү көрүнүштөр унгуларды бир канча типтерге топтоштуруп, алардагы өзара оқшоштук жана айырмачылыктарынын себептерин ачып берүү аракети жасалган.

**353. Орзбаева Б. Ө. Кыргыз тил илимнин маанилүү маселелери: (макалалар жыйнагы) – Бишкек: Илим, 1995,399бет.**

Макалалардын жыйнагы автордун кыргыз тил илимнин маанилүү салааларынан болгон морфология жана сөз жасоо, лексикология жана терминология, кыргыз тилинин тарыхы, тил маданиятынын илимий маселелерине жатуучу – орфография жана графика, эне тилен мамлекеттик статусуна тиешелүү, ошондой эле айрым ири илимпоздордун өмүр жолуна арналган изилдөөлөрүн камтыйт.

**354. Садыков Т., Орзбаева Б., Мусаев С., Абдувалиев И., Мураталиева Ж. Кыргыз тилинин жазуу эрежелери. Б. Акыл, 1995, 24 б.**

Китепте кыргыз тилинде ар түрдүү багыттагы жазылган иш кагаздарынын, адабий чыгармалардын, илимий адабияттардын, жалпы эле кыргыз тилин сүйүүчүлөрдүн ж.б. колдонуусуна ылайык эрежелердин жазуу тартиби сыпатталды.

### 1996

**355. Абдувалиев И. А. Кыргыз тили жана адабияты боюнча тесттер: Орто мектептин бүтүрүүчүлөрү, студенттер жана мугалимдер үчүн методикалык колдонмо. – Бишкек, 1996. – 32 б. (Авторлошу: Тиллебаев С.)**

**356. Давлетов С.А. Байланыштууречь. Мугалимдер үчүн методикалык колдонмо. -Бишкек: Мектеп, 1999, 6**

**357. Жапаров Ш. (Библиографический справочник) Б.:1996.**

Бул китепте библиографиялык әмгектер хронологиялык принципте, телеграфтык стилде, мамлекеттик библиографиялык стандартка ылайык жайгаштырылды.

**358. Ибрагимов С. Кыргыз тили. Учебник для 8 класса русской школы. Б., 1996, 2009.**

Китеп орус мектептердин 8-класстары үчүн түзүлгөн кыргыз тили боюнча окуу китеbi болуп саналат.

**359. Ибрагимов С. Кыргыз жана орус тиленин салыштырма типологиясы боюнча программа. Б., 1996, 16 б.**

Китепте кыргыз жана орус тиленин материалдары боюнча салыштырма типологиялык программа каралат.

**360. Мамытов Ж., Атакишиева М. Кыргыз тили. Ондолуп. 2-бас. – Б.: Кыргызстан, 1996. – 112 б.**

Окуу программысы орус мектептердеги 7- класстын окуучуларына кыргыз тили боюнча түзүлгөн атайын окуу китеbi.

**361. Токоев Т.Т. Кыргыз тилинде парцеляция кубулушу (жөнөкөй сүйлөм аспектисинде), Б., 1996, 102 б. 6,25 б.т.**

Әмгекте кыргыз тилинде жөнөкөй сүйлөмдөрдүн айрым мүчөлөрүнүн, жөнөкөй сүйлөмдөрдүн татаалдашкан айрым түрлөрүнүн жана татаал сүйлөмдөрдүн айрым бөлүктөрүнүн сүйлөм чек арасынан тышкary жайланаңып калышы, бүгүнкү күндөгү басма сөз каражаттарында адаттагы калыптанган стилдик көрүнүш катары кенири колдонулуп калган өзгөчөлүктөрдүн негизги мазмунун аныктап турган кубулуш катары парцеляция кубулушу берилген.

**362. Токоев Т.Т., Токтоналиев К.Т. Кыргыз тили (окуу куралы). Б., 1996, 206 б., 14 б.т.**

Китепте кыргыз тилинин фонетикалык, лексикалык жана грамматикалык түзүлүшү кыска эрежелер менен берилген. Окуу китеbi кыргыз тили боюнча экзамен тапшырууучу абитруиенттерге арналат.

### 1997

**363. Абдувалиев И. А., Садыков Т. Азыркы кыргыз тили: морфология. – Жогорку окуу жайлардын филология факультеттеринин студенттери үчүн окуу ките. – Бишкек, 1997. – 296 б. (Авторлошу: Садыков Т.).**

«Сорос-Кыргызстан» фонду тарабынан уюштурулган жашырын конкурстун 1-грантына татыктуу болуп жарыяланган. Эмгекте азыркы кыргыз тилинин морфология бөлүмүнүн грамматикалык категориилары, сөздүн тутумдук түзүлүшү, сөз мүчөлөрү, сөз түркүмдөрү тууралуу кенири маамымат берилген. Китепте сөз мүчөлөрү, сөз жасоо, айрым сөз түркүмдөрү боюнча жаңыча көз караштар айтылган.

**364. Дыйканова Ч. К. Мы изучаем кыргызский язык. Бишкек,1997.–280с.**

Учебник кыргызского языка, построенный на коммуникативной основе, рассчитан для аудиторных, кружковых и самостоятельных занятий студентов неязыковых специальностей вузов и учащихся старших классов средних школ.

365. Садыков Т., Абдувалиев И. Азыркы кыргыз тили: морфология. Жогорку окуу жайларынын филология факультетинин студенттери үчүн окуу китеbi). Б: Кыргызстан-Сорос фонду, Гуманитардык билим берүүнү өзгөртүү программасы, 1997. – 294 б.

Окуу китеپ окуу программасына ылайык жазылды. Морфология курсун толук чагылдыруу максатында сөз тутуму, сөз жасоо, жөнөкөй жана татаал сөздөр деген темалар да жаңыдан киргизилди.

1998

366. Дыйканова Ч. К. Структура односложных корневых слов и основ( на материале исконной и заимствованной лексики кыргызского языка) Бишкек, Илим, 1998.–177

В монографии рассматриваются структурные типы корней и проводится сравнение с корнями других современных тюркских языков и языком древнетюркских памятников.

367. Дыйканова Ч. К. Эл аралык сөздөрдүн түшүндүрмө сөздүгү. Соавтор менен. Бишкек, 1998.–186

Сөздүккө коомдук планда маанилүү деп эсептелген тандалма эл аралык сөздөр- азыркы коомдун саясий турмушка, илим менен техникага, искусство менен спортко тиешелү негизги түшүнүктөрдү, кубулуштарды, нерселерди белгилеген сөздөр кирди.

368. Дыйканова Ч. К. Кыргыз тилин үйрөнөбүз. Окуу китебине методикалык колдонмо. Бишкек, 1998.–207.

Бул методикалык колдонмо кыргыз тилин үйрөнүүчүлөргө арналат. Кыргыз тили боюнча материалдар жөнөкөйлөтүп, түшүнүүгө ылайык түзүлдү.

369. Жусупакматов У.. Саймалы-Таш (Сүрөт-жазма сырлары). -1- том.1998. «Илим» басмасы .

Эмгектин негизги максаты аталган асыл мурасты сүрөт – жазма (пиктография ) багытында үйрөнүү, ошондой эле аны коплекстик түрдө таанып билүү.

370. Мукамбаев Ж. Кыргыз диалектологиясы жана фразеология. Жогорку окуу жайларынын филол. фак. студ. үчүн кошумча окуу китеbi. Б.: Кыргызстан, 1998. 168 б.

Кыргыз диалектологиясы жана фразеология боюнча программа ык материалдарды терең өздөштүрүү максатында китеңке автордун көп жылдык изилдөөлөрү кирди.

371. Мусаев С.Ж. 1-Бөлүк. Жалпы тил илими. КМУУ, Кыргыз филология факультети. –Б., 1998. –211 б. Тил илиминин тарыхы 1-бөлүк,

Окуу китеп тил илиминин жарапшындағы, анын өзүнчө илим катары калыптанышындағы ар кандай көз караштар, багыттар, лингвисттикалык мектептер жана алардын тутунган концепциялары менен окурмандарды тааныштырып, бул илимдин орчуңдуу маселелери жөнүндө баян этет.

372. Сыдыков Ж. К. Тил саясаты жана мамлекеттик тилен актуалдуу маселелери. Бишкек, 1998.

Китеpte КРУИАнын мүчө корреспонденти Ж. К. Сыдыковдун мамлекеттик тилен актуалдуу маселелерине арналган илимий макалалары берилген.

373. Орзубаева Б. Ө. Кыргызский язык: (Краткий грамматический очерк). – Бишкек: Илим, 1998.–72стр. Соавтор - Сыдыков С.

1999

374. Абдувалиев И. А. Азыркы кыргыз тили: лексикография. Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институтунун студенттери үчүн окуу курал. – Бишкек, 1999. – 32 б.

Китеpte лексикологиянын бир бөлүмү катары лексикографиянын алдыга койгон мидеттери, жалпы түрк, анын ичинде кыргыз лексикографиясынын тарыхый калыптанышы, өнүгүшү тууралуу сөз болуп, М. Каширинин сөздүгүнөн баштап дээрлик XX кылымга чейин араб жазуусу менен жазылып жарык көрүп келген лексикографиялык эмгектер туура-луу маалымат берилген. Акыркы кылымдарда Батыш Европада жана Россияда жарык көргөн сөздүктөр жөнүндө баяндоолор бар.

375. Абдулаев Э. Азыркы кыргыз тили: Фонетика. Орфоэпия. Графика жана орфография. Лексикология жана фразеология Бишкек «Кыргызстан» 1998, 247 б.

Китеpte азыркы кыргыз тили боюнча фонетика, орфоэпия, Графика, орфография, лексикология жана фразеология маселелери каралат.

**376.** Орусбаев А. ж.б. Англо-киргизский, киргизско-английский словарь: Дипломатических терминов: Кырг. – Рос. Слав, ун-т. – В.: КРСУ, 1999.

**377.** Өмүралиева С. Чайтматовдун көркөм чыгармаларына лингвистикалык илик Б.: 1999 (Ч. Айтматовдун 70 жылдык мааракесине арналат).

Бул окуу – методикалык курал филология факультетинин V курсунун, студенттери үчүн арналат. Окуу методикалык куралда текст жана анын түзүлүшү, анын категориялары теориялык маседе катары, ал эми Ч.Айтматовдун чыгармалары талдоо үчүн колдонулду.

**378.** Мукамбаев, Жээмбай. Кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү. Б., 1999.

**379.** Жусупакматов У. Саймалы-Таш (Сүрөт-жазма сырлары). –2-том. «Илим» басмасы. 1999.

Таш сүрөт- жазмасына чегилген « Баш Оона» системасы , «Күн Түү» түшүнүгү , « Кумайык» баяны жөнүндө жазат жана алардын мифофилософиялык негиздері , астрономиялык абалдары , эпикалык элестери, ошондой эле этнографиялык чектери туурасында сөз болот .

**380.** Жумалиев Ж. Кыргыз жазуусунун тарыхы боюнча программа. – Бишкек, 1999.

**381.** Жусупакматов У. Структура пиктографических текстов петрографии из Саймалы- Таша. Бишкек, 1999.

2000

**382.** Абдувалиев И. Кыргыз тили. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 9 -классы үчүн окуу китеп. – Бишкек, 2000.

Орто мектептердин 9-классы үчүн мамлекеттик программанын негизинде жазылган бул окуу китепте кыргыз тилинин грамматикалык түзүлүшүнү тиешелүү бөлүмдөрү атайдын суроолор жана аткарыла турган көнүгүүлөр сунушталып аткарылган. Китеп балдарга Кыргыз Республикасынын кооз жаратылышы, атактуу искуства кызметкерлаери жана белгилүү инсандары тууралуу маалыматтарды берет. Окуучулардын кыргызча окуп үйрөнүүлөрү үчүн кызыктую жана тарбиялык мааниси бер тексттер, кыргызча-орусча жана орусча-кыргызча кыскача сөздүктөр тиркелиген.

**384.** Биялиев А. Кыргыз диалектологиясы ЖОЖдун студенттери үчүн окуу китеби – Б.: 2000.

Адабий тилибиздин калыптанып өнүгүшүн, анын ар кыл (фонетикалык, лексикалык, грамматикалык) нормаларынын кабыл алынышын жана колдонулушун студенттер түшүнүү, өздөштүрүү үчүн аны далидеген тилдик фактылар менен маалыматтарын талдоо аркылуу бул окуу китеби жазылды.

**385.** Ибрагимов С. Тил илиминин негиздері (монография). Б., 2000, 2009.

Эмгекте кыргыз тил илиминин негиздері каралган. Китеп, албетте, илимий негизден айрыкча жаш окумуштууларга, студенттерге арналат.

**386.** Мусаев С.Ж. Текст: прагматика, структура. КР УИА, Тил илими институту.– Б.: 2000. – 322 б.

Монографияда жалпы тил илиминин теориялык проблемаларынын бири болгон тексттин система – структуралык бүтүндүк катары куралыш, уюшулуш законченемдүүлүктөрү прогматикалык аспектиден териштириүгө алынат. Тексттин кептик бүтүн бирдик катары макызы, анын конституэнттеринин өз ара байланышы, карым-катыштын коммуникативдик лингвистиканын илимий-теориялык жоболоруна ылайык иликтенет.

**387.** Мусаев С.Ж. Тексттин коммуникативдик структурасы. КР УИА, Тил илими институту. –Б., 2000. –338 б.

**388.** Орзубаева Б. Ө. Сөз курамы. –Бишкек:Мектеп, 2000.–358бет.

Китептин биринчи бөлүмүдө автор эне тилибиздеги үңгү төл сөздөрдүн тыбыштык жана муун түзүлүш өзгөчөлүктөрүн илимий талдоого алган. Үңгү сөздөрдүн ички түзүлүшүн изилдеп жана аларды бир канча типтерге бөлүштүрүп, окшоштуктарын жана айырмачылыктарын ачып берген.

Китептин экинчи бөлүмү куранды мүчөлөрдү камтыйт.Анда эки жүзгө жакын морфема талдоогот алынып, алардын сөз жасоо өзгөчөлүктөрү жөнүндө сөз болот. (Жогорку окуу жайлардын филология факультеттери үчүн).

**389.** Өмүралиева С.Ө. Кыргыз тили:/лексика/ Бишкек, 2000, 117бет.

Китепте сөз, анын касиети жана маанилери изиленген.Ошондой эле фразеологизм, активдүү жана пассивдүү лексика, сөздөрдүн колдонулуу чөйрөсү боюнча да иликтөө жүргүзүлгөн.

**390.** Усмамбетов Б. Ж. Кыргыз тилиндеги кол өнөрчүлүккө байланышту терминдердин кыскача сөздүгү (Сөздүк). КР УИА, Бишкек, 2000. 56.т.

Китепте кол өнөрчүлүккө байланышту терминдердин түшүнүүрмөсү берилген.

- 391. Ахматов Т.К., Аширбаев Т. Иш кагаздары: (Мамлекеттік тилде иш жүргүзүү). – Б.: Мамлекеттік тил жана энциклопедия борбору, 2001. – 168 бет.**

Бул эмгектин максаты иш кагаздарын кыргыз тилинде жазууга үйрөтүү. Китептин жардамы менен кыргыз тилин билген, иш кагаздарынын лексика-грамматикалық, стилистикалық өзгөчөлүгүн терендерээк өздөштүрүнү каалагандар тил үрөнүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Окуу куралы иш кагаздарын мамлекеттік тилде жүргүзүүнү үрөнгүсү келген мамлекеттік жана жеке менчик уом, мекеме, ишканалардын кызметкерлерине, жогорку окуу жайлардын студенттерине, атайын курстардын угуучуларына арналат.

- 392. Абдувалиев И. А. Профессиональная лексика в кыргызском языке: сравнительно-типологический анализ на материале конноспортивной лексики. – Бишкек, 2001. – 120 б.**

Монографияда кыргыз тилинин кесиптик лексикасы, анын калыпташы тууралуу кыскача ой айтылып, кыргыздардын ат оюндары тууралуу сөз болуп, андагы эл оозунда айтылып келаткан сөздөр лексика-тематикалық топторго ажыратылып, текстештирме-тарыхый методдун тажрый-баларынын негизинде таддоолор жүргүзүлгөн. Кыргыз тилинин кесиптик лексикасынын бул тармагы боюнча төл жана кабыл алынган сөздөр этиологиялык иликтөөлөргө, изилдөөлөргө алынган.

- 393. Джаманкулова К. Т. Кыргыз тилиндеги бышыктооч мүчөлөр (монография). – Бишкек-Жалал-Абад, ЖАМУ, 2001, 12, 3 б.т., 198 бет.**

Монографияда кыргыз тилинин маанилүү маселелеринин бири бышыктооч мүчөлөрүнүн табиятын аныктоо каралат. Негизинен орун жана мезгил бышыктоочтор талданат. Эмгек тилчи-адистер, ошондой эле аспиранттар, студенттер үчүн даярдалган.

- 394. Дыйканова Ч. К. Киргиз тилини урганамиз. Бишкек, 2001, –279 Учебник кыргызского языка для узбекских групп написан в соавторстве с Толоковой Э., Сулаймановой Л.**

- 395. Жапаров Ш. Адам аттары – эл байлыгы (1 – бөлүк) – 2001. 176 б.**

Бул эмгекте илимий-популярдуу формада бүтүнкүү кездеги кыргыз энчилүү адам аттары, алардың системасы, лингвистикалық тарыхый-этнографиялық бөтөнчөлүгү көрсөтүлөт. Наристеге энчилүү ат берүүдөгү кыргыз

элиндеги негизги мыйзам-ченемдери, салт-санаалары жана эстетико-этикалық, педагогикалық нормалары баяндалып, балага ысым үйгарууга байланыштуу практикалык кеп-кеңештер айтылып, коомдук талаптар тууралуу сөз болот. Кыскача (көбүнчө конкреттүү мисалдардын негизинде) киши аттарынын түшүндүрмө сөздүгү берилген. Китең кыргыз энчилүү адам аттарына (антропонимдерине) кызыккандарга, алар аркылуу элдин ономастикалық маданиятын сыйлагандарга жана калайык калкка багытталган.

- 396. Ибрагимов С. Кыргыз тилинин синтаксиси. Изилдениш тарыхынан (монография). Б., 2001.**

Эмгекте кыргыз тилинин синтаксисинин тарыхы берилген. Аталган китең кыргыз тилин сүйүүчүлөргө, студенттерге, магистранттарга, аспиранттарга жана мугалимдерге арналат.

- 396. Ибрагимов С. Вопросы сложносочиненного предложения кыргызского и русского языков в аспекте лингвокультурологии (монография). Б., 2001.**

**397. Конкобаев К. Кыргыз тилинин фразеологиялық сөздүгү. Бишкек, 2001.** Сөздүктө кыргыз тилинин фразеологиялық айкалыштарынын түрлөрү, вариантыры мүмкүн болушунча толук камтылды. Алардын түшүндүрмөлөрү адабий чыгармалардан, мезгилдүү басма сөздөн, саясий, илимий ж.б. адабияттардан, оозеки тилден алынган мисалдар (цитаталар) менен бекемделди.

- 397. Осмонова Ж. Кыргыз тилинин фразеологиялық сөздүгү. Бишкек, 2001. 519 б.**

Экинчи жолу басылып жаткан бул «Сөздүктө» кыргыз тилинин фразеологиялық айкалыштарынын түрлөрү, вариантыры мүмкүн болушунча толук камтылды. Алардын түшүндүрмөлөрү адабий чыгармалардан, мезгилдүү басма сөздөн, саясий, илимий ж.б. адабияттардан, оозеки тилден алынган мисалдар (цитаталар) менен бекемделди.

- 398. Сыдыков С., Конкобаев К. Байыркы түрк жазуусу: (VII-Х.).** окуу китең. Бишкек 2001.

Эмгекте байыркы түрк уруулары, алардын ата-журту, кыскача тарыхы, окулушу, транскрипциясы, котормолору, жарыяланышы, изилдениши тууралуу маалыматтар орун алды. Орхон-Енисей эстеликтеридеги сөздөрдүн толук тизмеси, алардын окулушу, кыргызчасы сөздүк түрүндө тиркелди. Студенттеридин эски түрк жазуусун үйрөнүшүү үчүн көнүгүү тексттери, транскрипция, транслитерациялоо үчүн материалдар берилди.

**399.** Токоев Т. Т. Экспрессивдик конструкцияларды бири-биринен айырмалоо (методикалык көрсөтмө). Б., 2001, 32 б.

Эмгекте экспрессивдик конструкциялар бири-биринен кандай айырмалары берилген. Бул республиканың жогорку окуу жайларының Кыргыз филологиясы факультеттеринин студенттери үчүн методикалык колдонмо болуп саналат.

2002

**400.** Ахматов Т.К., Жалилов А., Айтманбетов А. Кеп маданиятынын негиздери боюнча программа: (Жогорку окуу жайлардың кыргыз тили жана адабияты адистигинде окуган студенттери үчүн). – Бишкек, 2002. – 16 бет.

Сүйлөшүүнүн, жаза билүүнүн негиздерин, сапаттарын, теориялык жагдайларын, категориялык талаптарын, нормаларын үйрөнүү үчүн студенттерге арналган эмгек.

**401.** Абдувалиев И. Сөздүн теги: этимология жана лексикография. Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институттун студенттери үчүн окуу курал. – Бишкек, 2002. – 64 б.

Китепте сөз жана анын кайдан келгендиги тууралуу жүрөт. Кыргыз тилинин лексикалык кору ички булактын жана сырткы булактын негизинде толукталып байып келатканыгы тууралуу ойлор айтылат.

**402.** Биялиев А. Кыргыз адабий тили жана анын адабий нормасы. Жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн окуу куралы. – Б.: 2002. – 192 б.

Бул чакан окуу китебинде адабий тилибиздин пайда болушу менен калыптанып өнүгүшү жана анын ар кыл (фонетикалык, грамматикалык, лексикалык) нормалары жөнүндө алгачкы ойлор баяндалат.

**403.** Джаманкулова К. Т. Байланыштуу кепти V-VI класстарда окутуунун методикасы (методикалык колдонмо). – Бишкек: 2002, 7,5 б.т.

Орто мектепте кыргыз тили сабагында окуучулардың байланыштуу речин өстүрүүнүн жол-жоболору, ыкмалары берилет. Байланыштуу кеп боюнча программага ылайык теориялык маалыматтар берилип, мисалдар, үлгүлөр көлтирилет, машыгуу жумуштары, оозеки жана жазуу иштери сунушталат.

**404.** Конкобаев К. Байыркы түрк жазуусу. Бишкек, 2002.

**405.** Сыдыков Ж. С. Байыркы кыргыз эли – кыргыз тили. Бишкек, 2002.

Эмгекте кыргыз элинин тарыхы жана тили, анын байыркы доорлордан азыркы күнгө чейинки өнүгүшү этно-генетикалык, этно-лингвистикалык маселелери, тарыхый булактарга таянуу менен сыйпатталат. Китеп тарыхка, тилге кызыккан баардык окурмандардын көцири чойросун арналат.

**406.** Жапаров Ш. Адам аттары – эл байлыгы: Кыргыз антропонимикону (кыргыз энчилүү адам аттарынын тизими): (2-бөлүк) – Б.: 2002.102 б.

Автор отуз жылдай убакыттан бери Кыргыз Республикасынын аркайсы аймагынан кыргыз энчилүү аттарын (антропонимдерди) жыйнап жүрөт. Чогулткан антропонимдери элүү миңге жакындалат барган, бирок бул китеңке жыйырма эки миңдөй гана берилди. Кыргыз аттары аткаралан кызматына карай-эр аттары, эпчи аттары (аял зат аттары) деген эки. бөлүктөн турат. Эмгек кыргыз антропонимдерине, ал аркылуу кыргыз ономастикалык лексикасына, системасына, структурасына кызыккандарага арналат.

**407.** Садыков Т., Орзубаева Б., Мусаев С., Абдувалиев И., Мураталиева Ж. Кыргыз тилинин жазуу эрежелеринин жаңы редакциясы. – Б.: 2002.

Эмгекте Кыргыз тилинин жазуу эрежелери толукталып, такталып берилди.

**408.** Токоев Т. Т. Тил жана сүйлөшүү проблемасы (методикалык көрсөтмө). Б., 2002, 49 б.

Көрсөтмө кыргыз тилинен сабак берген мектеп мугалимдерине, жогорку окуу жайларынын Кыргыз филологиясы факультеттеринин студенттери үчүн методикалык колдонмо болуп саналат.

**409.** Турсунов А. Кыргыз тилинин тыныш белгилери, 2002-ж. 8 басма табак.

Китепте кыргыз тилинин тыныш белгилерин жазууда туура колдонуунун эреже, жол-жоболору берилди. Жазууда тыныш белгилери колдонулбаса, анда айтылуучу ой-пикирдин мааниси чаташып, сүйлөмдө адамдын кандай сезими берилип жатканыгы белгисиз болуп калат, ошол себептен тыныш белгилери (пунктуация) пайдаланылат.

**410.** Усмамбетов Б.Ж. Кыргыз тилиндеги активдүү терминдердин сөздүгү (Сөздүк) КР УИА, Бишкек, 2002. 0,8 б.т.

Эмгекте кыргыз тилиндеги колдонулган активдүү терминдердин сөздүгү берилип, китеп жалпы эле окурмандарга арналган.

**411. Абдувалиев И. А.** Кыргыз тили: морфология боюнча лекциялар курсу. Жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн. – Бишкек, 2003. – 214 б.

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин студенттерине 1992–2003-жылдары окулган лекциялардын негизинде жазылган бул окуу куралда сөз жасоого жана сөз түркүмдөрүнө кеңири түшүндүрмөлөр берилип, китеп билимдерди текшерүү максатында ар бир бөлүмдө атайдын суроолор менен коштолгон. Ар бир баптарына тиешелүү адабияттардын тизмеси жана кыргыз тилинин морфологиясы боюнча тест тапшырмалары да берилген.

**412. Ахматов Т.К.** Кыргыз адабий тилинин нормалары. – Б., 2003. – 166 б.

Белгилүү бир адабий нормага салынган жалпы элдик тилюн жогорку формасы жөнүндөгү эмгек.

**413. Жумалиев Ж., Ормонбекова А.** Кыргыз диалектологиясы боюнча хрестоматия (окуу куралы). – Бишкек: Бийиктик, 2003. – 134 б. Нускасы 500.

Китепке диалектолог-изилдөөчүлөрдүн, ошонун ичинде автордун да ар кайсы аймактардан жазып алган диалектилүк тексттери академик Б.М.Юнусалиев бөлүштүргөндөй үч диалекти: түндүк, түштүк-чыгыш, түштүк-батыш (ичкилик) диалектилери тартибинде транскрипцияланып жайгаштырылган. Андай тексттер менен кошо Кыргызстандан тышкary аймактарда турган, атап айтканда, Казакстандык, Тажикстандык, Өзбекстандык, Афганистандык, Туркиялык жана Кытайлык кыргыздардан жазылып алынган тексттер киргизилген.

**414. Токоев Т.Т.** Сегментация жана атама фразалар (методикалык көрсөтмө). Б., 2003. – 49 б.

Китепте сүйлөшүүдөгү сегментация кубулушу жана атама фразалар берилген. Кыргыз филологиясы факультеттеринин студенттери үчүн методикалык колдонмо болуп саналат.

**415. Турсунов А.** Түрк тилдериндеги багының компоненти табыш жөндөмөдө турган этиштик сөз айкаштары (илимий макала) 2 басма табак 2003-ж. (Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин макалалар жыйнагы).

**416. Сыдыкова Т. К.** Барпы Алыкуловдун чыгармаларындағы диалектизмдер: канд. дисс. И.Арабаев атындагы КМПУ. – Б., 2003. 157 б.

**417. Абдувалиев И., Ормонбекова А.** Түркология боюнча лекциялар. Жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн окуу курал. 1. – Бишкек, 2004. – 60 б.

Китеп түркология боюнча лекциялардын бириңчиси болуп жарыкка чыккан. Бул лекциялардын мындан кийинкилеринин да жазыла тургандыгынан кабар берет. Эмгекте түркология илими тууралуу, анын алкагына түрк тилдери гана эмес, түрк элдеринин адабиятты, маданиятты, тарыхы, географиясы да кирээри айтылат. Түрк элдеринин байыркыларынын ар бирине кыскача илкөө бар.

**418. Абдувалиев И. А.** Кыргыз тили. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 9 -классы үчүн окуу китеп. – Бишкек, 2000. Студенттик илимий иштер. Методикалык колдонмо. – Бишкек, 2004. – 13 б. (Авторлушу: Абылқасымова Т).

**419. Ахматов Т. К.** Орузбаева Бүбүйна Өмүрзаковна. – Бишкек: Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы. Тил илими институту, 2004. – 43 б.

Б. Ө. Орузбаеванын өмүрү жана илимий ишмердүүлүгүнө арналган эмгек.

**420. Ахматов Т.К., Константин Кузьмич Юдахин:** [Биобиблиография]. – Б., 2004. – 1,6 басма табак.

К.К.Юдахиндин өмүрү жана илимий ишмердүүлүгүнө арналган эмгек.

**421. Ахматов Т.К.** Болот Мураталиевич Юнусалиев: [Биобиблиография]. – Б.: БГУ-Тил илими институту, 2004. – 55 бет.

К.К.Юдахиндин өмүрү жана илимий ишмердүүлүгүнө арналган эмгек.

**422. Жапаров Ш.** Кыргыз тиличилери: Библиографиялык тактам, окума. 1-том. КМПУ, НМУ-Б.; Нарын. 2004. – 228 б.

«Кыргыз тиличилери» деген эмгекке Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын анык мүчөлөрү (академиктери) менен мүчөкорреспонденттери, филология илимдеринин докторлору менен кандидаттары, кыргыз тили боюнча профессорлору, кыргыз тилин башка тилдерге салыштырып изилдешкен таанымал илимпоздор жана алысқы чет

мамлекеттерде кыргыз тили боюнча алектенген окумуштуулар, түркологдор киргизилди. Окумуштуулар алфавиттик тартипте жайгаштырылды. Илимпоздордун таржымалын, эмгегин баяндоодо «Кыргыз Совет Энциклопедиясында» (1976–1980) колдонулган принциптер пайдаланылды.

**423. Жапаров Ш.** Адам аттары – эл байлыгы. З-бөлүк, Б., 2004. – 59 бет.

**424. Жумалиев Ж.** Кыргыз тили. Энциклопедиялык окуу куралы. – Бишкек: Бишкек гуманитардык университетинин басмаканасы, 2004. – 496 б., Нускасы 200. (Мен түзгөндөрүм «Н» тамгасы жана бир нече персоналийлер).

«Кыргыз тили» энциклопедиялык окуу куралында жалпы эле адамзаттын тили, тил жөнүндөгү илим жана кыргыз тили жөнүндө ар тараптуу маалымат берилет.

**425. Жусупакматов У.** Коммуникативная структура пиктографических петроглифов и Саймалы-Таша. – Б., 2004

**426. Жусупакматов У.** Древние картосхемы: (Земли картосхемы петроглифов юго Кыргызстана). – Б., 2004.

**427. Өмуралиева С. Ө.** Кыргыз тили:/10-класстын окуучулары үчүн. Авторлоштору – Сапарбаев А., Эгембердиев Р., Мусаева В./ – Бишкек: Шам, 2004. – 228 бет.

Жалпы билим берүүчү орто мектептер, гимназия, лицейлер жана жеке менчик мектептер үчүн окуу китеши. Оңдолуп, толукталып 4-басылыши.

**428. Өмуралиева С. Ө.** Кыргыз тили:/ 11-класстар үчүн. Авторлоштору – Эгембердиев Р., Мусаева В./ – Бишкек: Шам, 2004. – 191 бет.

Жалпы билим берүүчү орто мектептер, гимназия, лицейлер жана жеке менчик мектептер үчүн окуу китеши. Оңдолуп, толукталып 4-басылыши.

**429. Орузбаева Б. Ө.** Кыргыз тили илими: (Макалалар жыйнагы, II том) – Бишкек: Илим, 2004. – 287бет.

Аталган макалалар жыйнагында кыргыздардын жазуусунун тарыхынан тартып, тил илиминин бүтүнкү күндөгү олуттуу маселелерине чейин жазған макалалар топтолгон. Жыйнактагы эмгектердин мазмуну жана тематикасы ар түрады.

**430. Орузбаева Б. Ө.** Мамлекеттик тилдин өркүндөө келечеги: 1989–1999-жылдар) Бишкек, Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2004. – 160 б.

Китеpte мамлекеттик тилдин өнүгүү жолдору терең илкөөгө алынган. Автор «Мамлекеттик тил» мыйзамын турмушка ашырууда жаралып

жаткан көйгөйлөрдү сыйна алуу менен айрым жетишкендиктерди да белгилеп кеткен.

**431. Орузбаева Б. Сагынбаева Б.** «Лингвистикалык терминдердин кыргызча-түркчө, түркчө-кыргызча сөздүгү». – Кайсери, 2004.

Лингвистикалык терминдердин кыргызча-түркчө, түркчө-кыргызча сөздүгү кыргызча, түркчөдөгү лингвистикалык терминдерди салыштырма планда камтыган биринчи эмгек болуп санаат.

**432. Сыдыкова Т.К.** Барпы Алыкуловдун чыгармаларынын тили. 1-том (Окуу куралы) – Б., Нарын, 2004. – 156 б.

Залкар төкмө абын Барпы Алыкуловдун чыгармаларынын тилине, көркөм сөз каражаттарына, лингвистикалык парасаттарына, лингвопоэтикалык аракеттерине назар ташталат.

**433. Токтоналиев К. Т.** Кыргыз тилиндеги айтымдын коммуникативик-функционалдык жана интонациялык структурасы. КР УИАнын Тил илими институту. – Б., 2004. – 308 б.

Монографияда кыргыз тилиндеги айтымдын коммуникативик-функционалдык жана интонациялык сируктурасы синтаксистик фонетиканын алкагында изилденди. Кыргыз тил таануу илиминде алгачкы жолу синтаксистик конструкция менен кептин интонациялык жабдылыши карым-каташта каралып, сүйлөм курулушунун грамматикалык каражаттарынын интонацияга тийгизген таасири, же тескерисинче, интонациялык кубулушун сүйлөмдүн маанилик маңызына тийгизген таасири аныкталды.

**434. Токтоналиев К. Т.** Побудительное предложение в современном киргизском языке. – Бишкек, 2004 (монография).

В монографии исследуются лексика-грамматические структуры побудительного предложения в современном киргизском языке. А также рассматривается интонационных структуры побудительного предложения.

2005

**435. Абдувалиев И.** Кыргыз тилинин кесиптик лексикасына салыштырма-типологиялык илик: Көчмөн турмуш жана жоокерчилик өнөр сөздөрүнүн мисалында. – Бишкек, 2005. – 156 б.

Монографияда кыргыз тилинин лексикасы, кесиптик лексикасы тууралуу кецири сөз болот. Элдин көп кылымдарды баштан кечирип келаткан жашоосунун алгачкы кездериндеги өздөштүрүлгөн өнөрлөр, байыркы

адамдардын жашоо шарттары тууралуу сөз болот. Кыргыз тилинин кесиптик лексикасы мына ошол эзелки турмуш-тиричиликтеги өздөштурүлгөн кесип-өнөрлөргө байланыштуу лексика-тематикалык чоң-чоң топторго ажыратылып, алардын алгачкылары талдоого алынган.

**436. Жапаров Ш.** Кыргыз тилчилери: Библиографиялык тектам, окума. 2-том. – Б.-Н., 2005. – 194 бет.

**437. Маразыков Т. С.** Кыргыз тилинде текстти интеграциялоочу лингвистикалык каражаттар: Окуу куралы: Жогорку окуу жайларынын филол. факультеттеринин студенттери, аспиранттары, жалпы эле тил илимине кызыккандар үчүн. – Б.: «Бийиктик», 2005. – 166 б.

Бул окуу куралында текст таануунун илимий-теориялык жана методологиялык негиздери, текстти уюштуруучу, аны семантика-структуралык жактан интеграциялоочу лингвистикалык факторлор илимий негизде анализге алынды.

**438. Сыдыкова Т. К.** Барпы Алыкуловдун чыгармаларынын тили: Окуу куралы, 2-том. – Б.-Нарын, 2005. – 129 б.

**439. Токоев Т. Т.** Позициялык-лексикалык кайталоонун синтаксистик-стилистикалык өзгөчөлүктөрү (методикалык көрсөтмө). – Б., 2005. – 48 б.

Китеpte позициялык-лексикалык кайталоонун синтаксистик-стилистик өзгөчөлүктөрү берилген. Көрсөтмө кыргыз тилинен сабак берген мектеп мугалимдерине, жогорку окуу жайларынын Кыргыз филологиясы факультеттеринин студенттери үчүн методикалык колдонмо болуп саналат.

2006

**440. Жусупакматов Л.** Структура пиктографических текстов петроглифов Саймалы-Таша. – Ош, 2006. – 316 стр.

Это монографическое исследование автора посвящено проблеме изучения структуры пиктографических текстов петроглифов в лингвистике.

**441. Жусупакматов Л.** Петроглифы Саймалы-Таша как объект пиктографии. – Ош, 2006. – 314 стр.

В данной монографии раскрывается специфика сложения знаков пиктографии петроглифов Саймалы-Таша, функционированных в определенных эпохах.

**442. Жусупакматов Л.** Коммуникативная структура пиктографических текстов петроглифов Саймалы – Таша. ОШ. 2006. – 176 стр.

Данное монографическое исследование – одна из археологических работ автора в области диагностики.

В нем освещаются проблемы коммуникативные структуры пиктографических текстов петроглифов, которые не стали еще объектами лингвистических исследований.

**443. Жусупакматов Л.** Семантика пиктографии петроглифов Саймалы-Таша. Ош, 2006. – 188 стр.

Данная монография является продолжением системного исследования автора по пиктографии петроглифов Саймалы-Таша.

**444. Сагымбаева Б.** Азыркы түрк тилдеринде морфологиялык paradigmatica. – Бишкек, 2006. – 264 б.

Монографияда текстеш түрк тилдеринин ичинен азыркы кыргыз жана түрк тилин салыштырып изилдөө жагы алгач ирет колго алынды. Азыркы кыргыз тили менен түрк тилиндеги сөз түркүмдөрү жана алардын paradigmatica теориялык бир схема аркылуу морфологиялык салыштырма планда иликтөөгө алынды.

**445. Сагынбеков И.** Тосордун тоо жүрөк жигиттери. – Б., 2005.

Китеپ Тосор айылынан Улуу Ата-мекендиk согушка катышкан эр-азаматтарга, тылда иштеген күжүрмөн апаларга жана жалпы эле Тосор-луктардын кайратман элине арналат. Китеپ улуу жеңиштин 60-жылдык урматына арналып чыгарылган.

**Садыков Т.** Азыркы кыргыз тили: фонетика. – Б.: Бийиктик, 2006. – 120 б.

Лекциялык курс фонетика, фонология жана морфонологиянын соңку жетишкендиктерин эске алуу менен түзүлдү. Окуу китеbi жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн окуу куралы болуп саналат.

**446. Токоев Т.Т.** Кыргыз тилиндеги экспрессивдүү синтаксистик конструкциялар. – Б., 2006. – 206 б.

2007

**447. Ахматов Т. К., Давлетов С. А., Жапаров Ш.** Кыргыз тили: (Оңдолуп, толуктальып, экинчи басылышы). Кыргыз Республикасынын Жогорку окуу жайлары үчүн окуу китеbi. – Б., 2007. – 306 б.

Кыргыз тилинин орчундуу маселелерине арналган, атайын жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн чыгарылган эмгек.

**448. Абдувалиев И. А.** Этимология жана лексикография. – Бишкек-Жалалабат, 2007. – 148 б.

Монографияда тил илиминин этимология жана лексикография бөлүмдөрүнүн теориялык маселелери тууралуу сөз болот. Этимологиялык илкөөлөр жалаң эле сөздөрдүн келип чыгыш тарыхын эмес, тилдик бирдиктердин башкаларынын да келип чыгыш тарыхына жүргүзүлө тургандыгы, илимий этимологиянын ар кандай стилдик көрүнүштөрүнүн боло тургандыгы тууралуу ойлор айтылат. Лексикографияда сөздүктөрдү түзүү гана эмес, сөз жыйноо маселелеринин да каралыш керектиги жөнүндөгү ойлор да айтылган.

**449. Биялиев К. А.** Жогорку окуу жайларында кыргыз тилин башка улуттарга окутуу методикасы. – Толук. 2-бас. – Б.: КРСУ, 2007. – 261 б.

Монография дүйнөлүк тилдерди башка улуттардын өкүлдөрүнө окутуу тажрыйбасы менен тааныштырат. Китепте чет тилдерди же экинчи тилди окутуу теориясы, методологиялык, теориялык, методикалык жоболору каралат. Батышта өнүгүп келген тил үйрөтүү методдоруна кыскача мүнөздөмө берилет. Ал маалыматтарга таянуу менен азыркы шартта республикабыздын жогорку окуу жайларында кыргыз тилин башка улуттардын өкүлдөрүнө окутуунун жалпы методикалык жоболору сунуш кылышат.

**450. Мамытов Ж.** Көркөм чыгарманын тилинин кээ бир маселелери. К.Тыныстанов атын. Ысыккөл мамл. ун-ти. – Каракол, 2007. – 64 б.

Окуу куралы көркөм чыгармаларда экспрессивдүү сөз каражаттары катары колдонулган эскирген сөздөр менен диалектизмдердин семантикалык-стилистикалык табиятын талдоого арналат. Көркөм адабияттын тилинин адабий тил менен болгон карым-катышы, тарыхый доордун колоритин түзүүдө эскирген сөздөрдүн образдык-эстетикалык кызматы, көркөм чыгармаларда диалектизмдердин аткарған стилистикалык функциялары мүнөздөлөт.

**451. Токтоналиев К.Т.** Кыргызский язык (для студентов неязыковых ВУЗов). Под общей редакцией К.Т. Токтоналиева. – Б., 2007. – 274 с.

Настоящее учебное пособие представляет собой практический курс кыргызского языка, предназначенный для студентов неязыковых ВУЗов республики. Он рассчитан главным образом на специалистов – будущих экономистов, юристов, инженеров и др.

Книга является первой попыткой создания специального учебного пособия по кыргызскому языку на функциональной основе, что обеспечивает последовательное формирование фонетических, грамматических и лексических навыков и развития видов речевых умений.

2008

**452. Абдувалиев И. А.** Кыргыз тилинин морфологиясы: «Кыргыз тили жана адабиятты» адистиги боюнча жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн окуу китең. – Бишкек, 2008. – 284 б.

Китепте азыркы кыргыз тилинин морфология бөлүмүнүн грамматикалык категориялары, сөздүн тутумдук түзүлүшү, сөз мүчөлөрү, сөз түркүмдөрү тууралуу кецири маалымат берилген. Сөз мүчөлөрү, сөз жасоо, айрым сөз түркүмдөрү боюнча жаңыча көз караштар айтылып, таандык, жөндөмө, жак жана чак категориялары боюнча сөздөрдүн үндөштүк мышы замына ылайык өзгөрүшүнүн схемасы иштелип чыккан.

**453. Жапаров Ш., Сыдыкова Т., Сыдыков А.** Азыркы кыргыз тилинин лексикалогиясы: (Лекциялык сабактардын материалы: 1-бөлүк / И.Арабаев атындагы КМУ. – Б.: «Текник» ББ, 2008. – 128 бет.

«Азыркы кыргыз тилинин лексикалогиясы» педагогикалык бағыттагы студенттерге бүгүнкү күндүн деңгээлинен кыргыз тилинин лексикалогиясына көз жүгүртүүгө, нормативдүү талапта, билим берүүнүн жол-жоболору менен аракеттерине ылайык даярдалды. Ар бир чоң тема (лекция) адабияттар менен жабдылды. Окутуучунун чыгармачылык аракети да эске алынды.

**454. Жапаров Ш.** Кыргыз тилчилери: Библиографиялык тактам, окума. 3-том. – Б., 2008. – 112 бет.

**455. Сагынбеков И.** Жанек баатыр. – Б., 2008.

Бул чыгарма 19-кылымда Көл боорунун Жети-Өгүз аймагында жашап өткөн кыргыз, казак, орус жана калмактарга белгилүү Жанек баатырга арналган. Жанек баатыр өз элинин чыныгы патриоту болгон. Балбай, Өмүр ж.б. баатырлар менен бирдикте, кокондуктарды көл айланасынан қууп чыкканга катышкан. Азыркы Күмтөр кенин калмактардан бошоткон. Орустардын колонизатордук саясатына каршы турup, куралдауу каршылыктарды көрсөткөн. Бугу, сарыбагыш согушунда бапа, желден үрууларынын башында турган.

**456. Акматов Т., Сыдыков Ж., Толубаев М., Акжолова.** Кыргыз тилинин өнүгүш жана функцияланыш маселелери. – Бишкек, 2009. – 100 б.

Бул китепте кыргыз тилинин изилдениш тарыхынын этаптары ошондой эле терминдердин системасы, тарыхый лексиканы изилдөөдөгү принциптер ишенимдүү факт-материалдардын негизинде иликтөөгө алынды.

**457. Азыркы кыргыз адабий тилинин грамматикасы.** – Б., 2009. – 928 б. Түзгөндөр: Орзубаева Б.Ә., Турсунов А., Өмүралиева С., Мамытов Ж., Усубалиев Б., Мусаев С., Садыков Т.

Фонетика, лексикология, лексикография, фразеология, морфология, синтаксис, стилистика, текстаануу, лингвопоэтика. Эмгекте фонетика, лексикология, лексикография, фразеология, морфология, синтаксис, стилистика, текстаануу, лингвопоэтика бөлүмдөрү көнчигириң, тил илиминин маселелери боюнча мурда чыккан эмгектерге толуктоолор, тактоолор киргизилип, жаңы көз караштар берилген.

**458. Абдувалиев И.** Байыркы жазуулар – руханий чоң байлык. ЖОЖдордун студенттери жана аспиранттар үчүн кошумча окуу курал. – Бишкек, 2009. – 36 б.

Эмгекте «Орхон-Енисей жазуулары» деп аталган байыркы түрк жазма эстеликтери тууралуу кыскача иликтөөлөр берилген. Бул жазуулар менен абдан көп эстеликтердин азыркыга чейин сакталып келатканы ошол доорлордо өтө мыкты маданияттын болгондугунан кабар берет. Китепте бул жазуулардын эмне менен жазылгандыгы тууралуу ойлор айтылган.

**459. Кыргыз тилинин академиялык кыскача сездүгү.** Түзгөндөр: А. Акматалиев, Ж. Семенова, М. Касымгелдиева. – Бишкек, 2009. – 512 б.

Китепте «Кыргыз тилинин түшүндүрмө» сездүгүнө (1969, 1984, 1-том) кирбекен архаизм, историзм, неологизм сездөрдүн маанилери чечмеленип берилген.

**460. Жапаров Ш., Сыдыкова Т.** Белес артында белестер. – Бишкек, 2009. – 96 б.

Бул библиографиялык эмгек устат, профессор Б.М.Юнусалиевдин 95 жылдыгына, ал эми шакири, профессор Т.К.Ахматовдун 80 жылдыгына арналып даярдалды. Анын библиографиялык эмгектери хронологиялык принципте, телеграфтык стилде, мамлекеттик библиографиялык стандартка ылайык жайгаштырылды.

**461. Джаманкулова К. Т.** Кыргыз тилиндеги бышыктооч мүчөлөр (монография). Толуктаалып 2-басылышы. – Бишкек: Бийиктик, 2009. – 13,5 б.т.

Монографияда кыргыз тилиндеги бышыктооч мүчөлөр (орун жана мезгил бышыктоочтор) изилдөөгө алынат. Бышыктооч мүчөлөрдүн кыргыз тил илиминде алган орду, изилдениш тарыхы, орун жана мезгил бышыктоочтордун табияты, структуралык карым-катьштары жана өзгөчөлүктөрү көнчигириң талданат.

**462. Карыбаев А.** Кыргыз тилинин синтаксиси. Баяндооч. – Бишкек, 2009. – 120 б.

Автор кыргыз тилинин эң актуалдуу проблемаларынын бириң-сүйлөм теориясын жана сүйлөмдөгү баяндоочтордун берилешин, ошондой эле алардын классификацияланышын изилдейт. Кыргыз тилинде берилип жүргөн бир сүйлөмгө бир ой туура экендиги жөнүндөгү аныктама, ошондой эле баяндоочтордун классификациясы сан факторуна байланыштуу каралышы сынга алынат. Кыргыз тилиндеги курама баяндоочтун табияты аныкталат.

**463. Конкобаев К.** Кыргыз тилинин диалектологиялык сездүгү. 0 Бишкек, 2009.

**464. Мусаев С.Ж.** Кыргыз тилинин жазуу эрежелери Мам. тил 6-ча улут. комиссия. – Б., 2009. – 32 б.

Бул китепче жалпы окурмандарга, анын ичинен билим берүү, мамлекеттик кызмет чөйрөсүндө, басма иштеринде жана башка кыргыз тилинде жазуу иштерин жүргүзүү талап кылышкан жерлерде колдонуу үчүн сунуш кылышат.

Орфографиялык эрежелер Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жактырылган.

**465. Токтоналиев К. Т.** Азыркы кыргыз тили. – Бишкек, 2009 (авторлош монография).

«Азыркы кыргыз тили» кыргыз адабий тилинин фонетика, лексика жана грамматика маселелерин системалуу түрдө сыйкаттоого арналат. Бул китеп негизинен азыркы кыргыз адабий тилинин материалдарына таянып жазылды. Анын ушул мезгилдеги фонетикалык, лексикалык,

морфологиялык, синтаксистик жана тексттик түзүлүшүн, стилдик түрлөрүн толук камтууга аракет жасады.

2010

466. Давлетов С. Кыргыз тилинин урунтуу маселелери: 1-китеп. – Каракол, 2010. – 462 б.

Бул эмгекте кыргыз элинин көрүнүктүү тиличи-окумуштуусу, мыкты тиличи-методисти С.А. Давлетовдун кыргыз-адабий тилинин илимий-теориялык урунтуу маселелери боюнча жана кыргыз тилин орто мектепте жана жогорку окуу жайларында окутуунун илимий-теориялык негиздери тууралуу жазып калтырган илимий-теориялык мүнөздөгү изилдөөлөрү, илимий-макалалары, илимий-методикалык сунушталмалары жарыяланды.

467. Давлетов С. Кыргыз тилинин урунтуу маселелери: 2-китеп. Каракол, 2010. 321 б.

Бул эмгекте кыргыз элинин көрүнүктүү тиличи-окумуштуусу, мыкты тиличи-методисти С.А. Давлетовдун кыргыз-адабий тилинин илимий-теориялык урунтуу маселелери боюнча жана кыргыз тилин орто мектепте жана жогорку окуу жайларында окутуунун илимий-теориялык негиздери тууралуу жазып калтырган илимий-теориялык мүнөздөгү изилдөөлөрү, илимий-макалалары, илимий-методикалык сунушталмалары жарыяланды.

468. Ибрагимов С. Popularis. Русско-киргызский словарь наиболее употребительных слов. – Б., 2010.

469. Ибрагимов С. Юридикалык терминдердин кыргызча-орусча сөздүгү (окуу-методикалык колдонмо). – Б., 2010.

470. Ибрагимов С. Атоолордун (терминдердин) орусча-киргызча сөздүгү. – Б., 2010. (редактор, толукталып басылыши).

471. Джапанов А. А. Тил энциклопедиясы. – Б., 2010. – 548 б.

471а. Карыбаев А. Кыргыз тилин үйрөнөбүз. – Б.: Макспринт. – 2010.

472. Мусаев С. Ж. Кыргыз тил илиминин маселелери – Вопросы кыргызского языкоznания. – Бишкек, 2010. – 756 б.

Илимий монография үч чоң бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүм синтаксистик конструкцияларга, структура-семантикалык жана формалдык модельдештируү маселелерине арналып; алардын модел ичиндеги вариация, модификация, трансформация, деривация, контаминация, конверсия процесстери жана моделдер аралык парадигмасы менен байланышта. Экинчи

бөлүмдө кеп маданиятынын жана адабий норманын маселелрн, кептин коммуникативдик сапаты, коммуникативдик максаттуулугу өнүгүнөн териштирилди, норма система, структура, узун түшүнүктөрү аркылуу тескеlet. Ал эми үчүнчү бөлүмдө жалпы тил илиминин теориялык маселелеринин бири текст – лингвистикалык изилдөө предмети катары прагматикалык; аспектиден териштирилүү менен, текстин кептик чулу бүтүндүк катары уюшулуу, куралуу закон ченемдери коммуникативдик лингвистиканын илимий теориялык жоболоруна ылайык иликtenet.

473. Мусаев С. Ж. Ар жылдагы ойлор. – Бишкек, 2010. – 324 б.

Бул эмгекке кыргыз ташгайн мамлекеттаки тил катары статусу менен байланышкан алфавит, орфография жана анын коомдук функциясы, колдонулуш чөйрөсү жөнүндөгү көйгөйкести көйгөй проблемаларга арналып, 90-жылдардан бери басма беттеринде жарыяланып келген илимий-публицистикалык макалалар киргизилип, кыргыз тилинин келечек тагдырына карата болгон автордук жеке көзкарапштар баяндалды. Ошону менен эле бирге Билим берүүгө, тарыхтын айрым бир маселелерине жана азыркы күндүн көйгөйүнө арналган публицистикалар да эмгектен орун алды.

474. Орзбаева Б. О. Илимдерге саякат. – Б.: «Илим», 2010. – 226 б.

Бул эмгек академик Б. О. Орзбаевын илимий жолунда башынан кечирген окуялары, 1952–2007-жылдар аралыгында дүйнө өлкөлөрүндө, анын ичинде мурдагы Союз мезгилинде ири илимий борборлордо уоштуралуп, өткөрүлгөн конгресс, конференция, симпозиумдарга катышып, илимий жаңылыктар жана алардын жаратуучулары жөнүндөгү жеке пикири, атактуу окумуштуулар менен таанышуусу жана алдардын калтырган таасири жөнүндө баяндалган.

475. Орзбаева Б. О. Кыргыз тилинин этимологиялык сөздүгүнө материалдар. – Бишкек, 2010. – 147 бет.

Эмгекте сөздүктөрдүн түрлөрүнүн ичинен көп жоопкерчиликти – изденүү, салыштыруу жана материалдардын такталган фактылары менен чечмеленип түзүлүүчү негизги ыкмалар изилденген.

476. Садыков Т., Сагынбаева Б. Кыргыз жана түрк салыштырma грамматикасынын негиздери. – Бишкек, 2010. – 479 б.

Бул эмгекте текстеш түрк жана кыргыз тилдеринин грамматикасы салыштырma планда иликтөөгө алынды. Кыргыз жана түрк тилдеринин грамматикасынын негиздери каралган.

**477.** Толубаев М., Карадаева С. Махмуд Кашкаринин «Дивани лугат-ат түрк» сөздүгүндөгү макал-лакантар. – Бишкек, 2010.

**478.** Усмамбетов Б.Ж. Кыргыз тилиндеги материалдык мәданиятка тиешелүү сөздөрдүн лексика-семантикалык өзгөчөлүкөрү (окуу куралы). Бишкек: БГУ, 2010, 2,9 б.т.

Аталган окуу куралында материалдык мәданиятка тиешелүү сөздөрдүн лексика-семантикалык өзгөчөлүктөрү каралып, тибииздин тарыхын таанып, билүү үчүн айрым сөздөргө этимологиялык анализдер жүргүзүлгөн.

2011

**479.** Арабаев Эшенаалы. Алгачкы эмгектер Түз. С.М. Өжөрбаева, Ж. Эшманбетов. – Б., 2011.

**480.** Давлетов С. Кыргыз тилинин урунтуу маселелери 3-китеп. Каракол, 2011. – 462 б.

Бул эмгекте кыргыз элинин көрүнүктүү тиличи-окумуштуусу, мыкты тиличи-методисти С.А. Давлетовдун кыргыз-адабий тилинин илимий-теориялык урунтуу маселелери боюнча жана кыргыз тилин орто мектепте жана жогорку окуу жайларында окутуунун илимий-теориялык негиздери тууралуу жазып калтырган илимий-теориялык мүнөздөгү изилдөөлөрү, илимий-макалалары, илимий-методикалык сунушталмалары жарыяланды.

**481.** Жайлообаев Б. А. Кыргыз тилиндеги атама сүйлөмдөр. – Б., 2011. – 144 б.

Эмгекте кеңири жыйналган факты-материалдардын негизинде тилиндеги бир тутумдуу сүйлөмдөрдүн өзгөчө түрү – атама сүйлөмдүн чыгышы, изилдениши, логика-семантикалык жана синтаксистик предикативдүүлүктүн берилиши, алардын түрлөрү, моделдери илимий-изилдөө жүргүзүлөт.

Окуу куралы көркөм чыгармаларда экспрессивдүү сөз каражаттары, катары колдонулган эскирген сөздөр менен диалектизмдердин семантикалык-стилистикалык табиятын талдоого арналат. Көркөм адабияттын тилинин адабий тил менен болгон карым-катышы, тарыхый доордун колоритин түзүүдө эскирген сөздөрдүн образдык-эстетикалык кызматы, көркөм чыгармаларда диалектизмдердин аткарған стилистикалык функциялары мүнөздөлөт.

**482.** Джаманкулова К. Т. Махмуд Кашкаринин «Диваны» жана баяндоочтун трансформацияланган формалары (монография). – Б.: Бийиктик, 2011. – 256 б.

Бул эмгекте Махмуд Кашкари жашаган доор жана анын «Дивану лугат-ит түрк» сөздүгү тууралуу маалыматтар орун алды. «Дивандагы» жана кыргыз тилиндеги баяндоочтун тарыхый жактан трансформацияланган формалары талдоого алынды.

**483.** Жапаров Ш. Биобиблиография. – Б., 2011. – 115 бет.

**484.** Жумагулов Ч. Кыргызстандагы несториан-түрк жазуу эстеликтери. – Бишкек, 2011. – 253 б.

Мында XIII–XIV кылымдарга таандык Кыргызстандын түндүк аймагынан б.а. Чүй өрөөнүнөн жана Ысык-Көлдүн түштүк жээгинен табылган несториандардын эстелик жазууларынын табылышы, изилдениши тарыхы, окулуштардын сүрөттөрү, алардын бүгүн кайсы жерде сакталып турган-дагы жазуулардын транслитерациялары, транскрипциялары, кыргызча окулушу кийинки мезгилде табылган жаңы эстеликтердин жазууларынын ар биринин качан, кайсы жерден, кимдер тарабынан табылгандыгы, көлемү, көрүнүшү дегендей маалыматтарга чейин берилади.

**485.** Джамашева Г. З. Категория компаративности в английском и кыргызском языках. – Бишкек, 2011. – 394 стр.

Книга посвящена исследованию компаративности как типологической категории на разных уровнях языка. Выполнена максимальная инвентаризация средств компаративности в английском и киргизском языках, выявлены межязыковые соответствия и внутриязыковые синонимы. К исследованию прилагается англо-киргызско-русский и кыргызско-англо-русский словарь разноуровневых языковых средств, выражают-щих компаративность в исследуемых языках.

**486.** Конурбаева Р. Э. «Codex Cumanicus» (XIII–XIV к.) жазма эстелигинин кыргыз тилине катышы. – Бишкек, 2011.

Монографияда XIII–XIV кылымдарга таандык жазма эстеликтин тиали изилдөөгө алынып, анын фонетикалык түзүлүшү менен лексикалык курамынын азыркы кыргыз тилинин фонетикалык, лексикалык системасына катышы, жалпы окшоштуктары менен айырмачылыктары аныкталды.

**487.** Кыргыз тилинин сөздүгү. 1-том. – Бишкек, 2011. – 780 б.

Кыргыз тилинин сөздүгүн түзүү – учурдун талабы. Сөздүккө 50000ден ашык сөз жана сөз айкаштары камтылып, ар бирине түшүндүрмөлөр

берилиди. Түшүндүрмөлөр адабий чыгармалардан, мезгилдүү басма сөздөн, саясий жана илмий ж.б. адабияттардан, оозеки кептен алынган мисалдар менен бекемделди.

**488. Махмуд Кашгари «Түрк тилдеринин сөздүгү».** I т. – Б., 2011. – 909 б. Которгондор: Токоев Т.Т., Кошмоков К.

«Түрк тилдеринин сөздүгү» – М. Кашгаринин түрк дүйнөсүнүн дүйнөлүк илм казынасына кошкон улуу мурасы. Колунуздагы эмгек түрк элдеринин тили менен адабиятын салыштырып изилдеп, түзүп чыккан XI кылымдаты алгачкы энциклопедиялык эмгектин кыргызча кормосу болуп саналат.

**489. Токоев Т. Т. Азыркы кыргыз тилиндеги сөз айкашы жана синтаксистик байланыштар.** – Б., 2011. – 23 б.

Эмгекте азыркы кыргыз тилиндеги сөз айкашы жана синтаксистик байланыштын түрлөрү берилген.

**490. Токтоналиев К. Т. Кыргыз тили (окуу китеби).** – Бишкек, 2011.

Окуу китеби мамлекеттик тилди үйрөнүүчү студенттерге арналат. Кыргыз тилин үйрөнүүдө коммуникативдик ыкма колдонулду. Кыргыз тилин грамматикалык системасы көнүгүүлөр, тексттер менен коштолду. Грамматикалык таблицалар кошо тиркелди.

**491. Абдразакова Г. Ш. «Куттуу Билим» чыгармасынын семантикасы жана текст катары уюшулушу.** – Бишкек, 2012. – 153 б.

Бул монографияда тексттин илмий-теориялык маселелерине, аны изилдөөнүн аспекттерине таянуу менен «Куттуу Билим» чыгармасынын семантикасы жана тексттик уюшулушу когнитивдик аспектинин изилдөө объектиси болуп эсептелген көркөм концепттердин текстти уюштуруучу мүмкүнчүлүктөрүн теришитируү менен илкендиди.

**492. Садыков Т., Шаршембаев Б. Manas destani Kırızca-Türkçe**  
Büyük DizIn. – Ankara: TDK, 2011. – 1647 s.

Бул эмгек улуу манасчылар Сагынбай Орзбаков менен Саякбай Карадаевдин вариантарынын негизинде түзүлгөн сөз көрсөткүчү болуп саналат.

Бул сөздүк Манас изилдөөчүлөргө жана кыргыз тилинин сөз казынасын толукталып, Манастан мисал келтире тургандарга арналган эң баалуу байлык.

**493. Садыков Т. Түрк жана кыргыз тилиндеги тууранды сөздөр**  
(пикир) // Türkel. 03 (59) Mart 2011, s.14.

Эмгекте кыргыз жана түрк тилдериндеги тууранды сөздөр салыштырылып берилген.

**494. Султаналиев И. Махмуд Кашгаринин «Диван лугат ит түрк»**  
жана азыркы кыргыз тили. – Б., 2011. – 90 б.

Бул китепте атактуу түрк аалымы М. Кашгаринин өмүр баяны, анын «Диван лугат ит түрк» аттуу эмгегинин жаралыш тарыхы, түрк тилдерине каторулушу жана азыркы кыргыз тили менен болгон фонетика – лексикалык, грамматикалык жалпылыктары, өзгөчөлүктөрү тууралуу сөз болот.

**495. Садыкова С. Типы простого предложения в немецком и кыргызском языках.** – Бишкек, 2011. – 160 б.

Настоящая книга посвящена современным проблемам исследования простого предложения в немецком и кыргызском языках, имеющие не-посредственный выход в теорию грамматики и прикладную лингвистику. Полученные данные можно применять при параметризации синтаксиса для лингвистического обеспечения прикладных систем новых информационных технологий; при составлении справочников по грамматике, спецкурсов, учебников и учебных пособий немецкого и кыргызского языков.

**496. Семенова Ж. А. Глаголы движения в современном кыргызском языке.** – Б., 2011. – 124 стр.

**497. Сыдыков С. Енисей жана Талаастагы рун жазуулары.** – Бишкек, 2011. – 141 б.

Эмгекте Енисей жана Талаастагы байыркы рун жазуулары изилденди. Байыркы түрк жана кыргыз тилдеринин грамматикалык категорияларынын бардык түрлөрү, сөз жасоо, сөз өзгөртүү формалары, лексикалык кору, тыбыштык өзгөчөлүктөрү дәэрлик сакталгандыгы берилет.

**499. Усеев Н. Енисей жазма эстеликтери. I: лексикасы жана тексттер.**  
– Бишкек, 2011. – 342 б.

Енисей жазма эстеликтери VII-IX кылымдар арасындағы байыркы кыргыз (турк) тилинде жазылган тексттер катары тилибиздин тарыхын, Орто кылымдардагы кыргыздардын этнографиясын, каада-салтын, тарыхын изилдөөдө өтө маанилүү. Ошондуктан, бул жазма эстеликтердин тексттерин илмий негизде даярдоо, лексикасын ар өнүттө иликтөө күндүн талабы.

**500. Усмамбетов Б.Ж. Кыргыз тилиндеги кесиптик лексика (окуу**  
куралы). – Бишкек, 2011. – 2,6 б.т.

Кыргыз тилиндеги кол өнөрчүлүк кесибине тиешелүү сөздөр иликтенип, лексика-семантикалык анализдер жасалат. Бул окуу куралы кыргыз тилиндеги кесиптик лексика маселелерине арналат.

2012

**501. Орусча-кыргызча сөздүк. 1-том. – Бишкек, 2012. – 752 б.**

Словарь содержит свыше 85000 слов современного русского литературного языка, словосочетания, идиоматику, пословицы и поговорки. Словарь рассчитан как на специалистов-филологов, переводчиков, работников печати, радио и телевидения, так и на широкий круг читателей. (А-И)

**502. Орусча-кыргызча сөздүк. 2-том. – Бишкек, 2012. – 734 б.**

Словарь содержит свыше 85000 слов современного русского литературного языка, словосочетания, идиоматику, пословицы и поговорки. Словарь рассчитан как на специалистов-филологов, переводчиков, работников печати, радио и телевидения, так и на широкий круг читателей (К-О).

**503. Орусча-кыргызча сөздүк. 3-том. – Бишкек, 2012. – 676 б.**

Словарь содержит свыше 85000 слов современного русского литературного языка, словосочетания, идиоматику, пословицы и поговорки. Словарь рассчитан как на специалистов-филологов, переводчиков, работников печати, радио и телевидения, так и на широкий круг читателей (П-Р).

**504. Орусча-кыргызча сөздүк. 4-том. – Бишкек, 2012. – 648 б.**

Словарь содержит свыше 85000 слов современного русского литературного языка, словосочетания, идиоматику, пословицы и поговорки. Словарь рассчитан как на специалистов-филологов, переводчиков, работников печати, радио и телевидения, так и на широкий круг читателей (С-Я).

**505. Абдувалиев И. Кыргыз тилинде сөз мүчөлөрүнүн орун тартиби (атоочтор). – Жалалабат, 2012. – 56 б.**

Кыргыз тилинде сөз уңгу, куранды жана уланды мүчөлөрдөн туруп, белгилүү ырааттуулукта алардын орун тартиби болот. Эмгекте атооч сөздөрдүн гана тутумунда ырааты менен келип жалгаша турган сөз мүчөлөрүнүн, айрыкча уланды мүчөлөрдүн орун тартиби тууралуу көнери сөз болот.

**506. Абдувалиев И. А. Кыргыз тили. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 9-классы учүн окуу китеbi. – Бишкек, 2012. – 144 б. Толуктальп, ондолуп, 2-басылыши.**

Орто мектептердин 9-классы учүн мамлекеттик программанын негизинде жазылган бул окуу китеpte кыргыз тилинин грамматикалык түзүлүшүнүн тиешелүү бөлүмдөрү атайын суроолор жана аткарыла турган көнүтүүлөр сунушталып аткарылган. Китеpe балдарга Кыргыз Республикасынын кооз жаратылыши, атактуу искуство кызматкерлери жана белгилүү инсандары тууралуу маалыматтарды берет. Окуучулардын кыргызча окуп үйрөнүүлөрү учүн кызыктуу жана тарбиялык мааниси бер тексттер, кыргызча-орусча жана орусча-кыргызча кыскача сөздүктөр тиркеլген.

**507. Абдувалиев И. Филология маселелери. – Б.: Бийиктик, 2012. – 286 б.**

Илимий макалалардын жыйнагы. Китеpe кыргыз тилинин тарыхы, лексикасы, грамматикасы жана айрым адабий жана элдик оозеки чыгармалар тууралуу ар кайсы жылдарда жазылган макалалар топтолгон.

**508. Жаңы киргөн атоолордун орусча-кыргызча сөздүгү. – Б., 2012.**

**509. Жапаров Ш., Сыдыкова Т. Азыркы кыргыз тилинин лексикологиясы жана лексикографиясы (окуу китеbi). Экинчи, толуктальп басылыши. – Б.: «Текник» ББ, 2012. – 208 б.**

«Азыркы кыргыз тилинин лексикологиясы жана лексикографиясы» (окуу китеbi) гуманитардык-филологиялык, педагогикалык бағыттагы студенттерге бүгүнкү күндүн деңгээлинен кыргыз тилинин лексикологиясы менен лексикографиясына карата ой жүгүртүүгө үйрөтүү максатында нормативдүү талапта, лингвистикалык билим берүүнүн жол-жоболоруна ылайык даярдалды.

**510. Жусупакматов А. Забытый язык пиктографии петроглифов, отраженных в символах ( К проекту каталогов пиктографии петроглифов Саймалы – Таша ) Том 1. Часть 2. – Ош, 2012. – 452 стр.**

Данная книга – «Язык пиктографии петроглифов , отраженных символах» – работа исторической семиотики. Примечание : В результате многолетних исследований Саймалы – Таша А. Джусупакматов написал и завершил 75 – томные монографии ( каждое 400 – 500 стр.), а также «Шыпаа», «Атлас- каталог звезд» и «Кыргыз элдик жылсанагынын астрономиялык негиздери» . К сожалению , из- за отсутствия финансовых средств томовые материалы, а также отдельные книги пока не переданы в печать.

**511. Карыбаев А. Средство выражения видовых значений глагола в кыргызском языке. Ч. II. – Бишкек, 2012.**

Работа посвящена одной из проблемных вопросов в кыргызском языкоznании – категории глагольного вида. Перечисляются все имеющиеся категориальные маркеры и сопровождаются примерами, также разъяснениями.

**512. Сагынбеков И. Ч. Айтматовдун тилинин сөздүгү.** – Бишкек, 2012. – 652 б.

Алфавиттүү жыштык сөздүк 1988-жылы алынган 199947 сөз колдонулушунун негизинде түзүлгөн. Эмгектин соавтору Бакыт Иманак уулу.

**513. Токоев Т. Т., Чолпонбаев А.К. Азыркы кыргыз тилиндеги предикативдик, атрибутивдик жана бышыктоочтук катыштар (методикалык көрсөтмө).** – Б., 2012. – 27 б.

**514. Токоев Т. Т., Чолпонбаев А.К. Кыргыз тилиндеги объектилік катыштар (методикалык көрсөтмө).** – Б., 2012. – 35 б.

Колдонмо жалпы жогорку окуу жайларынын студенттерине, мугалимдерге арналган методикалык көрсөтмө болуп эсептелет.

**515. Токтоналиев К. Т. Кыргыз тили (2-басылыш).** – Бишкек, 2012 (окуу китеби).

Окуу китеби мамлекеттик тилди үйрөнүүчүү студенттерге арналат. Кыргыз тилин үйрөнүүдө коммуникативдик ыкма колдонулду. Кыргыз тилин грамматикалык системасы көнүгүүлөр, тексттер менен коштолду. Грамматикалык таблицалар кошо тиркелди.

2013

**516. Арабай уулу Э., Карасай уулу К. Жаңылык.** – Б., 2013. – 84 б.

Э. Арабай уулу жана К. Карасай уулу тарабынан жазылган «Жаңылык» алиппеси чоң адамдарды окутуу маселесине арналган. Авторлор мамлекеттин атуулдары сабаттуу, активдүү болушуна өзгөчө көңүл белүшкөнүн китеptен айкын көрө алабыз. Колуңардагы агартуучулардын бул эмгеги филология, педагогика илимдеринин изилдөөчүлөрү учун кызыгууну туудурат деген ишеним бар.

**517. Абдувалиев И. А. Словарь топонимов Кыргызстана.** Сост.: К. Алымкулов, Ю. П. Белям, И. Абдувалиев. – Бишкек, 2013. – 494 б.

Кыргыз Республикасындагы жер-суу аттары жыйналып, алардын эмне себептен ошондой болуп атальп калышынын тарыхы иликтенип чыккан. Айрым топонимдердин аталышы тууралуу уламыштар, тарыхый

маалыматтар да камтылган бул китеп Кыргызстанды таанып билип өздөштүрүүгө өбелгө болот.

**518. Абдувалиев И. А. Билесиңби аалам акыйкатын?** – Жалал-Абад, 2013. – 196 б.

Китепке ааламдагы ар түрауу илимий ачылыштар, алардын ким тараынан, качан жана кайсы өлкөдө ачылгандасты тууралуу маалыматтар камтылган. Дүйнө, жаратылыш, илим жана техника, түрдүү билимдер боюнча кыскача энциклопедиялык мүнөздөгү тааныткыч бул эмгек мектеп окуучулына, деги эле көп нерселерге кызыккандарга кызыктуу, пайдалуу маалыматтарды берет.

**519. Жапаров Ш., Сыдыкова Т. Юнусалиев Болот Мураталиевич.** – Бишкек, 2013.

Бул библиографиялык эмгек академик Б.М.Юнусалиевдин 100 жылдыгына арналып даярдалды. Болот Юнусалиев – академиялык масштабдагы, энциклопедиялык мүнөздөгү, маданияттуу, түшүнүгү залкар, таанымал жана таланттуу филолог, түрколог. Анын библиографиялык эмгектери хронологиялык принципте, телеграфтык стилде, мамлекеттик библиографиялык стандартка ылайык жайгаштырылды.

**519. Жусуп Баласагын.** Күттүү билим. 1-том. – Бишкек, 2013.

XI кылымда жашаган улуу ойчул, акын, философ, энциклопедиялык билими бар илимпоз, түрк тилинин улуу устatty Жусуп Баласагындын «Күттүү билим» аттуу адабий дидактикалык жана философиялык чыгармасы кыргыз тилинде академиялык басылма катары жарык көрүп жатат.

**520. Жусуп Баласагын.** Күттүү билим. 2-том. – Бишкек, 2013.

XI кылымда жашаган улуу ойчул, акын, философ, энциклопедиялык билими бар илимпоз, түрк тилинин улуу устatty Жусуп Баласагындын «Күттүү билим» аттуу адабий дидактикалык жана философиялык чыгармасы кыргыз тилинде академиялык басылма катары жарык көрүп жатат.

**521. Жусуп Баласагын.** Күттүү билим. 3-том. – Бишкек, 2013.

XI кылымда жашаган улуу ойчул, акын, философ, энциклопедиялык билими бар илимпоз, түрк тилинин улуу устatty Жусуп Баласагындын «Күттүү билим» аттуу адабий дидактикалык жана философиялык чыгармасы кыргыз тилинде академиялык басылма катары жарык көрүп жатат.

**523. Махмуд Кашгари «Түрк сөздөрүнүн жыйнагы».** II т. – Бишкек, 2011. Которгондор: Токоев Т.Т., Кошмоков К.

«Түрк тилдеринин сөздүгү» – М. Кашкаринин түрк дүйнөсүнүн дүйнөлүк илим казынасына кошкон улуу мурасы. Колунуздагы эмгек түрк элдеринин тили менен адабиятын салыштырып изилдеп, түзүп чыккан XI кылымдагы алгачкы энциклопедиялык эмгектин кыргызча көтөмосу болуп саналат.

524. Махмуд Кашгари «Түрк сөздөрүнүн жыйнагы». III т. – Бишкек, 2011. Которгондор: Токоев Т.Т., Кошмоков К.

«Түрк тилдеринин сөздүгү» – М. Кашкаринин түрк дүйнөсүнүн дүйнөлүк илим казынасына кошкон улуу мурасы. Колунуздагы эмгек түрк элдеринин тили менен адабиятын салыштырып изилдеп, түзүп чыккан XI кылымдагы алгачкы энциклопедиялык эмгектин кыргызча көтөмосу болуп саналат.

525. Махмут Кашкари. «Дивану лугати – түрк» 1-том. – Бишкек, 2013. – 512. Которгондор: И. Абдувалиев, Т. Ахматов, А. Оморов, И. Султаналиев, М. Толубаев.

Махмуд Кашкари жазган орто кылымга таандык бул баалуу лингвистикалык эстеликтин кыргыз тили үчүн гана эмес, азыркы бардык түрк тилдери үчүн мааниси зор. Лингвистикалык эмгек баарыдан мурда илимий чыгарма болуп саналат. Тарыхый сөздүк өткөн кылымдагы маданий же-тишкендиктин өбелгесү катары кызмат кылат.

526. Махмут Кашкари. «Дивану лугати – түрк» 2-том. – Бишкек, 2013. – 512. Которгондор: И. Абдувалиев, Т. Ахматов, А. Оморов, И. Султаналиев, М. Толубаев.

Махмуд Кашкари жазган орто кылымга таандык бул баалуу лингвистикалык эстеликтин кыргыз тили үчүн гана эмес, азыркы бардык түрк тилдери үчүн мааниси зор. Лингвистикалык эмгек баарыдан мурда илимий чыгарма болуп саналат. Тарыхый сөздүк өткөн кылымдагы маданий же-тишкендиктин өбелгесү катары кызмат кылат.

527. Мамытов Ж. Азыркы кыргыз тили: Фонетика жана лексикология. Жогорку окуу жайларынын филология факультеттеринин студенттери үчүн. – Б., 2013. – 84 6.

Бул окуу куралы республикасынын жогорку окуу жайларынын филология факультеттеринин студенттери үчүн азыркы кыргыз тили боюнча окуу программасына ылайыкташып түзүлдү. Окуу куралы азыркы кыргыз тилинин эки бөлүмүн – фонетиканы жана лексикологияны өз ичине камтыйт. Фонетика бөлүмү кыргыз тилиндеги тыбыштар жана алардын

классификациясы, муун жана басым, кеп агымындағы тыбыштардын өзгөчөлүктөрү, кыргыз жазуусунун кыскача тарыхы, орфография жана орфоэпия жөнүндөгү маселелерге арналган. Лексикология бөлүмү семасиология, кыргыз лексикасынын тарыхый жактан калыптанышы, эскирген жана жаңы сөздөр, тилибиздин лексикасынын колдонулуш чөйрөсүнө карай жана стилистикалык жактан бөлүнүшү, ошондой эле фразеология жана лексикология маселелери тууралуу баян этет.

528. Шаршенбаев А. К. Кыргыз тили. – Бишкек, 2013. Коллективдүү эмгек.

Бул окуу куралы медицина багытында окуган студенттерге арналып түзүлгөн. Эмгектин негизги максаты – студент медиктерди кыргыз тилинин грамматикасы боюнча буга чейин алган билимин өркүндөтүү менен бирге сабаттуу жазууга жана медициналык темадагы тексттер, терминдер аркылуу кесиптик багытта сүйлөө кебин естүрүү болуп саналат.

529. Юнусалиев Б. М. Кыргыз диалектологиясы (экинчи басылышы). – Бишкек, 2013.

«Кыргыз диалектологиясын» окуп-үйрөнүүдө жана тилдин жергиликтүү өзгөчөлүктөрүн белгилөөдө диалект, говор деген терминдер көнүр колдонулат. Диалект – бир тилдин жергиликтүү өзгөчөлүгүнө, говор (айтым) ошол диалектинин андан ары дагы майда топко бөлүгүшүнө, бөтөнчөлүгүнө карата айтылат. Диалект – улуттук тилдин өзөгү жана башаты, өз кезегинде ал улуттук аң-сезим менен байланышкан, ал эми улуттук аң-сезим коомдук организмдин эң ыйык жана таалуу жери. Мына ошондуктан ал өзгөчө мамилени талап кылат. Бир элдин тилинин жергиликтүү өзгөчөлүктөрүн (диалектилерин, говорорун) үйретүүчү тил илиминин бир тармагы – диалектология.

2014

530. Джаманкулова К. Т. Кыргыз тилинин синтаксиси (окуу куралы). – Б.: Бийиктик, 2014. – 14 6.т.

Азыркы кыргыз тилинин синтаксиси боюнча окуу куралы «Жөнөкөй сүйлөмдүн синтаксиси» жана «Кошмо сүйлөмдүн синтаксиси» деген бөлүмдөрдү камтыйт. Жөнөкөй жана кошмо сүйлөмдөр тууралуу маалыматтар, алардын мунөздөмөсү, классификациясы, семантикасы, структурасы

ырааттуулукта берилген жана алар кыргыз тилиндеги бай факты-материалдар менен жабдылган.

**531. Джаманкулова К. Т.** Кыргыздардын жана кыргыз жазуусунун тарыхы. I том (монография). – Бишкек: «Улуу тоолор», 2014. – 452 бет.

Бул эмгекте кыргыздардын жана кыргыз жазуусунун байыркы замандан баштап б.з. X кылымына чейинки тарыхы камтылган. Кыргыздардын тарыхы алтай доору, хүнн доору жана түрк доору менен байланышта каралып, түрк тилдүү элдердин ичинде алган орду, алар менен карым-катышы, кыргыз мамлекеттүүлүгү, өз алдынчалыгы, көчмөн турмушу, каада-салты ж.б. кеңири баяндалат. Түрк тилдүү элдердин ичинен кыргыздардын эң байыркы эл экендигине басым жасалып, динлиндер, усундар менен байланышы, Енисей кыргыздары менен Тянь-Шань кыргыздарынын карым-катышы талданат. Байыркы түрк-рун жазуусу, бул жазуунун V кылымда енисейлик кыргыздарга тиешелүү болгондугу, Енисей жазуулары менен Таластан, Венгриядан табылган жазуулардын текстештиги тууралуу сөз болот. Байыркы кыргыздардын оозеки сүйлөшүү тилинин азыркы сары уйгурлардын жана фуюй кыргыздарынын сүйлөшүү тилинде сакталгандыгы баяндалат.

**532. Джаманкулова К. Т.** Кыргыздардын жана кыргыз жазуусунун тарыхы. II том, (монография). – Бишкек: «Улуу тоолор», 2014. – 370 бет.

Бул эмгекте кыргыздардын жана кыргыз жазуусунун байыркы замандан баштап б.з. X кылымына чейинки тарыхы камтылган. Кыргыздардын тарыхы алтай доору, хүнн доору жана түрк доору менен байланышта каралып, түрк тилдүү элдердин ичинде алган орду, алар менен карым-катышы, кыргыз мамлекеттүүлүгү, өз алдынчалыгы, көчмөн турмушу, каада-салты ж.б. кеңири баяндалат. Түрк тилдүү элдердин ичинен кыргыздардын эң байыркы эл экендигине басым жасалып, динлиндер, усундар менен байланышы, Енисей кыргыздары менен Тянь-Шань кыргыздарынын карым-катышы талданат.

**533. Джаманкулова К. Т.** Кыргыздардын жана кыргыз жазуусунун тарыхы (байыркы замандан б.з. X чейин). – Б.: Бийиктик, 2014. – 870 б.

Бул эмгекте кыргыздардын жана кыргыз жазуусунун байыркы замандан баштап б.з. X кылымына чейинки тарыхы камтылган. Кыргыздардын тарыхы алтай доору, хүнн доору жана түрк доору менен байланышта каралып, түрк тилдүү элдердин ичинде алган орду, алар менен карым-катышы, кыргыз мамлекеттүүлүгү, өз алдынчалыгы, көчмөн турмушу, каада-салты

ж.б. кеңири баяндалат. Түрк тилдүү элдердин ичинен кыргыздардын эң байыркы эл экендигине басым жасалып, динлиндер, усундар менен байланышы, Енисей кыргыздары менен Тянь-Шань кыргыздарынын карым-катышы талданат. Байыркы түрк-рун жазуусу, бул жазуунун V кылымда енисейлик кыргыздарга тиешелүү болгондугу, Енисей жазуулары менен Таластан, Венгриядан табылган жазуулардын текстештиги тууралуу сөз болот. Байыркы кыргыздардын оозеки сүйлөшүү тилинин азыркы сары уйгурлардын жана фуюй кыргыздарынын сүйлөшүү тилинде сакталгандыгы баяндалат.

**534. Жумалиев Ж., Токоев Т.** Диалектологиялык практика (Республиканын жогорку окуу жайларынын Кыргыз филологиясы факультеттеринин студенттери үчүн методикалык колдонмо). – Бишкек: Avrasya Press, 2014. – 30 б.

**535. Жумалиев Ж.** Азыркы кыргыз тилинин типтүү программысы (Жогорку окуу жайларынын Кыргыз филология факультеттери үчүн). – Бишкек: ОсОО «Адэм Басма», 2014 – 60 б., Башкалар менен авторлош.

**536. Кадыралиева Д. Ж.** Фонетические особенности устной речи городских кыргызов. – Б., 2014. – 128 б.

В монографии исследуется и анализируется устная городская кыргызская речь как комплексное явление, обусловленное внеязыковой сферой употребления, во внимание принимаются те или иные виды устной кыргызской речи.

**537. Маразыков Т. С.** Текст таануунун теориясы. – Б., 2014. – 112 б.

Бул окуу китебинде текст таануунун теориялык негиздери, текстти изилдөөнүн өңүттөрү жана негизги принциптери, текст жана анын негизги белгилери, тексттин жиктелиш маселеси, текстке анализ жүргүзүүнүн принциптери, тилдик эмес факторлордун текстти уюштурууга катышы, тексттин түзүлүш, уюштурулуш табияты, маалымат алмашуунун мониторинги жана анын текстти уюштуруучу мүмкүнчүлүктөрү жаңы илимий-теориялык бағытта иликтоөгө алынган.

**538. Маразыков Т. С.** Тексттин уюштурулуш маселелери. – Б., 2014. – 160 б.

Бул окуу китебинде кыргыз тилинде текстеш уюштуруучу тилдик карататтар, тематикалык торду түзгөн лексема, синтаксемалардын, абстрактуу маанидеги лексемалардын, темпералдык жана локалдык маанидеги лексема-синтаксемалардын, лексемалык кайталамалардын, мааниси бир

сүйлөмдүн алкагында толук ачылбаган лексемалардын, ат атоочтордун, этиштик баяндоочтордун, стилдик боегу окшош лексема-синтаксемалардын, анафоралык жана катафоралык каражаттардын текстти уюштуруучу кызматы конкреттүү факты-материалдардын негизинде жаңы бағытта анализге алынды. Мындай тажрыйба көркөм текстке лингвистикалык жактан талдоо жүргүзүү маселесин чечүүгө чоң салым кошо алат.

539. Маразыков Т. С. Тексттин стиладик түзүлүшү. – Б., 2014. – 156 б.

Бул окуу китебинде стилдик факторлордун текстти уюштуруучу өзгөчөлүктөрү жана мүмкүнчүлүктөрү, турмуш-тиричиликте сүйлөө стилиндеги тексттин, иш стилиндеги тексттин, илимий стилдеги тексттин, публицистикалык стилдеги тексттин жана көркөм стилдеги тексттин түзүлүш, уюшулуш өзгөчөлүктөрү конкреттүү факты-материалдардын негизинде анализге алынды. Окуу китебинде функционалдык стилдин 5 түрүндө түзүлгөн текстке 5 түрдүүчө анализ жасалды. Мындай анализ тексттин стилдик табиятын ар тараптан ачып берүүгө өбөлгө түзө алат.

540. Мусаев С. Ж. Түркүн пикир түрмөктөрү. – Б., 2014. – 268 б.

Тил, рух-дух, аң-сезим, өлкө жана анын улуттук идеологиясы коом турмушундагы үнгү түшүнүктөр катары тәэ алмустактан бери адамзаттын өнүгүү багыты аныктап келген. Өлкөнүн улуттук идеологиясын коомдук аң-сезим калыптаңдырыса, коомдук аң-сезимди рух-дух аныктайт. Ал эми рух-духтун башаты да, коомдук аң-сезимдин булагы да, улуттук идеологиянын негизи да, өлкөнүн эн белгиси да – тил. Ички түйшөлүүдөн жараган ушул түшүнүктөр жана аларга карата автордун мамилеси публицистикалык мүнөздөгү ар түркүн ой пикир түрмөктөрү аркылуу жалпы окурман-дардын назарына сунушталат.

541. Сагымбаева Б. Түрк жана кыргыз тилдеринин салыштырма морфологиясы. – Б., 2014. – 267 б.

Бул эмгекте кыргыз тилиндеги мезгилик жана модалдуулук семантикасын түондурган тилдик каражаттарды биритириүү жана аларды функционалдык-семантикалық алкак ыкмасы менен изилдөөгө алынган.

542. Садыков Т., Токоев Т., Жумалиев Ж., Карымшакова А., Секимова К., Шакенбаева Г., Умөталиева Т., Садыралиева Г. Азыркы кыргыз тилинин типтүү программысы. Жогорку окуу жайлардын кыргыз филология факультеттери учун. – Б.: БГУ, 2014. – 34 б.

543. Сыдыков С. «Енисей жана Таластагы байыркы рун жазуулаштыры». Автореферат. – Бишкек, 2014.

Эмгекте Енисей жана Таластагы байыркы рун жазуулары изилденди. Байыркы түрк жана кыргыз тилдеринин грамматикалык категорияларының бардык түрлөрү, сөз жасоо, сөз өзгөртүү формалары, лексикалык кору, тыбыштык өзгөчөлүктөрү дээрлик сакталгандыгы берилет.

**544. Токоев Т.Т.** Азыркы кыргыз тилинин типтүү программысы (ЖОЖДУН кыргыз филол. фак. учун). – Б., 2014. – 34 б. (коллектив).

Токоев Т.Т., Кошмоков К. Араб тил илиминин М. Кашгариге тийгизген таасири. Цивилизациялардын кесилишиндеги – тил, маданият, коомдук аспектилері, 11-Эл аралық илимий конференциясы. – Б., 2014. – 33 б.

**545.** Токоев Т.Т. Махмуд Кашгаринин «Дивану лугат ат-турк» эмгегиндең этиштердин жасалышы (кыргыз тили менен окшоштуктары жана айырмачылыктары). – Б., 2014. – 24 б.

Эмгекте Махмуд Кашгаринин сөздүгүндөгү этиштердин жасалышы, алардын кыргыз тилиндеги этиштер менен болгон оқшоштуктары жана айырмачылыктары берилген.

**546. Токоев Т. Т.** Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү жана сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр (жөнөкөй сүйлөмгө талдоо жүргүзүүнүн принциптери). – Б., 2014 – 39 б.

Китепте жөнөкөй сүйлөмдөргө талдоо жүргүзүүнүн принциптеринин негизинде сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү жана сүйлөмгө мүчө боло албаган сездер карадган.

**547. Токтоналиев К. Т. Кыргыз тилинин фонетикасы (сегменттик жана суперсегменттик бирдиктер). – Б.: «Улuu тоолор», 2014. – 256 б.**

Монографияда кыргыз тилинин сегменттик жана суперсегменттик бирдиктери изилденет.

548. Токтоналиев К. Т. Сүйлөм, айттым жана интонация. – Б.: «Би-  
йиктик», 2014. – 460 б.

Китепке тиldин жана кептин теориялык маселелери боюнча макалалар топтолду. Тиldин суперсегменттик бирдиги болгон интонация туураалуу, мамлекеттик тиldи ишке ашыруудагы көйгөйлөр жөнүндөгү макалалар кирди.

549. Токтоналиев К. Т., Абдувалиев А. И. Академик Юдахин Константин Кузьмич. – Б.: «Улuu тоолор», 2015. – 167 б.

Кытепте академик К.К.Юдахиндин өмүр жолу жана илимий ишмердиги тууралуу кыскача маалымат берилip, аспиранттар, изденүүчүлөр, жаш окумуштуулар жана жалпы эле окурмандарга арналат.

**550. Сапарбаев А. Азыркы кыргыз тили. Лексикология. – Б., 2015.**

Окуу китеби жогорку окуу жайларынын филология факультеттеринин студенттерине, мугалимдерге, кыргыз тилинин лексикологиясы жана фразеологиясына кызыккан окуучулардын кеңири чөйрөсүнө арналат.

**551. Азыркы кыргыз тили. Семантика. – Бишкек, 2015 (Жаанбай Элчиев).**

Тиldин негизги бирдиги болгон сүйлөмдүн маанилик түрлөрүнө семантикалык анализ жасалат. Китең окумуштууларга, аспиранттарга, магистранттарга, студенттерге жана жалпы эле окурмандарга арналат.

**552. Азыркы кыргыз тили. Стилистика. – Бишкек, 2015.**

Окуу куралында стилистика, анын бөлүнүшү, стилистикалык каражат, маани, катта жана норма теориялык жактан анализденип, эмоционалдык-экспрессивдик боекчо менен функционалдык стиldин түрлөрүн, оозеки жана жазуу речтин колдонулуш ыкмаларын өнүктүрүү карапат.

**553. Азыркы кыргыз тили: фонетика жана фонология. – Бишкек: Имак Офсет, 2015. – 360 б. Садыков Т., Токтоналиев К.Т.**

Монографияда кыргыз тилиндеги сегменттик жана суперсегменттик бирдиктер фонетика, фонология жана интонологиянын заманбап теориялык контекстинде каралды. Азыркы кыргыз тилиндеги фонетика жана фонология маселелери кирди.

**554. Азыркы кыргыз тили: фонетика, лексикология, морфология, синтаксис. – Б., 2015. Садыков Т., Токтоналиев К.Т., Абдувалиев И., Мамытов Ж., Эгембердиев Р., Жаманкулова Г.**

«Азыркы кыргыз тили» китеби – кыргыз тилинин фонетика, лексикология, морфология жана синтаксис бөлүмдөрүн камтыган тил илимнедеги жаңыча көз караштар менен жазылып, өздөштүрүүгө ыңгайлуулук жараткан жана илимий изилдөөлөрдүн акыркы жетишкендиктерин эске алуу менен иштелип чыккан илимий эмгек болуп эсептелет. Айрыкча фонетика жана синтаксис бөлүмдөрү жаңы иштелмелер, жаңыча көз караштар менен сунуш кылышы.

**555. Азыркы кыргыз тили: Синтаксис. Токтоналиев К. Т., Токоев Т.Т. – Б.: «Бийиктик плюс», 2015. – 296 б.**

Монографияда кыргыз тилинин салттуу синтаксисинин проблемалары изилдөөгө алынат. Салттуу синтаксисте сөз айкашы, синтаксистик

байланыштар, синтакистик катыштар, жөнөкөй, татаалдашкан жана таатал сүйлөмдүн өзгөчөлүктөрү берилет.

**556. Абдувалиев И. Азыркы кыргыз тили: морфология. – Бишкек, 2015. – 296 б.**

Эмгекте азыркы кыргыз тилинин морфология бөлүмүнүн грамматикалык категориялары, сөздүн тутумдук түзүлүшү, сөз мүчөлөрү тууралуу кеңири сөз болуп, ар бир сөз түркүмү тууралуу кеңири иликтөөлөр жүргүзүлгөн.

**558. Жапаров Ш. Кыргыз тилинин фразеологиялык сөздүгү. – Б.: «Имак Офсет», 2015. – 800 б.**

Үчүнчү жолу басылып жаткан бил «Сөздүктө» кыргыз тилинин фразеологиялык айкалыштарынын түрлөрү, вариантыны мүмкүн болушунча толук камтылды. Алардын түшүндүрмөлөрү адабий чыгармалардан, мезгилдүү басма сөздөн, саясий, илимий ж.б. адабияттардан, оозеки кептен алынган мисалдар менен бекемделди.

Толукталып ондолуп жаңыдан даярдалган бил «Сөздүк» мектеп мугалимдерине, университеттердин студенттерине, окутуучуларына, аспиранттарга, окумуштууларга, басма сөз өкүлдөрүнө, мамлекеттик кызметчилерге, жалпы эле окурмандардын калың катмарына сөз байлыгын көнчидеги учун көмөкчү боло алат.

**559. Жумалиев Ж. Азыркы кыргыз тилинин диалектологиясы (Окуу китеби). – Бишкек: Имак-Офсет, 2015. – 440 б.**

Китеңде диалектология илими, кыргыз диалектилеринин изилдениши, диалектилер менен говорорунун курамы, алардын классификацияланышы, фонетикалык, морфологиялык, лексикалык жалпылыктары жана өзгөчөлүктөрү, айрым учурларда диалектилек көрүнүштөрдүн пайдалуу тарыхы жөнүндө сөз болот.

**560. Кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун методологиясы. – Бишкек, 2015 (Рысбаев Сулайман Казыбаевич)**

Китеңде окуу орус, өзбек жана тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептерде кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун методологиялык негиздөрү, кыргыз тилин системалык-денгээлдик негиздө үйрөтүүнүн талаптары, окуучулар ээ болуучу теориялык жана практикалык компетенциялар, аны текшерүү принциптери, методдору, шарттары, каражаттары, окутуунун коммуникативдүүлүгү, коммуникативдик минимум, лексикалык-грамматикалык жана фонетикалык материалдар менен иштөө, текстти

өздөштүрүү жумуштары, сүрөт, дидактикалык оюндар аркылуу кеп өстүрүү, ошондой эле тил жатыктырууга машыктыруучу көнүгүүлөр системасы ж.б. орун алган.

**561. Кыргыз тилин чет тиili катары окутуунун методологиясы.** – Бишкек, 2015 (К. А. Биялиев).

Кыргыстанда кыргыз тилин эне тили, экинчи жана чет тиili катары ажыратып үйрөтүү жаңыдан калыптана баштады. Башка улуттагы мекендештерибиз жана чет өлкөлүк жарандарга кыргыз тилин натыйжалуу үйрөтүү мына ушул процесске түздөн-түз байланыштуу. Монографияда улуттук тиildи эне тили, экинчи жана чет тиili катары үйрөтүүнүн айырмачылыгы, дүйнөлүк тиildерди башка улуттардын өкүлдерүнө окутуу тажрийбасы чагылдырылат. Китепте чет тиili же экинчи тиildи окутуу теориясы, методологиялык, теориялык, методикалык жоболору каралат. Батышта өнүгүп келген тиil үйрөтүү методдоруна кыскacha мүнөздөмө берилет. Ал маалыматтарга таянуу менен Кыргыстанга ааламдашуу процессинин натыйжасында келе турган чет өлкөлүк жарандарды окутуунун жалпы методикалык жоболору сунуш кылынат.

**565. Кыргызча-англисче сөздүк.** Курманакунов Б. Н. Кыргызча-англисче, английче-кыргызча сөздүк (транскрипция менен). 30 000 сөз. – Б., 2015.

Бул сөздүк бардык английчи тиiliн үйрөнүүчүлөргө, окуучуларга жана студенттерге арналат. Англисче сөздөр фонетикалык транскрипциясы менен берилди.

**566. Кыргызча-өзбекче сөздүк.** – Бишкек, 2015.

Бул сөздүк мамлекеттик тиildи терең үйрөнүүчүлөргө, кыргыз жана өзбек тиildерин салыштырып изилдеген окумуштууларга, аспиранттарга, жана магистранттарга арналат. Сөздүккө кыргыз жана өзбек тиildеринде активдүү колдонуулган сөздөр кирди.

**567. Кыргызча- дунгanca сөздүк.** – Бишкек, 2015.

Бул сөздүк мамлекеттик тиildи үйрөнүүчүлөргө жана кыргыз дунган тиildерин салыштырып изилдеген окумуштууларга, аспиранттарга жана магистранттарга арналат. Сөздүккө кыргыз жана дунган тиildеридеги активдүү колдонуулган сөздөр кирди.

**568. Байыркы кыргыз тилинин жазма эстеликтеринин корпусу.** – Бишкек, 2015. Азат Абысадыр уулу.

Бул китепте байыркы кыргыз тилинин жазма эстеликтеринин корпусу берилди. Китеп байыркы жазма эстеликтөрge кызыккан жалпы окурумандарга арналат.

**569. Кыргызча-арабча сөздүк.** – Бишкек, 2015.

Китеп өз ичине бир канча миң сөздөрдү камтыйт. Улувтарыхка ээ болгон кыргыз эли ислам динин кабыл алган мезгилен тарта кыргыз тилинин лексикасына араб тиiliндеги жүздөгөн тиildер киргизилген. Сөздүккө кирген ар бир сөздү жана сөз айкаштарын китепке түшүрүп, окурумандарга тартуулоодо биз белгилүү окумуштуулардын эмгектерине таянуу жана араб тилинин лексикасын мүмкүнчүлүккө карап ылайыктоо менен кыргыз тилине которуп берүүгө аракет жасалган.

**570. Кыргыз тилинин компьютердик лингвистикасынын негиздери.** – Бишкек, 2015.

Китепте кыргыз тилинин алкагында компьютердик лингвистиканын негиздери каралды. Студенттерге, магистранттарга, аспиранттарга жана докторанттарга арналат.

**571. Кыргыз тилинин жыштык сөздүгү.** – Бишкек, 2015.

Кыргыз тилинин жыштык сөздүгүндө кыргыз тиiliндеги сөздөрдүн колдонулушу боюнча жыштык көрсөткүчү маалымдалат. Сөздүктү тиildин лингвистикалык корпусун калыптоого, лексикалык, лексикографиялык, грамматикалык түзүлүшүнө илимий изилдөөлөрдү жургүзүүгө, электрондук сөздүктөрдү түзүүгө ж.б. багыттар боюнча колдонууга болот.

**572. Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү.** I том. – Бишкек, 2015.

Кыргыз тилинин сөздүгүн түзүү – учурдуун талабы. Сөздүккө 50 000ден ашык сөз жана сөз айкаштары камтылып, ар бирине түшүндүрмөлөр берилди. Түшүндүрмөлөр адабий чыгармалардан, мезгилдүү басма сөздөн, саясий, илимий ж.б. адабияттардан, оозеки кептен алынган мисалдар менен бекемделди.

**573. Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү.** II том. – Бишкек, 2015.

Кыргыз тилинин сөздүгүн түзүү – учурдаун талабы. Сөздүккө 50 000ден ашык сөз жана сөз айкаштары камтылып, ар бирине түшүндүрмөлөр берилди. Түшүндүрмөлөр адабий чыгармалардан, мезгилдүү басма сөздөн, саясий, илимий ж.б. адабияттардан, оозеки кептен алынган мисалдар менен бекемделди.

**574. Кыргыз тилин эне тили катары окутуунун методологиясы.** – Бишкек, 2015 (Чыманов Жеңиш Арыкович).

Эмгек «Кыргыз Республикасында 2014–2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн Улуттук программасын» ишке ашыруунун алкагында иштелип, кыргыз тилин эне тили катары окутуунун методологиялык негиздерин иштеп чыгууга арналды.

**575. Кыргызча-орусча сөздүк.** – Бишкек, 2015.

Настоящее издание «Кыргызско-русского словаря», составленного известным ученым-лексикографом профессором К.К.Юдахиным, является переизданием словаря, выпущенного в Москве в 1965г. издательством «Советская Энциклопедия».

Приобретение Кыргызской Республикой независимости, приданье кыргызскому языку статуса государственного, расширение и углубление международных связей Кыргызстана и наступная необходимость в изучении кыргызского языка представителями других национальностей выдвинуло на передний план задачу обеспечения населения «Кыргызско-русским словарем».

**576. Орусча-кыргызча сөздүк. 1-том.** – Бишкек, 2015.

Словарь содержит свыше 85 000 слов современного русского литературного языка, словосочитания, идиоматику, пословицы и поговорки. Словарь рассчитан как на специалистов-филологов, переводчиков, работников печати, радио и телевидения, так и на широкий круг читателей.

**577. Орусча-кыргызча сөздүк 2-том.** – Бишкек, 2015.

Словарь содержит свыше 85 000 слов современного русского литературного языка, словосочитания, идиоматику, пословицы и поговорки. Словарь рассчитан как на специалистов-филологов, переводчиков, работников печати, радио и телевидения, так и на широкий круг читателей.

**578. Кыргыз тилинин синонимдер сөздүгү.** – Бишкек, 2015.  
Ш. Жапаров, К. Сейдакматова, Т. Сыдыкова.

Китеңге «Кыргыз тилинин синонимдер сөздүгү» (1984) ондолуп, алардын маанилери чечмеленип берилди.

**579. Кыргыз тилинин антонимдер сөздүгү.** – Бишкек, 2015.

Сөздүктө кыргыз тилинде карама-каршы маанинде антоним сөздөр алфавит тартибинде жайгаштырылып, түшүндүрмөсү менен берилди, иллюстрациялык материалдар менен жабдылды.

**580. Кыргыз тилинин омонимдер сөздүгү.** – Бишкек, 2015. Ж.Осмонова, К.Конкобаев.

Сөздүктө кыргыз тилинин омонимдер лексикологиялык планда иштелип, омонимдердин табияты грамматикалык, стилистикалык сапаттарын

белгилөө, зарыл болгон маанилерин орус тилине эквиваленти аркылуу которуу, антүүгө мүмкүн болгон учурда, ал маанилерди кыргыз тилинде түшүнүүрүү, тиешелүү иллюстрациялык материалдар менен жабдуу аркылуу аныкталды.

**581. Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү.** – Бишкек, 2015.

Бул сөздүк Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2008-жылдын 26-июнундагы №567 токтому менен бекитилген «Кыргыз тилинин жазуу эрежелеринин» негизинде кайра толукталып, иштелди. Мында Х.Карасаевдин Кыргыз совет энциклопедиясынын башкы редакциясы тарабынан 1983-жылы басылып чыккан «Орфографиялык сөздүк» жетекчиликке алынды.

**582. Кыргыз тилинин лингвистикалык маалымдамасы.** – Бишкек, 2015.

Лингвистикалык маалымдама кыргыз тилинин фонетикалык, лексикалык, морфологиялык жана синтаксистик системасы боюнча кыскача түшүнүк берүү менен, анын грамматикалык түзүлүшүндөгү негизги кубулуштарды, көрүнүштөрдү, процесстерди чечмелөөдө мурда түзүлгөн грамматикалардагы, энциклопедиялык мүнөздөгү башка эмгектердеги маалыматтарга таянды. Эмгек Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин терең өздөштүрүүгө, тил саясатын өркүндөтүүгө кызықтар болгон жалпы коомчулукка арналат.

**583. Кыргызча-кытайча сөздүк.** – Бишкек, 2015.

Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүккө ээ болушу, күнкорсуз мамлекет катары дүйнө элине таанылыши, эркин өлкө катары эл аралык карым катышынын артыши, кеңейиши жана өнүгүшүү, өзгөчө Чыгыш тарабындарды кошуна Улуу Кытай мамлекети менен болгон тарыхый, маданий, саясий-экономикалык алака-байланышыбыздын бүтүнкү күндө жөнөгөркү деңгээлге көтөрүлдү. Ушундай шартта кытай тилин үйрөнүүнү жеңилдетүү, кытай жазмаларындарды тарыхый булактартарды, тарыхый дарек материалдарды пайдалануу мүмкүнчүлүгүн арттыруу, аларды окуп түшүнүү зарылчылыгын кеңейтүү максатында окуу куралдарын, окуу китеңтерин иштеп чыгуу, ар кыл мүнөздөгү маалымат китеңтерди, сүйлөшмелөрдү басып чыгаруу, баарыдан мурда, котормо сөздүктөрдү, түшүндүрмө сөздүктөрдү түзүү эң олуттуу жана өтө зарыл талап экендиги белгилүү. Бүгүнкү күндүн ушул өктөм талабы жалпы окурмандар, сиздерге, сунушталып жаткан Кытайча-Кыргызча ушул сөздүктүн жарык көрүшүнө өбөлгө болду. Сөздүк коомчуулуктун калың катмарына арналат.

**584. Кыргыз тили. Компьютердик лингвистиканын негиздері.** – Бишкек: Имак Офсет, 2015. – 400 б. Садыков Т., Жумалиева Г.Э., Түмөнбаева М.Ж., Шаршенбаев Б.

**585. Садыков Т. Кыргыз тилинин жазма грамматикасы: азыркы кыргыз адабий тили (авторлоштору менен).** – Б., 2015.

«Азыркы кыргыз тили» кыргыз адабий тилинин фонетика, лексика жана грамматика маселелерин системалуу түрдө сыйпаттоого арналат. Бул китеп негизинен азыркы кыргыз адабий тилинин материалдарына таянып жазылды. Анын ушул мезгилдеги фонетикалық, лексикалық, морфологиялық, синтаксистик жана тексттик түзүлүшүн, стилдик түрлөрүн толук камтууга аракет жасалды.

**586. Султаналиев И. Ш. Махмуд Кашгаринин «Дивану лугати-т түркүн тили».** – Б., 2015. – 232 б.

Бул китепте атактуу түрк аалымы М. Кашгаринин өмүр баяны, анын «Дивану лугати-т түрк» аттуу эмгегинин жаралыш тарыхы, түрк тилдерине которулушу жана азыркы кыргыз тили менен болгон фонетика-лексикалық, грамматикалық жалпылыктары, өзгөчөлүктөрү тууралуу сөз болот.

**Сыдыкова, Т. К. Барпынын тили: Монография.** – Б.: «Текник», 2015. – 335 б.

**587. Шаршенбаев А. К. Экзотикалык сөздөр. Монография.** – Бишкек, 2015.

Монографияда азыркы кыргыз тилиндеги кабыл алынган сөздөргө лингвистикалық анализ жүргүзүлүп, анын ичинен экзотикалық лексиканын табияты көнүр талдоого алынган. Кыргыз тилиндеги экзотикалык сөздөр лексика-семантикалык группаларга бөлүнуп, бай тилдик факты-материалдар менен жабдылган. Экзотикалык сөздөрдүн кыргыз адабий тилиндеги орду бул эмгекте илимий деңгээлде ачылып көрсөтүлгөн.

2016

**588. Академик Б.Ө. Орзубаева жана филология маселелери / КР УИА жана ЭИБ, Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту/ Бишкек: «Алтын тамга», 2016. – 302бет.**

Аталган китепке академик Б.Ө.Орзубаеванын 90 жылдыгына арналган илимий конференциянын материалдары топтолгон. Жыйнак 4 бөлүктөн турат.

**589. Абдувалиев И. А. Лексикография современного кыргызского языка.** – Бишкек: Улуу Тоолор, 2016. – 140 с.

Кыргыз тилинин лексикасына арналган бул монографияда сөз жана анын маанилери, кыргыз лексикасынын төл жана өздөштүрүлгөн сөздөр бөлүмдөрү, сөздөрдүн маанилик катыштыктары, колдонулуш өзгөчөлүктөрү, эскирип кеткендери, жаңыдан пайды болуп активдүү лексиканын каттарын толуктагандары тууралуу көнүр түрк тилдерине ортосунан жана кыргыз тилинин өзүнө гана тиешелүү сөздөрдөн турарары жана өздөштүрүлгөн сөздөрдүн кытай тилине, иран тилдерине, араб тилине, орус тилине таандык болгон катмарлары жеткиликтүү мисалдар менен көлтирилген.

**590. Абдразакова Г. Ш. Дүйнөнүн тилдик сүрөтүн изилдөөнүн теориялык негиздері.** – Бишкек, 2016.

Монографияда дүйнөнүн тилдик сүрөтүн изилдөөнүн теориялык жана методологиялык маселелери каралган. Анда дүйнө сүрөтү, дүйнөнүн тилдик сүрөтү түшүнүктөрү, концептологиянын жаралыш булактары жана концепт дүйнөнүн тилдик сүрөтүнүн бирдиги катары илимий талдоодон өткөн.

**591. Джаманкулова Г. Т. Байыркы кыргыз тили (монография).** – Бишкек: «Улуу тоолор», 2016. – 652 бет.

Бул эмгекте байыркы кыргыз тили (семасиография, фонография) иликтеөгө алынды. Байыркы кыргыздардын семасиографияны, т. а. сүрөттүк жазууну, идентификациялык-мнемоникалык ыкмадагы эн тамгаларды, сөздүк жазууну, фонографиялык жазуунун аралаш системасын колдонушканын, алардын тарыхый өнүгүү эволюциясы талданы. Эмгекте енисей жазуусу, анын түрк рун жазуусунун ичинде алган орду, талас жазуулаты менен байланышы каралды.

**592. Джапанов А. А. Чет тилдер түшүнүрмө сөздүгү.** – Бишкек, 2016.

Сөздүк четтен кирген сөздөрдүн түшүнүрмө сөздүгү тибиндеги сөздүктөрдүн негизинде иштелип, акыркы мезгилдерде кыргыз тилине кирип, коомчуулук тарабынан колдонулуп жүргөн 25минге жакын чет сөзүнүн лексикалық маанисин чечмелеп берген түшүнүрмө сөздүк катары түзүлдү. Сөздүккө кирген сөздөр, сөз тизмектери бүгүнкү күндөгү адам ишмердигинин илим-билим, техника, саясат, экономика, медицина, өнөр, маалымат ж.б.у.с. бардык тармагын камтыйт.

**593. Жумагулов Ч.** Кыргызстандагы эпиграфикалык эстеликтер. – Бишкек, 2016.

Бул китепте Кыргызстандын аймагынан табылган байыркы, орто кылымдардан сакталып калган эпиграфикалык руи, согду-уйгур, араб, несториан эстеликтеринин, санскрит-тибет жазууларынын ачылыш (табылыш), изилдениш тарыхына, ошол жазуулардын графикалык, палеографикалык өзгөчөлүктөрүнө, айрым тиридик фактыларына кыскача экспурс жасалат. XIX кылымдын аягы XX кылымдын башында кыргыздын белгилүү тарыхый адамдарына (Жантай баатыр, Шабдан баатыр, Өзбек, Муратаалы баатыр ж.б.) коюлган, араб графикасында чегилген жазуу эстеликтер биринчи жолу автор тарабынан изилденип, тексттери которулуп, жазуулардын эстамптары алышып, сүрөттөрү тартылып, илим чөйрөсүнө чыгарылғандыгы белгилүү. Ошол изилдөөлөрдөн кыскача маалымат ушул жерге берилгенин жана жалпысынан бул китең автордун жарык көргөн эмгектеринин негизинде жазылганын белгилей кетебиз. Китептин аягында «Эпиграфика Киргизии» деген ат менен жарыяланган эмгектердин 1-, 2-, 3-бөлүктөрүнө карата жазылган рецензиялардын, Кыргызстандын байыркы жазуу эстеликтери боюнча чыккан изилдөөлөрдүн циклери үчүн деп мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлгөн кезде жазылган колдоолордун, илимий докладга берилген алгачкы сунуш-пикирлердин айрымдарына орун берилди.

**594. Кыргыз тилинин сөздүгү.** – Бишкек, 2016.

«Кыргыз тилинин сөздүгүн» – түзүү учурдун талабы. Сөздүккө 50000ден ашуун сөз жана сөз айкаштары камтылып, ар бирине түшүнүрмөлөр берилди. Түшүндүрмөлөр адабий чыгармалардан, мезгилдүү басма сөздөн, саясий, илимий ж.б. адабияттардан оозеки кептен алынган мисалдар менен бекемделди.

**595. Кыргызча-англисче сөздүк.** – Бишкек, 2016.

Бул сөздүк бардык англий тилин үйрөнүүчүлөргө, окуучуларга жана студенттерге ариалат. Англисче сөздөр фонетикалык транскрипциясы менен берилди.

**596. Мусаев С. Ж., Садыкова С. З. В. В. Радловдун** Опыт словаря тюркских наречий сөздүгүндөгү кыргыз сөздөрү». – Бишкек, 2016.

Бул сөздүк В.В.Радловдун «Опыт словаря тюркских наречий» аттуу фундаменталдык эмгегинен терилген 8000ден ашык кыргыз сөздөрүн камтыйт. Сөздүккө кирген кыргыз сөздөрү келечекте түзүлө турган Байыркы

кыргыз тилинин сөздүгү үчүн алгачкы материалдардан болот деген чон ишенимдебиз.

**597. Жусуп Баласагын.** «Күттүү Билим». Кыргыз тилине которгон профессор Сагалы Сыдыков. түзүүчү Садыкова С. З. 1-том. – Б., 2016.

XI кылымда жашаган улуу ойчул, акын, философ, энциклопедиялык билими бар илимпаз, түрк тилинин улуу устараты Жусуп Баласагындын «Күттүү билим» аттуу адабий дидактикалык жана философиялык чыгармасы кыргыз тилинде академиялык басылма катары жарык көрүп жатат.

Чыгарманын айрым бир баптары кыргыз тилине А.Махмануров тара拜нан толукталып которулду (4244–4643; 6231–6644).

**598. Жусуп Баласагын.** «Күттүү Билим». Кыргыз тилине которгон профессор Сагалы Сыдыков. түзүүчү Садыкова С. З. 2-том. – Б., 2016.

XI кылымда жашаган улуу ойчул, акын, философ, энциклопедиялык билими бар илимпаз, түрк тилинин улуу устараты Жусуп Баласагындын «Күттүү билим» аттуу адабий дидактикалык жана философиялык чыгармасы кыргыз тилинде академиялык басылма катары жарык көрүп жатат.

Чыгарманын айрым бир баптары кыргыз тилине А.Махмануров тара拜нан толукталып которулду (4244–4643; 6231–6644).

**599. Жусуп Баласагын.** «Күттүү Билим». Кыргыз тилине которгон профессор Сагалы Сыдыков. түзүүчү Садыкова С. З. 3-том. – Б., 2016.

XI кылымда жашаган улуу ойчул, акын, философ, энциклопедиялык билими бар илимпаз, түрк тилинин улуу устараты Жусуп Баласагындын «Күттүү билим» аттуу адабий дидактикалык жана философиялык чыгармасы кыргыз тилинде академиялык басылма катары жарык көрүп жатат.

Чыгарманын айрым бир баптары кыргыз тилине А. Махмануров тара拜нан толукталып которулду (4244–4643; 6231–6644).

**600. Усмамбетов Б. Ж.** Махмуд Кашигинин «Дивану лугат ат-турк» эмгегиндеги турмуш-тиричиликке байланыштуу түшүнүктөрдү туюндурган лексикалык каражаттар (этно-лингвистикалык анализ) (Монография). – Бишкек: БГУ, 2016. – 21 б.т.

Махмуд Кашигинин «Диванындагы» турмуш-тиричиликке байланыштуу сөздөрдү топтол, фоно-морфологиялык, лексика-семантикалык анализдер жасалган. Ошондой эле тиешелүү айрым сөздөрдүн теги аныкталишып, иликтенген, сөздөрдүн кыргыз тилине канчалык деңгээлде катыштыгы бар экендиги көрсөтүлгөн.

**601. Абдувалиев И.** Кыргыз тилиндеги бир муундуу уңгу сөздөр сөздүгү. Словарь односложных корней и основ в кыргызском языке. – Б.: Улуг Тоолор, 2017. – 324 б.

Китепте түрк тилдеринде, анын ичинде кыргыз тилинде, уңгу негизинен бир муундуу болуп, көп муундуу төл сөздөрдүн дээрлик бардыгынын туунду сөздөр экендигине божомол айтылган фактылар бар. Кыргыз тилиндеги *аз* (азгыр-), *ай* (айт), *ар* (аруу), *беш* (бешик), *бөк* (бөкө) деген сыйктуу толуп жаткан бир муундуу уңгулардын мааниси бар өз алдынча сөз экендиги диалектилердин, текстеш тилдердин, байыркы жазма эстеликтердин маалыматтары менен далилденген.

**602. Жапаров Ш.** Адам аттары – эл байлыгы. Тогузунчу (толукталаип) басылыши. – Б.: Улуг тоолор, 2017. – 488 б.

Бул эмгекте илимий-популярдуу формада бүгүнкү кездеги кыргыз энчилиүү адам аттарынын лингвистикалык, тарыхый-этнографиялык бөтенчөлүгү көрсөтүлөт. Бөбөккө энчилиүү ат берүүдөгү кыргыз элиндеги негизги мыйзам-ченемдери, салт-санаалары жана эстетика-этикалык, педагогикалык нормалары баяндалып, балага ысым ыйгарууга байланыштуу практикалык кеп-кеңештер айтылып, коомдук талаптар тууралуу сөз болот. Кыскача (көбүнчө конкреттүү мисалдардын негизинде) энчилиүү киши аттарынын түшүндүрмө сөздүгү берилген.

**603. Жумалиев Ж., Токтоналиев К.Т.** Байыркы кыргыз тили (Эң байыркы доор). – Бишкек: Гулчынар, 2017. – 352 б.

Китеп байыркы кыргыз тилинин эң алгачкы, ортоңку жана кийинки мезгилдериндеги тарыхына арналган. Анда байыркы кыргыз дооруна муңаззудүү болгон фонетикалык, морфологиялык, лексикалык жана синтаксистик белгилери туурасында сөз болот. Ошондой эле тилдердин урал-алтай жалпылыгы, алтай тобундагы тилдердин жана түрк тилдеринин, кыргыз тилинин тарыхый доорлору жөнүндөгү кабарлар менен кошо кыргыздарга байланышкан тарыхый-лингвистикалык, этногенетикалык, генетикалык маалыматтар берилет.

**604. Жумалиев Ж.** Байыркы түрк сөздүгү. 1-том (А-В). – Бишкек: Полиграфбумресурсы, 2017. – 480 б.

«Древнетюркский словарь» (1969) аттуу сөздүктүн кыргызча көтөмосу болгон бул китеп түркология, филология, тарых, этнография,

маданият таануу багытындағы адистерге, докторант, магистрант, студенттерге жана жалпы окурундардын көнүри катмарына арналган (Жумалиев Ж. 293–479-бб. котортогон).

**605. Мусаев С.Ж.** Чырмалышкан тагдырлар. – Б.: Офсет, 2017 – 350 бет.

Кылым башындағы кыйын кезенде кыргыз мамлекеттүүлүгүн пайдубалын түптөп, маданийатбызынын, илим-билимибиздин жерпайын түздөп, элибизди алга үндөп, аруу максаттагы кадамдарын алдуу шилтеп, эли үчүн, илим-билим үчүн өрнөктүү иш жасоону өмүр максаты катары бойуна сицирип, ойуна батырган улуг залкарлар Ю.Абдырахманов, К.Тыныстанов, К.Карасаев, Б.Юнусалиевдин «Манас» эпосу, кыргыз алфавити аркылуу чырмалышкан тагдырларынын айрым бир ирмемдери жөнүндө документтик фактылардын негизинде сөз жүрөт.

Китеп жалпы окурундардын назарына сунушталат.

**606. Байыркы түрк сөздүгү.** I том (А-Б тамгалары). Бишкек: Полиграфбумресурсы, 2017. – 480 б. (жооптуу редактор Сыдыков Т.).

Сөздүк түрколог-окумуштуулар тарабынан түзүлүп, 1969-жылы жарайка чыккан «Древнетюркский словарь» аттуу орусча нускасынын кыргызча көтөмосу болуп эсептелет.

Сөздүк түркология, филология, этнография, маданият таануу багытындағы адистерге, докторант, аспирант, магистрант, студенттерге жана жалпы эле окурундардын калың катмарына арналат.

**607. Классикалык изилдөөлөр.** Морфология. – Бишкек: «KIRLand», – 2017. (Түзгөндөр: Жунушалиева Г., Исраилова Д., Конурбаева Р., Мусулманкул к. А.).

Бул жыйнакка кыргыз тилинин морфологиясы боюнча жазылган классикалык эмгектер кирди. Жыйнактагы материалдар кыргыз тилинин морфология багытындағы К. Тыныстановдун, С. Кудайбергеновдун, А. Турсуновдун изилдөөлөрүнөн алынды.

**608. Классикалык изилдөөлөр.** Лексикология. – Бишкек, 2017. Түзгөн Абдувалиев И.

Бул том кыргыздар, кыргыз тили тууралуу белгилүү түркологдораун айткандары менен ачылып, ага кыргыз тилинин лексикасы боюнча сөз маанилери, сөздөрдүн келип чыгыш түпкү тектери тууралуу изилдөөлөр топтоштурулду. Китеп илимий кызметкерлерге, аспиранттарга, окутуучуларга жана кыргыз тилине кызыккан көпчүлүк окурундарга арналат.

**609. Классикалык изилдөөлөр. Сөз курамы жана диалектология.** – Бишкек, 2017. Түзгөндөр: Абдувалиев И. Курманалиева Т.

Классикалык изилдөөлөр боюнча тил бөлүмүнүн 4-томуна академиктер Б.М.Юнусалиев, Б.Ө.Орузбаевалардын текстештире-тарыхый метод-дун тажрыйбалары менен лексика-грамматикалык бирдиктерге структу-ралык өңүттөн жүргүзүлгөн изилдөөлөрү киргизилди. Китең тил илими адистиги боюнча эмгектенген окумуштуулар, аспиранттарга жана жогор-ку окуу жайлардын филология факультеттеринин студенттерине арналат.

**610. Классикалык изилдөөлөр. Синтаксис.** – Бишкек, 2017. Түз-гөндөр: Ибраева Д., Исмаилова З.

Китеңде сөз айкашынын, синтаксистик байланыштарды, синтаксис-ти катыштарды, эки тутумдуу сүйлөмдөрдүн составы жана түзүлүшүн, ээ, баяндоочтуу жана айкындооч мүчөлөрдүн сүйлөмдөгү ордун, бир состав-дауу сүйлөмдөрдүн түрлөрүн изилдеген тилчи-окумуштуулардын эмгекте-ри кирди.

**611. Классикалык изилдөөлөр. Фразеология.** – Бишкек, 2017. Түз-гөндөр: Давлетов М., Султангазиева Ж.

Классикалык изилдөөлөр боюнча тил бөлүмүнүн 5-томуна кыргыз тилиндеги фразеологизмдердин этимологиясын, айкаштарын, бир-диктерин, лексико-грамматикалык өзгөчөлүктөрүн, которуюу принципте-рин, улуттук-маданий коннотациясын, экспрессивдүүлүгүн, синонимде-ри менен антонимдерин жана стилистикалык жактан колдонулушун ж.б. изилдеген эмгектер кирди.

**612. Байыркы түрк сөздүгү (А-В) I т.** – Бишкек, 2017.

Сөздүк түрколог-окумуштуулар тарабынан түзүлүп, 1969-жылы жа-рыкка чыккан «Древнетюркский словарь» аттуу орусча нускасынын кыр-гызыча көрмөсү болуп эсептелет.

Сөздүк түркология, филология, этнография, маданият таануу бағы-тындагы адистерге, докторант, аспирант, магистрант, студенттерге жана жалпы эле окурмандардын калың катмарына арналат.

**613. Классикалык изилдөөлөр. Махмуд Кашкари. Түрк тилдер сөз-дүгү. I т.** – Бишкек, 2017. Которгондор: Т. Токоев, К. Кошмоков.

«Түрк тилдеринин сөздүгү» – түрк дүйнөсүнүн дүйнөлүк илим казы-насына кошкон улуу мурасы. Түрк элдеринин тили менен адабиятын са-лыстырып изилдеп, түзүп чыккан XI кылымдагы алгачкы энциклопедиялык эмгек болуп саналат.

**614. Классикалык изилдөөлөр. Махмуд Кашкари. Түрк тилдер сөз-дүгү. II т.** – Бишкек, 2017. Которгондор: Т. Токоев, К. Кошмоков.

Түрк тилдеринин сөздүгү» – түрк дүйнөсүнүн дүйнөлүк илим казына-сына кошкон улуу мурасы. Түрк элдеринин тили менен адабиятын салыш-тырып изилдеп, түзүп чыккан XI кылымдагы алгачкы энциклопедиялык эмгек болуп саналат.

**615. Классикалык изилдөөлөр. Махмуд Кашкари. Түрк тилдер сөз-дүгү. III т.** – Бишкек, 2017. Которгондор: Т. Токоев, К. Кошмоков.

Түрк тилдеринин сөздүгү» – түрк дүйнөсүнүн дүйнөлүк илим казына-сына кошкон улуу мурасы. Түрк элдеринин тили менен адабиятын салыш-тырып изилдеп, түзүп чыккан XI кылымдагы алгачкы энциклопедиялык эмгек болуп саналат.

**616. Сагынбаева Б., Дербипева З. Кыргыз тилинин функционал-дык грамматикасы.** – Бишкек, 2017. – 126 б.

Бул окуу китеби азыркы кыргыз тилинин функционалдык граммати-касынын негизинде түзүлдү.

**617. Сагынбеков И. Эр Жанек.** – Б., 2017. – 32 б.

Китең 19-кылымда Ысык-Көл обlastында жашап өткөн Эр Жанек-ке арналат. Жанек көл өрөөнүнөн чыккан Балбай, Өмүр жана башка ба-тырлар менен бирдикте Кокон хандыгы, калмак жана казактарга карши күрөштө эл, жерди сактап калууда бапа, жедең урууларынын башында турган кол башчы катары белгилүү.

**618. Токтоналиев К, Т., Жумалиев Ж. Байыркы кыргыз тили (монография).** – Б.: «Гүлчынар», 2017. – 352 б.

Монография байыркы кыргыз тилинин эң алгачкы, ортонку жана ки-йинки мезгилдеринде тарыхы – белгилүү алтайсттердин, түркологдор-дун салыштырма-тарыхый мүнөздө жазылган эмгектеринде айтылган не-гизги жоболоруна, теорияларына жана тилдик материалына негизделип жазылды. Аны менен кошо анда авторлордун өздөрүнө тиешелүү көптө-гөн көз караштары, пикирлери да орун алды.

**619. Шаршенбаев А. К. Медициналык сөздүк.** – Бишкек, 2017. Кол-лективдүү эмгек.

Бул сөздүк жалпы эле медицина кызметкерлерине жана медициналык окуу жайларында окуган студенттерге арналган. Эмгекте медицинанын бардык тармактары, бөлүмдөрү камтылып, мүмкүн болушунча терминдер-дин так көрмөсү берилген.

**620. Филология.** – Бишкек, 2017.

Жыйнакка филология илимдеринин доктору, профессор Ибраим Абдувалиевдин 70 жылдык мааракесине арналган эл аралык илимий-практикалык конференциянын материалдары кириди.

**2018**

**621. Токтоналиев К. Т.** Компьютер терминдеринин орусча-кыргызча сөздүгү. Бишкек, 2018.

«Сөздүк» жалпы эле тил үйрөнүүчүлөргө арналып, компьютер терминдери кыргыз тилине которулду жана кыргыз тилинин лексикалык корун байытууга өз салымын кошот деген ойдобуз.

**1940**

**Каныкейдин жомогу.** («Семетейден»), С. Карадаевдин айтуусу боюнча. Басмага даярдаган Ы. Абырахманов. – Ф.: Кыргызмамбас. 1940. – 108 б.

**Каныкейдин кошогу.** (С. Карадаевдин айтуусу боюнча). Басмага даярдаган Ы. Абырахманов. – Ф.: Кыргызмамбас. 1940. – 108 б.

**Манастин өлүмү.** (С. Карадаевдин айтуусу боюнча). Басмага даярдаган Ы. Абырахманов. – Ф.: Кыргызмамбас. 1940. – 63 б.

**Манастин бала чагы.** (С. Орозбаковдун айтуусу боюнча). Басмага даярдаган Ы. Абырахманов. – Ф.: Кыргызмамбас. 1940. – 213 б. /Текст араб тамгасында.

**1941**

**Алооке хан.** (С. Орозбаковдун айтуусу боюнча). Басмага даярдаган Ы. Абырахманов. – Ф.: Кыргызмамбас. 1941. – 56 б.

**Каныкейдин Тайторуну чапканы.** (С. Карадаевдин айтуусу боюнча). Басмага даярдаган Ы. Абырахманов, Ф., Кыргызмамбас. 1941. – 154 б.

**Семетейдин Букарадан Таласка келиши.** (Тоголок Молдонун айтуусу боюнча). Басмага даярдаган Ы. Абырахманов. – Ф.: Кыргызмамбас. 1941. – 54 б.

**Үргөнч.** («Семетейден») (Ырысмендеев Акматтын айтуусу боюнча). Басмага даярдаган Ы. Абырахманов. – Ф.: Кыргызмамбас. 1941. – 62 б.

**Макел дөө.** (С. Орозбаковдун айтуусу боюнча). Басмага даярдаган Ы. Абырахманов. – Ф.: Кыргызмамбас. 1941. – 62 б.

**1942**

**Майдан** («Семетейден») (Тоголок Молдонун айтуусу боюнча). /Басмага даярдаган Ж. Бейшекеев. – Ф.: Кыргызмамбас. 1942. – 63 б.

**Алгачкы айкаш.** Чоң казаттан үзүндү. (С. Орозбаковдун айтуусу боюнча). – Ф.: Кыргызмамбас. 1942. – 96 б.

**Рахматуллин Калим.** Улuu патриот, укмуштуу Манас. – Ф.: Кыргызмамбас. 1942. – 87 б.

**Манасчылар.** Биографиялык материал. /Түзгөн К. Рахматуллин. – Ф.: Кыргызмамбас. 1942. – 123 б.

1943

**Рахматуллин К.** Великий патриот легендарный Манас. – Ф.: Киргизсадат. 1943.

**Богданова М. И., Жакишев ئ، راخماتولىن ك.** Кыргыз адабиятынын очерктери. – Ф.: Кыргызмамбас. 1943.

**Валитова А.** Кыргыз элинин баатырдык салты. – Ф.: Кыргызмамбас. – 1943.

1944

**Абыдрахманов Байымбет** (Тоголок Молдо). Ырлар жана поэмалар. 1-жыйнак. Т. Саманчиндин редакциясы астында басмага даярдалган. – Ф.: Кыргызмамбас. 1944.

**Биринчи казат.** (С. Орозбаковдун варианты боюнча). Басмага даярдалган К. Рахматуллин. – Ф.: Кыргызмамбас. 1944.

**Труды Института языка, литературы и истории Кир.ФАН СССР.** Вып. I. – Ф.: Изд. Кир. ФАН СССР. 1944 (русс. кирг.)

1946

**Тайгуренов А.** Кыргыз элинин Ата Мекендиң Согуш күндөрүндөгү фольклору. – Ф.: Кыргызмамбас. 1946.

1947

**Богданова М.** Киргизская литература. М. Сов. Писатель, 1947.

**Тайгуренов А.** Кыргыздын советтик фольклору. – Ф.: Кыргызмамбас. 1947.

1948

**Труды Института языка, литературы и истории.** Вып. II. – Ф.: Изд. Кир. ФАН СССР (русс., кирг.).

1950

**Мусаев С.** Кыргыз адабияты. Орто мектептердин 8–10-класстары учун программа. (Д. Аюпов, П. И. Балтин менен бирдикте түзүлгөн). 1950–1962-жылдар аралыгында ар жыл сайын басмадан чыгып турган). Фрунзе: Кыргызмамбас. Көлөмү 3 б. т.

**Мусаев С.** Кыргыз адабияты. Орто мектептердин 8-класстары учун окуу куралы. (Ж. Таштемиров менен бирдикте түзүлгөн). 1950–1958-жылдар аралыгында Кыргызмамбас тарабынан ар жыл сайын басмадан чыгып турган. Фрунзе: Кыргызмамбас. Көлөмү 18 б. т.

**Мусаев С.** Кыргыз адабияты. Орто мектептердин 9-класстары учун окуу куралы. (Ж. Таштемиров менен бирдикте түзүлгөн). 1950–1958-жылдар аралыгында бир нече жолу өзгөртүлүп, жыл сайын басмадан чыгып турган Фрунзе: Кыргызмамбас. Көлөмү 17,6 б. т.

**Мусаев С.** Кыргыз адабияты. Жогорку окуу жайлары учун окуу программа. 1950-жылы басмадан чыккан. Фрунзе: Кыргызмамбас. Көлөмү 4 б. т.

1951

**Керимжанова Б. Д.** Кыргыз совет адабияты 25 жылда. – Ф.: Кыргызмамбас. 1951.

**Тоголок Молдо.** Таңдалган ырлар. – Ф.: Кыргызмамбас. 1951.

**Мусаев С.** Кыргыз адабияты. Орто мектептердин 8-класстары учун окуу куралы (Ж. Таштемиров менен бирдикте иштелген). 1951–1962-жылдар аралыгында айрым өзгөртүүлөр менен жыл сайын басмадан чыгып турган Фрунзе: Кыргызмамбас, Учпедгиз. Көлөмү 20 б. т.

1952

**Научная конференция, посвященная изучению эпоса «Манас».** (Тезисы докладов). – Ф.: Кыргызмамбас. 1952.

**Труды Института языка, литературы и истории.** Вып. III. – Ф.: Изд. Кир. ФАН СССР (русс., кирг.).

**Мусаев С.** Кыргыз адабияты. Орто мектептердин 9-класстары учун окуу куралы. (Ж. Таштемиров менен бирдикте жазылган).

1952–1962-жылдар аралыгында жыл сайын басылып турган. Фрунзе: Кыргызмамбас, Учпедгиз. Көлөмү 17,5 б. т.

**Мусаев С.** Кыргыз адабияты. Жогорку окуу жайлары үчүн программа. 1–11 бөлүм. 1952-жылы басмадан чыгып, узак жылдар бою пайдаланууда болгон. Фрунзе: Кыргызмамбас, Учпедгиз. Көлөмү 2,4 б. т.

**Мусаев С.** Кыргыз адабияты. Жогорку окуу жайлары үчүн Программа III бөлүм (*S. Керимжанова менен бирге түзүлгөн*). Фрунзе: Кыргызмамбас, Учпедгиз. Көлөмү 1,6 б. т.

1953

**Керимжанова Б.** Жоомарт Бекенбаев. – Ф.: Киргосиздат. 1953. /русс./

**Абыдрахманов Байымбет** (Тоголок Молдо). Эркиндик. /Ырлар жана поэмалар. – Ф.: Кыргызмамбас, 1953.

1954

**Тоголок Молдо.** Чыгармалар. т. III. – Ф.: Кыргызмамбас. 1954.

**Труды Института языка, литературы и истории.** Вып. IV. – Ф.: Изд. Кир. ФАН СССР. 1954. (русс., кирг.)

1955

**Алыкулов Барпы.** Таңдалган чыгармалар. /Түзгөн Т. Байзаков жана Ж. Эгембердиев. Баш сөзү Ж. Таштемировдуку. – Ф.: Кыргызмамбас. 1955.

**Кыргыз элинин макал-лакаптары.** /Түзгөн Б. Керимжанова. – Ф.: Кыргызмамбас. 1955.

**Тоголок Молдо.** Чыгармалар. т. II. ,Ф., Кыргызмамбас. 1955.

1956

**Жазғыч акындар:** /Ырлар жыйнагы. Түзгөн Байходжоев С. – Ф.: КРИАнын басмасы. 1956.

**Асаналиев К.** Түгөлбай Сыдыкбековдун романдары. – Ф.: КРИАнын басмасы. 1956.

**Кожожаш.** /А. Усөнбаевдин варианты боюнча. Басмага даярдаган Д. Сулайманов. – Ф.: Кыргызмамбас, 1956.

**Сатылганов Т.** Чыгармалар жыйнагы. /Түзгөн Д. Сулайманов. – Ф.: Кыргызмамбас, 1956.

**Таштемиров Ж.** Тоголок Молдонун чыгармачылык жолу. – Ф.: КРИАнын басмаканасы. 1956.

**Төштүк.** /Айтуучу С. Карадаев. – Ф.: Кыргызмамбас. 1956.

**Труды Института языка, литературы и Института истории АН Киргизской ССР.** Вып. V., Ф., изд. АН Кирг. ССР. 1956. (русс., кирг.)

**Труды Института языка, литературы и Института истории АН Киргизской ССР.** Вып. VI., Ф., изд. АН Кирг. ССР. 1956. (русс., кирг.)

**Труды Института языка, литературы и Института истории АН Киргизской ССР.** Вып. VII., Ф., изд. АН Кирг. ССР. 1956. (русс., кирг.)

1957

**Асаналиев К.** Кыргыз совет прозасынын очерки. бөл. I. – Ф.: КРИАнын басмасы. 1957.

**Курманбек.** /Айтуучу К. Акиев. Баш сөзүн жазган С. Байходжоев. – Ф.: Кыргызмамбас, 1957.

**Кыдырбаева Р. З.** Лирика Алыкула Осмонова. – Ф.: Изд. АН Кирг. ССР. 1957.

**Таштемиров Ж.** Барпы Алыкулов. – Ф.: КРИАнын басмаканасы. 1957.

**Труды Института языка, литературы АН Киргизской ССР.** Вып. VIII., Ф., изд. АН Кирг. ССР. 1957. (русс., кирг.)

**Труды Института языка, литературы АН Киргизской ССР.** Вып. IX., Ф., изд. АН Кирг. ССР. 1957. (русс., кирг.)

**Эр Табылды.** /Айтуучу А. Тыныбеков. Басмага даярдаган Ж. Төлөев. – Ф.: Кыргызмамбас. 1957.

1958

**Манас.** /Кыскартылган кошмо вариант. I. Китеп. – Ф.: Кыргызмамбас, 1958.

**Манас.** /Кыскартылган кошмо вариант. II. Китеп. – Ф.: Кыргызмамбас, 1958.

**Саринжи, Бекей.** /Айтучу А. Усөнбаев. Баш сезүн жазган Кыдырбаева Р. З. – Ф.: Кыргызмамбас, 1958.

**Т. Сатылганов.** Ырлар жыйнагы. – Ф.: Кыргызмамбас, 1958.

**1959**

**Байхожоев С.** Жазгыч акындар. /Очерк. – Ф.: КРИАнын басмасы, 1959.

**Токтогулдуи замандаштарынын эскерүүлөрү.** /Түзгөн Сырдыбаев М. – Ф.: Кыргызмамбас, 1959.

**Кыдырбаева Р. З.** Идейно-художественные особенности эпоса «Саринжи-Бекей». – Ф.: Из-во АН Кирг. ССР, 1959.

**Семетей.** «Манас» эпосунун кыскартылган кошмо вариантынын 2-бөлүгү. III китеп. – Ф.: Кыргызмамбас, 1959.

**Эр Солтоной.** Эпос. /Айтучу С. Абдырахманов. – Ф.: Кыргызмамбас, 1959.

**1960**

**Асаналиев К.** Кыргыз совет адабиятынын прозасынын очерки, ч. II, Ф., КРИАнын басмасы, 1960.

**Байхожоев С.** Эл ырчысы Калык. – Ф.: ИАнын басмасы, 1960.

**Закиров С.** «Эр Төштүк» эпосунун вариантынын жана идеялык коркомдук озгөчөлүктөрү. – Ф.: КРИАнын басмасы, 1960.

**Закиров С.** «Кожожаш» эпосунун кээ бир маселелери. – Ф.: КРИАнын басмасы, 1960.

**Известия АН Кирг. ССР.** Серия общественных наук. Литературоведения. Вып. I, Ф., изд. АН Кирг. ССР, 1960. (русс.)

**Керимжанова Б.** Путь поэта. (О Ж. Беконбаеве). – Ф.: Изд. АН Кирг. ССР, 1960.

**Керимжанова Б.** Акындын чыгармачылык жолу. (Ж. Беконбаев жоңдо). – Ф.: Кыргызмамбас, 1960.

**Кыдырбаева Р. З.** Народно-поэтические традиции в эпосе «Жаңыл-Мирза». – Ф.: Из-во АН Кирг. ССР, 1960.

**Маленов Б.** Эл оозеки чыгармачылыктын кыргыз совет профессионалдык поэзиясына тийгизген таасири жөнүндө. – Ф.: КРИАнын басмасы, 1960.

**Маленов Б. М.** Элебаевдин чыгармачылыгы. – Ф.: КРИАнын басмасы, 1960.

**Олжобай менен Кипшимжан.** /Айтучу А. Усөнбаев. Басмага даярдан С. Байхожоев. – Ф.: Кыргызмамбас, 1960.

**Сейтек.** «Манас» эпосунун кыскартылган кошмо вариантынын III бөлүгү. IV китеп. – Ф.: Кыргызмамбас, 1960.

**Кыргыз совет адабиятынын тарыхынын очерки.** – Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1960.

**1961**

**Керимжанова Б.** «Семетей» и «Сейтек». (О 2-й и 3-й части монументального эпоса «Манас»). – Ф.: Из-во АН Кирг. ССР, 1961.

**Төлөев Ж.** Кыргыз поэмаларындағы образдар жана сюжеттер. – Ф.: КРИАнын басмасы, 1961.

**Кебекова Б.** «Курманбек» эпосунун вариантыны. – Ф.: КРИАнын басмасы, 1961.

**1962**

**Асаналиев К.** Түгөлбай Сыдықбеков, Сын-биографиялык очерк. – Ф.: Кыргызмамбас, 1962.

**Байгожоев С.** Алымкул Усөнбаев. – Ф.: КРИАнын басмасы, 1962.

**Закиров С.** Кыргыз элинин макал-лакаптары. – Ф.: КРИАнын басмасы, 1962.

**Керимжанова Б.** Кыргыз поэзиясынын рифмасы. – Ф.: КРИАнын басмасы, 1962.

**Мамыров М.** «Манас» эпосунун идеялык-коркомдук озгочолугү. (С. Карапаевдин варианты боюнча). – Ф.: КРИАнын басмасы, 1962.

**Садыков А. А.** Осмоновдун поэзиясындағы салтуулук жана жаңычылдык. – Ф.: КРИАнын басмасы, 1962.

**Тұлғабылов М.** Қасымалы Баялинови /Сын-биографиялык очерк. – Ф.: Кыргызпедмамбас, 1962.

**Кебекова Б.** «Эр Табылады» эпосунун идеялык бағыты жана коркомдук озгочолугү. – Ф.: КРИАнын басмасы, 1962.

1963

**Мамыров Б.** «Семетей» – «Манас» трилогиясынын экинчи бөлүгү. /С. Каралаевдин варианты боюнча. – Ф.: КРИАнын басмасы. 1963.

**Кыдырбаева Р. З., Асаналиев К.** Адабият таануу терминдеринин кыргызча кыскача сөздүгү. – Ф., 1963.

**Садыков А.** Кыргыз совет адабиятында эл достугу жана пролетардык интернационализм идеяларынын көрүнүшү. – Ф.: КРИАнын басмасы. 1963.

**Төлөев Ж.** Кыргыз драматургиясындагы социалисттик реализм методунун айрым маселелери. – Ф.: КРИАнын басмасы. 1963.

**Тұлғабылов М.** Кыргыз балдар адабияты. – Ф.: КРИАнын басмасы. 1963.

**Мусаев С.** Кыргыз адабияты. Орто мектептердин 8–9-класстары үчүн окуу китеbi. Көлөмү 18 б. т. (Ж. Таштемиров менен бирдикте жазылган). 1963–1964-жылдары эки жолу басылган (Кыргызокуупедмамбас, Фрунзе).

1964

**Байгожоев С.** Осмонкул ырчы. – Ф.: «Илим», 1964.

**Закиров С., Токомбаев А.** Кыргыздын элдик лирикаларынын жанрдык өзгөчөлүктөрү. – Ф.: «Илим», 1964.

**Известия АН Киргизской ССР. Серия общественных наук. Литературоведение.** – Ф.: «Илим», 1964. (русс., кирг.)

**Кебекова Б.** «Кедейкан» эпосунун идеясы жана көркөмдүк өзгөчөлүгү. – Ф.: «Илим», 1964.

**Керимжанова Б.** Кыргыздын макалдары, лакаптары жана учкул сөздөрү. – Ф.: Кыргызмамбас. 1964.

**Керимжанова Б.** Кыргыз ыр түзүлүшүнүн кээ бир маселелери. – Ф.: «Илим», 1964.

**Осмонов А.** Чыгармалар жыйнагы. I том. /Түзгөн Мусаева Ж. – Ф.: Кыргызстан, 1964.

**Токтогул Сатылганов.** Чыгармалар жыйнагы. Эки томдук /Түзгөн Ж. Таштемиров. – Ф.: Кыргызстан, 1964.

**Таштемиров Ж.** Токтогул жана кыргыз адабияты. – Ф.: «Кыргызстан», 1964.

**Умоталиев Ш.** Чындык жана чыгарма. /Адабий сын макалалар. – Ф.: Кыргызстан, 1964.

1965

**Киргизская советская литература и современность.** /Сборник статей. – Ф.: «Илим», 1965.

**Кудайбергенов К.** Лениндин образы кыргыз поэзиясында. – Ф.: «Мектеп», 1965.

**Осмонов А.** Чыгармалар жыйнагы. II том. /Түзгөн: Мусаева Ж. – Ф.: «Кыргызстан», 1965.

**Байгожоев С.** Кыргыз совет адабияты жана азыркы учур. – Ф., 1965.

**Мусаев С.** Кыргыз адабияты. Орто мектептердин 8-класстары үчүн окуу китеbi. (Ж. Таштемиров менен бирдикте түзүлгөн). 1950–1958-жылдар аралыгында бир нече жолу өзгөртүлүп, жыл сайын басмадан чыгып турган Фрунзе: Кыргызмамбас. Көлөмү 17,6 б. т.

**Мусаев С.** Кыргыз адабияты. Орто мектептердин 9-класстары үчүн окуу китеbi. (Ж. Таштемиров менен бирге) 1965-жылдан тартып айрым ондоолор, өзгөртүүлөр, толуктоолор менен кайра басылып турган. Фрунзе: Мектеп. Көлөмү 18–20 б.т.

1966

**Абдылдаев Э., Мамытбеков З.** «Манас» эпосун изилдөөнүн кээ бир маселелери. – Ф.: «Илим», 1966.

**Кудайбергенов К.** Кыргыз совет эл ырлары. – Ф.: «Илим», 1966.

**Тұлғабылов М.** Касымалы Баялиновдун чыгармачылык жолу. – Ф.: «Илим», 1966.

**Садыков А., Тұлғабылов М., Толеев Ж., Чекирбаева С.** Адабият теориясынын проблемалары. – Ф.: «Илим», 1966.

1967

**Жумадылов С.** Кыргыз совет адабиятында эл достугу идеясынын чагылдырылышы. – Ф.: «Илим», 1967.

**Кебекова Б.** Кыргыз совет аңгеме жанрынын өсүш жолдору. (1924–1960). – Ф.: «Илим», 1967.

**Кыргыз эл ырлары. Жыйнак.** /Түзгөндор: Кебекова Б., Токомбаева А. – Ф.: «Илим», 1967.

**Кулбатыров Д.** Кыргыз-орус адабияттык байланышы. – Ф.: «Илим», 1967.

**Кыдырбаева Р. З.** К проблеме традиционного и индивидуального в эпосе «Манас». – Ф.: «Илим», 1967.

**Кырбашев К. А.** Осмоновдун поэзиясынын тили. – Ф.: «Илим», 1967.

**Осмонов А.** Чыгармалар жыйнагы. III том. /Түзгөн: Мусаева Ж. – Ф.: «Кыргызстан», 1967.

**Тұлғабылов М.** Мезгил жана адамдар. – Ф.: «Илим», 1967.

### 1968

**«Манас» героический эпос киргизского народа.** /Сборник статей. – Ф.: «Илим», 1968.

**Токтогул.** Чыгармалар жыйнагынын эки томдугу. – Ф.: Кыргызстан, 1968.

**Бегалиев С.** К вопросу о поэтике эпоса «Манас». – Ф.: «Илим» 1968.

**Керимжанова Б., Жумадылов С.** Кыргыз поэзиясындагы көркөм сөз каражаттары. – Ф.: «Илим», 1968.

**Үметалиев Ш.** Өркөнү ескөн адабият. – Ф.: «Кыргызстан», 1968.

### 1969

**Керимжанова Б.** Литература, рожденная Октябрем. – Ф.: «Илим», 1969.

**Кудайбергенов К.** Жыргал турмуш ырчысы /Т. Үметалиев жөнүндө. – Ф.: «Илим», 1969.

**Кудайбергенов К.** Үрчилар доор жарчысы. – Ф.: «Кыргызстан», 1969.

**Садыков А.** Кыргыз совет адабиятындагы улуттук жана интернациональдык проблемасы. – Ф.: «Илим», 1969.

**Таштемиров Ж.** Советтик Лениниана жана кыргыз адабияты. – Ф.: «Кыргызстан», 1969.

### 1970

**Абдылдабеков С.** Сөз чебери. (К. Жантөшевдин прозасына талдоо). – Ф.: «Кыргызстан», 1970.

**Жумадылов С.** Изденүү жолунда. (С. Эралиев жөнүндө). – Ф.: «Илим», 1970.

**История киргизской советской литературы.** М., «Наука», 1970.

**«Кедейкан».** Эпос. (Токтогул тенен Калыктын айтуусу боюнча) Эр Табылды. (А. Тыныбековдун айтуусу боюнча). Түзгөн Ж. Таштемиров. – Ф.: «Кыргызстан», 1970.

**Кудайбергенов К.** Эл дастандары жана акын. Макалалар. – Ф.: «Мектеп», 1970.

**Курманбек. Жаныш, Байыш.** Эпостор. (К. Акыевдин варианты) / Түзгөн С. Закиров. – Ф.: «Кыргызстан», 1970.

**Тоголок Молдо.** Чыгармалар жыйнагынын эки томдугу. /Түзгөн Ж. Таштемиров. – Ф.: «Кыргызстан», 1970.

**Садыков А.** Национальное и международное в киргизской литературе. – Ф.: «Илим», 1970.

**Төлеев Ж.** Азыркы кыргыз совет поэмалары. – Ф.: «Илим», 1970.

**Тұлғабылов М.** Владимир Маяковский кыргыз поэзиясында. – Ф.: «Илим», 1970.

**Таштемиров Ж. В. И. Лениндин образы кыргыз поэзиясында.** – Ф.: Кыргызстан. 1970.

**Эр Табылды.** Эпос /Түзгөн Б. Кебекова. – Ф.: Кыргызстан. 1970.

### 1971

**Таштемиров Ж.** Кыргыз эл табышмактары, жаңылмачтары, калпарты. – Ф., 1971.

**Жоодарбешим. Сейитбек.** Эпостор. /О. Урмамбетовдун варианты боюнча). Түзгөндөр: С. Закиров, Т. Абылракунов. – Ф.: «Кыргызстан», 1971.

**Чекирбаева С.** Чыгармачылык изденүүнүн башаты. (К. Каимов жөнүндө), Ф.: «Илим», 1971.

**Ак Мөөр.** Поэма. /Жыйнакка «Ак Мөөр» поэмасынын жети варианты киргизилген. Түзгөн жана баш сөзүн жазган С. Закиров. – Ф.: «Илим», 1971.

1972

**Айтыштар.** Эки томдук жыйнак. /Даярдаган А. Токомбаева. – Ф.: «Кыргызстан», 1972.

**Балдарга арналган элдик оозеки чыгармалардын ұлғулерүүсін /** Тұзғөн П. Ирисов. – Ф.: «Илим», 1972.

1973

**Кыргыз элинин санат-насыят жана терме ырлары. Жыйнак.** /Тұзғөн Абырақунов Т. – Ф.: «Илим», 1973.

**Элдик поэмалар.** Жыйнак. /Тұзғөн Закиров С. – Ф.: «Кыргызстан», 1973.

**Кыргыз элинин оозеки чыгармачылық тарыхының очерки.** – Ф.: «Илим», 1973.

**Садыков А.** Проблемалар жана ой жүгүрттүлөр. /Адабий сын макалалардын жыйнагы. – Ф.: «Кыргызстан», 1973.

**Умоталиев Ш.** Советтик кыргыз адабиятында социалисттик реализм методунун түзүлүшү. – Ф.: «Мектеп», 1973.

1974

**Бапаев Х.** Тамсил сыры. – Ф.: «Мектеп», 1974.

**Жумадылов С.** Кыргыз прозасындағы мұноз проблемасы. – Ф.: «Илим», 1974.

**Керимжанова Б., Умоталиев Ш.** Кыргыз совет адабияты// Орто мектептердин X класстары үчүн окуу китеби. – Ф.: «Мектеп», 1974.

**Кыргыз элинин сүйүү ырлары.** Жыйнак/Тұзғон А. Токомбаева. – Ф.: «Кыргызстан», 1974.

**Үлүү Ата Мекендиң согуш мезгилиниңдең әл ырлары.** Жыйнак/Тұзғон Т. Абырақунов. – Ф.: «Кыргызстан», 1974.

**Кожоқаш. Олжобай менен Кипшимжан.** Эпостор. Алықул Ұсопбаев-дин айтуусу боюнча./Тұзғондер: С. Закиров, А. Токомбаева. – Ф.: «Кыргызстан», 1974.

**Кулбатыров А.** Корком котормодогу чеберчилик маселелери. – Ф.: Илим, 1974.

**Мусаев С. Таштемиров Ж.** Кыргыз адабияты / Орто мектептин VII класстары үчүн окуу китеби. – Ф.: «Мектеп», 1974.

**Мусаев С. Таштемиров Ж.** Орто мектептин IX класстары үчүн окуу китеби. – Ф.: «Мектеп», 1974.

**Туратов Д.** Мезгил жана каарман. – Ф.: «Илим», 1974.

**Асаналиев К.** Көркөм бийнкіткітер. – Ф.: «Кыргызстан», 1974.

1975

**Умоталиев Ш. Токтогул.** (Адабий портрет). – Ф.: «Мектеп», 1975.

**Айтматов Ч.** (Статьи и рецензии о его творчестве). /Составитель Абдылдабеков К. – Ф.: «Кыргызстан», 1975.

**Бапаев Х.** Кыргыз-казак, кыргыз-өзбек адабий байланыштары. – Ф.: «Илим», 1975.

**Карабаев Көкүл баяны.** Поэма/Досу Ташматовдун варианты. Баш сөзүн С. Закиров жазған. Басмага П. Ирисов даярдаган. – Ф.: «Илим», 1975.

**Кыргыз әл жомоктору/Түзүүчүлөр Кебекова Б., Токомбаева А.** – Ф.: «Кыргызстан», 1975.

**Таштемиров Ж.** Токтогулдуң акындық чеберчилиги. – Ф.: «Илим», 1975.

**Таштемиров Ж.** Кыргыз поэзиясы тууралуу айрым ойлор. – Ф.: «Кыргызстан», 1975.

1976

**Таштемиров Ж. Токтогул жана әл оозеки чыгармачылыгының традициялары.** – Ф.: «Илим»,

**Умоталиев Ш.** Реализм дүйнөсүндө./Адабий сын-макалалар жыйнагы. – Ф.: «Кыргызстан», 1976.

**Сырдыбаев М., Тургунбаев С.** Токтогулдуң чыгармаларын текстологиялық изилдөө маселелери. – Ф., 1976.

1977

**Асаналиев К.** Өрдөн орго /Макалалар жыйнагы. – Ф.: «Кыргызстан», 1977.

Даутов К. Ырдын өмүрү. – Ф.: «Кыргызстан», 1977.  
Садыков А. Эл достуғу – адабияттардын достуғу. / Адабий сын макалалар. – Ф.: «Мектеп», 1977.

Сарыпбеков Р. Алмамбеттин образынын эволюциялык өсүшү. – Ф.: «Илим», 1977.

Үметалиев Ш. Ленин жана Октябрь кыргыздын элдик поэзиясында. – Ф.: Кыргызстан, 1977.

1978

Асаналиев К. Движение во времени. / Сборник критических статей. – Ф.: «Кыргызстан», 1978.

Кыргыз эл ырлары. / Тұзгөн жана баш сөзүн жазған А. Токомбаева.

«Манас», I китеп. / С. Орозбаковдун варианты боюнча. Басмага даярдаган С. Мусаев. – Ф.: «Кыргызстан», 1978.

Түлөгабылов М. Кыргыз адабиятындағы тарыхый жана өмүр баян романдары. – Ф.: «Илим», 1978.

1979

Абылдабеков К. Жазуучу жана адабий сын. / Ч. Айтматовдун чыгармачылығы жөнүндө. – Ф.: «Илим», 1979.

Мусаев С. Эпос «Манас». – Ф.: «Илим», 1979.

Садыков А. Адабий сын айдыңында. – Ф.: «Илим», 1979.

Социалистический реализм в киргизской советской литературе. Сборник статей. – Ф.: «Илим», 1979.

Кожожаш. Эпос. / А. Усөнбаевдин айттуусу боюнча. – Ф.: «Мектеп», 1979.

1980

Байгазиев С. Жаңы конфликтер, жаңы мүнәздөр. – Ф.: «Кыргызстан», 1980.

Даутов К. Жаңы чектерге. / Адабий сын макалалар. – Ф.: Кыргызстан, 1980.

Касыбеков У. Көп түрдүүлүктүн биримдиги. – Ф.: Кыргызстан, 1980.

Кыдырбаева Р. З. Генезис эпоса «Манас». – Ф.: «Илим», 1980.

Манас. II китеп. / С. Орозбаковдун варианты боюнча Басмага даярдаган С. Мусаев. – Ф.: Кыргызстан, 1980.

Садыков А. Жетилүү сапарында. / Адабий сын макалалар. – Ф.: Кыргызстан, 1980.

Таштемиров Ж. Токтогул жана ақындық поэзия. – Ф.: «Илим», 1980.

Керимжанова Б. Адабият жана көркөм чеберчилик. – Ф.: Кыргызстан, 1980.

Закономерность развития новописьменных литератур и проблемы социалистического реализма. / Тезисы докл. и выступлений. – Ф.: «Илим», 1980.

1981

Абылдаев Э. «Манас» эпосунун тарыхый өнүгүүнүн негизги этаптары. – Ф.: «Илим», 1981.

Акматалиев А. Чыңгыз Айтматов жана кыргыз-казак адабий байланышы. – Ф.: «Илим», 1981.

Асаналиев К. Доор менен бирге. / Сын макалалардын жыйнагы. – Ф.: Кыргызстан, 1981.

Жайнакова А. К. Маликовдун чыгармачылық портрети. Ф.: Кыргызстан, 1981.

Киргизская литература и современность (Художественный образ и поэтика социалистического реализма). – Ф.: «Илим», 1981.

Манас. III китеп. / С. Орозбаковдун варианты боюнча Басмага даярдаган С. Мусаев. – Ф.: Кыргызстан, 1981.

Эл ырчылары. / Тұзгөн С. Кайыпов. – Ф.: Кыргызстан, 1981.

Үметалиев Ш. Тааныш бейтааныш. / Макалалар. – Ф.: Кыргызстан, 1981.

Алайчиев С. Ырлар. – Ф.: Кыргызстан, 1981.

Сооронов О. «Манас» трилогиясындагы эпикалық окуялардын сүрөттөлүш өзгөчөлүктөрү. – Ф.: Илим, 1981.

Сооронов О. Мезтил жана талап. – Ф.: Кыргызстан, 1981.

Сооронов О. Согуш темасындагы кыргыз поэмаларынын сюжеттик мотивдері. – Ф.: Илим, 1981.

1982

Айтматов Ч. Чыгармалар жыйнагы. 3 томдук. – Ф.: Кыргызстан, 1981.

Байжигитов К. Турмуш жана мүнәз. – Ф.: «Мектеп», 1982.

**Жайнакова А.** «Семетей» эпосунун тарыхый генеологиялык негизи/С. Карадаевдин варианты боюнча. – Ф.: «Илим», 1982.

**Жигитов С.** Көркем сөз маселелери. – Ф.: «Кыргызстан», 1982.

**Ибраимов К.** Көркем дөөлөттер дүйнөсүндө. – Ф.: «Кыргызстан», 1982.

**Ибраимов О.** Адабий классиканын азыркы өмүрү. /Адабий сын макалалар. – Ф.: «Кыргызстан», 1982.

**Манас.** IV китеп. (С. Орозбаковдун варианты боюнча Басмага даярдаган С. Мусаев. – Ф.: Кыргызстан, 1982.

**Садыков А.** Единые по духу и цели. Статьи. Мектеп, Ф., 1982.

**Повесттер.** Жыйнак. (Түзгөн жана баш сөзүн жазган К. Асаналиев. – Ф.: Мектеп, 1982.

**Сарышбеков Р.** Мезгил жаңырыктары. /Адабий сын макалалар. – Ф.: «Кыргызстан», 1982.

**Сооронов О.** Согуш темасындағы кыргыз поэмаларынын сюжеттик мотивдері. – Ф.: Илим, 1982.

**Сыдыков А.** Героические мотивы в эпосе «Манас». – Ф.: Илим, 1982.

**Кебекова Б.** Кыргыз-казак фольклордук байланышы. – Ф.: «Илим», 1982.

### 1983

**Асаналиев К.** Тандалмалар/Макалалар жыйнагы. – Ф.: «Кыргызстан», 1983.

**Абдылдаев Э.** Кыргыз фольклорунун тарыхынан. /Макалалар жыйнагы. – Ф.: «Кыргызстан», 1983.

**Кырбашев К.** «Манас» эпосунун стили. – Ф.: Илим, 1983.

**Садыков А.** Бирдиктүү үй бүлөдө. /Обзорлор. Изилдөөлөр. – Ф.: «Кыргызстан», 1983.

**Тюркологические исследования.** Сборник статей. – Ф.: «Илим», 1983.

**Ақындар чыгармачылыгынын тарыхынын очерктери.** – Ф.: «Илим», 1983.

**Байгожоев С.** Эл ырчысы. /К. Акиевдин өмүрү жана чыгармачылыгы. – Ф.: Мектеп, 1983.

**Жигитов С.** Обретение новых традиций. – Ф.: «Кыргызстан», 1983.

**Лайлиева И. Ж.** Интернациональный фактор и психологизм современной киргизской прозы. – Ф.: Илим. 1983.

**Жигитов С.** 20-жылдардагы кыргыз адабияты. – Ф.: Илим, 1983.

### 1984

**Токтогул.** Тандалмалар. /Түзгөн Ж. Таштемиров. I томдук. – Ф.: Кыргызстан, 1984.

**Кыдырбаева Р. З.** Сказительское мастерство манасчи. – Ф.: «Илим», 1984.

**Жайнакова А.** «Сейтек» – «Манас» трилогиясынын корутунду бөлүгү. С. Карадаевдин варианты боюнча. – Ф.: «Илим», 1984.

**Манас.** I китеп. /С. Карадаевдин варианты боюнча. Басмага даярданадар: Кыдырбаева Р. З. Жайнакова А. – Ф.: «Кыргызстан», 1984.

**Манас.** Киргизский героический эпос. Кн. I. Серия «Эпос народов СССР». М., Наука, 1984.

**Мусаев С.** Эпос «Манас». Научно-популярный очерк. (на русс., англ., нем. языках). – Ф.: «Илим», 1984.

**Төлөев Ж.** Кыргыз совет поэмаларынын өнүгүш жолдору. – Ф.: Илим, 1984.

**Даутов К.** Сөз өнөрүнүн эстетикасы. – Ф. Кыргызстан, 1984.

### 1985

**Байжигитов К.** Кыргыз мифтери жана легендалары. – Ф.: Илим, 1985.

**Кебекова Б.** Кыргыз, казак ақындарынын чыгармачылык байланышы. – Ф.: Илим, 1985.

**Табышмактар.** /Түзгөн Ибраимов К. – Ф.: Илим, 1985.  
**Кыргыз эл тамсилдери.** /Түзгөн Мусаева Ж. – Ф.: Илим, 1985.  
**Байжигитов К.** Кайчылаш жолдор. /Адабий сын макалалар. – Ф.: Кыргызстан, 1985.

**Тюркологические исследования.** Сборник. – Ф.: «Илим», 1985.

**Мусаев С. М.** Эпос «Манас». Научно-популярный очерк. (Текст на русс. англ. нем. яз.) Ф., Илим, 1985.

**Кыргыз макал-лакаптары.** /Түзгөн Ж. Төлөев. – Ф.: Кыргызстан, 1985.

1986

**Манас.** /Кара сөз түрүндөгү баяндама. Түзгөн С. Мусаев. – Ф.: Илим, 1986.

**Акматалиев А.** Жаңычылык тажрыйбадан жаралат. – Ф.: Кыргызстан, 1986.

**Ибраимов К.** Адабият, адам жана дүйнө. – Ф.: Кыргызстан, 1986.

**Мусаев С.** Кыргыз адабияты. Орто мектептердин 8–9-класстары үчүн окуу китеbi. (Ж. Таштемиров менен бирге). 1986–1990-жылдар арасында эки жолу басылган. – Ф., 1986.

1987

**Жерге-Талдык кыргыздардын эл оозеки чыгармалары.** /Түзгөн жана баш сөзүн жазган А. Токомбаева. – Ф.: «Илим», 1987.

**Семетей.** Эпос. С. Карадаевдин варианты боюнча // Баш сөзүн жазган Р. Сарыпбеков. Басмага даярдагандар: К. Кырбашев, Р. Сарыпбеков. I китеп. – Ф.: Кыргызстан, 1987.

**Абылдаев Э.** «Манас» эпосунун историзми. – Ф.: «Илим», 1987.

**Сарыпбеков Р.** «Манас» эпосундагы баатырдык мотивдеринин эволюциясы. – Ф.: «Илим», 1987.

**Кыргыз совет адабиятынын тарыхы.** I том. – Ф.: «Илим», 1987.

**Садыков А.** Мезгил менен адымдаш. /Адабий сын макалалар. – Ф.: Кыргызстан, 1987.

**Ибраимов К.** Ыбырайым Абыракманов. – Ф.: «Илим», 1987.

**Эл куудулдары** (Түзгөн Б. Сабыр уулу). – Ф., Кыргызстан, 1987.

1988

**Ашыктык ырлары.** /Түзгөндөр А. Токомбаева, Ж. Мукамбаев. – Ф.: Кыргызстан, 1988.

**Кыдырбаева Р. З., Кырбашев К., Жайнакова А.** Варианты эпоса «Манас» – «Манас» эпосунун варианты. – Ф.: «Илим», 1988.

**Көркөм котормо маселелери.** /Адабий сын макалалар./ Баш сөзүн жазган жана түзгөн Р. Сыдыкова. – Ф.: Кыргызстан, 1988.

**Асаналиев К.** Көркөм нарк. /Адабий сын макалалар. – Ф.: Кыргызстан, 1988.

**Лайлиева И. Ж.** Традиции русской классической и мировой литературы в киргизской прозе. – Ф.: «Илим», 1988.

**Манас.** Киргизский героический эпос. Книга II. М., Наука, 1988.

**Акматалиев А. Ч.** Айтматов жана боордош элдер адабияты. – Ф.: Илим, 1988.

**Акматалиев А. Ч.** Айтматовго таасирленүү. /Адабий макалалар. – Ф.: Мектеп, 1988.

**Акматалиев А. Ч.** Айтматовдун чыгармачылык жолу. – Ф.: Мектеп, 1988.

**Акындар чыгармачылыгынын тарыхынын очерктери.** – Ф.: Илим, 1988.

**Эшмамбет.** Чыгармалар жыйнагы. – Ф.: Кыргызстан, 1988.

**Даутов К.** Классиктин эстетикалык сабактары. – Ф., Адабият, 1988.

**Керимжанова Б. Ч.** Айтматовдун айрым чыгармаларында автор жана каарман проблемасы. – Ф.: Илим, 1988.

**Акындар.** Өспүрүмдөр үчүн/К.Акиев, О. Бөлөбалаев, А. Усөнбаев ж.б. Түзгөн О. Сооронов. Сүрөтчүсү. К. Сухаревский. – Ф.: Мектеп, 1988.– 244 б.

1989

**Семетей.** Эпос. (С. Карадаевдин варианты, боюнча). Баш сөзүн жазган Р. Сарыпбеков. Басмага даярдагандар: К. Кырбашев, Р. Сарыпбеков. II китеп. – Ф.: «Кыргызстан», 1989.

**Мусаев А. И.** Интернациональное в художественном образе. – Ф.: Илим, 1989.

**Кыдырбаева Р. З.** Токтогул Сатылганов. /Научнопопуляр. биогр. очерк. Текст на русс., англ., кирг. яз. – Ф.: Илим, 1989.

**Таштемиров Ж.** Токтогулдуң айтыштарынын өзгөчөлүгү./Адабий изилдөөлөр. – Ф., Адабият, 1989.

1990

**Абылракунов Т.** Бабалардан калган сөз. /Кыргыз фольклору жөнүндө макалалар жыйнагы. – Ф., Адабият, 1990.

**Кыргыз совет адабиятынын тарыхы.** II том. – Ф.: «Илим», 1990.

**Эркебаев А.** Элдик эпостон адабий эпоско /Адабий изилдөөлөр жана сын макалалар. – Ф., Адабият, 1990.

**Кайыпов С. Т.** Проблемы поэтики эпоса «Эр Тештиюк». – Ф.: Илим, 1990.

**Манас.** Киргизский героический эпос. Книга III. М., Наследие, 1990.

**Элебаев М.** Жарыяланбаган чыгармалар. /Түзгөн О. Сооронов. – Ф., Адабият, 1990.

**Молдо Кылыч.** Казалдар./Жыйнакты түзгөн жана түшүндүрмөлөрүн жазган О. Сооронов. – Ф.: «Адабият», 1990.

### 1991

**Сейтек.** Эпос. (С. Карадаевдин варианты боюнча) / Түзгөн Р. З. Кыдырбаева, А. Жайнакова. – Ф., Адабият, 1991.

**Жаныш, Байыш.** Эпос. (Өспүрүмдөр үчүн). Айтуучу К. Акиев. – Ф., Адабият, 1991.

**Акматалиев А.** Чингиз Айтматов: Жизнь и творчество. /Краткий очерк на рус., англ., фран., нем. языках. – Ф.: Мектеп, 1991.

**Акматалиев А.** Чингиз Айтматов и взаимосвязи литературы. – Б., Адабият 1991.

**Акматалиев А.** Слово об Айтматове. – Б.: Илим, 1991.

**Жигитов С.** Кечээкинин сабактары, бүгүнкүнүн талаптары. – Ф., Адабият, 1991.

**Акматалиев А.** Библиография. Түзгөн: Ж. Айсаракунова. Редактор: Н. Давлетярова. – Б., Улуттук китеңкана. 1992. – 28 б.

**Актан (Актан Тыныбек уулу).** Түзгөн жана баш сөзүн жазган О. Сооронов. – Б.: «Адабият», 1991, 304 б.

### 1992

**Акматалиев А. Ч.** Айтматов жана көркөм процесс. – Б., 1992.

**Акматалиев А. Ч.** Айтматовдун чыгармаларындагы көркөм сөз каражаттар (салыштыруу, метафора). 1992.

**Садыков Б.** Функции фольклорных жанров в художественном составе эпоса «Манас». – Б., 1992.

В монографии автор рассматривает один из актуальных проблем эпоса «Манас» т. е. Функции фольклорных жанров как кошок, арман в художественном составе эпоса.

**Турсунбеков Ч.** Литературные тенденции кыргызской профессиональной прозы 60–80-х годов. – Б.: «Илим», 1992.

В монографии освещены основные этапы развития кыргызской прозы 60–80-х годов. Для решения поставленной задачи привлекались произведения наиболее известных кыргызских писателей последних лет. (Ч. Айтматов, М. Байжиев, Э. Борбиев, А. Стамов, А. Жакыпбеков и др.)

**Айтматоведения – вечная проблема.** (на кирг. и русс. яз) Б.: «Илим». – 1992. – 55 с. – Б.: «Илим», 1992. – 64 б.

Сборник статей и рецензий посвящен творчеству литературоведа А. Акматалиева в контексте современного литературного процесса.

**Давлетов С., А. Акматалиев.** Ч. Айтматовдун чыгармаларындагы көркөм сөз каражаттар (салыштыруу, метафора). – Б.: «Илим». 1992. 64 с. Жооптуу редактор: ф.и.к. Л. Укубаева Рецензенттер: ф.и.к. С. Өмуралиева, ф.и.к. Ж. Осмонова.

Эмгекте Ч. Айтматовдун кыргызча жазылган чыгармаларынын стилдик жактары иликтенип, көркөм сөз каражаттарына (салыштыруу, метафора) токтолушкан.

**Касыбеков У.** Народные эпические традиции и генезис кыргызской письменной прозы. – Б.: «Илим». 1992. 126 с. Ответственный редактор: ф.и.к. А. Эркебаев. Рецензенттер: ф.и.к. И. Лайлиева, Ч. Турсунбеков

В книге впервые исследуется генезис кыргызской письменной прозы, раскрывается роль народной эпической традиции в ее формировании, показаны особенности художественной структуры. Освещаются ранее малоисследованные аспекты проблемы, выявляется сложный механизм формирования кыргызской письменной прозы в диалектической связи с народным повествовательным творчеством ее устойчивые и изменчивые компоненты, традиционное и новое, а также связи интернациональных и национальных начал.

### 1993

**Молдо Нияз.** Санат дигарасттар. /Түзгөн жана баш сөзүн жазган О. Сооронов. (Араб тамгасынан көчүрүүгө көмөктөшкөн Р. Зулпукаров). – Б.: «Учкун», 1993. 173–6.

Кыргыздын XIX кылымдагы чыгаан патриоту, зор гуманист жана философ ақындарынын ири өкүлү, тарыхчы жана саякатчы Молдо Нияздын (1823–1896) поэтикалык мурасы.

**Эр Кошой.** Түзгөн жана баш сезүн жазган ф.и.к. – Б. Садыков. – Б.: «Илим», 1993. – 216 б. Жооптуу редактор: ф.и.д. А. Акматалиев, Рецензент: ф.и.к. – Б. Садыков.

Айтуучу, төкмө ақын С. Касмамбетовдун айттуусундагы «Эр Кошой» дастаны «Манас» эпосунун сюжеттик өзөгүнөн алынган окуялардын тегеринде иштелген баатырдык поэма.

**Акматалиев А.** Айтматов жөнүндө этюд. – Б.: «Илим», 1993. – 237 б. Редакторлор: О. Нарбеков, А. Салымбеков.

Бул күндөлүктө автор жазуучу Ч. Айтматов менен болгон чыгармачылық байланышы жөнүндө сөз козгоп, сүрөткердин турмуштагы жөнөкөйлүк мүнөзүн ачып, айрым байкоолорду жүргүзгөн.

**Төрөкул Айтматов/Түзгөндөр:** А. Акматалиев, Б. Досалиева. Башкы редакторлор: О. Нарбеков, А. Ормушев. Рецензенттер: Ө. Караев, А. Салымбеков. – Б.: «Илим», 1993. – 138 б.

Белгилүү инсан, саясий ишмер, агартуучу Төрөкул Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган түрдүү тематикадагы эскерүүлөр, иликтеөлөр, ой толгоолор, маектер камтылган.

**Акматалиев А.** Айтматовдук энциклопедия. Жооптуу редакторлор: Т. Казиев, С. Султганидинов. Рецензент: иск. и. д. К. Дүйшалиев. – Б.: «Илим», 1-том., 1993. – 184 б.

Айтматовдук энциклопедияга жазуучунун өмүрү жана чыгармачылыгына байланыштуу материалдар жана кыргыз адабияты менен маданиятынын, искусствоонун өсүп-өнүгүшүндөгү жазуучунун ролу туурасындағы фактыйлык илимий булактар камтылган.

**Шамшиев Б. А.** Осмонов и киргизский поэзия 50–60-годов. – Б.: «Илим», 1993, 128 б. Ответственный редактор – д.ф.н. Садыков А. Рецензент: д.ф.н. С. Жигитоев.

В работе сделана попытка раскрыть роль поэтической традиции А. Осмонова в развитии киргизской поэзии. Прослежена поэтическая эволюция киргизских поэтов, пришедших в литературу 50-е, 60-е годы. Осмысление традиции не есть субъективное желание преемников, оно исходит из объективной необходимости по новому осмыслить известной традиции, углубить их, наполнить новым содержанием.

**Манасчылар – кыргыз элинин руханий инсандары / Коллектив.** Жооптуу редактор: ф.и.к. – Б. Садыков. Рецензенттер: ф.и.к. К. Ибраимов. ил. кызм. А. Обозканов. – Б.: «Илим», 1993. – 128 б.

Уулу манасчы Сагымбай Орозбаковдун 125 жылдык мааракесине арналган илимий конференциянын материалдары. Мында «Манас» эпосун комплекстүү изилдөөгө арналган бир катар проблемалуу маселелер козголгон. (Манастын 1000 жылдыгына арналган).

**Дүйшалиев К.** Песенная культура кыргызского народа. (Жанрово-исторический аспект) Рецензент: д. искусствоведения, профессор Каракулов Б. И. к. искусствоведения, доцент Лузанова К. С. – Б.: «Кыргызстан», 1993. – 300 с.

В предлагаемой вниманию читателей монографии доктора искусствоведения профессора Камчыбека Шаменовича Дюйшалиева рассматриваются вопросы жанровой системы кыргызской национальной песенностисти и прослеживаются пути развития вокальной музыки от ее древних архайических форм до современных видов.

**Некоторые аспекты изучения киргизского искусства. I книга.** Рецензенты: к. искусств.н. С. С. Субаналиев. к.ф.н. К. Ж. Садыков. – Б.: «Илим» 1993. – 190 с.

Сборник посвящен анализу многообразных явлений художественной жизни Кыргызстана, которые рассматриваются в теоретическом и практическом аспектах. В частности, исследуются вопросы развития различных жанров национального искусства в связи с выявлением их особенностей.

**Ч. Айтматов жана азыркы руханий маданият / Ч. Айтматов и современная духовная культура. (орус жана кыргыз тилдеринде)** Жооптуу редактор: ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензент: ф.и.д. Р. З. Кыдырбаева. – Ф.и.д. Е. Озмитель. – Б.: «Илим», 1993. – 156 б.

Жыйнакка илимпоздордун Ч. Айтматовдун чыгармачылыгындағы адабий процесстердин тенденцияларын камтыган илимий макалалар кирген.

**Мамбеталиев К.** Русско-киргызские литературные связи. Ответственный редактор: ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензенты: к.ф.н. К. Аилчинов, к.ф.н. – Б. Шамшиев. – Б.: «Илим», 1993. – 98 с.

В настоящей работе рассматриваются историко-литературные факты русско-киргызской межлитературной преемственности в свете сравнительного литературоведения.

Анализируются проявления различных форм рецензии (восприятия) в плане функционирования контактных связей и типологических отношений. В этом смысле монография представляет собой, верный опыт сугубо компаративистского исследования в кыргызской литературной науке.

**К. Досу уулу. Коргол /Түзгөндөр: Ондош Коргол уулу, Омор Сооронов. Баш сөзү жана түшүндүрмөлөрү О.Соороновдуку.** – Б.: «Адабият», 1993.

Коргол Досу уулу кыргыздын белгилүү ак таңдай ақыны жана чебер комузчуларынын бири болгон. Китеп ақындын 110 жылдык мааракесине карата даярдалып, чыгармаларынын дээрлик мыктылары чогуттуулуп жарык көргөн. Китептен замандаштарынын ақын жөнүндө жазган кызыктую эскерүүлөрү менен да окурмандар тааныша алат.

**Мамытбеков З. Отражение жизни и борьбы кыргызов в эпосе «Манас».** – Б., 1993.

В данной книге автор рассматривает отражение в эпосе «Манас» исторический смысл общественных событий, происходящих в жизни кыргызов, их борьбы за этническую целостность и государственную независимость.

**Исамидинов И. Кыргыз орто мектебинде Ч. Айтматовдун чыгармаларын үйрөнүүнүн процессинде окуучулардын адабият теориялык түшүнүктөрүн калыптандыруу.** Редактору: п. и. к. К. И. Иманалиев, Рецензенттер: ф.и.д. А. Акматалиев, Б. Байсабаев. – Б.: «Илим», 1993.

Эмгек кыргыз адабият сабагында адабияттын теориясынан маалымат берүүгө жана кыргыз адабиятынын теориясын Ч. Айтматовдун чыгармаларынын негизинде окутуу проблемаларына арналган.

1994

**Л. Укубаева. Адам дүйнөсү көркөм образда.** Редактору: А.Акматалиев, Рецензенти: С. Искендерова. – Б.: «Илим», 1994.

Окумуштуунун бул эмгегинде профессионалдык жазма адабияттагы адам, коом жана көркөм образ проблемасы М. Элебаевдин, Ч.Айтматовдун, А. Осмоновдун чыгармаларынын мисалында көцири талданган.

**Кебекова Б. Арстанбек.** /Адабий мунөздөмө. Жооптуу редактору ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензенттер: А. Обозканов, Б. Сабыров. – Б.: «Илим», 1994. – 74 б.

Эмгек уулу ақын, залкар комузчу, ырчы, обончу-күүчү, ойчул, даанышман Арстанбек Буйлаш уулунун чыгармачылыгын изилдөөгө арналган.

**Арстанбек. Ырлар./Түзгөн жана баш сөзүн жазган ф.и.к. Кебекова Б.: КЭБ башкы редакциясы.** 1994. – 180 б.

Даанышман ақын, терең ойчул, чыгаан комузчу, обончу Арстанбектин поэтикалык мурасынын алгачкы жыйнагы болуп эсептелет. Жыйнакка негизинен 1992-жылы табылган Кабай Абдыракман уулуна таандык кол жазмадагы чыгармалары – көрэзи, айтыштары, санат, термелери кирген.

**Сейтек. /Ы. Абдырахмановдун варианты.** Басмага даярдагандар: Р. Сарыпбеков, М. Мукасов. Редактор: ф.и.к. – Б. Садыков. Рецензент: ф.и.к. К. Кырбашев.

Фольклор жыйноочу Ы. Абдырахманов «Манас» трилогиясынын бардык варианктары, сюжети менен көцири тааныш. Айтуучу тарабышын «Сейтек» эпосу негизги озоктүү окуяларын, эпизоддорун толук сактоо менен, коркомуштук чыккан.

**Байсерке чечен.** (Байсерке Калпаков). Түзгөн жана баш сөзүн жазган Г. Орозова. Жооптуу редактору: ф.и.к. – Б. Кебекова. Рецензент: ф.и.к. – Б.Шамилов. – Б.: «Буудайык», 1994. – 74 б.

Ақын, агартуучу, чечен, 1937-жылы реабилитацияланып кеткен Байсерке Калпаковдун өмүр жолу, чыгармачылыгы иликтоого алынган. Китепке ақындын ырлары, чечендик сөздөрү кирген.

**Кыргыз эл ырчылары.** /Баш сөзүн жазган жана түзгөн ф.и.к. – Б. Кебекова. Жооптуу редактору: ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензенттер: ф.и.к. А. Жайнакова, Б. Садыков. – Б.: «Илим», 1994. 180 б.

Асан Кайы, Токтогул ырчы, Кет Бука, Калыгул Бай уулу, Байгабыл, Балык Кумар уулу, Арстанбек Буйлаш уулу, Солтобай Токтоболот уулу сыйктуу залкар ырчылардын чыгармаларына илимий иликтоолор, текстологиялык тактоолор жүргүзүлүп жарыяланган.

**Семетей.** /Уркаш Мамбеталиевдин варианты. Түзгөн ф.и.к. – Б. Садыков. Жооптуу редактору: ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензенттер: ф.и.к. К. Кырбашев, К. Ибраимов. – Б.: «Илим», 1994. – 164 б.

Китепке «Кобоштүн чабуулу», «Каныкейдин качышы», «Бакайдын издеө салышы», «Кумайыктын Каныкейди табышы», «Букар жолунда», «Семетейдин балалыгы», «Каныкейдин Тайторуну чабышы», «Төө Балбаш менен Семетейдин күрөшү», «Семетейдин Сары тазга жолукканы», «Семетейдин Таласка келиши» сыйктуу окуялар камтылган.

**Алп манасчынын албан элеси.** /Түзгөндөр илимий кызматкер О. Исмаилов., ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензент: ф.и.к. – Б. Садыков. – Б.: «Кыргызстан», 1994. – 160 б.

Жыйнакка залкар манасчы С. Карадаевдин инсандык касиети, рухий дүйнөсү, айтуучулук жана аткаруучулук чеберчилигинин көп кырдуу көрүнүштөрү туурасындагы ар түрдүү илимий макалалар кирген.

**Акматалиев А.** Значение творческой активности Ч. Айтматова в процессе взаимообогащения национальных литератур. Ответственный редактор: д.ф.н. Г. Д. Гачев. Рецензенты: д. ф. н. З. Осмонова, д.ф.н. Г. И. Ломидзе. – Б.: «Илим», 1994. – 308 б.

В монографии освещается роль и значение творчества Ч. Айтматова в развитии взаимосвязей к взаимобогашения национальных литератур. На обширном материале автор раскрывает особенности взаимных связей, взаимодействий киргизской прозы с литературами народов, выявляет эстетические позиции различных писателей, сложное переплетение их творческих исканий.

**«Манас»** – океан – эпос. /Түзгөн жана баш сөзүн жазган ф.и.д. А. Акматалиев. Редактор: Акжол Асанбек уулу. Рецензент: Ж. Чынаев. – Б.: «Илим», 1994. – 92 б.

Академик Ч. Айтматовдун «Манас» эпосу жана залкар манасчылар Сагымбай, Саякбай жөнүндө ар кыл маектериндеги, сүйлөгөн сөздөрүнүү дөгү ой-пикирлери камтылган. Анын «Манас» эпосун кара сөз түрүндө көркөм чыгарма катары жазууга бир кезде киришкен «Кайрылып күштар келгенче» ангемеси да кирген.

Кыргыз адабиятынын тарыхынан. /Коллектив. Жооптуу редакторору: ф.и.к. – Б. Шамшиев, ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензенттер: ф.и.к. – Б. Садыков, ф.и.к. У. Касыбеков. – Б.: «Илим», 1994. – 206 б.

Китепке кыргыз профессионал адабиятынын тарыхына байланыштуу илимий изилдөөлөр топтоштурулган.

**Барпы: изилдөөлөр, эскерүүлөр, ариоолор.** Түзгөн жана баш сөзүн жазган Б. Шамшиев. – Б.: КЭнин Башкы редакциясы, 1994. – 312 б.

Китепке кыргыз адабиятынын классиги Б. Алыкуловдун чыгармачылыгын изилдөөгө алган эмгектер, замандаштарынын эскерүүлөрү, ага арналган айрым ырлар топтоштурулган. Айрым материалдар биринчи ирет жарыяланган.

**Өмүркул Кара уулу.** Көөнө түрктөр тарыхы./Студенттер үчүн дарстар. Жооптуу редактор: т.и.к. Т. К. Чоротегин. – Б.: «Учкун», 1994. – 64 б.

Эмгек орто кылымдар доорундагы түрк тарыхынын улуу башатына – Түрк каганаттарынын дооруна арналган. Бул доорду дурус билбей туруп азыркы түрк дүйнөсүнүн тарыхын үйрөнүү эч мүмкүн эмес. Ошондуктан кыргыз тарыхына кызыккандар үчүн баалуу булак болуп эсептелет.

**Семетей.** /Ыңса Жумабек уулунун варианты. Түзүүчүлөр: Б. Садыков, Т. Казиев, Асанбек уулу. Рецензенттер: ф.и.к. С. Мусаев. Ага илимий кызм. Р. Сарытбеков. – Б.: «Илим», 1994. – 262 б.

Китеп «Манас» эпосунун 1000 жылдыгына карата чыгарылган. КРИУАнын Кол жазмалар фондусунда «Манас» училтигинин ондон ашуун варианты бар. Ыңса Жумабек уулунун «Семетей» эпосу салттуу окуялардын толук камтылышы, көркөмдүк өзгөчөлүгү менен миң жылдык тарыхы бар «Манас» эпосунун катарын байытып турат.

**«Манас» эпосун комплекстүү изилдөө маселелери.** /Коллектив. (Кыргыз жана орус тилинде) Түзүүчү: О. Исмаилов. Жооптуу редакторлор: ф.и.д. Р. З. Кыдырбаева, ф.и.д. А. Акматалиев. – Б.: «Илим», 1994. – 275 б.

Жыйнак 1990-жылы өткөрүлгөн Бүткүл союздук симпозиумдун материалдарын камтыйт. Анда «Манас» эпосунун комплекстүү изилдөөгө байланышкан кеңири чөйрөдөгү маселелер каралат. Эпосту фольклористикалык, философиялык-эстетикалык, тарыхый-этнографиялык, педагогикалык-маданият таануучулук жагдайларда изилдөөгө чон көңүл бурулган. (Манастин 1000 жылдыгына арналган).

**Ч. Айтматовдун чыгармаларынын алфавиттик жыштык сөздүгү.** Түзүүчүлөр: И. Сагынбеков, Б. Иманак уулу. – Б.: «Илим», 1994. – 284 б.

**Адеп-ахлак сабагынын окуу программысы.** Түзгөн профессор Садыков А. ж.б.: «Илим», 1994. – 24 б.

Жаш муундардын өз ара мамилелерин жөнгө салууда, аларды тарбиялоодо, бабаларыбыз кеңири колдонуп келген адеп-ахлактын жөнөкөй эрежелери чоң маанигө ээ. Элибиздин үрп-адатынын, каада-салтынын тарбиялык маанисин үйрөтүүдө бул окуу программызы зарыл.

**«Манас» эпосу жөнүндө.** /Макалалар жыйнагы. Түзгөн жана араб арибинен көчүргөн ф.и.к. К. Кырбашев. – Б.: «Шам», 1994. – 106 б.

1990-жылы Кытайдын Үрүмчү шаарында «Манас» эпосун изилдөөгө арналган илимий конференция өткөрүлгөн. Бул китепке ага

каташкандардын мыкты деп табылган илимий иликтөөлөрү жана макалалары тандалып алынып, кыргыз журтубузга тартууланган.

**Семена посейнные мудрости.** Составители: Таджиева Г. М., Курманбекова А. А. Ответственные редакторы: д.ф.н. А. Акматалиев, к.ф.н. В. В. Гудков. Рецензенты: к.ф.н. – Б. Садыков, С. Иппаров. – Б.: «Илим», I книга 280 с. 1996. – 24 б. II книга 344 с.

Сборник кыргызско-русских пословиц, поговорок и крылатых слов.

**«Манас» эпосу жана искусство.** /Коллектив. (графика, кино, культурология, музыка, айтуучулук, скульптура) (kyргыз, орус тилдеринде). Рецензенттер: Е. С. Лузанова, ф.и.к. – Б. Ж. Садыков, т. и. к. Т. Н. Омурбеков. – Б.: «Илим», 1994. – 132 б.

Жыйнактын атальышы айтып тургандай мында «Манас» эпосунун көркөм өнөр тармагындагы алган орду, эпостун көркөм өнөрдүн башка формаларында (жанрларында) көркөм чагылышы, эволюциялык жаңылнуусу туурасындагы илимий макалалар кирген.

**Манас.** Көкөтөйдүн аши. Тыныбек Семетей баатырдан бир бөлүм. Түзгөн жана кириш сөзүн жазган Р. Сарыбеков. – Б.: «Ала-Тоо», 1994. – 176 б.

Китепке казак агартуучусу жана саякатчысы Ч. Валиханов тарабынан көлдүк манасчыдан жаздырып алынган «Көкөтөйдүн аши» жана залкар манасчы Тыныбек Жапый уулунун 1925-жылы араб алфавити менен Москва шаарынан жарык көргөн «Семетей баатырдан бир бөлүм» киргизилген.

**Мусаев С.** Эпос «Манас». Научно-популярный очерк на русск., англ. и нем. яз. – Б.: «Шам», 1994. – 256 с.

Эта книга известного литературоведа и манасоведа Самара Мусаева. В ней даны краткие, четкие исследования об эпосе «Манас» на русском, английском и немецком языках. Книга посвящено 1000 летию эпоса «Манас».

1995

**«Манас» /С. Карадаевдин варианты боюнча академиялык басылыш.** I китеп. Даирдагандар: ф.и.к. С. Мусаев, ф.и.к. К. Кырбашев, ф.и.к. А. Жайнакова, ф.и.к. – Б. Садыков // С. Мусаевдин жалпы редакциясы астында. – Б.: «Кыргызстан», 1995. – 568 б.

«Манас» кыргыз элинин тарыхын, этнографиясын, салт-санаасын, психологиялык кулк-мүнөзүн чагылдырган баатырдык эпос. Чыгарма миңдеген жылдарды камтып, миңдеген жылдар бою оозеки толукталып келген. Бул варианта мурда жарык көрбөгөн эпизоддор, окуялар бар. Эпостун тексттери академиялык басылышта биринчи жолу жарык көргөн.

**Манас/С.** Орозбаковдун варианты боюнча академиялык басылыш. II китеп. Томду даярдагандар: ф.и.к. С. Мусаев, ф.и.к. Р. Сарыбеков, ф.и.к. Э. Абылдаев, ф.и.к. Б. Садыков. С. Мусаевдин жалпы редакциясы астында. – Б.: «Кыргызстан», 1995. – 800 б.

Кыргыз элинин улуу мурасы, улуттук сыймыгы болгон «Манас» эпосу мазмунунун кенендиги, баяндалган ой-түшүнүктөрдүн терендиги, көркөмдүк деңгээлинин кол жеткис бийиктиги менен жалпы адамзаттык рухий казынада ардактуу орундардын бириң ээлеген унжалдуу көрүнүш. Академиялык басылыштын 2-китептеги окуялардын түздөн-түз уландысы. Манас баатырдын уйгур кандары менен болгон согуштары жана Кошойдин окуялары баяндалат.

**Манас/С.** Орозбаковдун варианты боюнча академиялык басылыш. III китеп. Даирдагандар: филология илимдеринин кандидаттары: С. Мусаев, Р. Сарыбеков, Э. Абылдаев, К. Кырбашев, Б. Садыков, ф.и.к. А. Жайнакованын жалпы редакциясы астында. – Б.: «Кыргызстан», 1995. – 672 б.

Улуу манасчы Сагымбайдын айткан вариантынын академиялык басылышы дүйнө элдеринин бул чыгармага кызыккан өкүлдөрүнө «Манастын» унжалдуу поэтикалык чыгарма экендигин түшүнүүгө жардам берет.

III китепке II китептеги окуяларга удаа келген Манас баатыр көп кол менен аттанып, кыргыз жергеси Ала-Тоону баскынчылардан баштоотуу окуясы берилген Эпизоддун уландысы кийинки томдо.

**Манас/С.** Карадаевдин варианты боюнча академиялык басылыш. I китеп. Даирдагандар: филология илимдеринин кандидаттары: С. Мусаев, Р. Сарыбеков, Э. Абылдаев, К. Кырбашев, Б. Садыков, О. Исмаилов, Ж. Матпенова // ф.и.к. А. Жайнакованын жалпы редакциясы астында. – Б.: «Кыргызстан», 1995. – 448 б.

Улуу манасчы Саякбай Карадаевдин айткан вариантынын академиялык басылышы дүйнө элдерине «Манастын» улуулук касиеттерин, көркөмдүк өзгөчөлүктөрүн андап билүүгө мумкүнчүлүк түзөт.

I китепке варианттын башталыш окуялары камтылып, баатырдын төрөлүшү, балалык учур, алгачкы эрдиктери жөнүндө сөз болгон.

**Манас**/С. Карадаевдин варианты боюнча академиялык басылыш. I китеп. Даирдагандар: ф.и.к. А. Жайнакова, ф.и.к. К. Кырбашев. Илимий комментарийин жазган Р. Сарыпбеков // ф.и.к. А. Жайнакованын жалпы редакциясы астында Б.: «Кыргызстан», 1995. – 296 б.

С. Карадаевдин варианты боюнча академиялык басылыштын бул II китебине «Манас баатырдын кытай менен болгон экинчи урушу, Жолой, Нескарапардын жецилиши, Кошойдун Манаска келип кошулушу, ошондой эле Манастын Таласка жана жаамы кыргыздардын Алтайдан Ала-Тоого көчүп келиши жөнүндөгү окуялар кирген.

**Акматалиев А. А.** Айтматовдун космосу – адам жана аалам. Жооптуу редактор – ф.и.к. – Б. Садыков. Рецензенттер: ф.и.к. Р. Рахманалиев, Л. Укубаева, Ч. Турсынбеков. – Б.: «Шам», 1995. – 83 б.

Бул эмгекте жазуучунун жаңы жазган «Касандра тамгасы» романы жана ага байланыштуу дүйнөлүк адабияттар жөнүндө сөз болот.

**Семетей**/Айтуучу Жусуп Мамай. I том. Түзгөн жана араб арибинен көчүргөн ф.и.к. К. Кырбашев. – Б.: «Шам», 1995. – 266 б.

Жусуп Мамай Кытайдагы Кызыл-Суулук атактуу манасчы жана аны изилдөөчүлөрдүн көрүнүктүү өкүлү. Ал Манастын 8 муунга чейинки варианттарын эл арасынан чогултуп, жарыкка чыгарууда зор үлүшүн кошкон. Жусуп Мамайдын «Семетейинин» I китеби Семетейдин балалык чагы, жигитчилик курагы, Таласка келиши, атасынын хан Ордосун калыбына келтириши жана Айчүрөккө үйлөнүшү сыйктуу кызыктуу окуяларды камтыйт. Китеп «Манас» эпосунун 1000 жылдык мааракесине карата чыгарылган.

**Семетей**/Айтуучу Жусуп Мамай. II китеп. Түзгөн жана араб арибинен көчүргөн ф.и.к. К. Кырбашев. – Б.: «Шам», 1995. – 296 б.

Жусуп Мамайдын «Семетейинин» 2-китебинде Семетей жана анын чоролору Күлчоро, Канчоронун Чынкожо, Толтой менен болгон урушу жана Конурбайдын капысынан кол салышы, акырында кызыл кыргынга учурал жецилиши өндөнгөн кызыктуу окуялар камтылган.

**Семетей**/Айтуучу Жусуп Мамай. III китеп. Түзгөн жана араб арибинен көчүргөн ф.и.к. К. Кырбашев. – Б.: «Шам», 1995. – 284 б.

Үчүнчү китепте Семетей баштаган баатырлардын Кызылууок, Мадыкол дөөлөр жана Мадыкан, Уусангелди, Жубатай сыйктуу душмандар менен болгон кандуу кармашуулар камтылган.

**Барпы**/Түзгөн Б.Апилов. Баш сөзүн жазган жана жооптуу редактор ф.и.к. К. Даутов. I том. – Б.: КЭ Башкы редакциясы, 1995. – 320 б.

Биринчи томго кыргыз көркөм сөз өнөрүнүн классиги, ойчул акын Барпынын Аалам, Адам, Өмүр, Өлүм түуралуу санат, термелери менен айтыштары топтоштурулган. Айрым чыгармалар биринчи ирет жарыяланып жатышы менен баалуу.

**Сыдыкова Р.** Кыргыз поэмаларындағы көркөм чеберчилик маселелери. Редактору: ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензент: ф.и.к. – Б. Садыков. – Б.: «Илим», 1995. – 92 б.

Бул эмгекте кыргыз поэмаларынын жанрдык-тематикалык өнүгүшү, көркөм чеберчилиги жана салттуу өнүгүүсү менен жаңылануу жолдору иликтенген.

**К типологии тюркского фольклора.** /Кыргызско-алтайские фольклорные связи// Коллектив. Сборник статей. Ответственный редактор: к.ф.н. Т. Абдыракунов. – Б.: «Илим», 1995, -с. 51.

В сборнике представлены результаты исследования различных аспектов тюркского фольклора за 1990–1994 гг. В научный оборот впервые вводятся новые, неизвестные ранее фольклорные материалы.

**Манас**/Вариант С. Орозбакова (на кырг. и русс.яз.) Составление и подготовка текста Б. М. Юнусалиева, С. М. Мусаева, Э. А. Абдылдаева. Перевод А. С. Мирбадалевой, Н. В. Кидайш-Покровской. Редколлегия тома А. Акматалиев, А. С. Мирбадалева, С. Мусаев. Москва, 1995. – 768 с. Книга 4.

Четвертая книга завершает четырехтомное издание эпоса «Манас» в серии «Эпос народов СССР». Она содержит крупный эпизод – «Большой поход».

В книгу входит текст на киргизском языке сказителя-манасчи С. Орозбакова, признанный классическим, его адекватный перевод, комментарии и Пояснительный словарь. (Кн. 1, М., 1984; Кн. 2. М., 1988; Кн. 3. М., 1990).

**Манас** /С. Орозбаковдун варианты. (англ. тилинде. Кыргыз, орус тилдеринде чыккан китептердин негизинде). Москва, 1995-жыл. I китеп. – 464 б. II китеп – 512 б.

«Манас» эпосун англий тилинде сүйлөгөн элдерге тааныштырууда жана дүйнөлүк фольклористика илиминде бул басылмасын мааниси зор.

**Энциклопедический феномен эпоса «Манас»** / Сборник статей. Составители: С. Алиев, Р. Сарыпбеков, К. Матиев. – Б., Гл. ред. КСЭ, 1995. – 472 с.

Решением ЮНЕСКО 1995 год объявлен годом «Манаса». Национальный эпос кыргызов уникален не только своим объемом, превышающим все известные шедевры мирового устного народного творчества, но и своей живучестью он живет в памяти народной, не будучи записанным столь долго, сколько существуют кыргызы. Уникален он и своей всеохватностью освещения жизни народа от древнейших мифических напластований до художественного отражения реальной основы народного бытия на различных этапах его истории, да и самой истории кыргызов. Это и дало основание издателям назвать книгу «Энциклопедический феномен эпоса «Манас».

**«Манас» энциклопедиясы.** Адис редактору: Р. Сарыпбеков. – Б.: КЭнин Башкы редакциясы. 1995. I китеп. – 440 бет; II китеп – 432 б.

Бул эки томдук китепте «Манас» эпосунун түрдүү маселелери боюнча негизги маалыматтар берилген. Энциклопедияда манасчылар, жыйноочулар, изилдөөчүлөр, котормочулар жана эпоско байланыштуу чыгармалар, алардын авторлору, режиссерлору, операторлору, сүрөтчүлөр, ролдорду аткарган артисттер жөнүндө жазылган таржымал макалалар, ошондой эле чеч өлкөлөрдөгү «Манас» айтуучулар, жарыялоочулар, изилдөөчүлөр, жарыкка чыккан китептер өзүнчө макала түрүндө камтылган.

**«Манас» эпосунун айрым маселелери/Коллектив.** (Кыргыз, орус тилдеринде). Жооптуу редактор: ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензенттер: ф.и.к. А. Жайнакова, Г. Галиулин. – Б.: «Илим», 1995. – 152 б.

Жыйнакка Кыргыз улуттук илимдер академиясынын «Манас» сектору менен Кыргыз Архитектуралык-курулуш институту «Манас» эпосунун 1000 жылдыгына карата биргелешип өткөргөн илимий конференцияда жасалган илимий докладдар кирген.

**Кан Кошой/Айтуучу** Калкан Керималы уулу. Редактору: ф.и.к. – Б. Садыков. Рецензенттер: Р. Сарыпбеков, С. Алиев. – Б.: «Илим», 1995. – 448 б.

Калкан Керималы уулунун айтуусундагы «Кан Кошой» эпосу «Манас» эпосундагы негизги каармандардын бири Эр Кошой жөнүндө. Айтуучу өз алдынча эпос катары айттып, элдик оозеки чыгармачылыктагы салттуу ыкманы сактап эпостогу традициялуу окуяларды кеңитип, көркөм чыгарма жараткан.

**Манас/Мамбет Чокмоловдун варианты** боюнча. Түзүүчүлөр: ф.и.к. – Б. Садыков, ф.и.к. Э. Абылдаев. Жооптуу редакторлору: ф.и.д. А.

Акматалиев, ф.и.к. С. Мусаев. Рецензенттер: ф.и.к. К. Кырбашев, Р. Сарыпбеков. – Б.: «Илим» 1995. – 336 б.

Белгилүү манасчы Мамбет Чокмолов «Манас» эпосунун үч бөлүгүн толук айткан. Китеңке берилген «Манас» бөлүгүндө салттуу сюжет сакталып, каармандарды мүнөздөө, көркөм каражаттарды колдонуу жагынан өз алдынчалыкка ээ. Илим үчүн да, көркөм чыгарма катары да орду, салмагы бар вариант деп айттууга толук болот.

**Семетей. Сейтек** /Кара сөз түрүндөгү баяндама. Түзүүчү ф.и.к. С. Мусаев. Жооптуу редактору: ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензенттер: ф.и.к. Э. Абылдаев, Б. Садыков, С. Закиров. – Б.: «Кыргызстан», 1995. – 272 б.

Китеңке «Манас» эпосунун экинчи жана үчүнчү бөлүмү болгон «Семетей», «Сейтек» эпосторунун кара сөз түрүндөгү баяндамасы берилген. Анда эки эпостун түрүктуу, салттык окуялары толугу менен камтылган. С. Карадаевдин вариантынын негизинде түзүлгөн.

**Абай. Ырлар.** Түзгөндөр: А. Акматалиев, А. Обозканов. Баш сөзүн жазган А. Обозканов. – Б.: «Шам», 1995. – 184 б.

Кыргыз эли Абайды терең сырдуу, кең мазмундуу өлөндүн атасы, даанышман ойчул жана котормочу катары жогору баалашат. Китеңке кыргыз тилине котуулган ыр-өлөндөрү топтоштуруулуп, улуу акын Абай Кунанбаевдин 150 жылдык мааракесине карата чыгарылган.

**«Манас» эпосунун сөздүгү/Коллектив.** С. Мусаевдин жалпы редакциясы менен. Түзгөндөр: Абылдаев Э., Сарыпбеков Р., Акматалиев А., Садыков Б. Рецензенттер: ф.и.к. К. Кырбашев, Б. Кебекова, Д. Исаев, Ч. Жумагулов, т. и.к. Д. Сапаралиев жана ил. кызм. Т. Казиев. – Б.: «Илим», 1995. – 172 б.

Бул сөздүк С. Орозбаковдун вариантынын басмага берилген үч томунун көлөмүн гана ичине камтыйт. Сөздүктүн максаты – эпостун текстин терең түшүнүп билүү үчүн андагы көөнө жана башка тилдерден кирген сөздөргө, ошондой эле ар түраүү түшүнүктөргө илимий комментарийлерди, түшүндүрмөлөрдү берүү болуп саналат.

**Караев О.** Чагатайский улус. Государство Хайду. Могулистан. Образование кыргызского народа. – Б.: «Кыргызстан», 1995. – 160 с.

В книге на основе восточных письменных источников и научных работ излагается политическая история Чагатайского улуса, государств Хайду и Могулистан от образования до их распада. Установлены наименования родов, племен на территории этих государственных образований,

изложены вопросы этнической истории кыргызского народа, их хозяйство, а также социального-экономической строй.

**Үкүбаева Л.** Азыркы кыргыз адабиятынын арымы. Редактору: А. Акматалиев. Рецензент: ф. и.к. А. Абдразаков, ф.и.к. – Б. Садыков. – Б.: «Илим», 1995.

Китепке илимпоз-педагогдун ар тұрауды тематикадагы илимий макалалары кирген. Адабияттаануу илиминдеги жаңы ойлор, проза жанрындагы актуалдуу проблемалар талкууга алынган.

**Қыдырбаева Р. З.** «Манас» жана байыркы түрктөрдүн салты. Анкара. 1995 (турк тилинде).

Монографияда түрк тилдүү (хакас, алтай, якут ж.б.) элдердин эпостору менен «Манас» эпосу салыштырылып изилденген.

**Мусаев С.** «Манас», «Семетей», «Сейтек». – Б., 1995. (на русс. яз.)

Ученый-фольклорист С. Мусаев кратко изложил в прозе на русском языке героический эпос кыргызского народа «Манас», «Семетей», «Сейтек». Целью данной работы является ознакомление русскоязычного народа с содержанием эпоса.

**Герцен Т. Т.** Эпос «Манас. /Составитель С. Мусаев. Бонн-Бишкек, 1995, (на русс., нем. яз.)

Книга-альбом включает в себе графические рисунки по сюжету четырехтомника эпоса «Манас», подготовленный по варианту С. Орозбакова. Автор графических рисунков – Заслуженный деятель культуры КР, художник Т. Т. Герцен. Работа отличается точностью в отражении образов и высоким профессионализмом.

**Садыков А.** Айтматовтаануу илиминин Кыргызстанда пайда болушу жана өнүгүшү. – Б., 1995.

Автор бул әмгединде кыргыз улуттук адабияттаануу илиминде Ч. Айтматовдун чыгармаларын изилдөө проблемасын көтөрүп, Айтматовтаануу илимин өнүктүрүү боюнча айрым маселелерди күн тартибине коёт.

1996

**Эр Төштүк.** 2 том/Түзүп, баш сөзүн жазгандар: Р. Сарыбеков, М. Мукасов. – Ф.и. д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы менен. Адис редактору: ф.и.к. С. Бегалиев. – Б.: «Шам», 1996. – 448 б.

– 224 –

Кыргыз элинин оозеки эпикалық чыгармаларынын ичинен жаралыш доору жагынан эң алгачкыларынын бири – «Эр Төштүк» баатырдык эпосу болуп саналат. Ал байыркы кыргыздардын диндик ишенимдерин, мифологиясын, фантастикалық ой жүгүртүүлөрүн, салт-санаасын чагылдырып, сюжетинин чиелениши, кызыктуулугу, тилинин көркөмдүүлүгү менен өзгөчөлөнүп турат. С. Карадаевдин варианты.

**Кожожаш.** I том /Түзгөн жана баш сөзүн жазган ф.и.к. К. Кырбашев, ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы менен. Рецензенттер: ф.и.к. А. Жайнакова, Б. Садыков. Редактору: ф.и.к. – Б. Кебекова. – Б.: «Шам», 1996. – 248 б.

«Кожожаш» – эң байыркы архаикалық эпос. Мында байыркы элдик түшүнүктөр, жаратылышты коргоо проблемасы, адамзат менен жаратылыштын байланышы көркөм чагылдырылып кыргыз элинин тарыхый жашоосу сүрөттөлгөн. С. Конокбаев, А. Усөнбаев, Т. Жээнтаевдин варианты.

**Сайфаддин Ибн дамулло Шах Аббас Аксикенти жана анын уулу Нурмухамед.** Тарыхтардын жыйнагы. (Мажму атут-таворих) Баш сөзүн жана түшүндүрмөлөрүн жазган О. Сооронов. Которгондор: М. Досболов жана О. Сооронов. Б., «Акыл», 1996. – 128 б.

XV кылымдын аяғы XVI кылымдын башында жашап өткөн өз доорунун белгилүү инсандары Сайф аддин ибн дамулла Шах Аббас Аксикенти жана анын уулу Нурмухамеддин «Тарыхтар жыйнагы» («Мажму атут-таворих») деген китеби кыргыздардын тарыхы, айрыкча «Манас» эпосу боюнча тарыхый маалыматтардын жазма мурасы болуп саналат. Китеп биринчи жолу кыргыз тилине которулуп, чыгышы менен да баалуу.

**Орозобекова Ж. К.** «Манас» эпосундагы тулпардын көркөм образы жана сыпаттоо ыкмалары. – Б.: «Шам», 1996. – 118 б.

Әмгек «Манас» эпосундагы тулпарлардын көркөм образдары жана сыпаттоо ыкмалары, поэтикасы туурасында жазылган.

**Манасчылар /Маалымдама.** Түзгөн: А. Обозканов. Баш сөзүн жазгандар: т.и.д. А. Асанканов, А. Обозканов. – Б.: «Мурас», 1996. – 32 б.

Бул маалымдама китепчеде кылымдар боюнча калган айтылуу манасчылардан тарта азыркы күнгө чейинки замандаш «Манас» эпосун айтуучулардын чакан адабий портреттери баяндалган.

**Сан-Таш – 140 /Коллектив.** Материалы международной научной конференции, посвященной первой записи эпоса «Манас» Ч. Валихановым.

– 225 –

(на русс. и кырг. яз.) Ответственные редакторы: д. ист. н. В. М. Плоских; Д. Приор; д.ф.н. А. Акматалиев. – Б.: «Илим», 1996. – 168 б.

Материалы конференции «Сан-Таш-140» являются несомненным вкладом в манасоведение. Высказаны аналитические предложения, касающиеся творчеству казахского востоковеда, фольклориста и путешественника Ч. Валиханова, дана оценка его вклада в дело пропаганды эпоса «Манас» названы приоритетные направления манасоведения.

Кыдырбаева Р. З. Эпос «Манас» (генезис, поэтика, сказительство). – Б.: «Шам», 1996.

В данной книге автор рассматривает вопросы генезиса эпоса «Манас» в тесной связи о проблемами этногенезиса кыргызского народа, его историей, материальной и духовной культурой. В работе одновременно прослеживается и процесс эволюции поэтики эпоса, выработанной в ходе многовековой устно-поэтической практики.

**Жаш талапкерлердин изилдөөлөрү.** /Коллектив. – Б., 1996.

Бул эки жыйнакта жаш изилдөөчүлөрдүн илимий макалалары орун алган. Кыргыз адабияттаану илиминин айрым проблемаларына арналган.

Философия свободного духа. О романе Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры». /Сборник статей. Под общей редакцией академика Р. Рахманалиева. Составитель А. Акматалиев. (Кыргызский филиал Международного центра «Традиционные культуры и среда обитания». М., 1996.

Роман выдающегося киргизского писателя Ч. Айтматова «Тавро Кассандры», несомненно, явление в новейшем мировом литературном процессе. Его выход в свет вызвал шквал дискуссий.

Настоящее издание – собрание трудов известных философов, социологов, литературоведов и литературных критиков, размышляющих о новом романе нашего великого современника, а вместе с тем о не преходящих ценностях человеческого бытия.

1997

Манас/С. Орозбаковдун варианты боюнча академиялык басылыш. IV китеп. Даирдагандар: ф.и.к. С. Мусаев, Р. Сарыбеков, Э. Абылдаев/ /С. Мусаевдин жалпы редакциясы астында. – Б.: «Кыргызстан», 1997. – 612 б.

– 226 –

Академиялык басылыштын IV китебинде Алла-Тоону душмандан бoshтуу окуясынын уландысы камтылган.

**Адабияттыбыздын актуалдуу проблемаларынан.** Жооптуу редактор: ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензенттер: ф.и.к. – Б. Кебекова, А. Жайнакова. – Б.: Манастиану жана көркөм маданияттын улуттук борбору. 1997. – 69 б.

Бул жыйнакка жаш окумуштуулардын фольклордун жана профессионал адабияттыбыздын айрым проблемаларына арналган жаңы көз караштагы изилдөөлөрү камтылган.

**Жоодарбешим /«Эл адабияты»** сериясы, 3-том/ Түзгөн жана баш сезүн жазган ф.и.к. К. Кырбашев., ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы менен. Адис редактору: ф.и.к. – Б. Кебекова. Рецензенти: Т. Казиев. – Б.: «Шам», 1997. – 288 б.

«Жоодарбешим» Эр Төштүк жөнүндөгү эпикалык баяндын уландысы. Адам баласынын табигый кара күчтөрдүн үстүнөн болгон ақыл күчүнүн үстөмдүгү сүрөттөлгөн. «Эр Төштүк» эпосундагы окуялар улантылып, көркөмдүгү жогору эпос жааралган. О. Урмамбетов, А. Асан, К. Суранчиевдердин варианты.

**«Кедейкан».** «Олжобай менен Кишимжан» /«Эл адабияты» сериясы. 9 том. /Түзгөн жана баш сезүн жазган Т. Казиев. – Ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы менен. Атайын редактору: ф.и.к. Э. Абылдаев. Рецензенти: ф.и.к. К. Кырбашев. – Б.: «Шам», 1997. – 424 б.

«Кедейкан» эпосу социалдык-турмуштук эпос. Уруулук түзүлүш мезгилиндеги кыргыз элинин башынан өткөргөн турмушунун көркөм туундусу.

«Олжобай менен Кишимжан» – лиро-романтикалык эпос. Эки жаштын ортосундагы мамиле жалпы элдик көз карашта талкууланып, трагедиялык ситуация көркөм сүрөттөлгөн.

«Кедейкан» – Токтогул менен Калыктын, «Олжобай менен Кишимжан» – А. Усөнбаев, С. Сакетаевдин варианты боюнча.

**Токтосун.** (Чыгармалар, айтыштар, эскерүүлөр). / Түзгөндөр – А. Жусупбеков, ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензент: М. Мукасов. – Б.: «Шам», 1997. – 585 б.

Залкар аkyн Токтосун Тыныбековдун өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча материалдар камтылган.

– 227 –

**Манастин жети осуяты.** Жазгандар С. Мусаев, А. Акматалиев. – Б.: Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору, 1997. – 28 б.

Авторлор Манастин жети осуятын фольклордук адабий планда чечмелөөнү максат кылып, элдик мурастын өзөгүнө сиңирилген асыл ақыл-ой казынасын жети осуят аркылуу элге жеткирүүгө аракет кылышкан.

**Орозобекова Ж. К.** «Манас» эпосундагы тулпарлардын көркөм образдары. Редактору: А. Элебесова. – Б.: «Кыргызстан» – Сорос фонду, 1997. – 1136.

«Манас» эпосундагы тулпарлардын көркөм образы туурасында жазылган монографиялык эмгек.

**Акматалиев А.** Избранное /Собрание сочинений. I том. Литературо-ведение. – Б.: «Шам», 1997. – 428 б. (на русск. и кырг. яз.)

Детальный анализ произведений выдающегося писателя в свете взаимодействий и взаимосвязи литературы мира. Даются рецензии и отзывы на творчество самого автора, данные в разное время известными критиками и литературоведами мира.

**К. Кырбашев.** Манасчы Жусуп Мамай. Редактор: ф.и.д. А. Акматалиев. – Б.: Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору, 1997. – 75 б.

Кытайлык кыргыз манасчы Жусуп Мамайдын өмүр жолуна, чыгармачылык өнөрканасына арналган эмгек. «Манас» эпосу оозеки жаралып, оозеки тараалып, көп варианттуулукка жетип, ошол эле учурда эпостун өзөктүү, туруктуу окуялары бүтүнкү күнгө чейин жетип отурганын окумуштуу фактылык материалдардын негизинде сөз кылат.

**Өчпөс өнөр** (альбом) /Түзгөн Г. Токтосунова, Б. Усубалиева. (орус, кыргыз, английский языках). – Б., 1997. – 48 б.: «Туркестан» басмасы.

Бул басылма кыргыз кол өнөрчүлүгү менен тааныштырат. Текст жана сүрөттөр менен жабдылган.

**Чокоева Д., Кадырмамбетова А.** Табылга. Редактор: ф.и.к. С. Закиров. Рецензент: ф.и.к. И. Жумабаев. – Б.: Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору, 1997. – 31 б.

Китепчеде улуттук адабиятыбыздын айрым маселелери жөнүндө жаш окумуштуулардын көз караштары берилген. Д. Чокоевының Т. Касымбековдун «Сынган кылыч» романындагы Полот хандын тарыхый чындыгын изилдеген аргументтүү ойлору бар. А. Кадырмамбетова Ч. Айтматовдун чыгармаларындагы подтекст проблемасына сереп салган.

**Четин Жумагулович Жумагулов** /Библиография ученых кыргызской Республики – серия. Библиография составлена Засл. Деятелем культуры КР Т. И. Ишемкуловым и Ч. Жумагуловым. – Б., Национальный центр манасоведения и художественной культуры. 1997. – 48 с.

Предлагаются библиографические сведения творческом пути, начиная со статьей-очерков, переводов-написанных еще в студенческие годы» и книг и трудов» написанных до сегодняшнего дня, видного кыргызского языковеда-турколога Джумагурова Четина Джумагуловича.

**К. Кырбашев.** «Манас» – баатырдык эпостун классикалык үлгүсү. Жооптуу редактору: ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензент: ф.и.к. А. Жайнакова. – Б.: «Шам». 1997. – 76 б.

Аталган эмгекте эпостун классикалык үлгүсүне көтөрүлүү процессинде «Манас» эпосу айрым тарыхый шарттардын натыйжасында эпикалык өнүгүү эволюциясынын акыркы этапындагы мүнөздүү көрүнүштөрө көңүл бурулган. Негизги классикалык варианты деп эсептелген С. Орозбаковдун, С. Карадаевдин, ошондой эле башка вариантынын мисалында туруктуу айтылып келинген сюжеттик өзөккө киргизилген манасчылардын чыгармачылык өнөрканасындагы салымдар анализге алынуу менен көнери маалымат берилген.

**Егембердиева С.** Кол жазмалардын илимий сыпаттамасы. 19. «Фольклор» – 1. 1997. – 96 б. Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору.

КР ИУАНЫН Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борборун Кол жазмалар фондусунда сакталып турган материалдардын илимий сыпаттамасын жазуу биринчи жолу колго алынып, иштелип жатат. Кол жазмалардын бул илимий сыпаттамасы кыргыз элинин оозеки чыгармаларын (фольклорун) иликкеп, изилдөөдө жана жалпы эле таанып билүүдө көмөкчү материал, көрсөткүч болуп берет.

Сыпаттама №2 инвентардагы «Молдо» деген Чаки Каптагай уулунун 1922-жылы айтып берүүсүндөгү материалдан башталып, №7 инвентардагы Кайым Мифтаков жыйнаган «Күү ырларына кошумча» деген материал менен бүтөт. Араб арибиндеги бул жазманын атальшын сыпаттаманын автору ошол арипте өз кол тамгасы менен жазган. Сыпаттаманын талабы бөюнча материал кайсы тамгада жазылса, ошол тамгада көрсөтүлүшү керек болгон. Бирок араб ариби басмаканада болбогондуктан, кол жазмадагы жазуунун сүрөтү түшүрүлгөн.

Китепке жети инвентардагы (ар түрлүү жаңардагы) 74 сыйнантама киргиз.

**Егембердиева С.** Кол жазмалардын илмий сыйнантамасы. Фольклор – 2. – Б.: Манастануу жана корком маданияттын улуттук борбору. – 1997. – 202 б.

Китепче №8-10 инвентарлардагы 79 сыйнантаманы камтыйт, б.а. 75-сыйнантмадан 153-сыйнантмага чейин. Камтылган материалдар (кол жазмалар) араб арибинде болуп, оозеки чыгармалардын ар түрлүү жаңарларынан турат.

**Казиев Т., Ж. Турдақунова.** Семетейчи Ыса Жумабек уулу. Жооптуу редактору: ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензент: ф.и.к. К. Кырбашев. – Б.: Манастануу жана корком маданияттын улуттук борбору, 1997. – 46 б.

Бул чакан эмгекте жүртчулукка анча тааныш болбогон, семетейчи Ыса Жумабек уулунун омур жолу, чыгармачылыгы жөнүндө ишктоо жүргөн.

**Жайнакова А.** «Манас» эпосундагы патриархалдык-феодалдык мамылелер. Жооптуу редактору: ф.и.к. К. Кырбашев. – Б.: «Шам», 1997. – 100 б.

Китепте «Манас» үчилтигиндерги башкы тема доор-мезгилге, аны осүп-онуғуш жолуна салыштырылып, патриархалдык-феодалдык мамылелерге анализ жүргүзүлөт.

**Векмухamedова И. Х.** Эволюция женских образов эпоса «Манас». – Б.: «Эркин-Тоо» 1997. – 118 с.

В исследовании рассматриваются в историко-сопоставительном плане с тюрко-монгольским и русским эпосом система типологических образов женщин кыргызского героического эпоса-трилогии «Манас», предлагается научная концепция типологической эволюции главного женского образа Каныкей. Тем самым автор вносит свой вклад в решение двух основных проблем манасоведения – генезиса эпоса и эволюции его поэтики.

**Мусаев С.** «Манас» жана академик В. В. Радлов. Редактор ф.и.д. А. Акматалиев. – Б.: Манастануу жана корком маданияттын улуттук борбору, 1997. – 55 б.

Академик В. В. Радлов кыргыз элинин уулу астеалиги «Манастануу окуяларын» баштап аяк толук жазып алғып, кыргыз тилинде бастырып чыгарган жана ошол материалдарды чет эл тилине көтөргөн биричини адам. Бул чакан очеркте В. В. Радловдун «Манаска» байланыштуу эмгектерине кыскача мүнөздөмө берилген.

1998

**Молдо Багыш.** Абак дентери/Түзөн жана баш сөзүн жазган О.Сооронов. – Б.: «Акыл», 1998. – 262 б.

Молдо Багыш Сарыбай уулу (1888–1937) агартуучу, таланттуу акын болгон. «Абак» дентери» деп аталган жыйнакка акындын адабий мурасы бириинчи ирет жарык коргон. Чыгармаларынын негизги идеясы таалимтарбия, акыл-эс берүү. Прогрессивдүү көз караштагы идеяларга бай.

**Манас /С.** Карадаевдин варианты боюнча академиялык басылыш III китеп. Даирдагандар: ф.и.к. А. Жайнакова, К. Кырбашев. Илмий комментарийин жазган Р. Сарыпбеков// ф.и.к. А. Жайнакованын жалпы редакциясы астында. – Б.: «Кыргызстан», 1998. – 788 б.

Атактуу манасчы С. Карадаевдин вариантынын академиялык басылышынын III китебине «Манас» болугунун бир топ мазмундуу окуялары киргизилген. Манастын кырк чоро жыйып, жоо куралдары менен Аккула тулпарга ээ болушу, Каныкейге үйлөнүшүү, чоң казатка аттанып чыгышы, Алмамбеттин жомогу сыйктуу коломдүү жана жогорку коркомдукто айтылаган туруктуу окуялар камтылган.

**Фольклордун жаңардык табиятындагы салттуулук жана жекечелик озгочолуктору/Коллектив.** Адис редактору: ф.и.к. – В. Кебекова. Рецензенттери т.и.д. О. Карап, – Ф.и.к. К. Ибраимов. – Б.: Манастануу жана корком маданияттын улуттук борбору, 1998. – 154 б.

Бул китепте негизинен жаш окумуштуулар тарафынан фольклордун, тарыхтын, ырчылык поэзиянын айрым орчуундуу маселелери көзөлүп жаңы фактылык материалдардын негизинде жалпылаштырылган ой жүгүртүүлөрү, жыйнтыктары берилген.

**Залкар акындары:** Калмыра, Чонду, Эсенаман, Умоталы / Түзөндор: В. Кебекова, А. Обозканов, М. Мукасов, Г. Орозова, ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында. Рецензенттери ф.и.к. К. Кырбашев, Г. Оролова. – Б.: «Шам», 1998. – 296 б.

Акындардын чыгармачылыгына илгач жолу терең баа берилин, чыгармалары толук, түп нускадан жарык коргон.

**Билдэр фольклору.** 20 т./Түзөн жана баш сөзүн жазган Г. Орозова, ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында. Адис редактору: ф.и.к. С. Мусаев. Рецензентти ф.и.к. К. Кырбашев. – Б.: «Шам», 1998. – 480 б. («Эл адабияты» сериясы)

Кыргыз эли муундан муунга айтылып келе жаткан көнөрбөс көркөм поэтика аркылуу балдарга таалим-тарбия берип, илим-билимин, дүйнө таануусун өстүргөн. Жыйнакка бешик ыры, балдар ырлары, жомоктор, табышмактар, макал-лакаптар, калптар, балдар оюндары киргизилген.

**Кошоктор.** 21 том./ Түзгөн жана баш сөзүн жазган С. Егембердиева, ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында. Атайын редактору: О. Сооронов. Рецензенттери: ф.и.к. К. Жийдеева, ф.и.к. К. Ибраимов. – Б.: «Шам», 1998. – 452 б. («Эл адабияты» сериясы)

Кошок кыргыз эл оозеки чыгармачылыгында эң кеңири тараган жана көлөмдүү жанр болуп саналат. Жашоо мыйзамына жараша ар бир адамдын башына келүүчү айрылууну билдирип ырдаган поэзиянын бул эң байыркы жанрынын жанрдык традициясы күчтүү. Томдукка кошоктордун ичинен үлгүлүү легендери киргизилген.

**Багыш. Мендириман.** 7 том/Түзүп, баш сөзүн жазгандар: ф.и.к. К. Кырбашев жана ф.и.к. А. Жайнакова, ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында. Рецензент: Р. Сарытбеков. – Б.: «Шам», 1998. – 2926. («Эл адабияты» сериясы)

«Багыш» эпосу Кытайдагы Кызыл-Суулук белгилүү манасчы Жусуп Мамайдын айтуусундагы көлөмдүү эпикалык баян. «Манас» эпосунда айтылган Багыш кан жөнүндө.

«Мендириман» эпосунда калмактардын баскынчылыгына каршы күрөш жана туугандар арасындагы көрө алbastык мамилелер туурасында баяндалат. «Мендириман» – Ш. Рысмендеев менен Кайдунун варианты.

**Курманбек. Сейитбек.** 5 том./ Түзгөн жана баш сөзүн жазгандар: ф.и.к. – Б. Кебекова, ф.и.к. Р. Сарытбеков, М. Мукасов, О. Ахмедов, ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы менен. Адис редактору: Р. Сарытбеков. Рецензенти: А. Обозканов. – Б.: «Шам», 1998. – 496 б. («Эл адабияты» сериясы)

Курманбек XVI–XVII кылымдардын аралыгында жашап, калмак төбөлдөрү менен күрөшүп өткөн реалдуу тарыхый инсанга байланыштуу айтылган тарыхый-уламыштык, азыз-аңгемелик окуядан эпостук деңгээлге өсүп жеткен эл оозеки чыгармачылыгынын классикалык үлгүсү.

«Сейитбек» Курманбек баатырдын урпагы катары эсептелип, Ата-журтту калмак баскынчыларынан коргоодогу эрдиги баяндалат. «Курманбек» – М. Мусулманкулов, К. Акимев, С. Дыйканбаев, «Сейитбек» – О. Урмамбетов, Н. Адиевдин варианты.

**Саринжи, Бекөй. Жаңыл Мырза.** 6 том. /Түзгөн жана баш сөзүн жазган: ф.и.к. А. Жайнакова ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы менен. Адис редактору: ф.и.к. К. Кырбашев. Рецензенти: Т. Казиев. – Б.: «Шам», 1998. – 452 б. («Эл адабияты» сериясы) «Саринжи, Бекөй», «Жаңыл Мырза» – эпосторунда элибиздин өткөндөгү турмушунун мұнездүү жактары, үрп-адаты чагылдырылат.

Патриархалдык түзүлүшкө таандык уруучулук-тууганчылык мамилелердин татаалдашкан көрүнүштөрү салттык сюжетке айланып, муундан-муунга өтүп, элдик идеяны даңазалаган көркөм чыгармалар катары жашап келет.

«Саринжи, Бекөй» – А. Усөнбаев, С. Конокбаев, «Жаңыл Мырза» – А. Чоробаев, М. Мусулманкуловдун варианты берилади.

**«Жаныш, Байыш»** /Түзгөн жана баш сөзүн жазган: ф.и.к. – Б. Кебекова, ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы менен. Адис редактору: М. Мукасов. Рецензенти: ф.и.к. С. Бегалиев. – Б.: «Шам», 1998. – 468 б. («Эл адабияты» сериясы)

«Жаныш, Байыш» – кыргыз элинин өз азаттыгын, эгемендүүлүгүн коргоп, кылым карыта калмак, кытай төбөлдөрүнө каршы согушуп келген баатырдык күрөшүн, калктын тарткан азап-тозогун, ый-муңун, оор жого-тууларын көркөм баяндалат, калк сезимине таасын жеткирген баатырдык тарыхый эпос. М. Мусулманкулов, Ж. Жанаев, К. Акиев, С. Дыйканбаевдердин варианты.

**А. Акматалиев.** Тандалган чыгармаларынын жыйнагы. 2-том. (кыргыз, орус тилдеринде). – Б., «Шам», 1998. – 424 б.

А. Акматалиевдин бул II томуна «Манас», эпостун 1000 жылдыгына элдик оозеки чыгармачылыкка, адабиятыбыздын актуалдуу проблемаларына арналган эмгектери кирген. Ошондой эле Ч. Айтматовдун чыгармачылыгынын кино, театр өнөрү менен карым-катнашы жана анын күндөлүк турмушунун автор менен байланышынын айрым бир эпизоддорун баяндалган байкоолору камтылган.

**О. Сооронов.** Мукай/Даректүү баян. Өспүрүмдөр учүн. – Б.: «Кыргызстан», 1998. – 192 б.

Китең кыргыз адабиятынын түптөөчүлөрүнүн бири, көрүнүктүү жазуучу М. Элебаевдин архивдик материалдарынын негизинде жазылган. Адабияттаануу илими учүн да баалуу эмгек болуп эсептелет.

**Ж. Мочоев.** Арабизмы в кыргызском языке: Этимологический словарь. Под редакцией доктора филологических наук, профессора Фавваз

**Аль-Дакера и А. Акматалиева.** Рецензенты А.Ф.и. = В. Усубалиев, кифи. Ч. Жумагулов, кифи. К. Кирбашев. Магистр теологии Ким-санбай ажы В. Фирма «Айбек», 1998. – 256 б.

Предлагаемый словарь арабизмов в кыргызском языке включает себя около тысячи слов. В словаре разъясняется этимология арабских слов, используемые в кыргызской лексике. Словарь преследует прежде всего учебные цели. Поэтому, в нем по возможности учтены все заимствования из данного языка. В этом состоит научная ценность словаря.

**А. Акматалиев.** «Ч. Айтматовдун дүйнөсү». (турк тилинде) Ашара, 1998. – 221 б.

Ч. Айтматовдун омурұ жана чыгармачылығының, коомдук ишмердиги-не ариалган ар түрләү мүнозадогу материалдар камтылған. Белгилүү оку-муштуу А. Акматалиевдин дүйнөдө белгилүү жазуучуну түрк элине кеңи-ри тааныштыруу иретинде жасаган бул эмгегин түрк коомчулугу жоргу-баалаган.

**Ч. Жумагулов.** Кыргыстандын байыркы эстеликтери. Жалуулар. Мамлекеттик тил (ойлор жана проблемалар). Жооптуу редактор: ф.и.к. С. Садыков. Рецензенттер: т. и. к. В. П. Мокринин, ф.и.к. С. Карымшаков. – Б. Манастаануу жана корком маданияттын улуттук борбору, 1998. – 210 б.

Жыйнакка автордун байыркы түрк жана орто кылым эстеликтегине ариалган ар кыл жылдарда жазылған айрыкча кийинки мезгилдерде жазған мамлекеттик тиildин маселелерине – кыргыз терминологиясының бүгүнкү проблемаларына ариалган макалалары киргөн.

**О.Сооронов.** Молдо Кылыштын кол жазмаларының илимий сыйната-масы / «Атайын фонду». – 1. – 122 Б.; «Атайын фонду» – 2. – 166 б. – Б. Манастаануу жана корком маданияттын улуттук борбору, 1998.

Илимий сыйната-масы кыргыздын жазғыч ақындарының корунуктуулу-рунүү бири Молдо Кылыш Шамыркан уулуунун бүткүл мурастары менен тааныштырат жана анын айланасында жүргөн талаш-тартыштар, илимий талкуулар, анын чыгармачылығы жөнүндө жазылған олуттуу илимий эм-гектер туурали кабар берет.

**К. Кирбашев.** Абдрахманов Байымбеттин (Тоголок Молдо) кол жаз-маларының илимий сыйната-масы / «Манаас» – 1. Редактору: О.Сооронов. – Б. Манастаануу жана корком маданияттын улуттук борбору, 1998. – 149 б.

«Манаас» эпосунун негизги вариантынан болгон Абдрахманов Ба-йымбеттин (Тоголок Молдо) айтуусундагы «Манаас», «Семетей» жана «Сейтек» эпосторуна кыскача аннотациялык маалымат берилген.

**Ворубай Кененсарин.** Сага арнан. Түзгөн Махмутбек кызы Мисте-гүл. Редактори П. Казыбаев. – Ви «Эркин-Тоо», №, 1998. – 248 б.

Кыргыз адабияттын 20-30-жылдардагы өкүлү жана онол убактагы репрессияның моралдык курмандығы В. Кененсариндин биринчи жолу чыгарылған чыгармалар жыйнартылған адабият, тарых, маданият таржымалын илктоочуорго баалуу болот.

**Жумабаев И. Т.** Сыдыкбековдун «Тоо арасында» романы. Рецен-зенттери ф.и.д. С. Жиентов, ф.и.к. Г. Койчуманова. – Б. Манастаануу жана корком маданияттын улуттук борбору, 1998. – 151 б.

Эмгекте Т. Сыдыкбековдун «Тоо арасында» романының жаралыни тарыхы изилденген. Романдын алгачкы варианты «Кең-Суунун» жазылышына түрткү берген жағдайлар жана чыгарманның турмуштук негизи туу-ралуу соз болот. Кайра инштоо учурунда роман текстинин жана поэтикасының эволюциясы илимпөз тарабынан корсotулат.

«Манаас»/Дүцкана Кочукеевдин варианты боюнча Түзгөн Т. Казиев, – Б. Манастаануу жана корком маданияттын улуттук борбору, 1998.

Д. Кочукеев эл арасында семетейчи катары белгилүү. Ал «Манаас» эпосунан «Манастын балаалык чагы», «Чоң казат» болумдорун айткан. Бул вариант 1965–1967-жылдары айтуучудан жазылған алынган.

**К. Тыныстановдун адабий мурастары** / Түзгөн А. Акматалиев, К. Каракеев, К. Пайзулаева. – Б. Манастаануу борбору, 1998.

Жыйнакка илимпөз, ақын, агартуучу К. Тыныстановдун чыгармачылығына ариалган илимий макалалар киргөн.

**Егембердиева С.** Кол жазмалардын илимий сыйната-масы. Фольклор – 3. – 6. 176 б.

Китепте 176 беттен туруп, №11–46 инвентарлардагы (папкалардагы) 223 сыйната-масы камтыйт, б.а. 154 сыйната-мадаң таргын, 377-сыйната-мадаң чейин жазылған. Мындағы материалдар араб, латын кирилл тамгаларында.

1999

**Толтой.** 8 том./Түзгөн жана баш созун жазылған ф.и.к. К. Кирбашев, ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы менен. Адис редактору:

С. Закиров. Рецензент: ф.и.к. Л. Укубаева. – Б.: «Шам», 1999. – 348 б. («Эл адабияты» сериясы) «Толтой» – Кытайдагы Кызыл-Суулук кыргыздардын арасында айтылган эпикалык дастан. «Семетей» эпосундагы Толтой баатырдын өмүрү жана баатырдык жүрүштөрү туурасында. Жусуп Мамайдын варианты.

**Кыргыз адабиятынын тарыхынан** /Коллектив. Жооптуу редактору: ф.и.к. И. Жумабаев, ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензенттер: ф. и. кандидаттары Л. Укубаева, Д. Чокоева. – Б. Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору. 1999. – 188 б.

Мында, негизинен жаш окумуштуулардын иликтөөлөрү камтылыланган. Жарык көргөн макалаларда кыргыз адабиятынын жаралыш жана өнүгүш процессиндеги актуалдуу проблемалар изилденет.

**Чыңгыз Айтматов.** I том. Повесттер, антегемелер. Түзгөн ф.и.д. А. Акматалиев, ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы менен. – Б.: «Шам», 1999. – 432 б.

Томго А. Акматалиевдин «Ч. Айтматов – дүйнөлүк маанидеги жазуучу» деген макаласы жана «Жамийла», «Бетме-бет», «Биринчи мугалим», «Дебирим», «Ботогөз булак» повесстери, «Кызыл алма», «Атадан калган түяк», «Кайрылып күштар келгенче», антегемелери, жаңы «Бахиана» романынан үзүндү кирген.

**Чыңгыз Айтматов.** II том. Повесттер. Түзгөн ф.и.д. А. Акматалиев, ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы менен. – Б.: «Шам», 1999. – 496 б.

Томго «Саманчынын жолу», «Гүлсарат», «Ак кеме», «Эрте келген турналар» повесттери кирген.

**Чыңгыз Айтматов.** III том. Роман, повесттер. Түзгөн ф.и.д. А. Акматалиев, ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы менен. – Б.: «Шам», 1999. – 520 б.

Томго «Кылым карытар бир күн» романы, «Чынгызхандын ак булуту», «Деңиз бойлой жорткон Ала-Дөбөт» повесттери кирген.

**Чыңгыз Айтматов.** IV том. Роман, антегемелер. Түзгөн ф.и.д. А. Акматалиев, ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы менен. – Б.: «Шам», 1999. – 452 б.

Томго «Кыямат» романы, «Ак жаан», «Түнкү сугат», «Асма көпүрө», «Манас Атанын ак кар-көк музу» антегемелери кирген.

**Чыңгыз Айтматов.** V том. Роман, драма, публицистикалар. Түзгөн ф.и.д. А. Акматалиев, ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы менен. – Б.: «Шам», 1999. – 560 б.

Томго «Кассандра тамгасы» романы, «Фудзиямадагы кадыр түн» драмасы жана көптөгөн публицистикалары кирген.

**Жеңижек** /Залкар ақындар сериясы. 2-китеп. Түзгөндөр: ф.и.д. А. Акматалиев, фольклорист А. Жусупбеков, илимий кызметкер М. Мукасов. Рецензенттер: ф.и.к. – Б. Кебекова, К. Даутов. – Б.: «Шам», 1999. – 320 б.

XIII кылымдын аягында XIX кылымдын башында жашап өткөн жез таңдай ақын Жеңижектүн чыгармалары эл эсинде ушу бүгүнкүгө чейин сакталып, айтылып келет. Ал өзгөчө Аалам, жаратылыш туурасындағы философиялык ой чабыттары терең, учкул ырлары ақындын таланттынын баасын көрсөтөт.

**А. Акматалиев.** Көркөм чыгарма жана тарыхый баатыр инсандар. Жооптуу редактор: ф.и.к. А. Жайнакова. Рецензент: ф.и.к. И. Жумабаев. – Б.: Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору. 1999. – 172 б.

Эмгекте тарыхый инсандардын образдары көркөм адабиятта кандайча сүрөттөлүп, баа берилип келгени, ошондой эле саясий идеологиянын таасиринде «басмырланып» калган чыгармалар объективдүү анализге алынган. Көркөм чыгарма менен тарыхтын карым-катышы сыйктуу проблема изилденген.

**Ч. Айтматов жана руханий маданият** / Ч. Айтматов и духовная культура. /Кыргыз жана орус тилдеринде. 1-китеп 1999, 2-китеп – 1999. Рецензенттер: ф.и.д. Ч. Т. Жолдошева, ф.и.к. Л. Укубаева д.ф.н. О. А. Тогусаков. – Б.: Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору. 1999.

Бул эки жыйнак чыгаан жазуучунун чыгармачылыгын улуттук жана дүйнөлүк адабий процесстин контекстинде, ошондой эле философиялык, культурологиялык, көркөм өнөр таануучулук аспектиде иликтөөгө арналган макалалар топтолгон.

**К. Ашимов.** Кыргызское кино. Ответственный редактор: д.ф.н. М. И. Задорожный. – Б., Центр государственного языка и энциклопедии. 1999. – 304 с.

В книге известного кыргызского киноискусствоведа и организатора кинопроизводства Каармана Ашимова на большом фактическом материале рассказывается о путях ста новления и развития национальной кинодокументалистики и художественного кинематографа с 20-х по 80-е годы.

**Некоторые аспекты изучения кыргызского искусства.** II книга. Рецензенты: д. иск. н. Ж. Т. Уметалиева Н. С., Тойбаева Ж. Т. – Б.

Национальный центр манасоведения и художественной культуры. 1999. – 182 с.

Сборник статей посвящен изучению различных сторон художественной культуры Кыргызстана, в нем в теоретических и практических аспектах исследуются проблемы искусства путем синтеза «нового» и «старого» традиционного и новаторского.

**Ч. Жумагулов.** Эпиграфические памятники древнего Оша. Ответственный редактор: А. Абетеков. Рецензенты: В. Мокрынин, С. Сыдыков. – Б.: Национальный центр манасоведения и художественной культуры. 1999. – 73 с.

Книжка знакомит читателя с эпиграфическими и другими памятниками истории и культуры города Оша, а также связанными с ним близлежащими территориями. Она иллюстрирована фотографиями, рисунками, прорисовками надписей, чтениями и переводами текстов.

**Кадырмамбетова А.** Кыргыз повесттериндеги подтекст проблемасы (50–60-жылдар). Жооптуу редактор: ф.и.д. Л. Лайлиева. Рецензент: ф.и.д. К. Асаналиев. – Б.: Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору. 1999. – 115 б.

Эмгекте көркөм чыгарманын мазмунунун тереңдигин шарттоочу подтексттин көркөм ыкма катары улуттук прозабызда колдонулушу Ч. Айтматовдун, М. Байжиевдин, К. Жусубалиевдин повесттеринин мисалында талдоого алынган.

**Жайнакова А.** «Манас» эпосунун маселелери. (макалалар) Адис редактор: ф.и.к. Э. Абылдаев. Рецензент: ф.и.к. С. Бегалиев. – Б.: Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору. 1999. – 91 б.

Жыйнакка «Манас» айтуучулар жана эпостун сюжеттик-композициялык курулушу, андагы камтылган жалпы адамзаттык проблемалар туурасында жазылган материалдар кирген.

**Мусаев С.** «Манас» жомогу уруу түзүлүшүнүн учурунда. Жооптуу редактору: ф.и.к. Э. Абылдаев, ф.и.к. А. Жайнакоеа, Р. Сарыбеков. Рецензент: ф.и.к. С. Бегалиев. – Б.: Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору. 1999.

«Манас» эпосунун илимий-теориялык проблемаларын үйрөнүүде чыгарманын пайда болуу учурун, өсүп-өнүгүү жолун аныктоо орчунауу маселелердин бири. «Манас» эпосунун түптөлүшүндөгү уоткулук ролду ойногон жана андан кийинки уруу түзүлүшүнүн шарттарына туура келет.

Изилдөөдө мына ушул проблемалар жана эпостун пайда болуш-түптөлүшү негиздери, негизги өзөк окуялары калыптанган тарыхый шарт талдоого алынган.

**Абылдаев Э.** «Манастын» тарыхый баатырдык эпос катарында калыптануу жана өнүгүү этаптары. Жооптуу редактор: ф.и.к. С. Мусаев. Рецензенттер: ф.и.к. А. Жайнакова, ф.и.к. Р. Сарыбеков. – Б.: Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору. 1999. – 62 б.

Монография «Манас» эпосунун тарыхый баатырдык эпос катары калыптануу жана өнүгүү маселелерине арна-лып жазылган. Биринчи главада «Манас» эпосунун алгачкы тарыхый негизи жөнүндө, анын пайда болушун шарттаган тарыхый-коомдук кырдаал алтай хакас элдеринин коомдук абалы менен салыштырылып изилденет. Экинчи главада «Манас» эпосунун монгол доорундагы абалына, анда чагылган тарыхый этнографиялык реалиялар аркылуу анализ берилет.

**Манас. Семетей Сейтек.** (Кара сөз түрүндөгү үлгү) Түзгөндөр: З. Бектенов, К. Нанаев. Атайдын редакторлор: ф.и.к. С. Мусаев, ф.и.д. А. Акматалиев, К. Токтоналиев. Рецензенттер: ф.и.к. А. Жайнакова, Р. Сарыбеков, Э. Абылдаев. Басмага даярдагандар: С. Мусаев, ф.и.д. А. Акматалиев, К. Токтоналиев, К. Кырбашев. – Б.: «Шам», 1999. – 368 с.

Китечке «Манас» трилогиясы менен көпчүлүк эл массасын, айрыкча мектеп окуучулары менен студенттерди кецири тааныштыруу максатында адабиятчылар Зияш Бектенов жана Касымкул Нанаев тарабынан манасчылар Сагымбай, Саякбайдын вариантынын негизинде 1948-жылы даярдалган эпостун кара сөз түрүндөгү варианты жарыяланган.

**«Манас» киргизский героический эпос / »Манас», «Семетей», «Сейтек»/прозаический пересказ сюжета/. Перевод на русский язык: А. Валитовой, А. Сапожникова, Б. Кошибаева, З. Мамытбеков. Под редакцией чл. Корр. Акад. Наук СССР, профессора В. М. Жирмунского и к.ф.н. Г. А. Самарина. Вступительная статья и примечания профессора В. М. Жирмунского. Составители: З. Бектенов К. Нанаев. – Ф., 1938. Подготовили к печати: С. Мусаев, ф.и.д. А. Акматалиев, К. Токтоналиев. Редактор: Л.А. Сдельникова. – Б.: «Учкун», 1999. – 432 с.**

Эта книга является вариантом трилогии эпоса «Манас» в прозе, составленным литераторами З. Бектеновым и К. Нанаевым и подготовленным в 1938 г. на основе сказниц манасчи С. Орозбакова и С. Карадаева. Целью этого издания является близкое ознакомление широких народных

масс, и в особенности учеников школ и студентов с эпосами «Манас», «Семетей», «Сейтек».

**Манас. Семетей. Сейтек** /Түзүүчүлөр: Р. З. Кыдырбаева, Ж. Садыков, К. Садыков. – Б., 1999. «Манас» трилогиясынын кыскартылган сюжети.

**Мусаев С.** «Манас», «Семетей», «Сейтек» (на англ. русс. яз) Б., 1999.

Задачей этого издания является ознакомление англоязычного и русскоязычного народов с кратким содержанием кыргызского народного эпоса «Манас».

**Мусаев С.** Көркөм сөз өнөрү. 8-класстар үчүн окуу китеби. – Б., 1999.

**Ч. Айтматов** / 7ми томник художественных произведений на русском языке. Туркестан. 1999.

2000

**Мукасов М.** «Жаныш, Байыш» эпосунун поэтикасы. Жоопту редактору: ф.и.к. Э. Абдылаев. Рецензенттер: ф.и.к. К. Кырбашев, А. Обозканов. – Б. Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору. 2000.

Эмгекте кыргыздын көрүнүктүү кенже эпосторунун бири «Жаныш, Байыштын» поэтикасы теориялык жана тарыхый жактан каралып сюжеттин стадиалдык өнүгүшү жана көркөм каражаттардын колдонуу ыктыры изилденген.

**Орозова Г.** Түрк элдеринин поэмалары: тарыхый процесс жана эпикалык байланыш. Жоопту редактору ф.и.к. С. Закиров. Рецензент ф.и.д., профессор Б. Ш. Абылкасытов. – Б. Манас таануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору. 2000. – 189 б.

Эмгекте түрк тилдүү элдерде орток айтылган элдик поэмалардын (дастандар) кыргыздар арасына таралышы, айтылыш өзгөчөлүгү, жанрдык түзүлүшү, сюжеттик-композициялык курулушу изилдөөгө алынган.

**Обозканов А.** Калык Акы уулунун көп кырдуу чыгармачылык өнөрканасы. Жооптуу редактору ф.и.к. – Б. Кебекова. Рецензенттер: ф.и.д. А. Садыков, ф.и.к. С. Искендерова.

Эмгекте К. Акыевдин чыгармачылык өнөрканасы бүгүнкү кундун талабына ылайык критерийден туруп илимий аспектиде алгач комплекстүү ачылган. Мындан сырткары эмгекте жалпы эле ырчылык өнөр, анын

табияты, калыптануу, жетилүү этаптары, айтыш өнөрү, түрлөрү сыйктуу проблемалар далилдүү изилдөөгө алынган.

**А. Акматалиев.** Балдарга арналган салт жана ырым-жырымдар. Редактор: ф.и.д., профессор Ш. Ибраев. Рецензент: ф.и.к. К. Ибраимов. – Б. Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору. 2000. – 124 б.

Балдарга арналган ырлар, салт жана ырым-жырымдар турмуш-тиричилигиизде көцири колдонулуп келген. Эмгекте наристеге байланыштуу этнографиянын, фольклордун, акындар поэзиясынын жана профессионалдык адабияттын материалдары комплекстүү, илимий – популярдуу мүнөздө анализденген.

**Акылман Калыгул.** Түзгөндөр С. Мусаев, А. Акматалиев.

Бул жыйнакка өз учурунун белгилүү инсандарынын бири, ойчул акылман, акын Калыгулдуу ырлары, акыл-насааттары, ал жөнүндөгү даректүү баяндар, илимий изилдөөлөр кирген.

**А. Акматалиев.** Ўйлөнүү үлпөт салты жана ыры. Жооптуу редактор: т.и.д. С. Аттакуров. Рецензент: ф.и.к. С. Бегалиев. – Б.: Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору. 2000. – 112 б.

Эмгекте кыргыз элинин үйлөнүү үлпөтүнүн салты, үрп адаты, ырым-жырымы, фольклор, этнография, акындар поэзиясы жана профессионалдык адабияттын материалдарынын негизинде биринчи жолу көцири пландада анализденген. Изилдөө илимий-популярдуу мүнөздө.

**Жайнакова А.** Современность и устно-поэтическая традиция в творчестве К. Маликова. Ответственный редактор: д.ф.н. А. Акматалиев. Рецензент: к.ф.н. К. Кырбашев. – Б. Национальный центр манасоведения и художественной культуры. 2000. – 119 с.

Творчество К. Маликова – одно из главных звеньев в истории развития кыргызской современной литературы. В нем отразились наиболее характерные черты становления и развития профессиональной литературы: приверженность к фольклору, использование всех его возможностей на новой почве. Писатель умел соединить фольклорное мышление с запросами современности. Обретая свою твердую интонацию, свой способ видения мира К. Маликов в своей поэзии органически сливает две стихии – литературную и фольклорную.

**С. Кадырова, Р. Кыдырбаева.** Кыргыздын каада-салт ырлары. – Б.: Илим, 2000. – 88 б.

Эмгекте көтөрүлгөн маселө = қаада-салт ырларының кыргыз оозеки поэзиясынан, ошондой әле «Манас» эпосунан алган орду, әпостун образ-луу системасында аткарган кызмети, дегеле сөз маданияттындағы көркөм-лук иарки каралған.

**Әлембердиева А.** Туар = көрөңгөлүү акын. Редактор = ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензенти ф.и.к. С. Вайгазиев. – В. Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору. 2000. – 138 б.

Китепте акын Туар Кожомбердиевдин жалпы чыгармачылыгы ар тараптуу иликтөөгө алынған. Балдар поэзиясы, замана темасы жана поэмалар жаатындағы изденүүлөрү туурасында сөз болгон.

**Жаш наимпоздордун изилдөөлөрү.** /Коллектив. Жооптуу редактори ф.и.к. И. Жумабаев. Рецензенти ф.и.к. А. Кадырмамбетова. – В. Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору. 2000. – 107 б.

Жыйнакка Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борборунун изденүүчүлөрүнүн жана аспиранттарының кыргыз адабияттын артүрдүү проблемаларына ариалған наимий макалалары киргөн.

**Ч. Жумагулов.** Кыргыз терминологиясынын айрым актуалдуу маселелери. Жооптуу редактору ф.и.к. С. Сыдыков. Рецензенттери ф.и.к. Э. Абдуллаев, Ж. Жумасев. – В. Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору. 2000. – 97 б.

Бул китепке мамлекеттик тиладин айрым маселелерине б. а. кыргыз терминологиясындағы жүрүп жаткан бүгүнкү күндөгү процеске байланыштуу макалалар киргөн.

**Омурзакова Н.** Кыргыз адабияттын сонет формасынын онуруш. Жооптуу редактори ф.и.к. К. Х. Жибдеева. Рецензенттери ф.и.к. К. Кырбашев, С. Искендерова. – В. Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору. 2000. – 80 б.

Эмгекте сонет формасынын кыргыз поэзиясында алган ордун, онуруш тенденцияларын изилдөөгө аракет кылған.

**Акматов В.** Кыргыз казак адабий байланыштарынын 30-жылдардағы кон түрлүүлүгү. Жооптуу редактори ф.и.д. А. Садыков. Рецензенти ф.и.к. А. Абдразаков. – В. КМУУ. 2000. – 716.

Бул эмгекте XX кылымдын 30-жылдарындағы кыргыз казак адабий байланыштарынын мыйзамченемдери каралат. Совет доорунда отылған эки адабияттын ортосундағы саясий көз караштан улам көз жазылмаған маселелер боюнча көп болгон.

**Лайлиева И. Ч.** Айтматов и мировой литературный контекст. Ответственный редактор А. Акматалиев. Рецензенти к.ф.н. А. Укубейев. – В. Национальный центр манасоведения и художественной культуры. 2000. – 130 с.

Монография посвящена исследованию творчества Ч. Айтматова в контексте мирового литературного процесса. Объектом исследования стали типологические связи между крупнейшими представителем национальной кыргызской литературы и выдающимися представителями мировой культуры. Что в свою очередь способствует выявлению художественной ценности кыргызской литературы на фоне достижений мировой литературы.

**С. Мусаев.** Манастаануу наиминин тарыхы («Манас» эпосун жаауу, бастырып чыгаруу, изилдөө интери). 1-китеп. Жооптуу редактори ф.и.к. А. Жайнакова. Рецензенттери ф.и.к. Э. Абдуллаев, П. Сарыбеков. – В. Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору. 2000. – 238 б.

Эмгекте кыргыз элинин улдуу эстетикине ариалған наимкөн бағытындағы маалыматтар, чыгарманын наимге белгилүү болгон ар бир варианты, алардын мазмуну, орду, мааниси, әпостун айтуучулары, манастаануу наиминин тарыхы ж.б. көцири изилдөөгө алынған.

## 2001

**Макал-лакантар.** 10-том. Түагон жана баш сөзүн жағған н. и. к. Ж. Койчуманов, ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы менен Рецензенттери ф.и.к. Э. Абдуллаев, н. и. к. О. Сооронов. – В. «Шам». 2001. – 208 б. («Эл адабияты» сериясы).

Эл озу жаратып, атадан балага, укумдан түкүмга таратып, жаш мүнлөрдүн акыл-асин осталуруудо, көркөм эстетикалык табигиин калыптандырууда көцири колдонуп жургон эң бай маданий мурастарыбыздын бирин макал-лакантар болуп сенгелет.

**В. Кебекова.** Кыргыз элинин қаада-салт ырлары. Жооптуу редактори ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензенттери ф.и.к. С. Вегалиев, А. Оболканов. – В. «Шам». 2001. – 156 б.

Эмгекте кыргыз элинин үй-бүлө курууга байланыштуу той үлпөтүндо ырлалуучу ырлардын бир нече түрү иликтөнген. Экинчи болугундо адамдын олумуню жана аны узатууда айтылған көрәз, угууу, көшөк-жоктоо, көңүл айтуу, көңүл жубатуу ырлары изилдөөгө алынған.

**Обозканов А.** «Замана» поэзиясынын генезиси. Жооптуу редактор: ф.и.к. – Б. Кебекова. Рецензент: ф.и.к. А. Абдыразаков. – Б. Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору, 2001. – 70 б.

Бул иште Ахмед Яссавиден бери сакталып келаткан «Замана» тематикасын XVIII–XIX кылымдарда жашап өткөн Борбордук Азиядагы көрүнкүтүү ақындар кандайча ырга салып, оош-кыйыштуу өз доорунун бейнесин кандайча таамай, элестүү кылып ачып бергендикитери илимий аспектиде планда чечмеленип, талданып берилет.

**Мукасов М.** Дин жана арман ырлары. Редактор: ф.и.д., профессор А. Акматалиев. Рецензент: ф.и.к. К. Ибраимов. – Б. Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору. 2001. – 140 б.

Бул эмгекте кыргыз фольклорунун лирикалык тегине жаткан дин, арман ырларынын жаңырылган табияты жана жазгыч ақындардын өнөрканасы туурасында автордун айрым бир байкоолору чагылдырылат.

**Тайлак – улуттук баатыр.** Түзүүчүлөр: ф.и.к. Г. Орозова, филос. ил. канд. Д. Казакбаев. Рецензент: профессор, филос. ил. канд. К. Утуров. – Б.: «Кыргызстан», 2001. – 73 б.

Бул китепке Тайлак баатыр жөнүндөгү айрым адабий көркөм чыгармалар, илимий макалалар кирген. Китеп Тайлак баатырдын 200 жылдык торкулуу тоюна арналган.

**Көркөм маданияттын проблемалары:** генезис поэтика, типология. Коллектив. Жооптуу редактор: ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензенттер: ф.и.к. Г. Орозова, М. Мукасов, И. Жумабаев. – Б. Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору. 2001. – 232 б.

Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 10 жылдыгына арналган жаш окумуштуулардын илимий конференциясында окулган докладдарда улуттук адабиятбызы менен искуствобуздун бүгүнкү күндөгү айрым актуалдуу проблемалары туурасында сөз болуп жакшы деп баалаган материалдар өзүнчө жыйнак болуп чыккан.

**Көркөм адабиятбызыздын айрым проблемалары** / Коллектив. Жооптуу редактор: ф.и.к. Л. Укубаева. Рецензент: ф.и.к. Г. Орозова. – Б. Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору, 2001. – 300 б.

Жыйнакка фольклор, ақындар поэзиясы, профессионал адабият жана искуствонун кээ бир проблемалары боюнча бүгүнкү күндүн талабына жараша иликтөөгө алынган илимий макалалар кирген. Адабияттаануу илимидеги актуалдуу маселелер туурасында ойлор айтылган.

**К. Исаков. Б.** Сарногоевдин поэзиясындагы салттуулук жана жаңычылдык. Редактор: ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензент: ф.и.д. А. Садыков, ф.и.д. Ж. Шериеев, ф.и.д. П. Ирисов. – Б. Ош МУ. 2001. – 118 б.

Бул китепте Кыргыз Эл ақыны, Токтогул атындағы Мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, кайталанғыс талант Б. Сарногоевдин ақын катарындағы калыптанышы, көркөм башаттары жана чыгармачылығындағы көркөмдүк чеберчилик, поэзиясындагы поэтикалык «Мен» жана образдуулук, сатира, юморлорунун өзгөчөлүктөрү, көркөм сөз табылгалары поэмаларындағы реалдуулук жана сатирадуулуктун жалпылығы изилдөөгө алынган.

**А. Акматалиев.** Кыргыз фольклору жана тарыхый каармандар. (Түрк тилине көтөрүлгөн Калмамат Куламшаев) Анкара, 2001. – 382 б.

Бул китеп белгилиүү адабиятчы А. Акматалиевдин «Үйлөнүү үлпөт салты жана ыры», «Балдарга арналган салт жана ырым-жырымдар», «Көркөм чыгарма жана тарыхый баатыр инсандар» деген үч эмгегинин түрк тилиндеги көтөрүлгөн Калмамат Куламшаев) Анкара, 2001. – 382 б.

**Акматалиев А.** Байыркы ортот түрк адабиятынын очерки. Жооптуу редактор: ф.и.к. С. Мусаев. Рецензенттер: ф.и.к. А. Жайнакова, А. Кадырмамбетова. – Б. Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору, 2001. – 160 б.

Эмгек ортот түрк адабиятынын классикалык үлгүлөрү менен тааныштырат. Бул чыгармалардын кыргыз адабиятынын тарыхынан алган оруу, мааниси көнүрлөнүп изилдөөгө алынат.

**К. Кырбашев.** «Манас» илим дүйнөсүндө. Жооптуу редактор: ф.и.к. Э. Абдылдаев. Рецензент: ул. и. к. О. Сооронов. – Б. Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору, 2001. – 136 б.

«Манас» эпосу мазмунунун терендиги жана сюжет курумунун коркомудуулугү менен дүйнө илимпоздорунун кончулун буруп, фольклористика илимидеги негизги проблемалардын бири болуп калды. Бул эмгек «Манас» эпосу боюнча жазылган эмгектерди анализдоо менен окурмандаарга тааныштырат.

**О. Сооронов.** Калыгул, Арстанбек жана К. Тыныстановдун кол жазмаларынын илимий сыйпаттамасы. «Атайын фонду» – З. Жооптуу редактор: ф.и.к. К. Кырбашев. Рецензент: ф.и.к. Э. Абдылдаев. – Б. Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору, 2001. – 83 б.

Мында даанышман Калыгул менен актаңдай ақын Арстанбектин жана улуу окумуштуу – тиличи, ақын, драматург К. Тыныстановдун «Атайын фонду» бөлүмүндө сакталып турган кол жазмалары илимий сыйпаттамага алынган.

**Өмүрзакова Н.** Сонет формасындағы салттуулук менен жаңычылык диалектикасы. Жооптуу редакторлор: профессор К.Х. Жийдеева, ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензенттер: ф.и.д. Р.З. Кыдырбаева, ф.и.д. И.Ж. Лайлиева. – Б. Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору, 2001. – 120 б.

Эмгекте сонет формасынын тарыхы, таралыш географиясы, италиялык, француздук, англиялык мектептин өкүлдөр – Петрарка, Данте, Ронсар, Шекспир ж.б. баштап кыргыз ақындарынын сонет жазуудагы изденүүлөрү, поэзиябызыда бул форманын калыптанышы жана өсүп-өнүгүшү сыйктуу проблемалар камтылаган.

**Егимбаева С.Ө.** Даникеевдин чыгармачылык эволюциясы. Жооптуу редактор: ф.и.д. А. Садыков. Рецензенттер: ф.и.к. С. Байгазиев, ф.и.к. С. Искендерова. – Б. Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору. 2001.. – 113 б.

Эмгекте Кыргыз Эл жазуучусу Θ. Даникеевдин чыгармачылык өмүр жолунун эволюциясы иликтөөгө алынган. Буга дейре жазуучунун чыгармачылыгы тууралуу адабий чөйрөдө ар кандай жылуу пикирлер айтылып, адабиятчылардын ар түраау эмгектеринде сүрөткерлердин чыгармалары ар кыл аспектиде каралып келатканы менен чыгармачыл өмүр жолу системалуу түрдө илимий талдоого алынган эмес.

Мына ушул жагдайды эске алып, аталган эмгекте Θ. Даникеевдин чыгармачылыгынын өсүш жолуна терең анализ берүүгө аракет жасалган.

**А. Мукамбетова.** 70–80-жылдардагы кыргыз повесттеринин поэтикасы (жанр, стиль маселеси). Жооптуу редактор: ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензенттер: ф.и.д. А. Садыков, ф.и.к. Л. Укубаева. Т, Б.: «Техник», 2001. – 160 б.

Бул эмгекте автор 70–80-жылдардагы кыргыз повесттериндеги поэтикалык изденүүлөрдү жанр жана стиль маселелери аркылуу чечип берүүгө аракет кылган. Бул маселе илимий-теориялык планда биринчи жолу колго алынып жаткандыктан, повесттердин поэтикасы боюнча бардык маселени жанр менен стилге байланыштырып чечүүгө кеңири басым коет. Илимий иште 20-жылдардан 60-жылдарга чейинки кыргыз повесттеринин көркөм бийиктигине экскурс жасалып, 70–80-жылдардагы повесттердин поэтикалык жаңылыгы чыгармаларды жанрларга карата типтештируү, ар

бир сүрөткердин индивидуалдуу стилдик чеберчилигин жалпылаштыруу менен илимий баасын алган.

**К. Асаналиев.** Шекер и космос / Ч. Айтматов: художественная семантика образов. Ответственный редактор: д.ф.н. А. Акматалиев. Рецензент: д.ф.н. А. Садыков. – Б. национальный центр манасоведения и художественной культуры. 2001. – 346 б.

Книга литературоведа и критика К. Асаналиева посвящена творчеству Чингиза Айтматова. В центре внимания автора художественная семантика и принципы со-здания национальных образов общечеловеческой значимости. Монография актуально только потому, что она обращена к эстетическому опыту великого писателя, но и потому, что проблемы эти освещены современному.

**Кыргыздын көркөм сез мурастарындағы маселелер/ Коллектив.** Жооптуу редактор: ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензенттер: ф.и.к. – Б. Кебекова, Ж. Орозобекова. – Б. Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору. 2001.. – 270 б.

Бул жыйнакка кыргыз фольклорунун актуалдуу маселелерин камтыган, салттуу поэзиянын эволюциялык калыптанышы, стадиялык өнүгүшү жөнүндөгү илимий теориялык изилдөөлөр киргизилген.

**Касым Тыныстан уулуунун 100 жылдыгына арналган илимий конференциянын тезистери.** – Б.: «Илим», 2001.

**Жумагулов Ч.** Ош шаарынын эпиграфикалык эстеликтери./Түрк тилинде. Анкара. 2001.

Автордун бул эмгеги мурда кыргыз, орус тильтеринде Кыргызстандан базылып чыккан. «Ош – 3000» юбилейине карата кайрадан толукталып даярдалып, Ош шаарынын эпиграфикалык эстеликтерин изилдөө менен кыргыз тарыхынын, тилинин маанилүү жагдайлары изилдөөнү максат кылган.

**Манас, Семетей, Сейтек.** /Кара сез түрүндөгү баяндаманы жазган С.Мусаев. Орусча үлгүсү М.А. Рудов менен бирге кыргыз, орус тильтеринде. – Б., 2001.

«Манас» үчилтигинин сюжеттик нугун жалпы элге, айрыкча орус тильтүү элдерге тааныштыруу максатында кара сез менен жазылган баяндама.

2002

**Жолойкан, Тайлак, Балбай, Осмон, Кыргыз, казак окуясы.** Бугу, сарбагыш урушту. 15-том. – ф.и.д. А. Акматалиевин жалпы редакциясы астында.

Баш сөзүн жазғандар жана тұзгендөр: ф.и.д. А. Акматалиев, К. Кырбашев, Н. Өмүрзакова. – Б.: «Шам», 2002. – 504 б. («Эл адабияты» сериясы)

Китеңке кыргыз элинин көз карандысыздығын коргоо үчүн күрөшкөн тарыхый инсандардын баатырдығын, әрдигин чагылдырган әлдик мұрастар киргизилген.

«Жолойкан» – В. В. Радловдун жазып алуусунда, «Тайлак» – А. Чорбаевдин, Ы. Абыракмановдун, «Балбай» – к. Мифтаков, Б. Айтбаев, «Осмон» баатыр – Тоголок Молдо, «Кыргыз-казак оқуясы» – Ы. Абыракманов, «Бугу, сарбагыш урушу» – Алдаш Жәэнике уулунун айткандары, варианты.

«Эр Солтоны. 16-том./ Тұзгөн ф.и.д. А. Акматалиев. Баш сөзүн А. Акматалиев менен ф.и.к. С. Закиров жазған. – Ф.и.д. А. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында. Рецензенттери: ф.и.к. К. Кырбашев, К. Ибраимов. – Б.: «Шам», 2002. – 296 б. («Эл адабияты» сериясы)

«Эр Солтоны» – кыргыздардын калмак баскынчыларына каршы күрөшүн баяндаган эпикалық дастан. Ошондой эле ички уруучулук мамелердин курчушу, сүйүү, доступ сыйктуу проблемалар да кеңири орун алган. Сүйөркул Абыракмановдун варианты.

«Табышмактар. 14-том./ Тұзгөндер ф.и.д. А. Акматалиев, ф.и.к. К. Ибраимов. Баш сөзүн жазған, К. Ибраимов, ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясынын алдында. Рецензент: Э. Абылдаев. – Б.: «Шам», 2002, – 3206. («Эл адабияты» сериясы)

Табышмактар тематикасы боюнча классификацияланып жайгаштырылған. Табышмак – эл оозеки чыгармачылығынын әң байыркы жана өтө кеңири тараган, жаратылыш кубулуштарын, заттар менен түшүнүктөрөү каймана мааниде сипаттап, жандырмаксыз айтылған кыска поэтикалық чыгарма.

«Бостон. 13-том/ Тұзгөн жана баш сөзүн жазған ф.и.к. А. Кадырмамбетова, ф.и.д. А. Акматалиевдин редакциясы астында. Рецензент: ф.и.к. М. Мукасов. – Б.: «Шам», 2002. – 484 б. («Эл адабияты» сериясы)

«Бостон» – баатырдық, мифологиялық эпос. Ал өз элин сырткы душмандардан коргоп, әл тынчтығын, биримдигин көздөгөн әлдик баатыр Бостон тууралуу баяндаган көркем чыгарма. Мифологиялық оқуялардын чагышы боюнча «Төштүк» эпосуна үндөш. Акмат Токтогуловдун варианты.

«Шырдакбек. Эр Табылды. 12 том./ Тұзгөндер: ф.и.д. А. Акматалиев, ф.и.к. – Б. Кебекова, и. к. О. Ахмедов. Баш сөзүн ф.и.к. – Б. Кебекова жазған.

– Ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы менен. Рецензент: ф.и.к. А. Обозканов. – Б.: «Шам». 2002. – 400 б. («Эл адабияты» сериясы)

«Шырдакбек» поэмасы XVI–XIII кылымдардын аралығында жашап, калмак төбөлдөрү менен кандуу кармашууларды башынан өткергөн Шырдакбек аттуу тарыхый инсандын айланасында түзүлгөн көркем чыгарма.

«Эр Табылды» эпосу – кыргыз калкы басып өткөн катаал күндөрдүн изи, баатырдық күрөштөрүнүн, үмүт, ой-тилектеринин элеси, жандуу тарыхы.

«Шырдакбек» – К. Акиев, Т. Молдонун варианты, «Эр Табылды» – А. Тыныбеков, Ы. Дыйкандаевдин варианты.

**Алп Тобоок. Шабдан казалы. Жети әрдин өлүмү. 18-том.** Баш сөзүн жазған ф.и.д. А. Акматалиев. Тұзгөндер: А. Акматалиев. К. Кырбашев, Н. Өмүрзакова. Рецензент: ф.и.к. С. Мусаев, ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында. – Б.: «Шам», 2002. – 280 б. («Эл адабияты» сериясы)

Бул томго тарыхый адамдар туурасындағы оозеки чыгармалар киргендеген. «Алп Тобок» – А. Сыдыков, А. Чорбаевдин варианты. «Жети әрдин өлүмү» – А. Чорбаевдин варианты.

«Эшимкул менен Зуура. Құлбаарам менен Асан. Нуркан, Жантай. 17-том. ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында. Тұзгөндер жана баш сөзүн жазғандар: А. Жакыпбекова, С. Егимбаева, Н. Өмүрзакова, А. Кадырмамбетова. – Б.: «Шам», 2002. – 376 б. («Эл адабияты» сериясы)

Бул томдукка Кол жазмалар фондусундагы мурда жарык көрө элек дастандар киргизилди. Алар баласыздық, сүйүү, доступ, сыйктуу турмуштук көрүнүштөрдү баяндаган турмуштук-социалдық поэмалар. «Эшимкул менен Зуура» – Ж. Ноорузбаевдин, «Құлбаарам менен Асан» -М. Мусулманкуловдун, «Нуркан» – Курман Базар уулунун, «Жантай» – Досу Ташматовдун варианты.

«Мукасов М. Эпостор дүйнөсү. Жооптуу редактор: ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензент: ф.и.к. А. Жайнакова. – Б.: Манастаануу жана көркем маданияттын улуттук борбору, 2002. – 160 б.

Эмгекте айрым бир көнжे эпосторубуздуң пайда болуш доору, алардын стадиалық өнүгүү, этаптары туурасында азыноолак кеп козголот. Ошондой эле белгилүү акын Жеңижоктун өмүрү, чыгармачылығына жаңыча көз караштан баа берилген макала да орун алган.

«Мундук, Зарлык. Кыз Дарыйка. Нарикбай. 11-том. / Тұзгөн жана баш сөздөрүн жазған ф.и.к. Г. Орозова ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы

редакциясы астында. Рецензенттер: ф.и.к. – Б. Кебекова, А. Абдыразаков. – Б.: «Шам», 2002. – 448 б. («Эл адабияты» сериясы)

«Мундук, Зарлық», «Кыз Дарыйка», «Нарикбай» поэмалары түрк элдеринде ортот чыгарма болуп, кыргыз арасына кецири жайылып, элдик идеалды даңазалаган поэтикалык чыгармалар катары таанылат. «Мундук, Зарлық» көнө архаикалык жомоктун негизинде жаралган турмуштук поэма. «Кыз Дарыйка» чыгыш сюжетине түзүлгөн баатырдык поэма. «Нарикбай» тарыхый негизи бар баатырдык поэма. «Мундук, Зарлық» – Б. Алыкулов, К. Салибаевдин варианты. «Кыз Дарыйка» – К. Орозов, К. Алимановдун варианты. «Нарикбай» – С. Чойбековдун варианты.

**Макал-лакаптар** /Жыйнаган К. Нускаев. Рецензенттер: ф.и.д. А. Садыков, ф.и.д. А. Акматалиев. – Б.: «Бийиктик», 2002. – 104 б.

Бул китепке эл арасынан жыйналган ар түрдүү тематикадагы макаллакаптар кирген. Китеп жанга алыш жүрүүгө ылайыкталып кичинекей «Чөнтөк китеп» форматында чыккан.

**Тарыхый ырлар, кошоктор жана окуялар.** 19-том. Түзгөн жана баш сөзүн жазгандар: С. Егембердиева, А. Акматалиев, ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында. Рецензент: т. и. к. Р. Жолдошев. – Б.: «Шам», 2002. – 544 б. («Эл адабияты» сериясы)

Китепке КРУИАнын кол жазмалар фондусунда сакталып турган «Тарыхый ырлар», «Тарыхый адамдарга арналган кошоктор», «Тарыхый окуялар» деген материалдар кирген. Материалдар кыргыз тарыхын, элдик оозеки чыгармачылыгын окуп үйрөнүүдө баалуу материал болот.

**А. Акматалиев.** Тандалмалар. (Тандалган чыгармаларынын жыйнагы кыргыз жана орус тилдеринде). III том. Фольклористика. Адабияттаануу. – Б.: Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору, 2002. – 608 б. Автор фольклорго, ақындар чыгармачылыгына жана профессионал адабиятка тиешелүү актуалдуу проблемаларды синкреттик планда кайра жаңыча карап изилдеген. Бул томго ақыркы жылдары жарык көргөн «Байыркы ортот түрк адабиятынын очерки», «Балдарга арналган салт жана ырым-жырымдар», «Үйлөнүү үлпөт салты жана ыры», «Көркөм чыгарма жана тарыхый баатыр инсандар» аттуу эмгектери жана ар түрдүү тематикадагы илимий макалалары кирген.

**Кыргыз адабиятынын тарыхы** /Оозеки чыгармачылыктын жанрлары. Фольклористика. I том. // Коллектив, ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы

редакциясы астында. Рецензент: ф.и.к. К. Байжигитов. – Б.: Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору, 2002. – 684 б.

Кыргыз элинин өз алдынча мамлекеттик көз караптасызыздыкка жетишшүсү фольклордук жанрларбызыда коюлган маселелерге жаңыча кароону, бүгүнкү күндүн талабына ылайык глобалдуу проблемалардын алкагында изилдөөнү талап кылды. Биринчи томдо лирикалык, дидактикалык, эпикалык жанрлар изилдөөгө алынган. Айрым материалдар тарых, этнография илимдерине да байланышта каралган.

**Кыргыз адабиятынын тарыхы** / «Манас» жана манасчылар. Фольклористика. II том. // Коллектив. – Ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында. Рецензент: С. Бегалиев. – Б.: Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору, 2002. – 616 б.

Китеп «Манас» үчилтигин изилдөөгө арналган эмгектер, манасчылардын портреттери менен жабдылып, Манастаануу илиминини бүгүнкү талабына ылайык иштелген.

**Кыргыз адабиятынын тарыхы** /Кенже эпостор жана поэмалар. Фольклористика. III том//Коллектив. – Ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында. Рецензент: ф.и.к. К. Ибраимов. – Б.: Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору. 2002. – 267 б.

Бул китепте кыргыз элинин кенже эпостору жана поэмалары, ошондой эле Чыгыш, текстеш түрк элдеринде айтылган ортот поэмалардын кыргыз элине таралышы, айтышты өзгөчөлүгү, варианттуулукка ээ болушу тууралуу материалдар камтылган. Айрым материалдар алгач ирет илимий объектиге алынган.

**Кыргыз адабиятынын тарыхы** /Байыркы жана кол жазма адабияты. Адабияттаануу. IV том.//Коллектив, ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында. Рецензент: ф.и.к. А. Абдыразаков. – Б.: Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору, 2002. – 436 б.

Бул китепке кыргыз элинин көркөм сөз өнөрү байыркы мезгилдерде эле кол жазма формага ээ болгондугу жана ал кийинки доорлордо да кол жазма катары өнүккөндүгү тууралуу сөз болот. Байыркы жана орто кылымдагы ортот түрк жазма эстеликтеринен тартып XI–XVIII кылымдардагы кол жазма адабиятынын өкүлдөрү, XIX кылымдын орто ченинен XX кылымдын 30-жылдарына чейинки мезгил аралыгында чыгармаларын жаратышкан жазгыч ақындар туурасындағы кызыктуу илимий материалдар камтылган.

**Кыргыз адабиятынын тарыхы** / Кыргыз эл ырчылары. V том.// Коллектив. – Ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында. Рецензент: ф.и.к. М. Жумаев. – Б.: Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору, 2002. – 764 б.

Ақындар чыгармачылыгынын проблемалары ар дайым жандуу табигыйдуулугу жана актуалдуулугу менен айырмаланып келет. Учурдуң талабына ылайык кыргыз эл ырчыларынын жалпы чыгармачылыктарына кайрадан терең үңүлүп, көркөм-эстетикалык критерийден баа беруу зарылдыгы жаралды. Мына ошол себептен улам бул томго мурда таптакыр сөз кылынбаган ақындар поэзиясынын өкүлдөрү да алгач жолу киргизилген. Китепке 48ден ашуун портрет жана илимий макалалар кирген.

**Кыргыз адабиятынын тарыхы /XX кылымдын адабияты. 20–60-жылдар. VI том**// Коллектив. – Ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында. Рецензент: ф.и.д. Л. Үкубаева. – Б.: Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору, 2002. – 684 б.

«Кыргыз адабиятынын тарыхынын» алтынчы томунда улуттук жазма адабиятыбыздын негизин түзүүгө жана анын профессионалдык деңгээлине көтерүлүшүнө орчуңдуу салым кошкон сүрөткерлердин чыгармачылык порта орун алыш келген идеологиялык кошундулардан арылтып, көркөмдүк-эстетикалык критерийлерди жетекчиликке алууга аракеттенишкен. Китепке 31 портрет кирген.

**Кыргыз адабиятынын тарыхы VII том.** Коллектив. – Ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында. Рецензент: ф.и.д. А. И. Мусаев. – Б.: Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору, 2002.

«Кыргыз адабиятынын тарыхынын» бул 7-томуна 50–60-жылдары адабиятыбызга келип кошулган муундун өкүлдөрүнүн чыгармачылык портреттери берилген. Бардыгы болуп 31 портрет кирген.

**О.Сооронов.** Мундуздар /Тарыхый-адабий баян. – Б.: ОсОО «Лакпринт», 2002. – 116 б.

Китепте кыргыз элинин бир бутагы болгон мундуз уруусунун жаралыш, таралыш тарыхы, бул урууга тиешелүү элдик чыгармалар, комузчы, ырчылар, баатырлар жана коомдук ишмерлер жөнүндө тарыхый факты материалдардын негизинде сөз болгон. Кыргыз тарыхынын айрым актай жерлерин толтурууга жасалган изилдөө. Мындан сырткары Дооран, Сүйөр аттуу ырчылардын чыгармаларынын үлгүлөрү менен да таанышууга болот.

**С. Байгазиев.** XX кылымдагы кыргыз драматургиясынын тарыхы. I китеп. (20–50-жылдар). Адис редакторлору: ф.и.д. А. Садыков, ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензенттер: ф.и.д. Л. Үкубаева, ф.и.к. А. Абдразаков. – Б.: ОсОО «Элпек», 2002. – 391 б.

Монография кыргыз профессионал драматургиясынын 20–50-жылдар аралыгындагы жаралуу, телчигүү, өсүп-өнүгүү тарыхы, конфликттери менен мүнзүрүнүн динамикасы, драма өнөрүнүн улуттук башттары доордун маданий-тарыхый, социалдык-саясий, адабий-эстетикалык контекстинде каралыш изилденип, илимий жактан жалпыланган.

2003

**Сүйүү ырлары.** Ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында. Баш сөзүн жазган ф.и.к. И. Абдувалиев. Түзгөндөр: А. Акматалиев, И. Абдувалиев. Рецензенттер: Л. Үкубаева, Д. Саалиева. – Б.: «Шам», 2003. – 544 б. («Эл адабияты» сериясы. 30-том)

Жыйнакка кыргыз элинин жубайлар ортосундагы эң ыйык мамилелери, кыз менен жигиттин түздөн-түз да, купуя да карым-каташтарындағы ички сырлары, бири-бирине болгон аруу ой-тилектери чагылдырылган ашыктык ырлары кирген. Сүйүү ырлары адамдагы сууулук менен аруулукту даңазалайт.

**Болот. Асан менен Жамал.** Ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында. Баш сөзүн түзгөн ф.и.к. М. Мукасов. Түзгөндөр: Ч. Турсунбеков, Г. Койчуманова, А. Мукасова. Рецензенттер: К. Ибраимов, М. Садыров. – Б.: «Шам», 2003. – («Эл адабияты» сериясы) 26-том.

Бул дастандарда кыргыз эли башынан кечирген турмуш, ашыктык сезимине болгон мамилелер, этнографиялык материалдар, коомдук-социалдык абал, өткөндүн тарыхы чагылдырылган.

**Карач дөө. Эр Эшим.** Ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында. Баш сөздөрүн жазгандар: ф.и.к. – Б. Кебекова, М. Мукасов. Түзгөндөр: А. Акматалиев, А. Мукасов, Ө. Шаршеналиев. Рецензенттер: К. Кырбашев, Г. Орозова. – Б.: «Шам», 2003. – 216 б. («Эл адабияты» сериясы)

Бул чыгармада элди тышкы жана ички жоолордан коргогон эр жүрөк баатырлардын эрдиктери жана эл башынан кечирген тарыхый окуялар көңири сүрөттөлгөн.

**Гүлгаакы. Кыз Сайкал.** – Ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында. Түзгөн жана баш сөздөрүн жазган: ф.и.к. Г. Орозова. Рецензент: ф.и.к. А. Жайнакова. – Б.: «Шам», 2003. – 432 б. («Эл адабияты» сериясы) 25 том.

«Гүлгаакы», «Кыз Сайкал» дастарында кыргыздын баатыр, каныша кыздарынын өз элинин биримдиги, эркиндиги, көз каранды эместиги үчүн болгон күрөшү баяндалган. 0. Урманбетовдун айтуусундагы «Гүлгаакы» поэмасы 1969-жылы айрым кыскартуулар менен жарыяланган. Бул томго ал вариант толугу менен жана «Гүлгаакынын» башка варианттары менен «Кыз Сайкал» поэмасы 1-жолу жарык көргөн.

**Каада-салттар. Ак баталар.** – Ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында. Баш сөздөрүн жазгандар: Н. Ыйсаева, М. Өмүрбай уулу. Түзгөндөр: А. Акматалиев, К. Кырбашев, М. Өмүрбай уулу, Ө. Шаршеналиев. Рецензенттер: Н. Ишекеев, А. Кадырмамбетова. – Б.: «Шам», 2003. – 400 б. («Эл адабияты» сериясы) 29-том.

Бул китепке кыргыз элинин руханий маданиятын, философиялык көз караштарын, улуттук өзгөчөлүктөрүн, этнографиясын аныктай турган элдик каада-салттар жана баталар камтылган.

**Санат, насыят жана эмгек ырлары.** – Ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында. Баш сөздөрүн жазган: ф.и.д. Р. З. Кыдырбаева, ф.и.к. Т. Танаев, ф.и.к. Ж. Таитетиров. Түзгөндөр: Р. З. Кыдырбаева, Н. О. Нарынбаева, С. Егимбаева. Рецензент: Койчуманова («Эл адабияты» сериясы) 24-том.

Бул жыйнакка кыргыз элинин оозеки казынасындағы санат, насыят жана эмгек ырларынын әл ичине кецири тараган ұлгұлөрү кирген.

**Көкүл. Карап-Көкүл баяны.** – Ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында. Баш сөзүн жазган: ф.и.к. – Б. Кебекова. Түзгөндөр: А. Акматалиев, К. Кырбашев, Ө. Шаршеналиев. Рецензенттер: ф.и.к. А. Жайнакова, Ж. Байтерекова. – Б.: «Шам», 2003. – 320 б. («Эл адабияты» сериясы) 28-том.

«Карап-Көкүл» жана «Көкүл» – мифтик-фантастикалык маанайда айтылган, кыргыз элинин турмушун баянданған көөнө эпикалық чыгарма. Эл арасында жомок, поэма, дастан түрүндө айтылып келген.

**Жоомарт Бекенбаев.** Тандалган чыгармалар. Түзгөндөр: С. Ишенов, О. Сооронов. – Б. 2003. 544 б.

«Тандалган чыгармаларга» кирген ырлар, поэмалар, драмалар, котормолор автордун көзү тириүсүндө жарык көргөн китептерине, кол жазмаларына салыштырылып, такталып жарык көргөн.

**Ахмет Сарыгү.** Чыңғыз Айтматовдун чыгармаларынын Түркияда кабылданышы. Жооптуу редактор: ф.и.д. Л. Укубаева. Рецензент: ф.и.д. А. Садыков. – Б., 2003. – 144 б.

Монографияда Ч. Айтматовдун чыгармаларынын Түркияда түрк тилине которулуш тарыхы, түрк окурмандарынын жазуучунун чыгармачылыгын кабылданышы, түрк адабий сынынын жазуучунун чыгармачылыгына берген баасы.

**Чокчолой баатыр.** Жомок. Даирдагандар: А. Акматалиев, М. Мукасов. – Б.: «Шам», 2003. – 16 б.

«Чокчолой баатыр» жомогунун жаш өспүрүмдөрдү эрдикке, калыстыкка тарбиялоочу мааниси зор.

**Насаб наама** (1855-жылы Кудайар хан жаздырган адамзаттын санжырасы). «Чагатай тили» деп шарттуу түрдө аталаип калган Орто Азия калктарынын орткожазма тилинен которгондор Молдо Мамасабыр ажы Досбол уулу менен О. Сооронов. – Б.: «Бийиктик», 2003. – 72 б.

«Насаб наама» 1855-жылы Кокон ханы Кудаярдын буйругу менен Махамат Муса уулу Абдирам тарабынан жыйналып жазылган. «Насаб наама» Адам атадан Кудаяр ханга чейинки санжыраны камтыйт.

**О. Сооронов.** 1503-жылы жазылган «Манас». – Б., 2003. – 88 б.

Китепке Молдо Сайпидин Аксикентинин 1503-жылы жазылган «Манасы» кепке алынып, анын түшүндүрмөлүү котормосу жана В. А. Ромадин жасаган орус тилиндеги «Извлечениеси» кошо берилген.

**Манас, Семетей, Сейтек.** Кыргыздын баатырдык эпостору. – Б.: «Шам», 2003. – 344 б. Текст кыргыз, орус тилдеринде.

Окумуштуу «Манас» изилдөөчү С. Мусаев улуу эстеликтин сюжеттик нугун жалпы әлге, айрыкча орус тилдүү элдерге тааныштыруу максатында кара сез менен жазып чыккан. Орусчасынын редактору М. А. Рудов.

**Калыгул.** Түзгөндөр: А. Акматалиев, С. Мусаев, Ө. Шаршеналиев. – Б.: «Шам», 2003. – 208 б. («Улуттунан салыштырылган чыгармалар» сериясы).

Китепке улуу акын, акылман, ойчул Калыгул Бай уулунун өмүр жолу, чыгармачылык өнөрканасы, касиеттүү көрөгөчтүү жөнүндөгү илимий макалалар кирген. Китеп Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына арналган.

**К. Тыныстанов. Е. Поливанов.** Түзүүчүлөр: А. Акматалиев, М. Мукасов, ئ. شارشениاھىءى. – Б.: «Шам», 2003. – 224 б. («Ууу инсанدار» сериясы).

Китепке эки улуу окумуштуунун илимий иштери, кыргыз илиминин, маданиятынын өсүшүнө кошкон салымдары туурасындагы материалдар кирген. Китеп Кыргыз Мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына арналган.

**Аскар Акаев.** Түзгөндөр: А. Акматалиев, ئ. شارشениاھىءى. – Б.: «Шам», 2003. – 240 б. («Ууу инсанدار» сериясы).

Бул китепчеге тунгуч Президентибиз А. Акаевдин өмүр жолу, саясий, илимий иштери туурасындагы материалдар камтылган. Китеп Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына арналган.

**Толубай сынчы. Санчы сынчы.** Түзгөндөр: А. Акматалиев, ر. سارىبەكە، ئ. شارشениاھىءى. – Б.: «Шам», 2003. – 208 б. («Ууу инсанدار» сериясы).

Китепке ысымдары легендага айланган акылман-сынчылардын эл арасында сакталып калган даңазалуу иштери, сөздөрү туурасындагы материалдар кирген. Китеп Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына арналган.

**М. Кашкари. Ж. Баласагын.** Түзүүчүлөр: А. Акматалиев, А. Кадырмамбетова, ئ. شارشениاھىءى. – Б.: «Шам», 2003. – 288 б. («Ууу инсанدار» сериясы).

Китепке М. Кашкари менен Ж. Баласагындын өмүр жолун чыгармаларына арналган изилдөөлөр кирген. Китеп Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына арналган.

**А. Сыдыков. Ю. Абдырахманов.** Составители: В. М. Плоских, Дж. Жунушалиев, ئ. شارشениاھىءى. – Б.: «Шам», 2003. – 224 с. («Серия Великие личности»).

Книга посвящена видным государственным деятелям Кыргызской Республики. Посвящается 2200-летию Кыргызской Государственности.

**Исхак Раззаков.** Түзүүчүлөр: Е. Кырбашев, ئ. شارشениاھىءى, Г. Абдрахманова. – Б.: «Шам», 2003. – 224 б. («Ууу инсандар» сериясы).

Китепке залкар мамлекеттик жана саясий ишмер, улуу инсан И. Раззаковдун өмүрү, ишмердиги туурасындагы материалдар кирген. Китеп Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына арналат.

**Асан Кайғы. Токтогул ырчы.** Түзүүчүлөр: А. Акматалиев, م. مۇکاسۇ، ئ. شارشениاھىءى. – Б.: «Шам», 2003. – 208 б. («Ууу инсандар» сериясы)

Легендарлык ырчылардын чыгармалары жана алар жөнүндөгү изилдөөлөр, ой-толгоолор камтылган. Китеп Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына арналат.

**Т. Айтматов, А. Орозбеков.** Түзүүчүлөр: А. Акматалиев, ن. ئومۇزراکۆۋە، س. ئېگىمبايە. – Б.: «Шам», 2003. – 224 б. («Ууу инсандар» сериясы)

Заманыбыздын улуу инсандары Төрөкул Айтматов менен Абдықадыр Орозбековдун өмүрү, иштеген иштери жөнүндө. Китеп Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына арналат.

**Тайлак баатыр. Ормон хан.** Түзүүчүлөр: А. Акматалиев, گ. ئورۇزۆۋە، ن. چانگازىيە. – Б.: «Шам», 2003. – 224 б. («Ууу инсандар» сериясы).

Кыргыз элинин биримдигин сактоодо, эркиндик үчүн күрөштө салмактуу салым кошкон, тарыхый баатыр инсандар жөнүндөгү ар түраауу материалдар камтылган. Китеп Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына арналат.

**Шабдан баатыр.** Түзгөндөр: А. Акматалиев, چ. چۇماھۇلۇ، ئ. شارشениاھىءى. – Б.: «Шам», 2003. – 224 б. («Ууу инсандар» сериясы).

Тарыхый инсан Шабдан баатырдын коомдогу орду жана ролу жөнүндөгү материалдар орун алган. Китеп Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына арналат.

**Байтик баатыр.** Түзгөндөр: А. Акматалиев, چ. چۇماھۇلۇ، ئ. شارشениاھىءى. – Б.: «Шам», 2003. – 208 б. («Ууу инсандар» сериясы).

Китепке Байтик баатырдын көркөм адабий образы жана атуулук, баатырдык иштери, кыргыз эли үчүн жасаган эмгеги туурасында жазылган макалалар кирген. Китеп Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына арналат.

**Мир читает Айтматова.** Сост.: д.ф.н. А. Акматалиев. – Б.: «Шам», 2003. – 328 С. (Серия «Ууу инсандар»).

Мир Ч. Айтматова многоцветен, как сама жизнь. Каждое его художественное творение – это открытие новых граней нашего противоречивого мира, в котором должна утвердиться человечность человеческих отношений. Взойдя к вершине своего 75-летия, замечательный художник слова остается полным деятельности сил, которые он отдает Миру. Книга посвящается 2200-летию Кыргызской Государственности, и 75-летию Ч. Айтматова.

**«Билерик» поэмасы.** Айтуучу С. Касмамбетов / Түзгөн жана баш сөзүн жазган ф.и.к. گ. ئورۇزۆۋە. Редактор: ф.и.к. م. مۇکاسۇ. Рецензент: ф.и.к. گ. ئورۇزۆۋە. – Б.: Бийиктик, 2003. – 240 б.

«Манас» эпосунда кезиккен каармандар – Эр Кошой, Багыш, Кыз Сайкал туурасында өз алдынча дастандар жарапып, жарык көрүп жатканы баарыбызга маалым. Ошондой дастандардын дагы бири бул – «Билерик», «Манас» эпосунун сюжеттик составындагы эпизод өнүктүрүлүп, баш каармандар Билериктин, Эр Кошойдун айланасына түрауу окуялар топтоштурулуп, көлөмдүү дастан жарапган. Кыргыз эпикалык чыгармаларынын катарын байытып, өз алдынча чыгарма катары алган орду бар.

**Г. Орозова.** Кыргыз балдар фольклорунун жанрдык составы жана поэтикасы. Редактор: ф.и.к. А. Акматалиев. Рецензент: ф.и.к. – Б. Кебекова. – Б.: Бийиктик, 2003. – 140 б.

Балдар фольклору фольклористика илиминде өзүнчө илимий проблема катары изилденип жүрөт.

Кыргыз балдар фольклору традициялуу фольклордун составында болуу менен бирге, балдардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша өзүнүн тили, түзүлүшү, аткарған кызматы, тарбиялык мааниси, салттык касиет-сапаты, өсүп-өнүгүү тарыхы, жашоо чындыгы бар.

Эмгекте кыргыз балдар фольклорунун жанрдык составы аныкталип, илимий принципте классификацияланган. Балдар чыгармаларынын поэтикалык өзгөчөлүгүнө көнүл бурулган.

**Сыдык Алайчиев** (Бала ырчы) /Түзгөн жана баш сөзүн жазган ф.и.к. Г. Орозова. Редактору: филос. и. д. – Б. Сыдыков. – Б., Билерик, 2003. – 154 б.

Жыйнакка кыргыз элинин төкмө акыны Бала ырчы Сыдык Алайчиевдин өмүр жолуна байланыштуу материалдар жана ар түрауу жанрдагы чыгармалары киргизилген.

**Кыргыз мамлекеттүүлүгү жөнүндө байыркы кытай тарыхый булактары** (б. з. ч. III к. – б. з. IX к.). Араб арибинен кириллицага көчүргөн Омор Сооронов. Түзгөндөр: профессор Т. Н. Өмурбекова, доцент Т. – Б. Шейшеканов. Жооптуу редактору: академик А. Ч. Какеев. – Б.: «Архи» Инновациялык борбору, 2003.

Жыйнакка байыркы Кыргыз мамлекети жөнүндө кытай тарыхый булактары жана кыргыз каганына Кытай императорунун жазган каттары киргизилген. Алар б. з. ч. III кылымдын аягынан тартып б. з. IX кылымына чейинки Кыргыз мамлекетинин тарыхынын негизги этаптарын камтыйт.

**Б. Солтоноев.** Кыргыз тарыхы. /Араб арибинен кириллицага көчүргөндөр; КР маданиятына эмгек синирген ишмер О. Сооронов, ф.и.к.,

профессор У. Асанбеков, т.и.д. профессор З. Эралиев. Түзгөн: О. Сооронов, Б., «Архи» Инновациялык борбору, 2003.

Кыргыздын алгачкы тарыхчы агартуучуларынын бири Белек Солтоноевдин билүү китеби 1895–1934-жылдардын аралыгында жазылган. Эмгекте кыргыз элинин байыкы доордон тартып XX кылымдын 30-жылдарына чейинки тарыхынын урунтуу учурлары, олуттуу окуялар конкреттүү тарыхый материалдардын негизинде өтө ынанымдуу жатык тилде баяндалган. Текстте автор колдонгон ошол кездеги кыргыз тилинин фонетикалык өзгөчөлүгү сакталды.

**Макал-лакап.** Түзгөн: К. Нуусаев. Рецензенттер: ф.и.д. А. Садыков, А. Акматалиев. – Б.: «Бийиктик», 2003.

Элдик акыл-эстин жыйындысы болгон макал-лакаптар күндөлүк жашообузда эң керек дидастикалык материал болуп эсептелет. Бул чөнтөк дептер жанга салып жүрүүгө ыңгайлуу.

**Арман ырлары.** Ак Мөөр. / ф.и.д. А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында. Баш сөзүн жазгандар: филология илимдеринин кандидаттары Б. Кебекова, Ж. Байтерекова. Түзгөндөр: А. Акматалиев, Ж. Байтерекова, Н. Ыйсаева. – Б.: «Шам», 2003. «Эл адабияты» сериясы – 22 том.

Арман ырлары кыргыз эл оозеки чыгармачылыгында бай тематикалык багытка ээ, өзгөчө жанрдык касиет-сапаты бар жанрлардан болуп саналат. УИАнын Кол жазмалар фондусунда сакталган материалдардын үлгүлүү дегендери киргизилген. Ошондой эле кыргыз элинин сүйүп окуган «Ак Мөөр» поэмасынын айрым варианктары орун алган.

**Байтик баатыр.** Жаманкара баатыр. Баш сөзүн жазгандар: А. Акматалиев, Ж. Байтерекова. Түзгөндөр: ئ. شارىئەنالىئە، ك. يىشىمكەنەو، چ. تۇرسۇنبايە. – ب.: «Шам», 2003. «Эл адабияты» сериясы – 23 том.

**Исаков Б.** Диний ырлардын көркөмдүк табияты. Жооптуу редактор: ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензенттер: ф.и.к. М. Мукасов, ф.и.к. С. Егимбаева. – Б.: Манастаануу, 2003.

Китеңке кыргыздардын байыркы учурлардагы диний ишенимдеринен бери тарта, кийинки мусулманчылыктын жол жоболору чагылдырылган дин ырларынын эволюциялык өсүп-өнүгүү жолу, жанрдык табияты, синкреттик мүнөзү, эпикалык чыгармалардагы диндик түшүнүктөр чагылдырылышы анализге алынат.

**Библиография А. А. Акматалиева.** Редактор: к.ф.и. М. Мукасов. Рецензенты: к.ф.и. Г. Орозова, К. Исаков. Составители: к.ф.и. Ж. Байтерекова, к.ф.и. С. Егимбаева, к.ф.и. Н. Өмүрзакова. – Б.: Центр Манасоведения, 2003.

Библиографический указатель известного ученого, члена-корреспондента НАН КР А. А. Акматалиева.

2004

**Сказки народов Кыргызстана.** Коллективная работа. – Б.: «Шам», 2004. Издание выпущено в целях ознакомления детей со сказками народов Кыргызстана. Они отражают своеобразие, национальные черты культуры каждого народа и вместе с тем позволяет выявить общие тенденции развития народного сказочного творчества.

**Асаналиев К.** Айл Шекер и космос. (Ч. Айтматов: художественная семантика образов). Редактор: д.ф.н. А. Акматалиев. к.ф.н. Г. Сыдыкова. – Б.: Центр Манасоведения, 2004.

Книга литературоведа и критика К. Асаналиева посвящена творчеству Ч. Айтматова. В центре внимания автора – художественная семантика и принципы создания национальных образов общечеловеческой значимости. Монография актуальна не только потому, что она обращена к эстетическому опыту великого писателя, но и потому, что проблемы эти освещены по современному.

**Кыдырбаева Р. З., Асаналиев К.** Кыргыз адабий илиминин терминдер сөздүгү. Редактор: ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензенттер: ф.и.д. А. Садыков, ф.и.д. А. И. Мусаев. – Б., 2004.

Кыргыз адабияттаануу илимидеги кезиккен терминдерге аныктама, түшүндүрмө берилген. Эмгектин көркөм процесстин татаал системасын таанып билүүдөгү мааниси зор.

**Р. З. Кыдырбаева.** Мезгилдер муундар жана манасчылар. Редактор: ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензенттер: ф.и.д. А. Садыков. – Б.: Манастаануу борбору. 2004.

Автор бул эмгегинде манасчылардын эпосту өнүктүрүүдөгү ролуна айтуучулук чеберчилигине, манасчылардын мектебинин өзгөчөлүктөрүнө изилдөө жүргүзгөн.

**Мусаева Н.** Каада-салт көркөм адабиятта. Редактор: ф.и.к. С. Мусаев. Рецензенттер: ф.и.к. А. Кадырмамбетова. – Ф.и.к. К. Ибраимов. – Б.: Манастаануу борбору. 2004.

Эмгек профессионалдык адабиятта или изилдене элек проблемалардын бири каада-салтардын сүрөттөлүшүнө арналып, көркөм прозадагы каада-салтардын көркөм функциясы анализге алынган.

**Кыдырбаева Р. З.** Историческая поэтика устного слова кыргызов. Редактор: д.ф.н. Лайлиева И. Ж.Б., Манастаануу. 2004.

В исследовании рассматриваются исторические предпосылки становления и эволюции художественного Слова в кыргызском фольклоре, в частности исследуется изображение человека в эпосе «Манас», рассматривается проблема вхождения в поэтическую систему эпоса коранических мотивов, показывается каким образом одна из трех мировых религий ислам входила в сознание и духовную культуру кыргызов, породив поразительное соединение культур, неповторимое переплетение двух различных мироощущений.

В разделе «Поэзия скорби» рассматривается состав и поэтика при чтаний (кошоки), дошедшие до нас сквозь столетия в устной форме, бытующие и сегодня, раскрывая нам мир кыргыза, его социокод, его линию поведения.

**Дүйнөлүк поэзиянын антологиясы.** Биринчи китеп/Которгондор: Э. Турсунов, С. Эралиев. Түзгөндөр: А. Акматалиев, Н. Өмүрзакова, Ө. Шаршеналиев. – Б.: «Шам», 2004.

Антологияга байыркы дүйнө, кайра жаралуу, алтын кылымдан тартып, азыркы биз жашаган доорго чейинки ақындардын тандалып которулган чыгармалары киргизилген. Бардык замандарда аалам, дүйнө, жер-суу, жаратылыш, адам, өмүр, өлүм, майдан, махабат, кайги, шаттык, достук, кастык сыйктуу жашоо көрүнүштөрүн камтыган поэтикалык ойлорду, музага жана лирага салынган алтын саптарды ақындар Сүйүнбай Эралиев менен Эрнис Турсунов кылдат которушуп, окурмандарга тартуу кылышкан.

**А. Акматалиев, С. Мусаев, Ө. Шаршеналиев.** «Манас» эпосу жана президент А. Акаев. – Б. Шам. 2004. 200 б.

Китепте Кыргыз Республикасынын Президенти А. Акаевдин өлкөбүзүүн руханий турмушундагы бабаларыбыздын улуу мурастарынын маани маңызына кецири көңүл буруп, аларды баалоо, пропагандалоо иштериндеги кошкон салымына анализ жүргүзүлгөн.

**Чингиз Айтматов – великий писатель эпохи.** Фотоновеллы. Составители: Э. Мамадалиев, Ө. Шаршеналиев. Текст на русс. англ. яз. – Б.: АО «Кыргызполиграфкомбинат», 2004. – 124 с.

Национальная Академия наук Кыргызской Республики в речах и высступлениях академика А. Акаева. / Составители: Ж. Ж. Жээнбаев – академик, Президент НАН КР, В. М. Плоских – академик, вице-президент НАН

КР, А. А. Акматалиев – чл. корр. НАН КР, Ф. Д. Шаршеналиев – генеральный директор ОАО «Кыргызполиграфкомбинат». – Б.: Шам, 2004. 272 с.

В настоящий сборник вошли выступления первого Президента Кыргызской Республики академика А. А. Акаева на Общих собраниях НАН КР.

**Айкүмүш Аксы.** Сагын Акматбековының көркөм дүйнөсү. Рецензенттер: ф.и.д. А. Акматалиев ф.и.к. А. Кадырмамбетова. – Б.: «Акыл», 2004. 244 б.

Монографияда ақын С. Акматбековының чыгармачылыгы ар таралтуу изилдөөгө алынган. Эмгекте ақындың чыгармачылыгы жаңы нүкта, илимий аспектте, поэзияны аңап-кабылдоодогу, таанып-билиүүдөгү ар кандай олуттуу көз караштардын негизинде талданган. Поэзиядагы символизм ағымынын өкүлдөрүнүн чыгармаларынын С. Акматбековының поэзиясына тийгизген таасири, анын кыргыз поэзиясындагы жаңычылдыгы ынанымдуу аргументтер менен көрсөтүлгөн.

**Сыдыков А.** «Манас» – духовное наследие кыргызского народа. «Манас» – кыргыз элинин руханий мурасы. /Түзгөн ф.и.к. Г. Орозова. Рецензенттер: филос. И. д. – Б. Сыдыков. – Ф.и.к. Ж. Уразова. – Б.: «Бийиктик» 2004. 280 б.

Кителке педагог, илимпоз, манас изилдөөчү Ақбаралы Сыдыковун «Героические мотивы в эпосе «Манас» аттуу монографиясы, ар кайсы мезгилдерде жазылган илимий макалалары жана автор туурасындагы эскерүүлөр кирген.

**Мукасова А.** Кыргыз фантастикалык адабияты. Жооптуу редактор: ф.и.д. А. Акматалиев. Рецензент: А. Абдыразаков. – Б. Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору. 2004. 184 б.

Эмгекте кыргыз адабиятындагы илимий фантастикалык жанрдын пайда болушу жана эволюциялык өнүгүү жолу туурасында сез болгон.

**Урматова А.** Казат Акматовун чыгармачылыгындагы каарман жана мезгил. Жооптуу редактор: ф.и.д. Лайлиева И. Ж. Рецензент: ф.и.д. Мусаев А. – Б. Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору. 2004. 94 б.

Монографияда азыркы кыргыз адабиятынын эң көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири Казат Акматовун чыгармачылыгы, жазуучунун чыгармачылыгынын эволюциялык динамикалык өсүшү анализенип, чыгармачылыгынын поэтикалык өзгөчөлүгү, анын социалдык-философиялык романдарайндагы кыргыз элинин улуу руханий – мурас маселесинин берилши изилденген.

**Мукасов М., Мукасов Ы.** Жеңижок. Жооптуу редактор: КРУИАсынын мүчө-корреспонденти, ф.и.д., профессор А. А. Акматалиев. Рецензенттер: ф.и.д., профессор Ч. Т. Нусупов, ф.и.к. А. Жайнакова. – Б.: Илим, 2004 – 96 б.

Монографияда ак таңдай ақын Жеңижоктун көркөм чеберчилиги, анын ырларынын жанрдык жактан көп түрдүүлүгү каралып, ойчул ақындын дүйнөтаанымынын философиялык, этикалык жана эстетикалык аспекттери кыргыз элинин социалдык-философиялык ойломунун өнүгүү контексинде илимий талдоого алынат.

2005

**Балдар адабиятынын антологиясы.** – Бишкек: «Шам», 2005.

Кыргыз балдар адабиятынын антологиясы кыргыз элинин келечек муундары учун эбегейсиз зор руханий гулазык.

Аталган китепте балдарга арналып жазылган элдик ырлар, табышмактар, калптар, оюндар, орто кылымдагы ортос адабияттан, эл ақындарынын балдар учун чыгармаларынан, жана элдик жомоктор профессионал жазма адабиятынын өкүлдөрүнүн калеминен жаралган көркөм дөөлөттөр тандалып алынган.

**Дүйнөлүк поэзиянын антологиясы.** 2-китеп. – Бишкек, «Шам», 2005.

Антология байыркы дүйнө, кайра жаралуу, алтын кылымдан тартып, азыркы биз жашаган доорго чейинки ақындардын тандалып которулган чыгармалары киргизилди. Бардык замандарда аалам, дүйнө, жер-суу, жаратылыш, адам, өмүр, майдан, махаббат, кайы, шаттык, достук, кастык сыйктуу жашоо көрүнүштөрүн камтыган поэтикалык ойлорду, музага жана лирага салынган алтын саптарды ақындар Сүйүнбай Эралиев менен Эрнис Турсунов кылдат которушуп, окурмандарга тартуу кылышкан.

Албетте, бул эмгектер бир жылда же белгилүү бир мөөнөттө жарала койгон жок. Буга далай жаштык жылдар, далай түйшүктүү түндөр, арзуунун лазаттуу күндөрү кеткен. Окурман китепти ачканда адамзат баштан өткөргөн эң кызык баяндарга, балладаларга, сонеттерге, бейттерге, романтикалык ырларга балкып, көркөм дүйнөнүн ой көлүнө көшүлөт.

Бул жогорку окуу жайларга, мектептерге, гимназияларга, эстетикалык таалим-тарбияга, адеп-ахлак, асыл наркка керектүү, адамды эс алдыра турган, шык-жөндөмдү өнүктүрө турган китеп.

**Кыргыз адабиятынын энциклопедиясы.** – Бишкек, 2005.

Кыргыз адабияты энциклопедиясы биринчи жолу түзүлүп, оозеки жана жазма адабияттын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн кыскача таржымалы, фольклор менен улуттук жазма адабияттын көркөм туундулары боюнча материалдар орун алган.

**Кыргыз адабияттаануусу жана сыны.** 1-том. – Бишкек, 2005.

Бул китепте кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгы жана ақындар поэзиясы жөнүндө илимий эмгектерди жазган окумуштуулардын чыгармачылык илимий портреттери камтылган.

**Кыргыз адабияттаануусу жана сыны.** 2-том. – Бишкек, 2005.

Китептен профессионалдык адабияттызыздын ар түрдүү проблемалары тууралуу жазып жүрүшүнөн адабиятчылар менен сынчылардын чыгармачылык илимий портреттери орун алган.

**Азыркы кыргыз адабияты.** – Бишкек, «Шам», 2005.

Китептен ақын-жазуучулардын чыгармачылыгы жөнүндө обзордук мүнөздөгү портреттик макалалар орун алган. Бул китеп «Кыргыз адабиятынын тарыхы» деген 7 томдуктун уландысы катары жазылып, XX кылымдын экинчи жарымындагы адабият айдынындагы адабият айдынындагы өкүлдөр кирген.

## 2006

**Залкар ақындар.** Кет бука. Асан Кайғы. Токтогул ырчы. Калыгул. Арстанбек. 3-том. – Бишкек: «Шам», 2006.

Китепке Кыргызстан Эгемендикке ээ болгондон кийин гана объективдүү, өз баасын алган залкар ырчылардын чыгармалары жана алар жөнүндөгү макалалар кирген.

**Залкар ақындар.** Музооке, Айтике, Коргоол, Эшмамбет. 4-том. – Бишкек: «Шам», 2006.

Китепке бири-биринен кескин айырмаланган, ар кылка тагдыр, ақындык жазмыш күткөн улуу ырчылардын, төкмөлүк өнөрдүн ири өкүлдөрүнүн чыгармалары иргелип киргизилип, өмүр таржымалы, чыгармачылыгы боюнча жазылган макалалар орун алган.

**Залкар ақындар.** Тоголок Молдо, Алдаш Молдо. 5-том. – Бишкек: «Шам», 2006.

Бул жыйнакка жазгыч ақындар Тоголок Молдо менен Алдаш Молдоңун чыгармалары жана алар жөнүндөгү материалдар кирген.

**Залкар ақындар.** Калык, Осмонкул. 6-том. – Бишкек: «Шам», 2006.

Китепке ақындар поэзиясында көп кырдуу чыгармачылыгы менен өзгөчөлөнгөн ири таланттар – Калык менен Осмондун чыгармалары жана алар тууралуу макалалар кирген.

**Залкар ақындар.** Алымкул, Токтоналы, Исмайыл. 7-том. – Бишкек: «Шам», 2006.

Жыйнакка чыгармачылыгынын гүлдөө доору Советтик түзүлүштүн мезгилине туш келген атактуу төкмөлөр – Алымкул, Токтоналы, Ысмайылдардын чыгармалары жана алар туурасындагы макалалар кирген.

**Манас:** Кыргыз элинин баатырдык эпосу: 5-китеп. С.Орозбаковдун варианты. – Бишкек: Шам, 2006.

Бул том мурда жарык көргөн 4-томдун түздөн-түз уландысы. Бул 5-китептен «Ала-Тоону душмандардан баштооту» окуясынын аягы жана кыргыздардын Алтайдан ата мекенге көчүп келүүсү, Алоокек, Шорук окуялары орун алган.

**Манас:** Кыргыз эилинин баатырдык эпосу: 6-китеп. С.Орозбаковдун варианты. – Бишкек: Шам, 2006.

Бул китеп 6-китеп «Манас» эпосундагы окуялардын өнүгүш жолу боюнча 5-китептин түздөн-түз уландысы. Китепке ирээти менен уч чакан окуя жайгаштырылган: «Алманбеттин келгени», «Манастын Каныкейди алганы», «Манастын түндүк тарапка барган жортуула».

**Акматалиев А.** Эңсегеним – элиме кызмат кылуу. – Бишкек: Шам, 2006.

Жыйнак академик А.А.Акматалиевдин 50 жылдык мааракесине арналып, окумуштуунун илимий, педагогикалык, коомдук ишмердүүлүгү туурасындагы макалалар камтылган.

**Акматалиев А.** Мээнеттин ак жарыгы. – Бишкек: Шам, 2006.

Жыйнак негизинен эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүктө окумуштуу А.Акматалиевдин кийинки мезгилдеги изилдөөлөрү, макалалары жана маектери камтылган. Экинчисинде анын элүү жылдык мааракеси учурunda келип түшкөн күттүктоолор, пикирлер орун алган.

**Акматалиев А.** Аалам, адам жана Жаабарс. – Бишкек: Шам, 2006.

Китеп Аалам, Адам, Жаабарс аттуу китептин түрк тиилиндеи котормосу болуп эсептелет. Анда Ч.Айтматовдун «Сардал кыз» романынын идеялык-көркөмдүк мазмуну, романда козголгон проблемалар, жазуучунун социалдык-философиялык, нравалык-эстетикалык көз караштарынын көркөм интерпретацияланышы, сюжеттик-композициялык курулушу,

образдар системасы, жеке чыгармачылык планда жана улуттук адабий процессте жазуучунун алып келген жаңылыгы көнери талдоого алынган.

**Обозканов А.** Төкмөлүк өнөрдүн башаты, калыптануу процесстерди жана синкреттүү табияты. – Бишкек, 2006.

Монографияда ақындар чыгармачылыгынын байыртан келаткан башаты; калыптанып өсүшүндөгү эволюциялык процесстер, төкмөлүктүн жазма ақындык, күүчүлүк, обончулук ж.б. өнөрлөр менен алака-катышы анализденген о.э. айтыштын табияты, психологиясы иликтенип, классификацияланган: зор өнөр – айтуучулары менен салыштырыла каралган.

Ошентип, төкмөлүк санатчылык, айтыш жана айтуучулуктан – төрт өзгөчөлүктүү тутумдалган ырчылыктын көптөгөн орчуңдуу проблемалары илимий-теориялык аспектиде комплекстүү чечмеленген.

**Искендерова Ш.** Молдо Кылыштын чыгармачылыгынын изилдениши: Кечээ жана бүтүн, – Бишкек, 2006.

Эмгекте жазгыч ақын Молдо Кылыш Шамыркан уулуунун чыгармаларын жыйноо, жарыялоо маселеси көнери сөз кылынды. Ақындын мурастарынын иликтениши этаптарга бөлүнүп калды.

**Сооронов О.** Казыбек менен Е.Д.Поливановдун кол жазмаларынын илимий сыйпаттамасы. Атайын фонду – 4. – Бишкек, 2006.

Китеп эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүндө Каныбек Мамбетеминдин уулуунун Кол жазмалар фондусунда ар кимдер тарабынан жазылган ырлары илимий сыйпаттамасы бөлүнүп жазылган.

Экинчи бөлүктө орустун улуу тиличи-окумуштуусу Евгений Дмитриевич Паливановдун дунган тилине, кыргыз тилине, адабиятына байланышкан эмгектери 46 сыйпаттамага бөлүнүп жазылган, 35 папкадан турат.

**Егембердиева С.** Кол жазмалардын илимий сыйпаттамасы. Фольклор – 4. – Бишкек, 2006. – 126 б.

Китеп 2006-жылы жарык көргөн, №46 инвентардан тартып, 62-инвентарга чейин материалдар сыйпатталып жазылган, 122 сыйпаттамадан турат. Мында фольклордун ар түрдүү жанрларындағы материалдар сыйпаттап жазылган.

**Калыгул, Арстанбек, Мойт аке, Сарт аке, Тилекмат аке, Садыр аке, Кыдыр аке.** – Бишкек: Бийиктик, 2006

Улуттук дөөлөт, руханий мурас-улуу кыргыз көчүнүн алкагында таанымал залкар ақылмандардын, ак тан алкагында таанымал залкар ақылмандардын, ак таңдай ақындардын бизге чейин жеткен мурастары окурмандарга дагы бир ирет тартууланууда.

Жашы-карысы дебей бардык эле окурмандар өтө таасирленүү менен кабыл алаарына ишеним чоң. Булардын айтып калтыргандары айрыкча жаштарга чоң сабак.

**Кыдырбаева Р.** В начале было слово. – Бишкек: Шам, 2006.

В настоящем труде обосновываются особенности воспроизведения героической эстетики эпоса «Манас», способы воссоздания устного художественного Слова, в сравнительно-сопоставительном плане с тюрко-монгольским эпосом, раскрывается специфика эволюционной трансформации кыргызского эпоса с процессом вхождения народа в ислам. Рассматривается жанр кошока (причитаний) как особая архаическая форма кыргызского фольклора.

**Садыров М.** Кыргыз драматургиясынын тарыхы. – Бишкек: Шам, 2006.

Монографияда кыргыз тарыхый драматургиясынын 60 жылга чамалаш убакытты ичине камтыган чыгармачылык процесси каралып анын жанрдык жактан трансформацияланышына көнүл буруладу. Кыргыз адабият таануусундагы кыргыз тарыхый драматургиясынын жанрдык жактан классификацияланышы теориялык негизде алгач ирет каралып чыкты.

«Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 1-том. – Бишкек.: Мамл. тил жана энциклопедия борбору, 2006.

«Кыргызстан» улуттук энциклопедиясы табият, тарых, илим, искусство, техника, экономика ж.б. тармактарды, ошондой эле дүйнөлүк цивилизациянын азыркы жана өткөндөгү урунтуу учурларын чагылдырган фундаменталдуу энциклопедиялык басылма. 1 томго А жана Б тамгасынын башы камтылган.

**Жеңижек:** Ырлар, айтыштар. – Бишкек: Бийиктик, 2006.

Жыйнакка жез таңдай ақын жеңижектүн тандама ырлары, залкар ырчылар менен болгон тарыхый мааниси бар айтыштары камтылган.

**Муратов А.** Чыңгыз Айтматов – жазуучу этнопедагог. – Бишкек, 2006.

2007

**Казыбек. Түзүүчү С. Мусаев** – Бишкек, 2007. – 458 б.

Бул китепте Казыбек Мамбетемин уулуунун эл арасында оозеки айтылыш жашаган ырларынын илимге белгилүүлөрү топтолгон. Жыйнак Казалчы, ырчы Казыбектин өмүрү жана чыгармачылыгына байланыштуу баш сөз менен коштолгон.

Жайвакова А. Семей, Сейлек Манастын урнаасары. – Бишкек – 2007, 300 б.

Эткепе «Семей», «Сейлек» эпосторунун вариантыны, тюштүк өнүгүшүү, мотивдерин жана образдар системасы жөнүндө изилдөө жүргүү.

Каракеев К. Эскердүү. – Бишкек – 2007, 110 б.

Бул китепте кыргыз мамлекеттин түштүлүгүнө, эсуп өнүгүшүү зоралым кошкон макалаларынын жана коомдук ишмерлердин жана кыргызын маданият, искуство, адабиятынын түдөл өнүгүшүнө, професионалдык жөнүлдөр көтерүлүшүнө талым кошкон инсандар жөнүндө маалыматтар жана эскерүүлөр баяндалат.

Акматалиев А. Азырын адабият: Тарых жана мезгили. – Бишкек – 2007, 200 б.

Бул китепке адабияттынын 2007-жылы жазылып, басма сезбеттеринде жарысланган талым макалалары жана маектери кирди.

Автор адабий процесстин өнүгүү тенденциясына көнүл бурууга аракет кылгас.

Мукасов М. Альбомдар жана ақындар. – Бишкек – 2007, 7 бп. (макалалар жыйнишь).

Макалалар жыйништында «Манас» эпосун изилдеген айрым окумуштуулардың нағызги эмгектери туурасында азыноолак сөз болуп, алардын манастиануу ишминде жасаган иштери боюнча пикирлер айтылган. Мындан сырткын адабияттын ар кыл маселелерине арналган кыскача макалаларга да орун берилген.

Егембердиева С. Кон жазмалардын илимий сипаттамасы. Фольклор – 5. Бишкек – 2007-ж. 62-б.

Фольклор башкече ар түрдүү жанрдагы чыгармаларынын сипаттап жазылышы №550 сипаттамадан №560 сипаттамага чейин. №62 инвентардан №74 инвентардага чейин көмтүлгөн.

2008

(2008-жылдын июнь айынан тартып Манастиануу жана көркөм маданияттын үчүттүк борбору менен Тил илими институту бирлиш, Ч.Айтматов стындагы Тил жана адабият институту түзүлгөн)

Акматалиев А. Чынгыз Айтматов. – Бишкек: Бийиктик, 2008. – 589 бет.

Китепте залкар жазуучунун өркөнкүү адабий-эстетикалык тажрый-балары, чыгармаларынын идеялык-көркөмдүк табияты дүйнөлүк адабияттын жана адабий байланыштардын контекстинде каралат. Ошондой эле автордуң этюд-баяндарында, макала, маектеринде жазуучунун адамдык, граждандык, сүрөткерлик бейнеси чагылдырылган.

Акматалиев А. Вселенная, человек и Жаабарс. – Бишкек: Бийиктик, 2008. – 160 бет (кыргыз, орус, түрк тилдеринде).

Эта книга посвящена 80 летию Выдающегося писателя современности Ч.Т.Айтматова.

Акматалиев А. Чагылган үндүү манасчы – Ч.Айтматов. – Стамбул: Манас, 2008. – 148 бет (турк тилинде).

Китеп түрк окурмандарын Ч.Айтматовдун чыгармачылыгы менен тааныштыруу максатында даярдалып, айтматовтаануучу, академик А.А.Акматалиевдин жазуучунун чыгармалары боюнча жазганар турдауу илимий макалалары камтыйлан.

Егимбаева С. Кыргыз адабиятындагы көркөм изденүүлөр. – Бишкек: Бийиктик, 2008.

Эмгекте 60-жылдардан бери кыргыз адабият майданында эмгектенип келе жаткан жазуучу Θ.Даникеевдин жалпы чыгармачылыгы тууралуу сөз болуп, анын калеминен жаралган прозаларынын көркөмдүк табияты анализденет, ошондой эле ақындар Г.Момунованын, С.Абылқадырованын, адабиятчы С.Кармышаковдун кыргыз адабиятынын көч башында турган агартуучулардын бири Ж.Жамғырчиевдин чыгармачылыгы портреттик мүнөздө каралды.

Дүйшөмбиеv С. «Манас» эпосундагы көз карандысыздык идеясы. – Бишкек: Бийиктик, 2008.

Эмгекте манастиануу илиминин айрым бир маселе көтөрүлүп, «Манас» эпосунда кыргыз элинин ата-мекенге карата сүйүүсү, көз карандысыздык үчүн болгон ой-мүдөөсү, көз карашы, күрөшүүсү, мамлекеттүүлүк идеясы илимий иликтөөгө алынган.

Айкөлдүгү Манас баба өндөнүп... – Бишкек: Мегамедиа, 2008. – 528 бет.

Дүйнөлүк жазуучу жана коомдук ишмер, философ, академик Чынгыз Айтматовго жана анын чыгармаларына арналган ырлар жана поэмалардын топтому түзүлүп, ушул токтомдун негизинде жарыяланган.

**Адабият жана искусство маселелери. Илимий журнал.** – № 1. – Бишкек, 2008. – 125 бет.

Манастаануу жана көрөм маданияттын улуттук борборунун илимий журналы. Журналга улуттук адабият менен маданиятыбыздын маанилүү жагдайлары туурасындагы илимий изилдөөлөр жарык көргөн.

**Адабият жана искусство маселелери. Илимий журнал.** – № 2. – Бишкек, 2008. – 128 бет.

**Адабият жана искусство маселелери. Илимий журнал** (Ч.Айтматовдун 80 жылдык юбилейине арналган атайын чыгарылышы) – № 3. – Бишкек: Мегамедиа, 2008. – 128 бет.

Кыргыз Республикасынын Президентинин указы менен 2008-жыл – Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыяланган. Журналдын бул номурона Ч.Айтматов жөнүндөгү чет элдик жана ата мекендиk айтматовтаануу илимпоздорунун илимий макалалары кирген.

**Адабият жана искусство маселелери. Илимий журнал.** – № 4, 5. – Бишкек, 2008. – 256 бет.

Журналдын бул санына Ч.Айтматовдун 80 жылдык юбилейине карата жазылган илимий макалалар менен Ош Гуманитардык педагогикалык институту өткөргөн «Дүйнөдөгү процесс жана Айтматовдун адабий ааламы» аттуу Эл аралык илимий практикалык конференциянын материалдары киргизилген.

**Мукасов М. Илимий сыйпаттама (Багыш Сазановдун варианты боюнча «Манас», «Семетей», «Сейтек»).** – 2008.

Манас эпосунун үч бөлүгүн толук айткан чоң манасчылардын бири Б.Сазанов айткан «Манастин» варианты көлөмү, көркөмдүгү, окуяларынын оригиналдуулугу менен башка манасчылардан кескин айырмаланат. Сюжеттик окуяларды үзбөй, кыскача аннотация берүүгө аракет жасалган. Кол жазманын сакталышы, азыркы абалы туурасында так сыйпаттамалар берилген.

**Исаков К. Кыргыз тамсилчилери: адабий портреттер.** – Б.: «Айат», 2009. – 128 б.

Кыргыз адабиятынын ар түрдүү этабындагы тамсил жанрында иштеген авторлордун чыгармачылык өзгөчөлүктөрү, жанрдын табиятын өздөштүрүү процесстери, тамсилчилердин сүрөткердик эволюциясы, айрым тамсилчилердин поэтикасы тууралуу жазылган.

**Исаков К. Тамсил: жанрдын генезиси жана эволюциясы.** – Б.: «Айат», 2009. – 120 б.

Дүйнөлүк адабиятта эң кецири тараалган жана узак тарыхый жолду басып өткөн тамсил жанрынын табияты, жанрдын кыргыз адабиятында пайда болушу, калыптанышы жана өнүгүшү тууралуу жазылган.

**Акматалиев А. Аалам, Адам Жаабарс.** – Б.: Шам, 2006. – 80 б

**Китечеде Ч.Айтматовдун «Сардал кызы» романынын идеялык-көркөмдүк мазмуну, романда козголгон проблемалар, жазуучунун социалдык-философиялык, нравалык-эстетикалык көз караштарынын көркөм интерпретацияларыны, сюжеттик-композициялык курулушу, образдар системасы, жеке чыгармачылык планда жана улуттук адабий процессте жазуучунун алыш келген жаңылыгы кецири талдоого алынган.**

2009

**Тойбаева Ж. Выдающиеся мастера кыргызской театральной сцены.** – Б.: Бийиктик, 2009. – 176 стр.

В книге «Выдающиеся мастера кыргызской театральной сцены» представлены отдельные научно-исследовательские статьи о крупнейших деятелях кыргызского театрального искусства – основоположниках отечественного профессионального театра, написанные в разные годы.

Творческие портреты прославленных актеров кыргызской советской сцены, Народных артистов ССР – М.Рыскулова, Б.Кыдыкеевой, Д.Куюковой, К.Медетбекова. Нраодных артистов Кыргызской ССР и Кыргызской Республики – С.Джумалиева, А.Умаралиева, Д.Сейдахматовой, С.Далбаева, М.Далбаевой, К.Досумбаева. Видного кыргызского театрального режиссера – Заслуженного деятеля искусств Кыргызской ССР Дж. Абдыкадырова. На примере творчества всех этих актеров и режиссера прослеживается процесс развития и обогащения кыргызского профессионального театрального искусства, в контексте основного творческого метода – реализма.

**Тил, адабият жана искусство маселелери. Илимий журнал.** – № 6. – Бишкек, 2009.

Журналда негизинен Ч.Айтматовдун чыгармачылыгына жана Гейдар Алиев менен Мир Жамалдын ишмердүүлүгүнө, чыгармачылыгына, Азербайжан адабиятынын тарыхына кецири орун берилген.

**Тил, адабият жана искусство маселелери.** Илимий журнал. – № 7. Бишкек, 2009.

Журналдын бул санына 2005-жылы чыккан «Азыркы кыргыз адабияты» деген жыйнактын уландысы болгон материалдар камтылды. Негизинен адабиятыбыздын 70–80-жылдарындагы өнүгүү процессинин чылдырган ақын, прозаик, драматургдардын чыгармачылык портреттери орун алган.

**Тил, адабият жана искусство маселелери.** Илимий журнал. – № 8. Бишкек, 2009.

Журнал толугу менен Ч.Айтматовдун чыгармачылыгына арналат. Ч.Айтматовдун интеллектуалдарга тийгизген таасири, айтматовтаануу илиминин чексиздиги, чыгармаларынын котормосу, тил менен байланышы, экология, каада-салт, театр, кинго багыты жана айрым бир жеке чыгармаларына арналган макалалар жарык көрдү.

**Исаков К.** – Б.Сарногоевдин поэтикалык изденүүлөрү жана көркөм табылгалары. – Ош, 2009. – 152 б.

Бул китепке Кыргыз Эл ақыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, кайталангыс талант Б.Сарногоевдин ақын катарында калыпташыши, көркөм башаттары жана чыгармачылыгындагы көркөмдүк чеберчилик, поэзиясындагы поэтикалык «Мен» жана образдуулук, сатира, юморорунун өзгөчөлүктөрү, көркөм сөз табылгалары, поэмаларындагы реалдуулук жана сатирадуулуктун жалпылыгы изилдөөгө алынат. – Б.Сарногоевдин интервьюлары жана ақын жөнүндө изилдөөлөр китепке киргизилди.

**Тамсилдер топтому** (окуу-хрестоматиясы). Түзгөн: К.Исаков. – Бишкек, 2009. – 248 б.

Кыргыз адабиятынын тамсил жанрындагы чыгармалары сунуш кылышуу менен бул китеп кыргыз тили жана адабияты мугалимдерине, филология факультеттеринин студенттерине жана жалпы эле адабиятка кызыгуучуларга арналат. Ошондой эле бул тексттерди адабият сабагында, класстан тышкary окуу учурунда, мамлекеттик тилди үйрөнүү процессинде колдонууга болот.

**Кадырмамбетова А.** Адабий кырдаал жана көркөмдүк жаңылануулар. – Б.: «Евразия», 2009. – 420 б.

Китепте залкар жазуучу Ч.Айтматовдун чыгармачылыгына, адабияттын подтекст проблемасына жана 50–60-жылдары улуттук адабиятыбызга

келген муундун чыгармачылыгына арналган адабий изилдөөлөр орун алган.

**Мурзахмедова Г.** Историческая романистика Толегена Касымбекова и ее место в развитии жанра. – Б.: ОАО «Эркин-Тоо», 2009. – 330 стр.

Монография посвящена исследованию исторической романистики Толегена Касымбекова, ее проблемы, жанрово-стилевых особенностей, и ее места в развитии жанра кыргызской исторической прозы.

**Абышев К.** Творческие портреты виднейших кыргызских композиторов. – Б.: «Бийиктик», 2009. – 192 б.

В данный сборник вошли творческие портреты виднейших композиторов кыргызской профессиональной музыки А.Малдыбаева, М.Абдраева, А.Аманбаева и многих других, которые стояли у истоков зарождения кыргызского советского профессионального, музыкального искусства. В работе отражены яркие страницы творчества каждого из них в том или ином жанре вокального и инструментального творчества.

**Уразгильдеев Р.** Выдающиеся мастера кыргызской хореографии. – Б.: «Бийиктик», 2009. – 232 стр.

В книге «Выдающиеся мастера киргизской хореографии» Уразгильдиева Р.Х., доктора искусствоведения, профессора, заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики простилены научно-исследовательские статьи о важных деятелях киргизского балетного искусства – основоположниках отечественного хореографического профессионального театра.

Галерею прославленных мастеров отечественной балетной сцены открытых творческие портреты Народных артистов СССР Б.Бейшеналиевской лауреата Государственной премии Киргизской ССР им. Токтогула, А.Токомбаевой, лауреата Государственной премии СССР, лауреата Международной премии им. Ч.Айтматова, М.Эсамбаева, Героя Социалистического Труда. Ч.Базарбаева, лауреата Международной премии им. Ч.Айтматова весомый творческий вклад в дело становления профессионального искусства балет в Республике внесли Народные артисты Киргизской ССР и Народные артисты Кыргызской Республики Н.Тугелов, артист и балетмейстер, К.Мадемилова, артистка и хореограф, профессор, И.Левченко, профессор, М.Асылбашев, лауреат Государственной премии Киргизской ССР Дж.Арсыгулова, Ч.Джаманова, С.Джокобаева, Б.Суслов, Б.Арунов, С.Малдыбаева, А.Баевова. Именно они, представители старшего

артистического поколения национального балетного театра, своим вдохновенным исполнительским мастерством, открыли всему миру многогранное профессиональное хореографическое искусство Кыргызстана.

**Орозова Г.** Адабий портреттер жана проблемалар. – Б.: «Бийиктик», 2009. – 204 б.

Китечке элдик тамсилдин жанрдык өзгөчөлүгү жана кыргыз адабиятындагы жаңылануу, көркөм табылгалар туурасындагы илимий макалалар, адабияттаануу илимине өз салымын кошкон айрым окумуштуулардын портреттери киргизилген.

**Адабий АлаТоо** (Гезиттин бул номери Институттун илимий кызматкерлери тарабынан даярдалды). – №8 (74), 2-июнь, 2009-жыл

Эпикалык мурастарды сактоонун жолдору жана жаңыча ықмалары. Дүйнө элдеринин эпосторунун 1-Дүйнөлүк фестивалындагы Эл аралык симпозиумдун материалдары. – Бишкек: Бийиктик, 2009. – 408 б.

**«Манас» эпосундагы топонимдер** / Түзгөн М.Касымгелдиева. – Б., 2009. – 248 б.

Бул сөздүктө улуу манасчылар Саякбай Карапаевдин жана Сагынбай Орзбаковдун варианты боюнча жарык көргөн «Манас» эпосунун жана кол жазмалар фондуусунда сакталып турган эпостун тексттеринде кездешкен жер-сүү аттарды (топонимдер) камтылды.

**«Семетей», «Сейтек» эпосторундагы топонимдер** / Түзгөн М. Касымгелдиева. – Б., 2009. – 198 б.

Бул сөздүктө улуу манасчы С.Каралаевдин варианты боюнча жарык көргөн «Семетей», «Сейтек» эпосторунун жана кол жазмалар фондуусунда сакталып турган эпосторудун тексттеринде кездешкен жер-сүү аттары (топонимдери) камтылган.

**Лайлиева И.** Киргизский роман на рубеже XX-XXI веков. – Б.: Бийиктик, 2009. – 88 стр.

Развитие киргизского романа конца ХХв. – начала ХХI в. Представлено в монографии как широкая и разнообразная панорама литературной жизни. Автор показывает главные тенденции и основные завоевания киргизского романа, анализирует жанровые и стилистические проявления в его эволюции.

**Эшиев А.** Орто кылымдардагы кыргыз жазма жана оозеки поэзиясы. – Б.: Бийиктик, 2009. – 180 б.

Монографияда XI–XV к.к. кыргыз жазма жана оозеки поэзиясы, анын интегративдик тенденциясы жана типологиялык процесстері,

орток түрк поэзиясынын алкагындагы кыргыз жазма жана оозеки поэзиясы; кыргыздардын руханий дүйнөсүнө, жашоо образына, менталитетине, фольклордук жана адабий традициясына мүнөздүү адабий жанрлар, ыр формалары, салттуу поэтикалык ықмалар изилдөөгө алынат. Кыргыз поэзиясы менен элдик оозеки чыгармачылыктын, байыркы кыргыз руу текстеринин, фарсы поэзиясынын интегративдик мүнөзү, поэтикалык салттуулуктары иликкенет жана кыргыз ақындарынын, ырчыларынын эзлеген тарыхый-маданий оруу, адабий-эстетикалык ролу жана алардын поэзиясынын заманбаптуулугу маселелери каралат.

**Кыдырбаева Р.** «Манас» эпосундагы жана кошоктогу тарыхый көркөм өбөлгөлөр. – Б.: Бийиктик, 2009. – 100 б.

Эмгекте автор «Манас» эпосунун байыркы мазмуну, каармандардын портреттик сыйпаттамалары уйкаштык ықмалары, майда көркөм деталдары, каражаттары, манасчылардын айттуучулук чеберчилиги изилденип, алардын түрк элдеринин эпосторунун бири-бири менен байланышын ачып берүүгө аракет жасалат. Ошону менен бирге, кыргыздын аза күтүү поэзиясын калыптанышы жана көркөм өбөлгөлөрү изилдөөгө алынат.

**Байгазиев М.** Табылды Мукановдун чыгармачылыгы 1970–80-жылдардагы кыргыз поэзиясынын контекстинде. – Б.: Бийиктик, 2009. – 120 б.

Эмгекте белгилүү акын Табылды Мукановдун чыгармачылык өнөрү кандачы өнүгүп, кандаш шартта калыптанғандыгы, изденүүлөрү жана табылгалары боюнча системалуу изилдөө жүргүзүлүп, 1970–80-жылдары улуттук адабияттыбызга келген жаңы муундуу чыгармачылыгына арналган адабий иликтөөлөр орун алган.

**Толомушова Г.** Территория Киностан: кыргызское кино в лицах. – Б.: Бийиктик, 2009. – 192 б.

Книга «Территория Киностан кыргызское кино в лицах» посвящена творчеству известных кинематографистов Кыргызстана. Монография состоит из пяти глав.

Первая глава «Сила хрупкости и жесткость искусства» раскрывает образ замечательного советского кинорежиссера, кыргызстанки Динары Асановой.

Во второй главе – «Великолепные щестидесятники» представлены заявивших о себе в незабвенный период хрущевской оттепели. Мелиса Убукеева, Толомуша Океева, болота Шамшиева, Геннадия Базарова,

Альгимантаса Видугириса, а также первого национального киноведа кандидата искусствоведения Каармана Ашимова.

Третья глава «Воплощение эпохи на экране» рассказывает о таких блестательных юргызских кинотеатрах как Сүймонкул Чокмиров, болот Бейшеналиев, Таттыбубу Турсунбаева, Гульсара Ажыбекова.

О режиссерах нового, независимого Кыргызстана читатель узнает в четвертой главе «Иное время и его племя». Это – Актан Арым Кубат (Абыкалыков). Марат Сарулу, эрнест Абыжапаров.

Пятая глава посвящена памяти выдающегося кыргызского писателя и кинодраматурга Чингиза Айтматова. В ней рассматриваются три киноверсии культовой повести «Джамиля».

**Егембердиева С.** Кол жазмалардын илимий сыйпаттамасы. – Фольклор б. – Бишкек, 2009. – 52 б.

Китепте №74–№78-инвестарга чейинки ар түрау жанрдагы фольклордук чыгармалар илимий сыйпаттамага алынган. 561–614 сыйпаттамалардан турат.

**Голос вечности.** Фольклор и литературные памятники Киргизии. – М.: Художественная литература, 2009. – 712 стр.: ил. – Классика литературы СНГ.

**Сооронов О.** Кол жазмалар жөнүндө сөз. 1-китең. – Бишкек, 2009, – 340 б. Китепте Молдо Сайпидин (XV кылым), Молдо Нияз, Молдо Кылыч, Тоголок Молдо, Молдо Багыштардан (XIX–XX) баштап, Касым Тыныстанов, Мукай Элебаевдерге чейинки көптөгөн көркөм сөз ээлери менен окумуштуулардын кол жазмаларын которуп, араб, латын ариптеринен көчүрүп, жарыялап жана илимий иликтөөгө алган Омор Соороновдун бул жыйнагына ар кайсы жылдарда жазылган макалалары топтолду. Кыргыз тарыхына, санжыраларына байланыштуу кызыктую материалдар да бар.

**Сооронов О.** Кол жазмалар жөнүндө сөз. 2-китең. – Бишкек, 2009, – 292 б.

Китептин бул томуна М.Элебаевдин адабий мурастары туурасындағы жана ар кыл темадагы макалалар кирген.

2010

**МАНАС:** Кыргыз элинин баатырдык эпосу. С.Орозбаковдун варианты боюнча. Түз.: С.Мусаев, А.Акматалиев. Сөздүгүн даярдаган М.Касымгелдиева. – Б.: Хан-Теңір, 2010. – 1840 бет.

Кыргыз элинин ыйык мурасы, улуттук улуу сыймыгы болгон «Манас» эпосу мазмунунун кенендигин баяндаған ой-түшүнүктөрүнүн терендиги, көркөмдүк деңгээлинин акыл-эс таңкаларлык керемет бийиктиги менен жалпы адамзаттык рухий казынадагы дүйнөлүк поэтиканын биздин күнгө жеткен асыл үгүсү болуп саналат. С.Орозбак уулу айткан вариант биринчи жолу толук жарыяланган.

**МАНАС:** С.Каралаевдин варианты боюнча. Түз.: А.Жайнакова, А.Акматалиев. Сөздүкту даярдаган А.Мамытов. Сүрөттөрү Т.Герцендики. – Б.: «Туар», 2010. – 1008 бет.

Кыргыз элинин улуу мурасы «Манас» эпосунун Саякбай Карадаев айткан толук варианты. Китепте Ч.Айтматовдун эпос туурасындағы «Асман жана сез» деген макаласы менен коштолгон.

**Творческие портреты мастеров профессионального искусства Кыргызстана:** Часть 1 / Авт. – сост. Дж. Т. Уметалиева. – Б.: «Туар», 2010. – 752 бет.

Книга «Творческие портреты мастеров профессионального искусства Кыргызстана» рассчитана не только для студентов, обучающихся искусству, но и для широкого круга читателей, интересующихся кыргызской культурой. Книга охватывает основные виды кыргызского профессионального искусства: драматический театр, хоровую, оперную и симфоническую музыку, хореографию, изобразительное искусства и кинематографию. Содержание глав даёт возможность проследить историю и закономерности развития каждого вида искусства через призму творческих индивидуальностей выдающихся деятелей кыргызской культуры.

Это – 1-я часть. Во 2-й части будет продолжено исследование творчества мастеров искусства республики, не вошедших в данном издание.

**Акматалиев А.** Кыргыз адабияты: тарых жана мезгил – Кыргызская литература: история и время. – Б.: «AVRAZIA JAYINGILIK», 2010. – 940 бет.

Бул эмгекке автордун фольклор, жазма адабиятыбыздын башталышы, көркөм адабиятта тарыхый инсандардын образдарынын берилиши, кыргыз адабиятынын калыптанышына жана актуалдуу проблемаларына арналган эмгектерин кирген.

**Акматалиев А.** Биобиблиография / Составители: кандидаты филологических наук С.Егимбаева, Н.Ийсаева. – Б., 2010. – 114 стр. На кырг. и русс. яз.

Китепте окумуштуунун эмгектеринин библиографиясы жана ал жончылардың ой-никирлер, архивдик материалдар, документтер киргизилген.

**Тил энциклопедиясы.** / Түз. А.А.Джапанов. – Б.: «Туар», 2010. – 548 б.  
**Адабият энциклопедиясы.** 1-том/ Түз. А.А.Джапанов. – Б.: «Туар», 2010. – 566 б.

Бул китепте кыргыз адабияты жана жалпы адабият илими боюнча кыскача маалыматтар орун алды.

**Адабият энциклопедиясы.** 2-том / Түз. А.А.Джапанов. – Б.: «Туар», 2010. – 574 б.

Бул китепте кыргыз адабияты жана жалпы адабият илими боюнча кыскача маалыматтар орун алган.

**Тил, адабият жана искусство маселелери.** Илимий журнал. № 1,2 (10,11). – Бишкек, 2010. – 360 бет.

**Мукасов М.** Илимий сыйпattама (М.Мусулманкуловдун айткан варианты боюнча). Манас-2. – Б., 2010. – 176 бет.

Ууу эпосубуз «Манастын» үчилигин толук айткан чоң манасчыларбызын бири болгон Молдобасан Мусулманкуловдун варианты, алардын сакталышы боюнча толук илимий сыйпattама берилген. Сюжеттик окуяларды үзбөй, эпостун кыскача мазмунун берүүгө аракет жасалган.

**Андашев Д.** Ш.Бейшеналиевдин чыгармачылыгы. – Бишкек, 2010.

Бул китепте Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз эл жазуучусу Ш.Бейшеналиевдин чыгармаларына болгон ой-толгоолор камтылган. Анын кыргыз балдар адабиятын өнүктүрүүдөгү жеке чыгармачылык салымы, роман жанрындагы чеберчилик маселеси жана драматург катары табылгалары чагылдырылган.

**Эшиев А.** Ақындар поэзиясы. – Бишкек: «Бийиктик», – 2010. – 315 бет.

Монографияда XI–XV к.к. кыргыз жазма жана оозеки поэзиясы, анын интегративдик тенденциясы жана типологиялык процесстер, ортоқ түрк поэзиясынын алкагындагы кыргыз жазма жана оозеки поэзиясы каралат. Кыргыздардын рухий дүйнөсүнө, жашоо образына, менталитетине, фольклордук жана адабий традициясына мүнөздүү адабий жанрлар, ыр формалары, салттуу поэтикалык ыкмалар изилдөөгө алынат.

**Орозова Г.** Кыргыздардын улуттук маданияты (байыркы доордан XIXк. чейин). Окуу курал.

Эмгекте кыргыз улуттук маданияты руханий маданият жана материалдык маданият деп бөлүнүп, улуттук маданияттын өнүгүшү тарыхый, этнографиялык, философиялык планда иилденген. Изилдөө окуу курал катары жазылган.

**Акматалиев А.** Улуу, асыл идеялар «Манаста» жана Айтматовдо. – Бишкек, 2010. – 250 бет.

Китепте белгилүү адабиятчы А.Акматалиевдин учур, маданият, адабият, тил маселелерине байланыштуу адабиятчы А.Акматалиевдин учур, маданият, адабият, тил маселелерине байланыштуу соңку мезгилде басма сөз беттеринде жарык көргөн макала, маектери топтоштурулган.

2011

**Махмуд Кашгари жана кыргыз маданияты** / Түз.: И.Абдувалиев, А.Акматалиев, Г.Орозова. – Б.: Авразияпресс, 2011. – 324 б.

Жыйнакка орто кылымдагы атактуу ойчул, лингвист окумуштуу М.Кашкари, анын чыгармачылыгы, эмгеги, көз караштары тууралуу макалалар топтолгон.

**Зикиряева Ш.** Ч.Айтматовдун «Касандра тамгасы» романындагы нравалык, философиялык маселелердин көркөм чагылышы. – Б.: Бийиктик, 2011. – 116 б.

Бул китепте залкар жазуучу Ч.Айтматовдун «Касандра тамгасы» романындагы нравалык-философиялык маселелери камтылган. Ошондой эле жазуучу эсхатологиялык миф аркылуу адамзаттын азыркы башынан кечирип жаткан турмушун сүрөттөп келип, анын аягы түбөлүктүүбү деген суроонун тегерегинде сөз болгон.

**Көлбаева М.** Казыбек ақындын адабий мурастарынын идеялык-тематикалык өзгөчөлүктөрү. – Б.: Бийиктик, 2011. – 132 б.

Монографияда кыргыз элине өзүнүн чыгармачылыгы менен таанымал инсан К.Мамбетемин уулунун өмүр жолу, чыгармачылыгына арналган. Ақындын өмүр жолу, андагы так эмес фактылар иликтенип, системалаштырылып, бир пикирге келүүгө аракеттер жасалды. Чыгармаларынын кол жазмалары табылбагандыктан, эл оозунан чогултулган ырларына анализ жүргүзүлүп, идеялык-тематикалык, лингвистикалык иликтөө жүргүзүлөт.

**Мукасова А.** Дилябаян. Макалалар жыйнагы. – Б., 2011. – 96 б.

Жыйнакка белгилүү ақын-жазуучулардын – Б.Алыбаев, Э.Борбиев, Б.Сартов, Х.Эсенкожоевдин өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча адабий аналитикалык маанайда жазылган материалдар камтылган.

**Академик А.Акматалиевдин илимий мектеби.** Түз.: Г. Орозова. – Б.: 2011.

Жыйнакка академик А.А.Акматалиевдин илимге жасаган эмгектери жөнүндөгү библиографиялык маалыматтар жана анын илимий мектебинин өкүлдөрү туурасындағы материалдар камтылган.

**Шаршеева К.** Шатман Садыбакасов: учур жана тарых. – Б.: Бийиктік, 2011. – 200 б.

Китепте ақын, жазуучу, драматург, котормочу, публицист шатман Садыбакасовдун чыгармачылығы автор тарабынан илимий талдоого алынып, ар кыл чыгармаларды жазуудагы чеберчилиги, идеялық изденүүлөрү, жаңы, жаңы табылгалары жана көркөмдүк табияты изилденди. Ш.Садыбакасов азыркы учурга, келечекке сабак боло турган чыгармаларды жазғандығы менен тарыхта калгандығын монографиябыз тастыктайт.

**Нарынбаева Н.** Миф. Оозеки жана кара сөздүн көөнө уңгулары. – Б.: Авразияпресс, 2011. – 239 б.

Монографияда оозеки чыгармачылыктын аз изилденген маселеринин бири – жөө жомоктон сырткары прозанын генезиси талдоого алынат. Эл оозунда «кара сөз» аталышы менен белгилүү бул чыгармалардын жаралыш теги жана жанрдык табияты көп кылымдарды тепчиғен көөнөлүгү менен өзгөчөлөнүп турат. Илктөө кыргыз фольклорундагы легенда, уламыш, санжыра, аңыз, болмушту ичине камтыган оозеки «кара сөз» жанрларынын пайда болуу эволюциясына илимий өңүттөн көз жүгүртүүгө болгон алгачкы аракеттердин бири. Китеп кыргыздын эл оозеки чыгармачылыгынын басып өткөн жолуна кызкандарга жанан анын көөнө маданиятына, мифтик ынанымдарына ынтызар болгон жалпы окурмандарга арналат.

**Джакишев А.** Эпоха, жизнь и творчество литератора и манасоведа Омуркула Джакишева. – Б.: Илим, 2011. – 438 стр.

**Станалиева Г.** Тарыхты көркөм андоо маселеси. – Бишкек, 2011. – 63 б. 1916-жылдагы улуттук-боштондук көтөрүлүштүн 95 жылдыгына арналат.

Эмгекте 60–70-жылдардын прозасында 1916-жылкы улуттук-боштондук көтөрүлүшүнүн көркөм чагылдырылышы каралат. Аталган мезгил аралыгында кыргыз прозасында улуттук трагедиянын саясий-социалдык, нравалык маанисинин философиясын, психологиясына саясий-социалдык, нравалык маанисинин философиясын, психологиясына сезимдүү ачууга көрүлгөн аракеттер көцири иликтеөгө алынат.

**Акматалиев А.** Учур: тил жана адабият маселелери. – Б.: «Бийиктік», 2011. – 256 б.

Китепте автордун 2011-жылдагы мезгилдүү басылмаларда жарық мүнездөгү макала, маектери, сунуштары, ырлары жана автордун замандаштарынын ал жөнүндөгү макалалары топтоштурулган.

**Мамбеталиев К.** Сатира и юмор в кыргызской литературе. – Бишкек: Алтын принт, 2011. – 253 б.

В этой книге представлена история становления и развития жанра сатиры и юмора в кыргызской литературе с охватом отрезка времени с конца 18 века до начала 21 века.

Автор анализирует наследие великих кыргызских ақынов Карагула, Арстанбека, Молдо Кылыша, которых в советские годы объявили как «реакционных защитников бай-манапской верхушки». Публиковать их сочинения тогда было запрещено. Но содержание их песен направлено было не в защиту, а против правителей того времени. Их традиции были потом продолжены последователями известными ақынами Токтогулом, Тоголок Молдо, Барпы.

Затем имело место творчество классиков кыргызской сатиры – это Райкан Шукурбеков, Мидин Алыбаев, Байдылда Сарногоев а также Эсенгүл Ибраев. Их традиции дошли дан ашего времени. Они проявились в сатирической поэзии Шайлообека Дүйшеева.

**Тоголок Молдонун көп кырдуу көркөм дүйнөсү** / түзгөн Д.Андашев. – Б.: «Кыргыз энциклопедиясы» башкы редакциясы, 2011. – 96 б.

Бул жыйнакта кыргыз элинин улуу жазгыч ақындарынын бири, ойчул демократ жана агартуучу Тоголок Молдонун 150 жылдык мааракесине арналган эл аралык илимий-практикалык конференциянын материалдары камтылган.

**Егембердиева С.** Кол жазмалардын илимий сыйпаттамасы. Жазган Фольклор – 5. – Б.: 2011. – 48 б.

Китепте №86–№93-инвентарлардагы (папкалардагы) ар түрауу фольклордук жанрлардагы чыгармалар сыйппаттап жазылган. №673төн – 732 ге чейинки сыйпаттамалардан турат.

**Егембердиева С.** Кол жазмалардын илимий сыйпаттамасы. Жазган Фольклор – 5. – Б., 2011. – 52 б.

Мында 52 беттен турат №74 – №78-инвентарлардагы ар түрауу жанрдагы фольклордук чыгармалар илимий сыйпаттамга алынган. 615-сыйпаттамалардан турат.

**Тил, адабият жана искусство маселелери. Илимий журнал.** – Бишкек, 2011. – №1.

Журналдын бул санына тил, адабият жана искусство таануу боюнча түрлүү тематикадагы илимий макалалар камтылган.

**2012**

**Кыргыз адабиятынын тарыхы. 4-том.** – Бишкек, 2012. – 436 б.

Бул китепке кыргыз элинин корком сөз опору байыркы мезгилдерде эле кол жазма формага ээ болгондугу жана ал кийинки доорлордо да кол жазма катары онуккондук тууралуу сөз болот. Байыркы жана орто кылымдагы ортос түрк жазма эстеликтеринен тартып XI–XVIII кылымдардагы кол жазма адабиятынын окулдору, XIX кылымдын орто ченинен XX кылымдын 30-жылдарына чейинки мезгили аралыгында чыгармаларын жаратышкан жазгыч ақындар туурасындагы кызыктуу илимий материалдар камтылган.

**Кыргыз адабиятынын тарыхы. 5-том.** – Бишкек, 2012. – 764 б.

Ақындар чыгармачылыгынын проблемалары ар дайым жандуу табигыйлуулугу жана актуалдуулугу менен айырмаланып келет. Учурдуи талабына ылайык кыргыз эл ырчыларынын жалпы чыгармачылыктарына кайрадан терең үцүлүп, корком-эстетикалык критерийден баа берүү зарылдыгы жаралды. Мына ошол себептен улам бул томго мурда тантакыр сөз кылынбаган ақындар поэзиясынын окулдору да алгач жоку киргизилген. Китепке 48ден ашуун портрет жана илимий макалалар киргэн.

**Кыргыз адабиятынын тарыхы. 6-том.** – Бишкек, 2012. – 764 б.

«Кыргыз адабиятынын тарыхынын» алтынчы томунда улуттук жазма адабиятбыздын негизин түзүүгө жана анын профессионалдык деңгээлине көтөрүлүшүнө орчуудуу салым кошкон сүрөткерлердин чыгармачылык порта орун алған келген идеологиялык кошундулардан арылтып, корком-дук-эстетикалык критерийлерди жетекчиликке алууга аракеттенишкен. Китепке 31 портрет киргэн.

**Кыргыз адабиятынын тарыхы. 7-том.** – Бишкек, 2012.

«Кыргыз адабиятынын тарыхынын» бул 7-томуна 50–60-жылдары адабиятбызга келип кошулган муундуун окулдорунун чыгармачылык портреттери берилген. Бардыгы болуп 31 портрет киргэн.

**Кыргыз адабиятынын тарыхы. 8-том.** – Бишкек, 2012.

**Кыргыз адабияттынын тарыхы.** – 9-том. – Бишкек, 2012.

Элдик поэмалар // «Эл адабияты» сериясынын 31-тому. Түзөн жана баш созун жазган Г.Орозова. – Бишкек, 2012. – 380 б.

«Эл адабияты» сериясынын 31 томуна кыргыздын «Аксаттын менен Кулмырза», «Ак Мактый», «Карагул ботом», «Жалайыр жалгыз» деген нукура элдик поэмаларынын бир кинчаша ванранттары жана Ак Бермет менен Качкан кыз жонундогу тарыхый ырлар киргэн. Мындан сырткары казак элинин «Козу Корпош, баян сулуу», «Кыз Жибек» поэмаларынын кыргыздарда айтылган версияларынан бирден үлгү жана чыгыш поэзиясынан келген «Бозжигит» поэмасы орун алган.

**Акматалиев А.** Рух дүйнөсү – «Манас» жана Айтматов. – Бишкек, 2012. – 320 б.

Китепке белгилүү адабиятчы А.А.Акматалиевдин адабият, тил жана маданият боюнча 2012-жылы мезгилдүү басма сөздө жарык коргон ой-пичирлери жана ырлары топтоштурулду.

**Жумабаев И.** Алыстан бараткан адабият. – Бишкек, 2012. – 9 б.т.

Жыйнакка киргэн макалаларда жана изиадоолордо XX кылымдагы улуттук адабият тарыхынын айрым барактарына жаңы кылымдагы улуттук адабият тарыхынын жаңы мезгили аралыгына кароого аракет жасалат.

**Тургунбаева Ж.** Драматургия турмуш күзгүсү. – Бишкек, 2012. – 144 б.

Китеп ақын-драматургдар Б.Жакиев, Ж.Садыков, Б.Өмүралiev, К.Мамбетакулов, М.Мамазанровалардын жана сынчы С.Байгазиевдин чыгармачылык портреттери кирди жана залкар жазуучубуз Ч.Айтматов-дун К.Мухамеджанов менен авторлоштукта жазган «Фудзиямадагы кадыр түн» драмасы талдоого алынды.

**Жакынбекова А.** Азыркы кыргыз прозасынын айрым маселелери. – Бишкек, 2012. – 10 б.т.

Китепте белгилүү жазуучу А.Саспаевдин чыгармачылыгына жана 60–70-жылдары улуттук адабиятбызга келген муундуун чыгармачылыгына ариалган адабий изиадоолор орун алган.

**Эдилова К. М.** Гапаровдун чыгармаларында адамдын корком сүрттөлүшү. – Бишкек, 2012. – 148 б.

Бул жыйнакта М.Гапаровдун чыгарманын эволюциялык проза жанрындагы чеберчилик маселелери жана драматургиясы изилденген.

**Мукасов М. Илимий сыпаттама** (Актан Тыныбеков менен Алмабек Тойчубековдордун варианттары боюнча). – Б., 2012. – 160 бет.

Белгилүү манасчылар А.Тыныбеков менен А.Тойчубековдор айткан эпостун варианттары көлөмү, көркөмдүк сапаты окуяларынын оригиналдуулугу жагынан башка варианттардан кем калышпайт. «Сыпаттамада» сюжеттик окуялар үзбөй маанисин бузбай берүүгө аракет жасалган.

**Егембердиева С. Кол жазмалардын илимий сыпаттамасы.** Фольклор – 9. – Б., 2012. 60 б.

Бул илимий сыпаттамага 93–116-инвентар номурлардагы элдик оозеки чыгармалардын ар түрдүү жанрлары сыпатталып жазылган. Китепке 733–803 номурлуу сыпаттамалар камтылган.

**Егембердиева С. Кол жазмалардын илимий сыпаттамасы.** Фольклор – 10. – Б., 2012. 60 б.

Китепте №117-№138 инвентарларда (папкаларда) сакталган ар түрдүү жанрдагы фольклордук чыгармалар сыпатталып жазылган. Алар №804–878-сыпаттамаларды камтыйт.

**«Манас» эпосунун тагдырын чечкен Бүткүл союздук илимий конференцияга 60 жыл** // Түзүүчү Н.Калыкова. – Вишкек, 2012. – 70 б.

1952-жылы уулуу эпосубуз «Манастин» тагдыры талашка түшүп, эки жаат болгон окумуштуулардын талаш-тартыш талкууларга бүткүл союздук илимий-конференцияда чыңдык жеңиш, элдик генийден жараглан эпосу-буздун элдиктүүлүгү сакталып калганын тастыктаалган материалдар.

**Научная конференция, посвященная изучению эпоса «Манас».** Составители: Б.Өмүров, Н.Калыкова. – Бишкек, 2012. – 38 б.

В сборнике вошли избранные тезисы докладов и содокладов Всесоюзной конференции, посвященная изучению эпоса «Манас» в 1952 году в г. Фрунзе.

**Манастиануучулар** // Түз. Н.Калыкова. – Б.: 2012. – 80 б.

Китеп белгилүү манастиануучулар С.Мусаев, К.Кырбашев, Э.Абдылаев, Р.Сарыпбековдордун жаркын элесине ариналып, алар туурасындагы макалалар камтылган.

**Акматов К. Чыгармалар жыйнагынын жети томдугу: I том.** Аңгемелер, тамсилдер, повесттер. – Б.: «Туар», 2012. – 408 бет.

Казат Акматовдун 7 томдугуна автордун ангемелери, повесттери, романдары, драмалары жана анын чыгармаларына жазылган сын-макалалар кирди.

**Акматов К. Чыгармалар жыйнагынын жети томдугу: II том,** Мезгили. Кунду айланган жылдар. – Б.: «Туар», 2012. – 544 бет.

Казат Акматовдун 7 томдугуна автордун ангемелери, повесттери, романдары, драмалары жана анын чыгармаларына жазылган сын-макалалар кирди.

**Акматов К. Чыгармалар жыйнагынын жети томдугу: III том.** Архат. – Б.: «Туар», 2012. – 528 бет.

Казат Акматовдун 7 томдугуна автордун ангемелери, повесттери, романдары, драмалары жана анын чыгармаларына жазылган сын-макалалар кирди.

**Акматов К. Чыгармалар жыйнагынын жети томдугу: IV том.** Тринадцать шагов Эрики Клаус. Окуялар, адамдар. – Б.: «Туар», 2012. – 460 бет.

Казат Акматовдун 7 томдугуна автордун ангемелери, повесттери, романдары, драмалары жана анын чыгармаларына жазылган сын-макалалар кирди.

**Акматов К. Чыгармалар жыйнагынын жети томдугу: V том.** Драмалар. – Б.: «Туар», 2012. – 392 бет.

Казат Акматовдун 7 томдугуна автордун ангемелери, повесттери, романдары, драмалары жана анын чыгармаларына жазылган сын-макалалар кирди.

**Акматов К. Чыгармалар жыйнагынын жети томдугу: VI том.** Рухий жан дүйнөнү бийиктикке көтөргөн чыгармалар: Адабий сын, пикир, илимий макалалар жыйнагы // Түз. – Ф.и.к. А.Урматова – Б.: «Туар», 2012. – 406 бет.

Кыргыз Эл жазуучусу, Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Казат акматовдун элге Кыргыз Эл жазуучусу, Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Казат акматовдун элге кецири белгилүү чыгармаларына жазылган адабий сын, пикир, илимий макалалардын жана жазуучунун жекече ой пикир, көз караштарынын жыйнагы.

**Акматов К. Чыгармалар жыйнагынын жети томдугу: VII том.** Макалалар жыйнагы. – Б.: «Туар», 2012. – 447 бет.

Кыргыз Эл жазуучусу, Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты. Казат акматовдун элге кецири белгилүү чыгармаларына жазылган адабий сын, пикир, илимий макалалардын жана жазуучунун жекече ой пикир, көз караштарынын жыйнагы.

**Асакеева Ж. Кыргыз адабиятынын маселелери** (К.Тыныстановдон Ч.Айтматовго чейин). – Б.: 2012. – 348 б.

Филология илимдеринин кандидаты, доцент Д.Ж.Асакееванын бул китебине кыргыз улуттук адабиятыбыз тууралуу ар кыл жылдары жазылган адабий макалалар топтолгон. Китеп кыргыз совет адабиятынын жаралышын, андагы ар түркүн жагдайлардын орун алыши, адабияттын актуалдуу маселелерин, Эгемендүүлүк жылдардагы улуттук адабияттын өнүгүшү анализдөөгө арналган. Кыргыз ақын-жазуучуларынын чыгармачылыктары, көркөм чыгармалар анализге алынбастан, Ч.Айтматов публицисттик ишмердүүлүгүнөн тартып, айрым публицисттердин изденүүлөр да сөзгө алынган. Кыргыз адабиятындагы эссе, элегия жанрларынын өнүгүшү адабият таануу илиминин мыйзам-ченемдүүлүктөрүнө ылайык анализденген. Адабият эркин өнүгүүгө бет алган жылдары адабиятка аралашкан, бирок, илимий изилдөөгө кецири тартыла элек М.Макенбаев, А.Алдашев сыйктуу жазуучулардын чыгармачылыктары да адабий талдоого алынган. Изилдөөдө илимий көз караш жана жеке пикир дүйниолук адабиятка, илимий эмгектерге таянуу аркылуу алдыга чыккан.

Кыргыз совет адабиятынын жаралыш жана өнүгүшү тууралуу жаңы маалыматтар, фактылар даректүү, илимий булактарга таянуу аркылуу ачылып, анализдин негизинде жыйнекталып берилген. Ошондой эле көркөм адабияттын өнүгүшүнүн ар кыл жагдайлары тууралуу башта айтыла элек маалыматтар камтылан.

2013

**«Манас» эпосу. Шапак Рысмендеевдин варианты.** – Бишкек: Туар, 2013.

Белгилүү манасчы Ш.Рысмендеевдин варианты бириңчи жолу жарыяланып жатат. Бул вариант «Манас» эпосунун варианттарын салыштырып изилдөөдө көмөкчү материал болуп берет.

**«Манас». Тоголок Молдоунун варианты боюнча.** – Бишкек: Туар, 2013.

Тоголок Молдо жазгыч ақын гана эмес, жазма манасчы да болуп саналат. Анын чыгармачылыгынын манасчылык болугү илимий чөйрөдө гана эсептелбесе, жалпы окурмандарга жете элек. Ал уулуу эпосубуздун үч бөлүгүн төң кагазга тушүрүп, академиянын Кол жазмалар фондусуна калтырып кеткен иинсан. Бул сунушталып жаткан «Манас» бөлүмүндө «Манастин

балалык чагы», «Чоң казат», «Кан казат», («Кичи казат») жана «Манастин ашы» деген эпизоддор камтылган.

**«Сейтек» Саякбай Карадаевдин варианты боюнча.** – Бишкек: Туар, 2013.

**Семетей:** Баатырдык эпос. «Манас» эпосунун экинчи болугү: 1-китеп. С.Карадаевдин варианты боюнча; Түз. А.Жайнакова, создуктуу түз. Р.Сарыпбеков; Сүрөттору Т.Герцендики. – Б.: Туар, 2013. – 1432 б.

**«Семетей».** Саякбай Карадаевдин варианты боюнча. 2-том. – Бишкек: Туар, 2013.

Экинчи китеп залкар манасчы Саякбай Карадаевдин айтуусу боюнча Семетейге таандык окуялар толук баяндалып, анын өлүмү менен аяктайт.

**Акматалиев А.** Кыргыз тили, «Манас» жана Айтматов. – Бишкек, 2013. – 440 б.

А.Акматалиевдин залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына арналган «Кыямат», «Касандра тамгасы», «Тоолор кулаганда» романдары, жарык корбөгөн «Чоор жана жер» чыгармасы тууралуу илимий эмгектери жана 2012-жылдын ноябрь айынан 2013-жылдын октябрь на чейинки мезгилде кыргыз тили, адабият, «Манас» эпосу жөнүндө жазған жаңы макалалары, берген маектери орун алган.

**Акматалиев А.** Чыңгыз Айтматов. Бишкек.: «Туар», 2013. – 480-6. (англ, француз, немец тилдеринде).

**Акматалиев А.** Чыңгыз Айтматов: Человек и вселенная. – Бишкек: «Илим», – 2013-500 б. (орус тилинде).

**Асаналиев К.** Адабий Айкаш. – Бишкек, 2013.

Китепте эл жазуучусу, залкар сынчы, чоң илимпөз, чыгаан педагог, филология илимдеринин доктору, профессор Кеңешбек Асаналиевдин басып откон жолу озү тарабынан баяндалуу менен кыргыз адабиятынын айрым бир козго урунтуу учурлары кецири берилет.

**Асаналиев К.** Чыңгыз Айтматов – адабий доор. – Бишкек, 2013.

Бул эмгекте кыргыздын социалдык-коомдук жана маданий турмушунда «тоолор ордунан кочуп» «дайралар нурун өзгөртүп» жаткан учурда, чындык менен кызылдай калп, ак менен бүтүндөй кара каралашып, чаң-топоң түшүп жаткан учурда жазылган. Автор мына ушундай учурда бир гана максатты, нукура чындыкты бардык болгон жалган, кали корунуштордан ажыратып, аныктоо максатын көздөгөн.

**Жакиниев О.** «Манас» училиги жөнүндө «Бийниктик», 2013. – 180 б.

Бул китепте адабиятчынын манасчы Шапак Рысмендиевдин варианты боюнча жазган илимий эмгеги биринчи ирет жарыяланып жатат.

**Исмаилов Ж.** Ақындар чыгармачылығындагы өмүр жана өлүм проблемасы. – Бишкек, 2013.

Эмгекте ақындар чыгармачылығынын айрым маселелери көтөрүлүп, ақындардын адам баласынын төрөлгөнүнөн тартып, ар бир жаш курагына жана адам баласы өлгөндөгү салттуу ырларынын аткарылышы изилдөөге алынган.

**Кыдырбаева Р. З.** «В начале было слово». – Б. – 2013.

В настоящем труде обосновываются особенности воспроизведения героической эстетики эпоса «Манас», способы воссоздания устного художественного Слова, в сравнительно-сопоставительном плане с тюрко-монгольским эпосом, раскрывается специфика эволюционной трансформации кыргызского эпоса с процессом вхождения народа в ислам. Рассматривается жанр кошока (причитаний) как особая архаическая форма кыргызского фольклора.

**Кыргызский героический эпос «Манас», «Семетей», «Сестек».** Манасоведение. Хрестоматия Часть П./Сост.: М.А.Рудов, А.К.Исаева – Бишкек: КРСУ, 2013. – 404 с.

**Орозова Г.** «Кулмырза менен Аксаткындын» изи менен Кубат бийдин тарыхына карай. – Б. – 2013-ж.

Изилдөө Кубат бийдин (1960/1700 – 1761) 320 жылдыгына арналып, тарыхый инсандын өмүр жолу, саясий иши мердиги жана кыргыз фольклорундагы «Кулмырза менен Аксаткын» поэмасындагы Кубат бийдин тарыхый негизи туурасында жазылган.

**Түрк тарбиясы. Антология.** / Түзүүчү катары А.Акматалиев, Н.Й.саева. – Алматы: Интеллсервис, 2013. – 1004 б.

«Түрк тарбиясы» деп аталган антология түрк элдеринин фольклор дук чыгармаларынан, профессионал адабиятынан, балдар адабиятынан жана түрк элдеринен чыккан алсак Коркут Ата, Аль-Фараби, Ахмет Ясави, Низами, Абай Кунанбаев, Токтогул Сатылганов, Чыңгыз Айтматов сыйктуу ойчулдар, залкар инсандардын таалим-тарбиялык адабий мурастарынан алынган үзүндүлөр топтолгон. Ал эми тарбиянын өзөктүү маселелерине арналган түрк таанучу окумуштуулардын илимий макалалары өзүнчө бөлүмгө топтоштурулган.

Бешик тарбиясы, каада-салт, үрп-адат, адамгерчилик-ыйман тарбиясы, баатырдык, патриоттук тарбиясы, эмгек деген рубрикалардан турган

бул эмгекте азыркы жаштарды улуттук рухта, патриоттук сезимде тарбиялоого, даңктуу ата-бабаларынын калган элдик каада-салттарын сактоого, аларды жайылтууга үндөйт. Бул эмгек түрк тарбиясынын тарыхынан, элдин философиясынан, маданиятынан, саясий жана идеологиялык түшүнүктөрүнөн кабар берет.

**Улуттук идеология: кыргыз тили жана адабияты.** – Бишкек, 2013.

Жыйнакка улуттук идея, улуттук идеология туурасындагы кыргыз тили жана адабиятынын айрым проблемаларынын алкагында жазылган макалалар кирген.

**Егембердиева С.** Кол жазмалардын илимий сыпататмасы. Фольклор – 11. Бишкек 2013ж. 64 б.

Китепте №139-№149 инвентарлардагы ар түрауу фольклордук материалдар илимий сыппаттамага алынган. Алар №879–964 номурлуу сыппаттамалардан турат.

**Akmataliev Abdyldajan. Chyngyz Aitmatov: Lift and creative work The book devoted to the 85 th anniversary of world famous writer of XX-XXI century Chyngyz Aitmatov.**

2014

**Акматалиев А.** Белое облако Чингиза Айтматова. – Бишкек: «Уу тоолор», 2014 – 164 б.

Данная книга содержит материалы бесед, интервью автора О непрекращающем значении творчества Ч.Айтматова, его художественных и гражданских позициях, взаимоотношениях с властьимущими и простыми людьми, нашем сегодняшнем отношении к великому сыну Земли.

**Сооронов О.** Биз билген жана биз биле элек Токтогул. – Бишкек, – 2014. – 221 б.

Белгилүү адабиятчы жана кол жазма иликтөөчү Омор Соороновдун бил китеби керемет талантка эгедер, улуу акын жана композитор токтогул Сатылгановдун 150 жылдыгына арналып, ал туурасындагы алиге белгисиз факты-материалдарды камтып, ар бир айтылган сөздүн, козголгон окуя, ой-тыянактарды адрестери так көрсөтүлгөн. Окурмандар өз заманында филармониянын ролун аткарып, Арка-Анжиян аймагынын көңүлүн ачкан, угуучулар менен көрүүчүлөрдүн баарына жаккан улуу Токтогулдун өмүр жолу, чыгармачылык өнөрканасы жана жарыялана элек чыгармалары

менен таанышып, ал жашаган доордогу кыргыздарын жалпы тарыхынан да кабардар болушат.

**Кошмоков К. М.** Кашгаринин «Түрк тилдеринин сөздүгү» аттуу улуу мурасындагы макал-ылакап, ырлар, кошоктор. – Бишкек – 2014. – 313 б.

Китепте М.Кашгаринин «Түрк тилдеринин сөздүгүндөгү» макал-ылакап, кошок, тарыхый жана элдик ыр сыйктуу адабий мурастар өзүнчө бөлүнүп, иретке салынып берилген.

**Мукасов М.** Илимий сыйпарттама (Сагынбай Орозбаковдун варианты боюнча) – Бишкек, – 2014. – 268.

Улуу манасчы Сагымбай Орозбаков айткан «Манас» үчилигинин биринчи бөлүмү («Манас») башка манасчыларга караганда көлөмү, көркөмдүк деңгээлинин кол жеткис бийиктиги, теңдешсиз көлөмү менен жалпы адамзаттык руханий казынада ардактуу орундардын бири эзелеген уникаддуу көрүнүш. Аны окумуштуулар дүйнөсү өзгөчө орунга кооп, жогору баалашат. Улуу манасчы Сагынбай Орозбак уулунун варинатынын академиялык басылышы дүйнө элдеринин бул чыгармага кызыккан өкулдөрүнө «Манастын» терең мазмунунун, жогорку көркөмдүк касиеттерин, улуттук өзгөчөлүгүн таасын көрүп, терең түшүнүүгө көмөк болмокчу. Эпостун тексттери толук түрдө биринчи жолу жарыяланып жатат.

Сооронов О. «Мен билген «Мажмуу атут-таварих» – Бишкек, – 2014. – 105 б.

Китепте «Мажмуу-атут таварихтеги» Мухаммат пайгамдардын урпактары болгон имамдар, сейиттер, кожолор, атактуу Чыңгыз хан, Амир темир жана Нух пайгамбардан берки кыргыз санжырасы, баатыр Манас сөзгө алынган. Кыргыз тарыхынын айрым сырлары алынган.

**Эсенаман /Түзг.: Таштаналиев Б., Токторов М., Керимбеков А.** – Бишкек, 2014. – 317 б.

Ак таңдай акын Эсенаман Жалгаш уулунун ырлары, айтыштары алгачкы ирет өзүнчө китеп болуп жарык көрүп жатат. Жыйнакка жез таңдай акын Эсенаман, анын кызы Ырыскүл, уулу Үмөталынын чыгармачылыгына арналган адабий иликтөөлөр да кирген.

**Токтогул энциклопедиясы.** – Б.: «Туар», 2014. – 548 б.

XIX кылымдын чолпон жылдызы, кыргыз улуттук адабиятынын класиги Токтогул Сатылгановдун өмүрү жана чыгармачылыгына арналган, тарыхый мааниси бар эмгек болуп эсептелет.

**Токтогулдуу тандалган чыгармалары** (Түзг. А. Акматалиев, О. Сооронов). – Бишкек: «Туар», 2014. – 300 б.

Китеп улуу демократ – акындын 150 жылдык юбилейине арналып, акындын чыгармаларынын тандалмалары киргизилген.

**Кедейкан** (Түзг. А. Акматалиев, О. Сооронов). – Бишкек: «Туар», 2014. – 165 б.

Бул китеп тоо булбуу Токтогулдуун айткан көптөгөн кенже эпосторунун бири – «Кедейканын» 1938 –жылы чыккан алгачкы китебине салыштырылып даярдалган толук варианты болуп саналат.

**«Манас».** С. Орозбаков. – VII том, /Түзг. С. Мусаев. – Бишкек: «Туар», 2014. – 900 б.

Кыргыз элинин улуу мурасы, улуттук сыймыгы болгон «Манас» эпосу мазмунунун кенендиги, баяндаган ой-түшүнүктөрүнүн тереңдиги, көркөмдүк деңгээлинин кол жеткис бийиктиги, теңдешсиз көлөмү менен жалпы адамзаттык руханий казынада ардактуу орундардын бири эзелеген уникаддуу көрүнүш. Аны окумуштуулар дүйнөсү өзгөчө орунга кооп, жогору баалашат. Улуу манасчы Сагынбай Орозбак уулунун варинатынын академиялык басылышы дүйнө элдеринин бул чыгармага кызыккан өкулдөрүнө «Манастын» терең мазмунунун, жогорку көркөмдүк касиеттерин, улуттук өзгөчөлүгүн таасын көрүп, терең түшүнүүгө көмөк болмокчу. Эпостун тексттери толук түрдө биринчи жолу жарыяланып жатат.

Бул VI китептин түздөн-түз уландысы. VII китепте эпостун «Көзкамдар окуясы» аттуу салттык бөлүмү толук жана ага байланыштуу айтЫЛГАН бир нече эпизоддор орун алган.

**«Манас».** С. Орозбаков. VIII том. /Түзг. С. Мусаев. – Бишкек: «Туар», 2014. – 890 б.

Кыргыз элинин улуу мурасы, улуттук сыймыгы болгон «Манас» эпосу мазмунунун кенендиги, баяндаган ой-түшүнүктөрүнүн тереңдиги, көркөмдүк деңгээлинин кол жеткис бийиктиги, теңдешсиз көлөмү менен жалпы адамзаттык руханий казынада ардактуу орундардын бири эзелеген уникаддуу көрүнүш. Аны окумуштуулар дүйнөсү өзгөчө орунга кооп, жогору баалашат.

Улуу манасчы Сагынбай Орозбак уулунун варинатынын академиялык басылышы дүйнө элдеринин бул чыгармага кызыккан өкулдөрүнө «Манастын» терең мазмунунун, жогорку көркөмдүк касиеттерин, улуттук өзгөчөлүгүн таасын көрүп, терең түшүнүүгө көмөк болмокчу. Эпостун тексттери толук түрдө биринчи жолу жарыяланып жатат.

Бул VIII китеп VII түздөн-түз уландысы. VIII китепте эпостогу негизги окуялардын бириб олгон «Көкөтөйдүн ашы» жана «Чоң чабуул» (Чоң казат) жайгаштырылган.

**Кыргыз адабиятынын тарыхы.** – X том. Коллектив. – Бишкек: «Полиграфресурс», 2014. – 450 б.

Бул китепте ақын-жазуучулардың чыгармачылығы жөнүндө обзордук мұноздөгү қыскача ой-пикирлер камтылған. Эмгек мугалимдерге жана студенттерге окуу куралы катары арналат.

**Мұкасов М. Элдік мұрастар – әлге.** – Бишкек, 2014. – 138 б.

Жыйнакта «Манас» эпосунун ар кыл маселелери жана жыйнакта «Манас» эпосунун ар кыл маселелери жана Жеңижок, Корғол сыйктуу ақындардың чыгармачылығына арналған макалаларга орун берилди.

**Егембердиева С. Кол жазмалардың илимий сыппаттамасы. Фольклор – 12.** – Б.: 2014-ж.

Китепче 965-ден 1047-сыппаттамаларды чейин камтыйт. Анда 150-инвентардан тартып, 165-инвентарга чейин сыппаттап жазылған. Фольклорғо тиешелүү ар түрдүү жанрлар камтылған. «Кыргыз адабиятынын жыйноо жолдору» деген темадан баштап, Токонбай Айтгелдиевдин айтуусундагы «Семетей» менен бүтөт. Китеп 63 беттен турат.

**«Түрк өнөрү» антологиясы.** – Астана, 2014 // Түзүүчүлөр: Кадырманбетова А., Ыйсаева Н.

«Түрк өнөрү» деген ат менен басылып чыккан антологияда түрк элдеринин көөнө доолордан жаңы заманга чейин кол өнөрчүлүк, элдік музыка жана археологиялық эстеликтери тууралуу жазылған иликтөөлөр орун алған. Антологияда Түрк тилдүү калктардың ЮНЕСКО нун тизмесине киргөн материалдык жана руханий баалуулуктары туурасындағы маалыматтар бар.

2015

**Акматалиев А. Айтматов жөнүндө күндөлүктөн.** – Б.: «Бийикти克 плюс», 2015. – 280 б.

Китепте окумуштуу улуу жазуучу менен өмүрдө сапарлаш болуп жүргөн күндөрүн чагылдырып, жазуучунун көпчүлүк окурмандарга белгисиз жашоосун ачып берет.

**Акматалиев А. Балдарга арналған ырым-жырымдар: үйлөнүү үлпөт салты жана ыры.** – 2-бас. – Б.: «Бийиктик плюс», 2015. – 144 б.

Эмгекте балдарга арналған ырлар, салт, ырым-жырымдар менен кыргыз элинин үйлөнүү үлпөтүнүн салты, үрп-адаты, ырым-жырымы фольклор, этнография, ақындар поэзиясы жана профессионалдык адабияттың материалдарынын негизинде бириңчи жолу көнсөри планда анализденді,

ошону менен бирге илимий системага салынып, илимий-популярдуу мұнездө берилди.

**Акматалиев А. «Мы все в одной лодке».** – Б.: «Улув тоолор», 2015. – 168 стр.

Данная книга содержит материалы бесед, интервью автора о непрерывном значении творчества Ч.Айтматова, его художественных и гражданских позициях, взаимоотношении к великому сыну Земли.

**Акматалиев А. Акаматалиевдин илимий мектеби.** «Илим». – Б.: 2015. 168 б.

Китепте окумуштуу улуу жазуучу менен өмүрдө сапарлаш болуп жүргөн күндөрүн чагылдырып, жазуучунун көпчүлүк окурмандарга белгисиз жашоосун ачып берген.

**Акматалиев А. Манас жана Айтматов – менин руханий канатым.** – Б., 2015. – 154 б.

Китепте белгилүү адабиятчы А.Акматалиевдин 2013-2014-жылы жарык көргөн ой-пикирлери жана макалалры топтоштурулган.

**Орозова Г. Кыргыз элдік поэмаларынын табияты (Жанр. Сюжет. Историзм).** Монография. – Б.: «Улув тоолор», 2015. – 356 б.

Илимий эмгекте кыргыздын нукура элдік поэмаларынын жанрдық өзгөчөлүгү, сюжети, историзм маселеси жана фольклор менен тарыхтын катышы сыйктуу проблемалар илимий-теориялык пландар каралған.

**Орозова Г. Кыргыз өлөндөрү.** – Б.: «Улув тоолор», 2015. – 148 б.

Китепте кыргыз фольклорундагы өлөң жанры бириңчи жолу изилдөөгө алынып, өлөндөрдүн табияты, жазылуу, жыйналуу тарыхы, тарыхый баштасы, түзүлүшү, поэтикасы сыйктуу проблемалар каралған. Изилдөөнүн аягына кыргыз өлөндөрүнүн тексти тиркеме түрүндө берилген.

**Мұкасов М. Илимий сыппаттама (Сейдене Молдокееванын варианты боюнча).** – Б.: «Бийиктик плюс», 2015. 164 б.

Семетейчи Сейдене Молдокеева аялдар арасынан чыккан бириңчи манасчы катары коомчулукка белгилүү. Ал айткан вариант көлөмү чакан болсо да, көркөмдүгү, айрым окуялардың өзгөчөлүгү боюнча негизги вариантардан айырмаланып турат.

**Осмоналиев М. Калыгул Бай уулунун мұрастары жана ақындар чыгармачылығында жалпылыктар.** – Б.: 2015, – 144-б.

Монографияда «Замана» темасынын негизги өкүлү Калыгул Бай уулунун мұрастары жана «заман» темасынын ырдан келген ақындарбызыздын

бири-бирине тийгизген таасирлери, андагы жалпылыктар жана айырмачылыктар илмий электен өткөрүлүп жана чечмеленип, уууттук маданияттыбыз менен адабияттыбыздын ордун ачып көрсөтүү илмий изилдөөгө алынган.

**Жайнакова А.** Манаңчылар (Ш.Рысмендиев менен А.Рысмендиевдин варианттарынын мисалында). – Б.:»Улуу тоолор», 2015. – 200 б.

Китепте маансчылардын ортосундагы чыгармачылык байланыштар тууралуу сөз болот.

«Манас» сөздүгү. – Б., 2015. – 286 б.

«Манас» сөздүгүндө С.Орозбаков, С.Каралаев, Ш.Рысмендиев, Тоголок Молдо, Ш.Азизов ж.б. манаңчылардын варианттарындағы кездешкен бүгүнкү күндө көп колдонулбаган пасивдүү сөздөргө, архаизмдерге, историзмдерге, башка тилден киргөн сөздөргө түшүндүрмө берилген.

**Алыкул Осмонов энциклопедиясы.** – Б., 2015. – 640 б.

Энциклопедияга кыргыз поэзиясынын жаңы доорун ачкан, ботончо таланттуу акын Алыкул Осмоновдун омурү жана чыгармачылыгына байланыштуу маалыматтар камтылган.

**Көлбаева М.** Замана адабиятынын өнүгүшү. – Б., 2015. – 160 б. Бул окуу куралда кыргыз адабиятындағы «замана» поэзиясынын жарапыш шарттары, генезиси, поэтикалык өзгөчөлүктөрү, коншулаш элдердин ырчылык поэзиясындағы бул темадагы ырлар салыштырма мүнөздө иликтөгө алынган.

**Кыргыз Республикасынын 2014–2020-жылдары Мамлекеттик тилди опкүтүрүүнүн жана тил саясатын оркундоттүүнүн улуттук программасынын негизинде жарык коргон китептер:**

#### «Эл адабияты» сериясы

1-том: Кожожаш. – Б., 2015. – 254 б.

2-том: Эр Төштүк. – Б., 2015. – 562 б.

3-том: Эр Табылды. – Б., 2015. – 385 б.

4-том: Жаныш, Байыш. – Б., 2015. – 565 б.

5-том: Курманбек. – Б., 2015. – 263 б.

6-том: Олжобай менен Күннүмжан. – Б., 2015-ж – 392 б.

7-том: Жоодарбешим. – Б., 2015. – 339 б.

8-том: Саринжи, Бокой, Кыз Сайкал. – Б., 2015. – 424 б.

9-том: Жаңыл Мырза. – Б., 2015. – 265 б.

10-том: Мендирам, Сейитбек. – Б., 2015. – 296 б.

#### «Залкар ақындар» сериясы

1-том: Кетбука, Асан кайты, Токтогул ырчы, Калыгул, Арстанбек. – Б., 2015. – 296 б.

2-том: Калмырза, Чоңду, Эсенаман, Үмөтаалы. – Б., 2015. – 420 б.

3-том: Жеңиек. – Б., 2015. – 376 б.

4-том: Музооке, Айтыке, Коргол, Эшмамбет. – Б., 2015. – 260 б.

5-том: Токтогул. – Б., 2015. – 304 б.

6-том: Тоголок Молдо, Алдаш Молдо. – Б., 2015-ж – 350 б.

7-том: Калык, Осмонкул. – Б., 2015-ж. – 330 б.

#### «Оқурмандардын китеп текчеси» сериясы

1-том: Б.Калпаков, Б.Кененсарин, С.Карачев, Ш.Коконов, К.Тыныстанов. – Б., 2015. – 480б.

2-том: Аалы Токомбаев. – Б., 2015. – 480 б.

3-том: Мукай Элебаев. – Б., 2015. – 480 б.

4-том: Касымалы Баялинов. – Б., 2015. – 678 б.

5-том: Жоомарт Боконбаев. – Б., 2015. – 530 б.

6-том: Темиркул Үметалиев. – Б., 2015. – 515 б.

7-том: Түгөлбай Сыдыкбеков. – Б., 2015. – 476 б.

8-том: Түгөлбай Сыдыкбеков. – Б., 2015. – 560 б.

9-том: Кубанычбек Маликов. – Б., 2015. – 470 б.

10-том: Жусуп Тұрусбеков, Күсейин Эсекожоев. – Б., 2015. – 500 б.

#### «Айтыш» сериясы

1-том: Айтыш, 1-том. – Б., 2015. – 480 б.

2-том: Айтыш, 2-том. – Б., 2015. – 480 б.

3-том: Айтыш, 3 том. – Б., 2015. – 480 б.

«Манас» энциклопедиясы, 1-том. – Б., 2015. – 704 б.

Кыргыз адабиятынын тарыхы. – Б., 2015. – 548 б.

Азыркы кыргыз адабияты. – Б., 2015. – 548 б.

2016

**Акматалиев А.** Эмбириондон Ак булатка карай... (Адабияттагы айрым ойлор). – Б.: «Ууу тоолор», 2016. – 188 б.

Китепте автордун жаңы жазылган макалалары жана берген маектери орун алган. Мында «Манас» эпосу, акындар чыгармачылыгы жана профессионалдық адабияттын айрым маселелери талдоого алынган.

**«Манас»: Саякбай энциклопедиясы.** – Б., 2016. – 1260 б.

Энциклопедияга таланттуу айтуучу, феномен манасчы С.Каралаевдин манасчылык өнөрүне, өмүр жолуна, ал айткан мурастарга байланыштуу түрдүү материалдар камтылган.

**Акматалиев А.** Мен сапарга жалгыз жол тартпаптырмын. – Б., 2016. – 296 б.

Китепке академик А.Акматалиевдин 60 жылдык маракесине арналган күттүктоолор, илимий макалалар жана шакирттеринин пикирлери топтолгон.

#### «Эл адабияты» сериясы

- 11-том. Кедейкан, Шырдақбек. – Б., 2016. – 445 б.
- 12-том. Көкүл, Караб-Көкүл. – Б., 2016. – 447 б.
- 13-том Эр Эшим, Макал-лакаптар. Б., 2016-ж – 465 б.
- 14-том. Эр Солтоной, Жаманкара. – Б., 2016. – 526 б.
- 15-том. Элдик поэмалар. – Б., 2016. – 568 б.
- 16-том. Кыргыз эл кошоктору. – Б., 2016. – 570 б.
- 17-том. Тарыхый ырлар. – Б., 2016. – 528 б.
- 18-том. Ак Мөөр, Алп Тобок. – Б., 2016. – 492 б.
- 19-том. Санат, насаат ырлары. – Б., 2016. – 472 б.
- 20-том. Каада-салт, ырым-жырым. – Б., 2016. – 558 б.

#### «Залкар акындар» сериясы

- 8-том. Балык, Солтобай, Жаныш. – Б., 2016. – 492 б.
- 9-том. Молдо Кылыч. – Б., 2016. – 496 б.
- 10-том. Молдо Нияз. – Б., 2016. – 526 б.
- 11-том. Барпы Алыкулов. – Б., 2016. – 540 б.
- 12-том. Нурмолдо, Боогачы. – Б., 2016. – 534 б.
- 13-том. Ысак Шайбеков. – Б., 2016. – 580 б.

14-том. Алымкул, Токтонаалы, Ысмайыл. – Б., 2016. – 586 б.

15-том. Токтосун, Эстебес, Ашыраалы. – Б., 2016. – 582 б.

#### «Окурмандар китеп текчеси»

- 11-том: К.Жантөшев. Каныбек (1). – Б., 2016. – 725 б.
- 12-том: К.Жантөшев. Каныбек (2). – Б., 2016. – 855 б.
- 13-том: У.Абдукаимов. – Б., 2016. – 732 б.
- 14-том: А.Токтомушев. – Б., 2016. – 411 б.
- 15-том: А.Осмонов. – Б., 2016. – 478 б.
- 16-том: К.Каимов. – Б., 2016. – 510 б.
- 17-том: Н.Байтемиров. – Б., 2016. – 577 б.
- 18-том: Т.Абдыромунов. – Б., 2016. – 592 б.
- 19-том: Р.Шүкүрбеков. – Б., 2016. – 488 б.
- 20-том: М.Алыбаев. – Б., 2016. – 704 б.

#### «Айтыши» сериясы

4-том: Айтыш, 4-том. – Б., 2016. – 488 б.

5-том: Айтыш, 5-том. – Б., 2016. – 421 б.

«Манас» энциклопедиясы. 2-том. – Б., 2016. – 470 б.

#### Семетей эпосу. С.Каралаевдин варианты боюнча

- «Семетей» С.Каралаев 2-ките. – Б., 2016-ж. – 496 б.
- «Семетей» С.Каралаев 3-ките. – Б., 2016-ж. – 612 б.
- «Семетей» С.Каралаев 4-ките. – Б., 2016-ж. – 540 б.
- «Семетей» С.Каралаев 5-ките. – Б., 2016-ж. – 608 б.
- «Семетей» С.Каралаев 6-ките. – Б., 2016-ж. – 576 б.

2017

**Мукасов М.** Илимий сыппаттама (Саякбай каралаев айткан «Манас» эпосу боюнча). – Б.: «Ууу тоолор», 2017. – 112 б.

Манасчы Саякбай Каралаев айткан «Манас» эпосунун түп нускаласы кол жазмалар бөлүмүндө сакталып турат. Мына ошол материалдарга

илимий сыйраттамалар жүргүзүлүп, кара сөз түрүндө кыскача мазмуну чагылдырылган.

**Манас эпосу. С.Орозбаковдун варианты. – Б.: 2017.**

Китеп түркчө, кыргызча тилдеринде жарык көргөн. Бул китеп – 2017-жылы 150 жылдыгы кеңири белгиленип жаткан атактуу акын Сагымбай Орозбаковдун версиясында «Манас» эпосунун түрк тилине толугу менен кеторулган биринчи басылыш. Сагымбай Орозбаковдун сюжеттик толуктугу жана жогорку көркөмдүгү менен айырмаланган «Манас» эпосунун эң көлөмдүү, көркүү вариантынын айтуучусу катары атагы чыккан. Анын варианты фольклорчу окумуштуулардын арасында кыргыздын баатыр эпосунун классикалык версиясы болуп таанылган.

**«Семетей». Баатырдык эпос. – Б., – 2017. – 576 б.**

Эпостун 6-китебине залкар манасчы Саякбай Карадаевдин айтуусу боюнча Семетейдин Конурбай менен сүйлөшкөнү, Күлчоро Коңурбайдын, Эзкаранын башын чапканы, акырында Семетейдин өлүмү менен окуя толугу менен жыйынтыкталган. башын чапканы, акырында Семетейдин өлүмү менен окуя толугу менен жыйынтыкталган.

**Текешова М. Кыргыз-казак адабий байланышынын жаңы этабы. – Б., 2016. – 140 б.**

Китепте кыргыз-казак өнөрпоздорунун чыгармачылык байланыштары каралат.

**Сырдыбаева Р. Поэтика прозы Чингиза Айтматова в свете мультикультурных взаимосвязей. – Б., 2017. – 220 стр.**

В исследовании кандидата филологических наук Р.Сырдыбаевой выявлены особенности поэтики прозы народного писателя КР Ч.Айтматова в свете мультикультурных взаимосвязей. Проанализированы особенности мультикультурного контекста мирового искусства, значение художественных средств музыки, театра, изобразительного, киноискусства в арсенале его литературного и публицистического творчества.

**Орусча-кыргызча сөздүк, 3-том. – Б., 2017.**

**Орусча-кыргызча сөздүк, 4-том. – Б., 2017.**

**«Эл адабияты» сериясы**

**21-том. Жомоктор (жаныбарлар тууралуу). – Б., 2017. – 556 б.**

**22-том. Кереметтүү жомоктор. Б., 2017-ж. – 552 б.**

**23-том. Турмуштук жомоктор. – Б., 2017. – 567.**

**24-том. Байтик баатыр баяны. – Б., 2017. – 544 б.**

**25-том. Учкул сөздөр, тамсилдер. – Б., 2017. – 604 б.**

**26-том. Миғ, уламыш, легенда. – Б., 2017. – 632 б.**

**27-том. Элдик оюндар, дин ырлары, күү ырлары. – Б., 2017. – 570 б.**

**28-том. Сүйүү ырлары. – Б., 2017. – 608 б.**

**29-том. Балдар фольклору. – Б., 2017. – 596 б.**

**30-том. Чет элдик кыргыздардын фольклору (Тажикистан, Өзбекстан, Кытай, Түркия). – Б., 2017. – 576 б.**

**«Айтыш» сериясы**

**Айтыш 6-том. – Б., 2017. – 512 б.**

**Айтыш 7-том. – Б., 2017. – 544 б.**

**«Оқурмандар китеп текчеси»**

**21-том: Айткулу Убukeев. – Б., 2017. – 587 б.**

**22-том: Тенти Адышева. – Б., 2017. – 321 б.**

**23-том: Мавлянов Жунай. – Б., 2017. – 606 б.**

**24-том: Зуура Сооронбаева. – Б., 2017. – 496 б.**

**25-том: Чыңгыз Айтматов. – Б., 2017. – 520 б.**

**26-том: Чыңгыз Айтматов. – Б., 2017. – 513 б.**

**27-том: Чыңгыз Айтматов. – Б., 2017. – 516 б.**

**28-том: Аман Саспаев. – Б., 2017. – 629 б.**

**29-том: Сагындык Өмүрбаев. – Б., 2017. – 621 б.**

**30-том: Смар Шимеев, Бакы Өмүралиев, Шатман Садыбакасов, Жапаркул Алыбаев. – Б., 2017. – 639 б.**

**«Манас» сериясы**

**«Манас». Тоголок Молдонун варианты. – Б., 2017. – 744 б.**

**«Семетей». Тоголок Молдонун варианты. – Б., 2017. – 420 б.**

**«Семетей, Сейтек». Тоголок Молдонун варианты. – Б., 2017. – 488 б.**

**«Манас». М.Чокмировдун варианты. – Б., 2017. – 548 б.**

**«Семетей». М.Чокмировдун варианты. Б., 2017-ж. – 580 б.**

**«Семетей, Сейтек». М.Чокмировдун варианты. Б., 2017-ж. – 396 б.**

- «Семетей», 1-китеп. Ж.Кожековдун варианты. – Б., 2017. – 496 б. – 496 б.
- «Семетей», 2-китеп. Ж.Кожековдун варианты. – Б., 2017. – 496 б. – 500 б.
- «Манас», «Семетей». А.Рысмендиевдин варианты. – Б., 2017. – 602 б.
- «Манас». М.Мусулманкуловдун варианты. – Б., 2017. – 728 б.
- «Семетей», «Сейтек». М.Мусулманкуловдун варианты. – Б., 2017. – 448 б.
- «Манас». – Б.Сазановдун варианты. – Б., 2017. – 668 б.
- «Семетей». Б.Сазановдун варианты. – Б., 2017. – 616 б.
- «Семетей», «Сейтек». Б.Сазановдун варианты. – Б., 2017. – 460 б.

#### *Айтматов энциклопедиясы*

- Айтматов энциклопедиясы, 1-том. – Б., 2017. – 972 б.
- Айтматов энциклопедиясы, 2-том. – Б., 2017. – 932 б.
- Айтматов энциклопедиясы, 3-том. – Б., 2017. – 850 б.

#### *Кыргыз- адабиятынын тарыхы 10 том*

- Кыргыз адабиятынын тарыхы, 1-том. – Б., 2017-ж. – 708 б.
- Кыргыз адабиятынын тарыхы, 2-том. – Б., 2017-ж. – 676 б.
- Кыргыз адабиятынын тарыхы, 3-том. – Б., 2017-ж. – 688 б.
- Кыргыз адабиятынын тарыхы, 4-том. – Б., 2017-ж. – 464 б.
- Кыргыз адабиятынын тарыхы, 5-том. – Б., 2017-ж. – 776 б.
- Кыргыз адабиятынын тарыхы, 6-том. – Б., 2017-ж. – 688 б.
- Кыргыз адабиятынын тарыхы, 7-том. – Б., 2017-ж. – 728 б.
- Кыргыз адабиятынын тарыхы, 8-том. – Б., 2017-ж. – 624 б.
- Кыргыз адабиятынын тарыхы, 9-том. – Б., 2017-ж. – 768 б.
- Кыргыз адабиятынын тарыхы, 10-том. – Б., 2017-ж. – 556 б.

#### *«Классикалык изилдөөлор» сериясы*

- Классикалык изилдөөлөр, М. Кашгари, 1-том. – Б., 2017.
- Классикалык изилдөөлөр, М. Кашгари, 2-том. – Б., 2017.
- Классикалык изилдөөлөр, М. Кашгари, 3-том. – Б., 2017.

- Классикалык изилдөөлөр, Адабияттаануу, 1-том. – Б., 2017.
- Классикалык изилдөөлөр, Адабияттаануу, 2-том. – Б., 2017.
- Классикалык изилдөөлөр, Адабияттаануу, 3-том. – Б., 2017.
- Классикалык изилдөөлөр, Адабияттаануу, 4-том. – Б., 2017.
- Классикалык изилдөөлөр, Адабияттаануу, 5-том. – Б., 2017.
- Классикалык изилдөөлөр, Адабияттаануу, 6-том. – Б., 2017.
- Классикалык изилдөөлөр, Манастаануу, 1-том. – Б., 2017.
- Классикалык изилдөөлөр, Манастаануу, 2-том. – Б., 2017.
- Классикалык изилдөөлөр, Фольклортаануу, 1-том. – Б., 2017.
- Классикалык изилдөөлөр, Фольклортаануу, 2-том. – Б., 2017.
- Классикалык изилдөөлөр, Акындар чыгармачылыгы, 1-том. – Б., 2017.
- Классикалык изилдөөлөр, Акындар чыгармачылыгы, 2-том. – Б., 2017.
- Классикалык изилдөөлөр, Морфология. – Б., 2017.
- Классикалык изилдөөлөр, Лексикология. – Б., 2017.
- Классикалык изилдөөлөр, Синтаксис. – Б., 2017.
- Классикалык изилдөөлөр, Фразеология. – Б., 2017.
- Классикалык изилдөөлөр, Кыргыз тили боюнча эмгектер. – Б., 2017.

#### *«Улуттук идея» сериясы*

- Улуттук идея – тилде, 1-том. – Б., 2017.
- Улуттук идея – тилде, 2-том. – Б., 2017.
- Улуттук идея – тилде, 3-том. – Б., 2017.
- Улуттук идея – адабиятта, 1-том. – Б., 2017.
- Улуттук идея – адабиятта, 2-том. – Б., 2017.
- Улуттук идея – адабиятта, 3-том. – Б., 2017.
- Улуттук идея кыргыз тарыхында, 1-том. – Б., 2017.
- Улуттук идея кыргыз тарыхында, 2-том. – Б., 2017.
- Улуттук идея кыргыз тарыхында, 3-том. – Б., 2017.
- Улуттук идея кыргыз философиясында, 1-том. – Б., 2017.
- Улуттук идея кыргыз философиясында, 2-том. – Б., 2017.
- Улуттук идея кыргыз философиясында, 3-том. – Б., 2017.

## МАЗМУНУ

ПИКИРЛЕР .....	3
ТОКТОМДОР .....	8
ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУНА 90 ЖЫЛ .....	26
90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ИНСТИТУТА ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ИМ. Ч.АЙТМАТОВА .....	32
ИНСТИТУТТУН ДИРЕКТОРЛОРУ .....	38
БӨЛҮМДӨРДҮН ТАРЫХЫНАН .....	42
ЖАРЫК КӨРГӨН ЭМГЕКТЕР	
А) ТИЛ багытындағы жарык көргөн эмгектер .....	109
Б) АДАБИЯТ багытындағы жарык көргөн эмгектер .....	191

Илимий-популярдүү басылма

## АКАДЕМИЯЛЫК ИЛИМ: ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ

1928-2018

Тех. редактор: Тилекматова Н.

Корректорлор:  
Э. Сардарбекова, А. Турсуналиева,  
Ж. Тойчубек кызы, Г. Бактыбек кызы

Комьюнитердик калыпта салган Өмүров Б.

Терүүгө 08.05.2018-ж. берилди.  
Басууга 08.06.2018-ж. кол коюлду.  
Кагаздын форматы 70x100 / 1x16  
Көлөмү 19 б. т. Нускасы 200. Заказ № 85

«Улув Тоолор» басмасында басылды.

